

ИСЛАМ КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИ

УДК 336.7

ББК 65.262

И 87

И 87 «Ислам каржылоо принциптери» колдонмосу/ көтөргөн Ж. Акматжан, редакциялап, иштеп чыккан Н. Садыкова. Б.: 2023. – 320 бет.

ISBN 978-9967-9515-0-1

«Ислам каржылоо принциптери» колдонмосу Ислам Өнүктүрүү банкынын «Ысык-Көл жана Нарын областтарындагы сугат жерлерди иштетүүнү өнүктүрүү» долбоорунун алкагында даярдалып, Ислам Өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланды.

Колдонмо AAOIFI CIPA Shari'ah Standards and Shari'ah Governance (SS&SG) / Шарият стандарттары жана шарияттык башкаруу китебинин Section A бөлүгүнөн алынып кыргыз тилине көтуралган.

Котормо ишине AAOIFI катышкан эмес.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын буйруктарынын (2022-жылдын 1-февралындагы №2022-Пр-123/26-О жана 2023-жылдын 13-мартындагы №2023-Пр-12/60-О) негизинде Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча адабияттарды басып чыгаруу максатында түзүлгөн редакциялык кеңеш тарабынан колдоого алынган.

ISBN 978-9967-9515-0-1

УДК 336.7

ББК 65.262



КЫРГЫЗ БАНКЫ

1

БӨЛҮК

ИСЛАМ
КАРЖЫЛОО
ПРИНЦИПТЕРИ

1. Киришүү

Шарият негиздери боюнча ислам каржылоо принциптери

Ислам каржылоо принциптери – шарият эрежелерине жана баалуулуктарына негизделет. Ал «пайызсыз система» деп аталганы менен иш жүзүндө ислам укугунун башка тармактарын да өзүнө камтыйт. Мисалга алсак, келишимдердин маанилүүлүгү, тобокелдикти бирдей моюнга алуу, белгисиздик жагдайларга жол бербөө, реалдуу экономика менен байланыш ж.б. кирет. Ислам каржылоосу ислам экономика системасынын ажырагыс бөлүгү болгондуктан, шарият негиздерине шайкеш келиши зарыл (мисалы, натыйжалуулук менен адилеттик ортосундагы тең салмактык, киреше менен чыгашаны калыс бөлүштүрүү, адам баласынын шарият максаттарына ылайык жакшы жашоосу жана адеп-ахлагы ж.б.).

Бул бөлүктө шарият негиздеринин алкагында ислам каржылоо системасынын башкы жоболору каралат. Ислам каржылоо системасынын эрежелери Ыйык Коран жана Мухаммед пайгамбардын ﷺ сүннөтүнө таянат. Ушундан улам, шарият булактарынын жана анын талаптарынын/эрежелеринин маңызын талдап-иликтөө максатка ылайык.

Бул эмгекте ислам каржылоо системасына кылдат көз жүгүртүп, анын исламда белгиленген жалпы чөйрөгө канчалык ылайык келе турғандыгын кароодон

башталат. Мындан тышкary, ислам экономикалық системасынын негизги өзгөчөлүктөрү жана андан башка дүйнөдө үстөмдүк кылган экономикалық системалардан ал эмнеси менен айырмалана тургандыгы баса белгиленет.

Шарият талаптарынын/эрежелеринин табиятын жана анын булактарын билүү, ислам каржылоосунда эмнелерге жол берилет жана жол берилбейт деген контекстти чечмелеп түшүнүү үчүн өзгөчө маанилүү. Кийинки бөлүктө ислам каржылоосунун айрым өзгөчөлүктөрү, анын ичинде тобокелдиктерди бөлүштүрүү, реалдуу экономика менен байланыш жана алардын шариятка ылайык келүсү каралат. Андан кийинки үч бөлүктө исламда тыюу салынган негизги түшүнүктөр катары – риба, гарар жана башкалар тууралуу кенири баяндалат. Рибанын (сүткорлуктун) жоктугу ислам каржылоонусун мүнөздөгөн эң маанилүү фактор болуп саналат. Ал эми, гарардын (белгисиздик же бүдөмүк) натыйжасында талаш-тартыштын келип чыгышы шарттары мүмкүн болгондуктан, шарият ага жол бербейт. Ошондой эле, шарият кумар оюндарына да тыюу салат, анткени кумар оюндары эки тарапты тең бирдей пайдаланып (эксплуатациялап), коомго терс таасирин тийгизиши толук мүмкүн.

Жыйынтыктап айтканда, шариятка ылайык келген ар кандай коммерциялык келишимдердин түрлөрү талкууга алынат. Бул өтө зарыл, анткени тараптар ортосунда түзүлгөн ар кандай коммерциялык келишимдер алардын укуктарын жана милдеттерин камтыган келишим болуп саналат.

2. Ислам каржылоо системасы – контекстти чечмелөө

Ислам каржылоо системасын жөн эле «пайызысыз» деп кароо, бутундөй системанын айкын маанисин түшүнүүгө жолтоо болот. Пайыздарды алууга жана төлөөгө тыюу салуу ислам каржылоо системасынын өзөөгүү, ошол эле учурда ал жеке адамдардын укуктарын жана милдеттерин коргоону, тобокелдиктерди бөлүшүүнү, белгисиздик жагдайынан качууну жана келишимдердин маанилүүлүгүн жактаган ислам укугунун ар кандай өңүттөрүн камтыйт. Ислам каржылоо системасы банк иши менен эле чектелип калбайт, анда камсыздандыруу, капитал рыногу, капиталды тескөөгө алуу сыйктуу категориялар да камтылат. Жалпылап айтканда, ал шарият негиздери менен шартталган ислам экономикасынын ажырагыс бөлүгү.

Ислам каржылоо системасында финанссылык кызматтарды сунуштоо шарият шарттарына ылайык жүргүзүлөт. «Шарият» дегендин өзү – араб тилинде «жол, жол-жобо» деген маанини билдирет. Ал ошондой эле, иш багытын белгилөө үчүн да колдонулат. Ал эми жалпы термин катары, «шарият» деген түшүнүк ислам мыйзамдарын чагылдыруу менен бирге эле, ишеним, адеп-ахлак, жүрүм-турум жана талаптар/эрежелер же мыйзамдар аркылуу ишке ашырылат. Шарият адам баласынын жашоо шартынын бардык багыттарына, анын ичинде жеке, социалдык, экономикалык жана саясий чөйрөлөргө таасирин тийгизет.

Ислам дини, принциптер менен тыюу салуулар сыйктуу эрежелерден гана турбастан, ал Пайгамбарыбыз ﷺ айрым келишимдерди жеке улгү катары колдонуу менен ишке ашырган жана колдоого алган сыйктуу негиздерди жана нормаларды айкын ишке ашыруу жолун көрсөтөт.

Ислам каржылоосу төмөнкү үч негизги категорияга бөлүнөт:

Ислам банк иши – биринчи кезекте пайызды чегерүү менен кредиттөөгө таянган кадимки банк ишиңен айырмаланып, соода жана өнөктөштүк принциптерине негизделген. Колдонулган келишимдин мүнөзүнө жараша, ислам банкы өз кардарлары үчүн соодагер, ижара сунуштоочу, агент же өнөктөш боло алат.

Исламий камсыздандыруу (такафул) – шариятта келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге баа берүү, бөлүшүү жана басандатуу аркылуу келечекти камсыздоого уруксат берилген, бирок мурдатан бери колдонулуп келген камсыздандыруу жол-жобосунда анын исламга туура келбegen жана жол берилбegen айрым элементтери бар. Ислам камсыздандыруу же такафул шарты кадимки камсыздандыруунун тыюу салынган элементтерисиз (мисалы, гаар, кумар жана риба) тобокелдиктерди басандатуу максатын көздөйт.

Ислам капитал рыногу – ислам капитал рыногу капиталга муктаж болгондор жана провайдерлер үчүн кадимки капитал рыногуна атаандаш рынок катары иш алыш барат. Риба, гаар жана майсир (кумар) сыйктуу тыюу салынган элементтерден жана иш-аракеттерден оолак болуу – анын кадимки капитал рыногунаң бөлүп турган негизги айырмачылыгы.

Ислам каржылоосу ислам экономикасынын бир бөлүгү. Ал боюнча кеңири маалыматтар бул бөлүктө камтылбаса да, ислам экономика системасынын уникалдуу өзгөчөлүктөрүн жана анын дүйнөдө кеңири таралган башка системалардан (б.а. капитализм жана социализм) айрым аспектилер боюнча айырмаланышын билип алуу турмуштук маанилүү шарт. Айрыкча, акчага болгон мамиледе, дүйнөнүн экономикалык системаларын иликтөөгө алууда өтө маанилүү.

Социализм	Капитализм	Ислам экономикалык системасы	
Адам жаған мыйзамдар	Адам жаған мыйзамдар	Алла Тааланын өкүмдөрү	Башкаруу
Мамлекеттин мүлкү	Абсолюттук жеке менчик	Алладан аманат	Менчик үкүктары
Жер – ижара жок Эмгек – эмгек акы Капитал – пайыз Ишкер – пайда жок	Жер – ижара Эмгек – эмгек акы Капитал – пайыз Ишкер – пайда	Жер – ижара Эмгек – эмгек акы Капитал/ Ишкер – пайда	Өндүрүш факторлору
Сатууга боло турган товар	Сатууга боло турган товар	Товар эмес, алмашуу каражаты	Акча табыты
Мамлекеттин тандоосуна байланыштуу	Эсенин каалоосу болонча	Ислам шариатына ылайык	Байлык топтоо жана аны белүштүрүү

2.1 Шарият талаптарынын/эрежелеринин табияты

Адам жашоосун жөнгө салуучу негизги принциптер ислам каржылоодосунда да актуалдуу. Шарият айрым бир иш-аракеттерге каттуу тыюу салып, айрымдарын арам, айрымдарын аткарууну милдет катары парз деп жарыялаган. Бул эки чектин ортосунда көптөгөн уруксат берилген адал иштер да бар.

Шарият өкүмүнүн табияты:

Арам/харам (тыюу салынган)

Макүрөө/Макрух (жагымсыз)

Мубах (нейтралдуу)

Мустахаб (колдоого алынган)

Сүннөт/Маснун (сөзсүз колдоого алынган)

Важиб (дээрлик милдеттүү)

Парз/фарз (милдеттүү)

Арам (харам) – шарият кескин түрдө тыюу салган жана мыйзамсыз деп тапкан бардык иш-аракеттерди (мисалы, чочконун этин жегенди, мас абалга алып келген ичимдик ичүүнү, суткорлукту ж.б.) билдирет.

Адал (халал) – шарият уруксат берген жана мыйзамдуу деп тааныган бардык иш-аракеттер. Макүрөөдөн (макрух) парзга (фарзга) чейин төмөндө чагылдырылган тиизмеде камтылгандар ушул категорияга кирет.

Макрух – шарият боюнча оолак болууга чакырған, тыюу салынбаган бирок колдоого алынбаган иш-аракеттер.

Мубах – шарият жагынан аткаруучуга сооп убада кылышынбаган жана эч кандай тоскоолдук болбогон иш-аракеттер (мисалы, гезит окуу, телефон чалууларга

жооп берүү же кандайдыр бир шарият өкүмдөрүнө каршы келбegen, күнүмдүк жашоодогу башка маселелер).

Мустахаб – аткарылса сооп табар, бирок аткарбаса жазаланбай турган иш-аракеттер (мисалы, Рамазан айынан башка учурда орозо кармоо же нафил намазын окуу).

Сүннөт (Маснун) – Мухаммед пайгамбардын ﷺ жасаган иш-аракеттери. Аларды аткарған адам сооп табат, аткарбаган адам жазага кириптер болбойт, акыретте жемеленүүгө калат (мисалы, таңкы жана кечки айрым ибадаттар, дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармоо ж.б.).

Важиб – парз (фарз) сыйктуу, сөзсүз аткарылыши талап кылынган, бирок күчтүү далилдер менен аныкталган иш-аракеттер жана милдеттер (мисалы, күптан намазынан кийинки витр намазы). Аларды аткарған адам сооп табат, негизсиз аткарбай койгон адам жоопко тартылат.

Парз (фарз) – Алла Таала жана Пайгамбар ﷺ аткарылышин ачык-айкын талап кылган иштер (мисалы, беш убак намаз окуу, Рамазан айында орозо кармоо ж.б.).

2.2 Шарият талаптарынын /эрежелеринин далилдери (булактары)

Шарият принциптери жана эрежелери бир нече булактардан алынган. Шарияттын негизги булактары Куруни Карим жана Мухаммед пайгамбардын ﷺ сүннөтү. Куруни Карим Алла Тааланын ақыркы вахий (аяны). Ал эми сүннөт Мухаммед пайгамбар ﷺ аткарған, айткан жана макулдугун туюнтурган иш-аракеттерди билдирет.

Шарияттын экинчи даражадагы булактарына Курани Карим менен сүннөттөн алынган принциптерге негиздөлгөн «Ижма» жана «Кыйяс» кирет. Шарият өкүмдөрүн экинчи даражадагы булактардан алуу процесси «ижтихад» деп аталат.

Жалпысынан ислам каржылоосу жана өзгөчө АAOIFI (Ислам финанссы мекемелери учун бухгалтердик жана аудитордук уюм) шарият стандарттары учур талабына жооп берген финансды системасынын коммерциялык жана финанссылык маселелерин түшүнүү учун күч-аралыктарди бириктирип, шариятка ылайык чечимдер менен жооп берген ар бир мазхабдын аалымдары тара-бынан жүргүзүлүп жаткан «ижтихаддын» эң таасирдүү үлгүсү болуп саналат.

3. Ислам каржылоо шартынын негизги мүнәздөмөлөрү

Ислам каржылоосу шарият принциптерине негиздөлгөндиктен, ал адаттагы каржы системасында кездешпеген өзгөчөлүктөргө ээ. Ислам каржылоо операциялары шарияттын тиешелүү буйруктарын, тыюула-рын, көрсөтмөлөрүн жана принциптерин камтууга тишиш. Бул бөлүк ислам каржылоосунун үч негизги мүнәздөмөсүн камтыйт, анын ичинде тобокелдиктерди бөлүшүү, реалдуу экономика менен байланыш, шарият негиздерин сактоо жана тыюу салынган нерселерге көнүл буруу каралат.

Ислам каржылоосунун негизги өзгөчөлүктөрү:

- тобокелдикти бөлүшүү;
- реалдуу экономика менен байланыш;
- шарият талаптарын сактоо жана тыюу салынган нерселерге көнүл буруу.

3.1 Тобокелдикти бөлүшүү

Тобокелдиксиз же жоопкерчиликсиз киреше болбайт. Бул ислам укугунда бекем орногон принцип. Адаттагы коммерциялык келишимде бардык тобокелдикти (жоопкерчилики) бир тарапка жүктөп коюп, акыркы натыйжага карабастан пайда табуу түшүнүгүн шарият четке кагат.

Ислам каржы институту (ИКИ) пайда табуу учүн тобокелдикке барып, жоопкерчилики да моюнга алат. Башкача айтканда, ислам каржылоо принцибинде тобокелдиксиз пайда табууга жол жок. Бул, тобокелдикти бир тарапка гана артып коюу принцибинде иштеген (тобокелдиктерди бөлүштүрүүдөн айырмаланып) адаттагы камсыздандырууга шариятта жол берилбөгендигинин негизги себеби.

Тобокелдиктерди бөлүштүрүү принциби ислам банкында негизинен мудараба модели аркылуу ишке ашат. Мында кардар өз акчасын менежер/мудариб ролун аткарган ИКИге инвестициялайт, ал эми алынган киреше экөөнүн ортосунда алдын ала макулдашылган катышта бөлүштүрүлөт. Жоготууга жол берилген учурда, ИКИ мудариб катары өз үлүшүнөн, ал эми кардар инвестициясынан кол жууйт. Актив көз карашынан алганда, ИКИ (мурабахада) сатуучунун же (ижараада) ижарапа сунуштоочунун же (мушаракада) өнөктөштүн ролун өзүнө алат – ар бир учурда пайда табуу учүн кандайдыр бир тобокелдик/милдеттенмедин качпайт. Акчаны кредитке берүү шариятта коммерциялык келишим болуп саналбайт. Анын шарты боюнча акча каражатын сунуштаган тарап кошумча пайданы эсепке албай (рибасыз), каражатты экинчи тарапка карыз катары сунуштоого тийиш.

Ийгиликтүү ИКИ – бул ар дайым шариятка жана укуктук-ченемдик чектөөлөргө туура келген ар түрдүү

тобокелдиктерди дыккат эсептөөнүн натыйжасында көтөрө алган уюм. Бул кадимки каржы институту сыйктуу эле кандайдыр бир экономикалык ишмердүүлүк катары карапат. Бирок тобокелдикти шарият уруксат берген жол менен гана азайта алат.

3.2 Реалдуу экономика менен байланыш

Шариятта акчаны кредитке берүү коммерциялык иш болбогондуктан, ИКИ акча табуу үчүн кардарлары менен ар кандай башка келишимдерди түзүүгө тийиш. Ал эми каржылоонун адаттагы/капиталисттик концепциясында финансы институттары акчага үстөк пайыз чегерүү аркылуу пайда табуу негизинде гана иштейт.

Реалдуу экономика менен финансы системасынын ортосундагы бул байланыш ислам каржылоосунун өзгөчөлүгү болуп саналат. Акча ишкердикке же экономикалык иш багыттарына жумшоо аркылуу гана көбөйөт жана өз алдынча капиталдын ички наркы катары таанылбайт, мына ошол себептен өз алдынча киреше табууга ээ боло албайт.

3.3 Шариятка шайкештик

Шариятка шайкештик – ислам каржылоосунун аныктоочу өзгөчөлүгүк. Ал шариятка ылайык тескөөнүн негизи аркылуу ишке ашырылат, ошондой эле Шарият Байкоочу кеңешин, шарият шартына шайкеш келтириүү жагында иш алып барган кызматкерди жана башка милдеттерди камтыйт. Шариятка ылайык эффективдүү башкаруу системасы – ислам финансы институттарынын бардык иш-аракеттеринде жана жетишкендиктеринде шариятка шайкеш келишин камсыз кылуунун эн алгылыктуу жолу болуп саналат.

Ислам каржылоо продукттары жана кызмат көрсөтүүлөрү шарияттагы ченемдерге же укуктук принциптерге карама-каршы келген бир дагы принципти, шартты камтыбашы зарыл. Бул укуктук ченемдер мусулман аалымдары тарабынан кеңири кабыл алынган ислам мыйзамдарынын негизги принциптери жана маанилүү параметрлери болуп саналат. Мисал катары айтсак, капиталга негизделген каржылоодо же инвестициялоодо капитал башкаруучу же башка өнөктөш тарабынан кепилдениши мүмкүн эмес деген принцип бар. Өнөктөштүк келишим үлүштүк инвестициянын маңызын чагылдыруу учун капитал кепилдиктерден эркин болууга тийиш жана өнөктөш инвесторлор капиталды жоготуу тобокелдигин өзүнө алуусу шарт.

Бир нече негизги жана маанилүү тыюу салууларды эске алуу менен шариятка ылайык финанссылык операцияларды ишке ашырууга мүмкүн. Төмөндө финанссылык жана коммерциялык операцияларга карата негизги тыюу салуулар чагылдырылган. Бул түшүнүктөрдүн ар бири ушул бөлүктүн кийинки главаларында ырааттуу чагылдырылган.

Негизги тыюу салуулар

Риба (пайыз, сүткорлук)

Гарар (ашыкча белгисиздик, бүдөмүктүк)

Майсир (кумар оюндары)

Тыюу салынган (арам) товарларды сатуу/кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо

4. Риба (сүткорлук)

Бул бөлүктө шарияттын негизги булактарында (Куран Карим жана хадис) рибанын арам экендингин изилдөө аркылуу анын чечмелениши каралат, андан кийин рибанын ар кандай түрлөрү боюнча кыскача сөз болот. Акчанын уникалдуу табияты тууралуу кыскача маалымат рибага тыюу салуунун жүйөөсүн түшүндүрүүгө жардам берет. Бөлүктүн аягында риба жана банктык пайыздар боюнча кецири тараган туура эмес, катта түшүнүктөргө тактоолор жана жооптор берилет.

Курани Каримде рибанын ачык-айкын аныктамасы берилбесе да, анын маанисин кредиттик келишимдеги капиталдан үстөк алынган белгилүү бир өлчөмдөгү сумма деп түшүнүүгө болот. Ар кандай хадистерден келген аныктамага ылайык: Риба – келишимде белгиленген өлчөмдө кошумча акча (пайыз) менен кайтрып алуу шартында карызга акча берүү. Рибанын башка төмөнкүдөй аныктамалары да бар:

- кредит же акчаны пайдалануу үчүн төлөнгөн үстөк баа;
- пайыздар – бул карызга алынган акча үчүн төлөнүүчү комиссиялык төлөм;
- кредит берүүдө негизги карызга кошуп эсептелинген, алдын ала аныкталган/шарттуу кошумча сумма. Пайыздарга негизделген келишимдер учурда күнүмдүк жашоонун кадимки көрүнүшү болуп калды. Мисалы:
 - аманатчылар же инвесторлор, облигациялар, аманат схемалары ж.б.;
 - банктык-кредиттик продукттардан пайдалануучулар пайыз төлөөчүлөрдөн болуп саналат. Рибаны түшүндүргөн каржылоо мисалдарына жеке кредиттер, овердрафттар (алдын ала макулдашылган үстөгү

жогору кредит), ипотека, унаа алууга кредиттер, кредиттик карталар калдыктары боюнча алынган пайыздар, жүгүртүү капиталын кредиттөө, узак мөөнөттүү бизнес кредиттери ж.б. кирет;

- мурдатан бери иштеп келе жаткан камсыздандыруу компанияларынын продукттарын (медициналык, өмүрдү, унааларды ж.б камсыздандыруу) колдонуу, алар салттуу камсыздандыруу компанияларынын кардары катары келишимдин шариятта арам, күмөндүү же гарар катары каралган жана майсир (кумар оюну) сыйктуу элементтерди камтыган тараптарынын бири болуп саналып, риба катары каралышы мүмкүн.

Жогорудагы финансыйк муктаждыктардын көпчүлүгү табигый болгону менен аларды канаттандыруу жолу тыюу салынган (арам) элементтерди камтышы ыктымал.

4.1 Куран Каримде жана хадистерде риба

Риба – араб тилинде «ашыруу», «көбөйтүү» дегенди билдирет. Экономикалык контексте карыз акчаны келишимдик негизде көбөйтүү катары аныкталат. Анын кенири аныктамасы сүткорлуктун бардык түрлөрүн жана формаларын (кредиттик пайыздарды, бартердик келишимдерде окшош мүнөздөмөлөргө ээ болгон товарлардын көбөйүшүн/азайышын) камтыйт. Рибага тыюу салуу ырааттуу киргизилип, Курани Каримде төмөнкү төрт аят келтирилген:

- **биринчи вахий:** «Рум» сүрөөсүнүн 39-аятында, «Силер адамдардын мал-мүлкүнө (өз байлыгыңарды) көбөйтүү үчүн үстөк кошконунар Алланын алдында көбөйбөйт. Ал эми Алланын ыраазычылыгын көздөп берип жаткан зекетинер – мына ушулар эселенип

көбөйүүчүлөр». Бул аят 619-жылы Меккеде түшүрүлгөн. Ушул аятта Алла Таала сүткорлукту (рибаны) ачык түрдө арам кылган жок, бирок бул жерде сүткорлуктан көбөйтүлүп табылган байлыктардын эч кандай пайдасы (сообу) жана берекеси жок экендиги баса белгиленген;

- **экинчи вахий:** «Ал Имран» сүрөөсүнүн 130-аятында, «Оо, ыйман келтиргендер! Сүткорлуктан көп эслеп жебегиле жана Аллахтан корккула – балким ийгиликке жетесиңер». Бул аят, хижраттан эки жылдан кийин Ухуд согушу болуп, Мекке баскынчылары өз аскерлерин сүткорлук аркылуу каржылап турган убакта түшүрүлгөн. Мусулмандарга алардан үлгү албоо сунушталууда. Бул Алла Тааланын сүткорлукка (рибага) тыюу салган биринчи буйргуу;

- **учунчү вахий:** «Ниса» сүрөөсүнүн 161-аятында, «Алар өздөрүнө тыюу салынганына карабастан сүткорлук кылышканы (себептүү), акысы жок болсо да адамдардын мал-мулкүн жегени учун Биз алардын арасынан чыккан каапырларга оору жана азапты даярдаңык!». Бул аят хижраттан төрт жыл өткөндөн кийин Мухаммед пайгамбардан ﷺ Муса пайгамбарга берилген китепке окшоп, асмандан китеп алыш келүүнү суралышкан жөөттөрдүн талашына жооп катары түшүрүлгөн. Бул аят риба менен алектенүү сыйктуу жаман иштердин бири катары эсептелип, жөөттөр учун да тыюу салынганын көрсөтүп турат;

- **тертүнчү жана акыркы вахий:** Бакара сүрөөсүнүн 275-281-аяттарында берилген: «Сүткорлук кылгандар Кыямат күнү мүрзөлөрүнөн жин тийген киши сыйктуу турушат. Бул азап алардын: Сүткорлук соода сыйктуу эле адал! - деген сөзү, ынанымы жана кылган сүткорлугу учун берилген жаза. Чындыгында Алла сооданы адал кылыш, сүткорлукту арам кылган. Кимге

Алланын: «Сүткорлук арам!» - деген буйругу жеткен учурда, Алланын буйругуна моюн сунуп, сүткорлукту токтоткон болсо, буйрук жеткенге чейинки жегени Алла тарабынан кечирилет. Мындан кийинки иштери Аллага тапшырылат. Ал эми ким кайрадан сүткорлукка кайтса, алар – тозок ээлери. Андайлар тозокто түбөлүк калат. Алла сүткорлук (риба) менен тапкан дүнүйөнү (байлыкты) берекесиз кылат, Алланын жолунда берген жакшылык-садакаларга береке жазат. Алла өзү берген ниймат-жакшылыктарга шүгүр келтирбegen күнөөкөрлөрдү Өзүнө дос тутпайт. Чындыгында, ыйман келтирип, жакшы (салых) амалдарды кылган, намазын орундастып, зекет бергендер үчүн Раббисинин алдында сыйлыктары бар жана алар үчүн коркунуч жок жана алар кайгырышпайт. Оо, ыйман келтиргендер, эгер момун болсоңор, Алладан корккула жана сүткорлуктан калган мал-дүнүйөнү таштагыла, албагыла! Эгер ант-песендер (сүткорлуктан түшкөн пайдаңарды таштабасаңар), анда Алланын жана Анын элчисинин (силерге каршы) согушу тууралуу кабардар болгула. Эгер (сүткорлукту таштап) тооба кылсаңар, анда ошол учурдагы (бар болгон адад) мүлкүнөрдүн пайдасы өзүнөргө буюрат. Эгер карыз алган адамдын колунда жок болсо, мүмкүнчүлүгү жетип, тапканга чейин мөөнөт бергиле! Ал эми билсендер, кайрымдуулук (акыңарды садака кылышып, кечип жиберсендер) кылууңар, өзүнөр үчүн жакшыраак. Аллага кайтып келе турган күндөн корккула (сактангыла). Андан соң ар бир жангы кылган иши үчүн толук акысы берилип, аларга зулумдук кылынбайт». Бул аяттар Мекке жеңишинен кийин сүткорлуктун (рибанын) арамдыгынын оордугун теренирээк түшүндүрүү үчүн түшүрүлгөн (биринчи тыюу салуу жөнүндө буйрук хижраттын экинчи жылында келген). Тарыхый шартта, исламды кабыл алган жана ошондой

эле мусулмандар менен келишим түзүүнү каалаган Бану Сакыф уруусу аларга үстөк пайыздар менен Ка-рыз алусусун улантууга шарт коюшкан. Бул аяттар түшүрүлгөндөн кийин алар өз талаптарынан баш тар-тышкан. Ушундай ырааттуулуктун натыйжасында сүт-корлук (риба) схемалары жана принциптери негизин-де түзүлгөн бардык мүлктүк мамилелер (келишимдер) жараксыз деп табылды. Ошондой эле, төлөнбөгөн ка-рыздар боюнча пайыздардын калган суммалары кечи-рилүүгө, б.а. эсептен чыгарылууга тийиш эле.

Рибанын арам болуусу сүннөттө (сунний жыйнактарда) бир нече сахих хадистерде кездешет, алардын айрымдары төмөндөгүчө:

- **Жабир^ﷺ ривааят қылат:** «Пайгамбар^ﷺ пайыз алуучу менен пайыз берүүчүнү, аны жазган кишини жана ошол соода-сатыкка күбө болгон эки кишини кар-гап: «Алардын баары бирдей (күнөө боюнча)», – деди (Муслим).
- **Абу Хурайра^{رض} ривааят қылат:** Пайгамбар^ﷺ айтты: «Мен Мираж түнү, курсактары сыртынан көрүнгөн, ичи жыландарга толгон үй сыйктуу адамдарга туш келдим. Мен Жабраилден алар ким экенин су-радым. Алар пайыз алыш (сүткорлук менен алек болуп) жүргөн адамдар деп жооп берди» (Иbn Маажа);
- **Жабир ибн Абдулла^{رض} Пайгамбарыбыздын^ﷺ кошто-шуу ажылыгынан кабар берип жатып:** «Пайгамбар^ﷺ адамдарга кайрылып: «Караңгылык (жахилият) доорундагы рибанын бардык түрүнө тыюу салынды. Биринчи мен тараптан тыюу салынган/жокко чы-гарылган риба – бул Аббас ибн Абдул-Мутталибге (пайгамбардын агасы) чогулган рибабыз (сүткорлук-тан тапкан акчабыз), ага толугу менен тыюу салын-ды (жокко чыгарылды)», - деди. (Абу Дауд);

- **Абу Хурайра** Құр'ақ риваяттыңызда: Пайгамбарыбыз Құттактасынан айтты: «Риба жетимиш бөлүктөн турат, эң азы өз энеси менен ойноштук кылган эреккө барабар» (Иbn Маажа).
- **Абу Хурайра** Құр'ақ риваяттыңызда: Пайгамбарыбыз Құттактасынан айтты: «Адамдарга бир убакыт келет, ал убакта ар бир адам рибага аралашат, эгер андай кылбаса да, ага анын чаңы жугат» (Абу Дауд).

4.2 Рибаның түрлөрү

Хадистердин негизинде рибаны эки түргө белүүгө болот: риба аль-насия жана риба аль-фадл.

I) Риба аль-насия

Риба аль-насия (риба аль-куран же риба аль-жахилия деп да аталат) Пайгамбардын Құттактасында белгилүү болгон рибаның негизги түрү. Бул карыз берген тараф күтүп жаткан, ага төлөнүүчү негизги суммадан алдын ала белгиленген, шарттуу түрдөгү үстөк катары аныкталат. Анын бир нече формасы болгон. Мисалы:

- карыздык каражат алдын ала белгиленген пайыздык чен боюнча белгилүү мөөнөткө берилет, негизги сумма пайыздары менен бирге мөөнөттүн аягында төлөнүүгө тийиш;
- карыз берүүчү карыз алуучудан ай сайын үстөк алыш турган, ал эми негизги карыз суммасы мөөнөт акырына чейин сакталган;
- эгерде карыз алуучу макулдашылган мөөнөттүн акырында бересе акчасын төлөй албаса, анда карыз берүүчү кошумча пайыз чегерүү менен мөөнөттүн узартып берет.

Ар башка хадистерден көрүнүп турғандай эле, не-гизги карыздан тышкary алдын ала белгиленген ар кандай сумма Курани Карим жана Сұннөт тарабынан ачык түрдө тыюу салынган риба аль-насия деп аталат.

II) Риба аль-фадл

Курани Карим риба аль-насияга жогоруда белгилен-гендей эле тыюу салган. Ошол эле убакта коомдо ке-нири тараган, бирок мурда риба деп аталбаган айрым бир соода-сатыктарга да Пайгамбарыбыз ﷺ тыюу са-лып, айрым алмашуу операциялары рибага алыш ке-лиши мүмкүн деп айткан. Арабдар буудай, арпа, кур-ма ж.б.у.с. кенири колдонулган товарларды башка нер-селерди сатып алууда алмашуу каражаты катары кол-донушкан. Төмөнкү хадистерде ушул маселеге көңүл бурулат:

- Абу Саид Худри (радыяллаху анху) риваят кылат: «Алтынга алтын, күмүшкө күмүш, буудайга буудай, арпага арпа, курмага курма, тузга туз, колмо кол, бирдей өлчөмдө; ким көбүрөөк төлөсө же алса, ал чындыгында риба жасаган болот. Алуучу менен бе-рүүчү (күнөөдө) бирдей (Муслим).
- Абу Саид (радыяллаху анху) риваят кылат: «Билал (радыяллаху анху) Пайгамбарыбага ﷺ (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) жакшы сапаттагы кур-ма алыш келди. Пайгамбар андан булардын кайдан экенин сурады. Билал: «Мен бир саага (салмак өл-чөмү) эки саа алмаштырдым», – деп жооп берди. Пайгамбар: «Ой, жок, бул даана риба. Антпегиле, эгер сатып алууну кааласаңар, арзаныраак курмаларды бир нерсеге (нак акчага) саткыла жана андан

жакшыраак курмаларды нак акчага сатып алгыла» (Бухарий).

Риба аль-фадл татаал жана динамикалык түшүнүк болуп саналат, ал башма-баш алмашуу (бартер) каражаты катары, товарларды колдонууга жараша доордон доорго өзгөрүшү мүмкүн. Шарият аалымдары бул ма-селеде ар кандай хадистерге таянып, төмөнкүдөй жы-йынтыктарга келишкен:

- бир эле топтоту жана түрдөгү товарлар менен соода жүргүзүүдө (мисалы, алтынды алтынга же курманы курмага алмаштырууда) эки шарт аткарылыши зарыл. Эки товар төңме-тең, бирдей (эквивалентте) өлчөмдө болушу зарыл жана өткөрүп берүү же алмашуу ордунда ишке ашырылууга тийиш;
- бир эле топко кирген, бирок ар кандай түрдөгү то-варларды (мисалы, күмүштү алтынга, нак акчаны алтынга, Бахрейн динарын Малайзия рингитине же арпаны буудайга) алмашууда бир гана шарт бар: же-ринде өткөрүп берүү; ал эми көлөмүнүн же сумма-сынын тең болусу шарт эмес;
- ар кандай топтоту жана түрдөгү товарларды (мисалы, буудайды алтынга же арпаны күмүшкө) соода-лоодо, өлчөмдүн тең болусу, жеринде алмушуу же болбосо кийинкиге калтыруу шарт эмес.

4.3 Акчанын өзгөчө табияты

Ислам менен капитализмдин ортосунда акчага бол-гон мамиледе принципиалдуу айырмачылыктар бар. Ошондон улам, төмөнкүдөй өзөктүү суроо келип чы-ышы мүмкүн: Өндүрүш факторунан болгон акчанын чыныгы абалы кандай? Капитализм акча кара-жатын өндүрүштүн башка факторлорунан (жер жана эмгектен) кыйла жогору коёт, ал эми Ислам акчаны

ишкердиктүн өзүнчө өндүрүш фактору катары тааныбайт, бирок экөөсү тен ақчадан пайда табуу максатын көздөйт.

Классикалык капитализмге ылайык, кредиттик келишимде кредиторлор капиталдын негизги суммасын кайтарат жана бизнес жыйынтыгына карабастан, үстөк төлөөсү зарыл. Акча капиталынын бул туруктуу жана кепилденген мүнөзү, алгылыксыз натыйжага кирип-тер болгон шартта тиешелүү сый ақыны алуудан баштартуу зарылчылыгы келип чыккан өндүрүштүн башка факторлорунан айырмаланып турат.

Исламдын акча капиталына жасаган мамилеси, анын башка товарлардан бир катар өзгөчө мүнөздөмөсү менен айырмаланышынан улам келип чыккан. Акчаны түздөн-түз адамдын муктаждыктарын канаттандыруу үчүн пайдалануу мүмкүн эмес, ал товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланууда гана колдонулат. Ал эми товарды башка нерслерге алмаштыrbай турup, түздөн-түз колдонууга болот. Экинчиден, товарлар ар кандай сапатта (жогорку, орто же төмөн) болушу мүмкүн, демек, сатуу жана сатып алуу операциялары айкын бир товар үчүн жүзөгө ашырылат. Экинчи жагынан, акчанын бири-биринен айрымалаган сапаты жок, андыктан аны аныктоо мүмкүн эмес; 100 сомдук банкнот башка 100 сомдук банкнотко барабар. Үчүнчүдөн, товар наркы убакыттын өтүшү менен же алардын колдонулушуна жараша өзгөрүшү мүмкүн, ал эми акча жөн гана нарк өлчөмү же алмашуу каражаты бойdon кала берет; эскилиги жеткен 100 сомдук банкнот жаңы 100 сомдук банкнот менен бирдей эле баада сакталат. Мына ушундай айырмачылыктардан улам, Исламда акчаны соода буюму же товар катары колдонууга уруксат берилбейт.

Учурда экономисттер товарларды эки түргө: керектөө жана өндүрүш/капитал товарларына бөлүп карашат. Керектөө товары же кызмат көрсөтүү жеке, жамааттык керектөөлөрдү, каалоо-ниеттерди түздөн-түз канааттандыруу үчүн (өндүрүштө андан ары кайра өзгөртпөстөн) колдонулган товар же кызмат көрсөтүүлөр. Капитал/өндүрүш товарлары керектөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүгө болгон муктаждыктарды кыйыр түрдө канааттандырат, анткени ал товар өндүрүүдө жана кызмат көрсөтүүдө колдонулат. Ички баалуулугу жок болгон акчаны керектөө товары катары классификациялоого болбайт, ошондуктан аны өндүрүш товарларынын катарына кошуудан башка арга жок.

Эгерде акча товар эмес, алмашуу каражаты катары кабыл алынса, анда сөзсүз түрдө эки логикалык тыянак келип чыгат:

- акча күн сайын көбүрөөк акчаны пайда кылуучу инструмент катары кабыл алынбашы зарыл, андыктан акчага үстөк чегерүүгө жол берилбеши зарыл;
- пайда алуу максатында акчаны акчага соодалоо мыйзамсыз катары каралышы зарыл.

Акчаны акчага сатуу, экономиканын негизги күчү болгон реалдуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана товар өндүрүү табиятына каршы келет. Дүйнө жүзү боюнча күн сайын которулган миллиарддаган доллардын кеминде 95% реалдуу экономикага тиешеси жок финансыйлык келишимдерге туура келет.

Болжол менен 900 жыл мурда өз доорунун эң улуу аалымдарынын бири Мухаммед аль-Газзали (батышта Алгазел деген ат менен таанымал) акчанын табияты жөнүндө мындай жыйынтыкка келип, «Диний илимдердин кайра жаралуусу» аталышындагы тарыхый эмгегинде төмөнкүчө жазган: «Алмашуу келишимдери

сөзсүз боло турган нерсе. Бирок анын негизинде баа аныктала турган өлчөм болушу зарыл, анткени алма-шую товарлары бир түрдүү эмес жана бир товардын көлөмүн аныктай ала турган бир өлчөмдө да эмес. Демек, бул товарлардын бардыгы алардын так баасын аныктоо учун ортомчуга муктаж. Ошондуктан Алла Таала дирхамды жана динарды (акчаны) бардык товарлардын ортосунда өкүм кылуучу жана ортомчу катары жараткан. Динар менен дирхамдын товарлардын наркын өлчөөчү болушу, алардын өз алдынча максат эмес экендигине негизделген».

Ал андан ары мындай деп жазат: «Бизге сырткы көрүнүшү боюнча эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбогон, ал эми маани-маңызы жагынан бардык нерсеге таасир эте алган бир нерсе зарыл болчу. Белгилүү бир формасы жок нерсе, башка нерселерге карата түрдүү формага ээ болушу мүмкүн мисалы, өзү түссүз болгону менен бардык түстөрдү чагылдырган күзгү. Акча каражаты да мына ушундай. Ал өз алдынча эч кандай максатты чагылдыrbайт, бирок ал башка максаттарга алып баруучу каражат. Демек, акчаны негизги максатына карама-каршы колдонгон адам Алла Тааланын берекесин (ырыскысын) четке кагууга барбар. Ошондон улам, ким акча чогултса, ал ага зулумдук кылып, анын чыныгы максатын бузган болот. Ал кандайдыр бир өкүмдарды абакта кармаганга барабар. Кимде-ким акчадан пайыз алуу учун соода жүргүзсө, ал Алланын берекесин (ырыскысын) тоготпой, адилетсиздик кылган болот, анткени акча өзү учун эмес, башка нерселер учун жаратылган. Акчанын өзүн сата баштаган адам, анын түпкү маңызына карама-каршы максатты көздөгөн болот. Эгер акчанын өзүн сатууга уруксат берилсе, акча анын түпкү максатына айланат жана топтолуп, камакка түшкөн сыйктуу тура берет. Өкүмдарды камап коюу

же почточунун кат ташуусун чектөө жеткен адилетсиздик эмеспи».

5. Гарар

Ислам каржылоодогусундагы экинчи чоң тыюу – бул гарар. Гарар тараптар ортосунда талаш-тартышкан алып келиши мүмкүн болгон келишимдеги ашыкча белгисиздикти же күмөн саноого негиз болгон жагдайларды билдириет. Гарар финанссылык инструменттерге жана байланыштарга (мисалы, камсыздандыруу жана түүндү каражаттар), ошондой эле айрым бир рыноктук тажрыйбаларга (мисалы, дисконттоо, кыска сатуу, карызды сатуу ж.б.) олуттуу таасир этет.

Гарар – ислам каржылоодосунда маанилүү түшүнүк. Негизинен бул термин кооптуулук, тобокелдик, белгисиздик деп которулат жана көбүнчө сүннөттөгү мисалдардын алкагында түшүндүрүлөт. Гарар динамикалык түшүнүк, аны учурдагы финанссылык инструменттерде колдонуу татаал маселе. Ислам банктары реалдуу активдер менен иш алып барып, негизинен соода жургүзүү аркылуу пайда табууга тийиш болгондуктан, шарияттын сатып алуу-сатуу эрежелерине жана принциптерине баш ийет. Гарар – соода же ижара келишимдеринде көңүл буруу зарыл болгон жагдайлардын бири. Гарар боюнча шариятта белгиленген эрежелерин жана принциптерин сактабоо келишимдерди жокко чыгарат жана ошол келишимдерден алынган кирешени арамга (харам) айлантышы мүмкүн.

Төмөндө гарар катышкан кадимки инструменттердин же келишимдердин мисалдары көлтирилөт:

- келишимдер айкалышы (мисалы, сатуу жана ижара менен айкалыштырылган салттуу финанссылык лизинг);

- туунду инструменттер - форвард, фьючерс, опцион, своп;
- фондулук жана товардык рыноктордо бат сатуу же шорт-селлинг (сатуучунун өзү ээлик кылбаган баалуу кагаз, валюта жана товарды сатуу);
- дей-трейдинг (бир күндүк соода);
- бил-дискаунтинг (векселдерди дисконттоо);
- карызды сатуу (мисалы, ипотека портфелин сатуу, облигацияларды сатуу);
- колдонулуп келинген (салттуу) камсыздандыруу.

5.1. Аныктамалар

Араб тилинде «гарап» деген сөз белгисиздик же бүдөмүк дегенди билдириет. Бул кыйроого, жоготууга же талаш-тартышкан алып келиши мүмкүн болгон алдамчылык, коркунуч, адашуу же кооптуулукту камтыган кеңири түшүнүк. Гарар соода алакасында, жок дегенде бир тарап келишимдин негизги компоненттериндеги (б.а. предметине жана/же келишимдин шарттарына) ашыкча белгисиздикке же айкындуулуктун жоктугунан кабылганда пайда болот. AAOIFI №31 шарият стандартынын «Келишимдин жараксыздыгына алып келген белгисиздик (гарап) критерийлери» жобосуна ылайык, гарар – келишим түзүү процессинде белгисиз аспектти камтыган учурда келип чыккан бүдөмүк (арсар) абал.

Гарар ашыкча, орто же төмөн болушу мүмкүн. Ашыкча гарар келишимди жокко чыгарышы ыктымал, ал эми орточо же төмөн гарар адатта алгылыктуу болуп саналат жана келишимдин колдонулушуна таасириин тийгизбейт.

5.2. Гаардын арам болуу негиздери

Кандай болбосун бизнесте же инвестицияда белгилүү бир тобокелдик орун алат, ансыз пайда/киреше табуу кыйындыкка турат. Демек, кыйынчылыктан улам жаңылыштыкка же ал кыйынчылыкты толук четтетүү мүмкүн эмес болгон шартта шариятта кайсыл бир деңгээлде гаардын болушуна жол берилет. Эгерде төмөнкү төрт түрдүү жагдайда гарар орун алса, ал келишимдин жокко чыгарылышына алып келет:

- гарар алмашууга негизделген келишимде же маани-маңызы боюнча ага окшош болгон келишимдерде орун алса;
- гарар олуттуу болсо;
- келишимдин негизги объектинде гарар болсо;
- гаарды камтыган келишимди түзүүдө шарият уруксат берген зарылчылык жок болсо.

Алмашууга негизделген келишимде гарар болсо

Келишимдер акы төлөнүүчү же кайрымдуулук түрүндө болушу мүмкүн. Сатуу, ижара же өнөктөштүк эки тараптын тең коммерциялык максаттарын камтыган жана кирише алып келе турган келишимдердин мисалы болуп саналат. Бул келишимдердин формасында же предметинде олуттуу гаардын орун алышы, алардын жараксыздыгына алып келет.

Ал эми бир тараптуу кайрымдуулук жана коммерциялык эмес келишимдерге келсек, гаардын болуусу шарият боюнча келишимдин алгылыктуулугуна таасир этпейт. Мисалы, гарар кайрымдуулук келишимдериине таасирин тийгизбейт. Такафулдук вакф моделинде гаардын болушу мындай келишимди бузбайт, анткени полис ээлери кайрымдуулук ниетинде Такафулдук вакф-фондуна акчасын салат.

Гарар олуттуу болсо

Келишимдерге байланыштуу гарардын айрым бир алгылыктуу деңгээли аларды жокко чыгарбайт. Мында гарардын олуттуу даражасына уруксат берилбейт.

Мисалы:

- мөмө-жемишти короо боло элек кезде сатуу;
- белгисиз мөөнөткө ижара келишимин түзүү;

Келишимдин негизги объектинде гарар бар болсо

Егерде келишимдин негизги объектинде адеген-де эле гарар орун алса, анда ал келишимди жарактан чыгарат. Бирок гарардын акыркы натыйжасы негизги объектиге байланыштуу болбосо же келишимдин экинчи (туунду) бөлүктөрүнө тиешелүү болсо, анда ал келишимдин өзүнө таасирин тийгизбейт. Мөмө-жемиштерди короо боло элек кезде сатуу келишимдин негизги предмети боюнча гарардын мисалы болуп саналат (анткени, жемиштер али жок).

Бооз койдун түйүлдүгүн бөлөк сатуу да ушундай (бул жерде сатылып жаткан түйүлдүк тирүү тууларына кепилдик жок).

Ал эми быша элек мөмө-жемиштерди бак-дарактар менен бирге сатуу (дарактар негизги объект болгондо) же бооз койду түйүлдүгү менен кошо сатуу келишим алкагында гарардын мисалы болуп саналбайт.

Шарият боюнча эске алынган муктаждык (зарылдык) жок болсо

Гарардан баш тартуу кыйынчылык менен коштолуп, гарарды камтыган келишимди аткаруунун башка мубах жолу болбосо, анда мындай келишимди түзүүгө жол берилет. Сатуу учурунда предметтин жоктугунуна карабай, Салам келишимин колдонууга жол берилет.

Анткени дыйкандардын ликвиддүүлүккө болгон муктаждыгы гарардын зыянынан да маанилүү деп эсептегендиктен, ага уруксат берилген.

5.3 Гарардын түрлөрү

Гарар формада, объектиде, предметте же келишим шарттарында камтылышы мүмкүн. Төмөнкүлөр гарардын түрлөрүнө кирет:

Келишимдеги гарар – эгер келишимдин маани-мачызы эки ача болсо же сунуш жана кабыл алуу туура түзүлбөсө, макулдашууда белгисиздикке жол берилсе, анда гарар бар деп саналат. Мындай белгисиздик келишимди жокко чыгарат. Келишим формасындагы гарардын мисалдары төмөнкүдөй:

- эки сооданы бириктируү – мисалы, эки келишим түзбөй туруп, айрым товарларды накталай акча менен 1000 АГга же мөөнөтүн узартуу менен 1200 АГга сатуу аркылуу же X мырза өз үйүн Y мырзага сатуу учурунда, Y мырза унаасын X мырзага сатат деген шартты койгон болсо (мында ар бир келишим бири-биринен көз каранды болуп, гарардын келип чыгышын шарттайт);
- келечектеги окуяга байланыштуу келишим – мисалы, эгерде X мырза өз компаниясынан олуттуу бонус алса, X мырза үйүн Y мырзага сатууну сунуштайт;
- келечекте күчүнө кирген келишим – мисалы, X мырза үйүн январь айында сатат, бирок сатуу июнь айынан тарта күчүнө кирет деп эсептейт. Бул, менчик укугу өткөрүлүп берилген соода келишими учун кабыл алынбайт, бирок пайда гана келтире турган келишимдер учун алгылыктуу, б.а. ижара учун;
- форварддык, фьючерстик келишимдер (баа жана предмет келечекте алмашып, бирок бүгүн

- аныкталат) жана опциондор (келечекте аткарылышина байланыштуу, анда гарар орун алат);
- келишим объектисиндеги/предметиндеги гарардын түрү.

Келишимдин предметиндеги гарар тәмендө белгиленгендей, ар кандай формада көздешүүсү мүмкүн:

- учурда жок, ал эми келечекте келип чыгышы (бар болушу) камсыз кылышбаса (башкacha айтканда: салам жана истиснаа) – мисалы айыл чарбасында мөмө-жемиштерди жыйнап алганга чейин эле сатуу;
- сатуучунун менчигинде эмес болсо – мисалы, бир-жада акцияларды тез сатуу;
- сатуучунун карамагында эмес болсо (физикалык же конструктивдүү) – мисалы, капаска кайтып келери белгисиз канаттууну сыртка сатуу же соодагер эртең менен акцияларды сатып алып, төлөө жана конструктивдүү ээлик кылуу алдында бир нече мүнөттөн же saatтан кийин кайра сатуусу.

Эгерде предмет сатуучунун көзөмөлүндө болбосо же сатып алуучуга предметти жеткирүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, предметти жеткирүүдөгү гарардын айынан соода жараксыз абалда калат.

Мисалы:

- карызды/дебитордук карызды сатуу (векселдерди дисконттоо, шарттуу облигацияларды экинчи рынокто сатуу ж.б.);
- келечекте күтүлгөн кирешени сатуу (мисалы, эмгек акы);
- үчүнчү жактын мыйзамсыз ээлик кылган мүлкүн сатуу;

- уурдалган буюмдарды сатуу;
- предметти аныктоодо гарар орун алса, мисалы X мырза белгисиз буюмду Y мырзага сатышы;
- эгерде предметтин мүнөздөмөсүндө гарар болсо, мисалы X мырза өз салонундагы көптөгөн автотунаалардын бирин Y мырзага көрсөтпөй саткан шартта;
- эгерде предметтин сапатында тараптардын ортосунда пикир келишпестикке алып келген гарар орун алса, мисалы X мырза өзүнүн генераторун Y мырзага анын кубаттуулугун көрсөтпөй туруп сатышы (сатуучу предметтин сапаттарын билдирибей, сатып алуучуга текшерүүгө уруксат берген учурда «каерде болсо, ошол жерде» сатууга жол берилет);
- эгерде тараптар ортосунда талаш-тартышка алыш келиши мүмкүн болгон предметтин санында гарар болсо, мисалы X мырза пахтаны Y мырзага таңгактардын санын же салмагын (тонна же кг менен) көрсөтпөй саткан болсо.

Келишим шартындагы гарар – келишим шарттарында гарар орун алса, келишим жараксыз болуп катлат. Б.а. баа же төлөм мөөнөтү же келишимдин мөөнөтү белгисиз.

Баасын көрсөтпөй сатуу же бааны келишимдин эки тарабынын бири же үчүнчү жак аныктай турган абалда калтырууда гарардын орун алышы келишим жараксыздыгына алыш келет. Белгилүү эталонго байланышту ту предметтин баасын аныктоо сатуу учурунда маанилүү. Мурабахада (сатуунун бир түрү) баа LIBOR сыйактуу эталондук көрсөткүчкө байланышкан пайда ченинин негизинде аныкталат. Бул баа мурабаха мөөнөтү үчүн белгиленет жана алдын ала белгиленген сумма бөлүп

төлөнөт. Бирок, сатуу аяктагандан кийин баада жана бөлүп төлөөдө эч кандай өзгөрүү болушу мүмкүн эмес.

Төлөө мөөнөтүндө олуттуу гарарга жол берилбейт, бул төлөм негиз болгон окуянын өзү белгисиз болгондо пайда болот. Мисалы X мырза Y мырзадан бөлүп төлөө шартында автоунаа сатып алат жана юридикалык жактан талашта турган акчасын алганда төлөп берүүнү убада кылат. Мында төлөө мөөнөтүндө анча-мынча бүдөмүктүктөргө жол берилет, төлөм сөзсүз ишке ашарын, бирок анын мөөнөтү белгисиз экендигин билдириет. Мисалы, X мырза Y мырзадан төлөмдү кийинки ге калтыруу шартында автоунаа сатып алып, кийинки эмгек акысынан төлөп берүүнү убада кылат.

Келишимдин мөөнөтү так көрсөтүлбөсө, ал жаракызы катары эсептелинет (мисалы, ижарада).

6. Башка тыюу салуулар

Риба жана гарардан тышкарь, ислам каржылоодосунда соода операцияларын адилеттүү жүргүзүү жана эксплуатациядан арылтуу максатында ар кандай тыюу салуулар белгиленген. Бул бөлүктө кумар оюндарына тыюу салуу жана уруксат берилбegen товарларды сатуу каралат.

6.1. Майсир (кумар оюндары же кокустук оюндары)

Майсир кумар же ойдо жок оюндарды билдириет. Майсир башка бирөөнүн укугу менен эсептешпей, оңой акчага, ойдо жок жерден олжого ээ болууну билдириет, мында бир адам экинчи адамдын эсебинен утушка ээ болот. Демек, терминдер бири-бирин алмаштырып колдонулса да, кумар оюнун майсирдин өзгөчө түрү деп айттууга болот. Негизги максат – атайылап

тобокелге барып, байгеге ээ болуу. Бул да гаарардын бир түрү, анткени кумар ойноого макул болгон адам анын натыйжасы кандай болорун алдын ала билбейт.

Кумар оюндары жалпысынан «байге утуп алуу үчүн акча төлөө» катары аныкталат. Куранда кумар оюндарына төмөнкү аяттарда тыюу салынган:

«Оо, ыйман келтиргендер! Мас кылуучу ичимдиктер, кумар оюндары, буркандар (лотерея) жана же-белер шайтандын жийиркеничтүү иштеринен, алардан сактангыла, ошондо кутуласыңар. Шайтандын бир гана каалоосу – ичимдиктер жана кумар оюндары ар-кылуу араңарда душмандык жана жек көрүүчүлүктү пайда кылуу, сilerди намаз окуудан жана Алланы эс-тен чыгаруу үчүн алаксытуу. Анда эмесе токтобойсу-ңарбы?!» (Маида сүрөсү, 90-91-аяттар).

Кумар оюндарынын эң эле кеңири тараган түрүнө төмөндөгүлөр кирет:

I) Лотерея схемалары

Купон ээси байгени утуп алуу мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөй албаган жана кокустан эле белгисиз бир окуяннын келип чыгышынан көз каранды болгон лотереяга шариятта жол берилбейт. Лотереяга катышкандардын бири же бир нечеси эч кандай эмгек кылбай, жоопкерчилик тартпай эле байгеге ээ болгон болсо, калганда-ры куру жалак калат. Мындей жыйынтыкка шарият сөзсүз тыюу салат. Жөнөкөй лотереялардан тышкарь, дүйнө жүзү буюнча кеңири тараган лотерея схемаларынын көптөгөн татаал формалары кездешет. Бул ин-тернет-маркетинг схемалары (ошондой эле көп деңгээлдүү маркетинг же тармактык маркетинг деп ата-лат), белгилүү бир номерлерди терүү аркылуу жөнөкөй суроолорго жооп берип, чоң сыйлыктарды утуп алууга

азырган телешоулар, банк аманатчылары үчүн лотерея схемалары ж.б.у.с.

II) Салттуу камсыздандыруу

Салттуу камсыздандыруунун азыркы модели шариятта колдоо тапкан эмес, анткени анын ичинде шарият принциптерине карама-каршы келген элементтер бар: риба, гаар жана кумар. Атап айтканда, жашоону камсыздандыруу полисинин ээси тарабынан сыйлык төлөмү эки натыйжанын бирине алыш келиши мүмкүн: же ал берилген акчаны толугу менен жоготот, же (бир окуя болгон учурда) кошумча акча менен кайтып келет. Бул кумар оюндарынын аныктамасына дал келет.

6.2. Уруксат болбогон (арам) товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу

Шарият боюнча келишим алгылыктуу (жарактуу) болушу үчүн анын предмети адал болушу зарыл. Шариятка шайкештиктин эң маанилүү аспектилеринин бири – бул ИКИнин мыйзамсыз товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө тешелүү бир дагы иш-аракеттерге/иш-чараларга катышпоосун камсыз кылуусу. Туюу салынган мындай товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө ошондой эле, төмөнкүлөр да кирет:

- адал эмес азыктар (мисалы, чочконун эти, адалдан союлбаган мал эти);
- мас болууга алыш келген ичимдиктер;
- адал эмес көңүл ачуу;
- порнография;
- тамеки жана баңги зат;
- курал-жарактар.

ИКИ бул товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан же сатып алуудан гана алыс болбостон, тыюу салынган буюмдарды таңгактоо, ташып-жеткирүү, кампага жайгаштыруу же маркетинг сыйктуу өндүрүш жана бөлүштүрүү чиеленишинин бирине да катышпоого тийиш. Мисал катары, шарият тыюу салган иш-аракеттерди жүргүзүшү белгилүү болгон жеке адамдарга же уюмдарга (мисалы, салттуу банктарга же салттуу камсыздандыруу компанияларына) мүлкүү ижарага берүүгө жол берилбейт.

7. Ислам келишимдер укугу

Шариятта келишимдер маани-маңызы боюнча биринчи орунда турат, анткени келишим түзүүчү тараптардын укуктары жана милдеттери келишимдерде аныкталат. Ислам каржы келишимдери кардарлардын финансыйлык муктаждыктарын ар кандай жолдор менен канаттандырат/тейлөөгө алат. Демек, бул келишимдерди жана алардын колдонмолорун чечмелеп изилдөө маанилүү. Бул бөлүктө ислам келишиминин негизги компоненттери, ошондой эле келишимдердин ар кандай категориялары кароого алынат. Булар менен бирге эле ислам каржылоодогусундагы убада түшүнүгү чечмеленет.

Исламда ар бир адамдын негизги укуктары жана милдеттери белгиленген жана алардан эч ким баш тарта албайт. Ошентип, келишим түзгөн тарараптар ортосунда тең салмактуулук камсыз кылышат, анда алдын ала белгиленген эреже аркылуу күчтүү тарарап алсыз тарарапка үстөмдүк кылышп, укуктарын тебелөөгө жол берилбейт. ИКИ соода келишиминде бир тарарап катары өз кардарлары менен иштеши зарыл болгондуктан, ислам келишимдердеги укуктарды жана милдеттерди түшүнүүсү өтө зарыл. Кардарлар гана эмес, ИКИнин бардык

кызықдар тараптары – кызматкерлер, акционерлер, жеткизүүчүлөр, өкмөт, коом, айлана-чөйрө, жалпы коомчулук жана башкалар менен келишимдик да, келишимдик эмес да мамилелердин милдеттенмелерин аткарууга тийиш.

Ислам келишиими укугу – ИКИнин кызықдар тараптары

Акционерлер
Кызматкерлер
Жабдуучулар
Кардарлар
Депозиторлор (аманатчылар)
Карыз алуучулар
Коомчулук
Коом жана айлана-чөйрө

7.1. Келишимдин негизги компоненттери

Алгылыктуу/Жарактуу келишимдин негизги элементтери:

- сунуш жана кабыл алуу;
- келишим предмети;
- келишим түзүүчү тараптар.

Сунуш жана кабыл алуу – сунуш (ижаб) – бул милдеттенмени түзүү максатында жасалган декларация же бекем сунуш, ал эми сунушка (офертага) макулдук берүүгө тиешелүү кийинки билдириүүнү кабыл алуу (кабул) деп аталат. Бул, тараптардын бири-биринин алдындагы милдеттенмелерин улантууга макулдук бериши катары каралат.

Сунуш түшүнүктүү жана шартсыз болууга тийиш, андай болбосо ал жараксыз деп табылат жана кабыл алууда да ошол эле эреже колдонулат.

Сунуш жана кабыл алуу оозеки, жазуу жүзүндө, ишарат же жүрүм-турум акрылуу туюндурулушу мүмкүн.

Предмет – келишим предмети (маби») келишим түзүүчү тараптар үчүн колдонууга боло турган, юридикалык жана материалдык баалуулукка ээ болгон нерсе/буюм болушу мүмкүн. Шариятта кабыл алышнышы үчүн келишим предмети аткарылууга тийиш болгон бир нече шарттар бар (бул тууралуу гарар бөлүмүндө сөз кылынгандай:

- предметтин бар болушу;
- предмет шариятта (төмөндө түшүндүргүлгөндөй), ошондой эле юрисдикциянын укуктук системасында да мыйзамдуу болушу зарыл (мисалы, аткезчилик товары аткезчиликке тыюу салынган өлкөдө келишим предмети боло албайт);
- сатуучу буюмдун же заттын ээси болууга тийиш;
- сатуучу буюмга, затка ээ болууга жана/же жеткирип берүүгө жөндөмдүү болууга тийиш;
- буюм же зат келишим түзүп жатканда анык бар болушу шарт;
- Шариятта тыюу салынгандыктан, төмөндөгүлөр келишим өзөгү боло албайт;
- жараксыз материалдар;
- чочконун эти;
- спирт;
- кан;
- адамдын органдары;
- шариаттын талабына ылайык союлбаган малдын эти;

Келишим түзүүчү тараптар – аткарууга жөндөмдүү, келишимди эки тарап (акыдайн) түзүүгө тийиш, башкacha айтканда, экөө тен ақыл-эси тетик, бойго жеткен жана өз алдынча чечим кабыл алууга жөндөмдүү инсандан болушу шарт. Мажбурлоо же мас абалында келишим түзүүгө шариятта тыюу салынат.

7.2. Келишим категориялары

i) Алгылыктуу/жарактуу жана алгылыксыз/жараксыз келишимдер

Аалымдар келишимди жалпысынан эки категорияга бөлүшкөн: жарактуу (сахих) жана жараксыз (батыл) келишим. Ханафии мазхабынын аалымдары бузук (фасид) болгон үчүнчү категорияны да кошумчалайт.

Булар төмөнкүчө аныкталат:

- жарактуу келишим – шарият боюнча эгер келишимде бардык элементтер алардын шарттары менен бирге болсо, келишим жарактуу болуп саналат (б.а. сунуш жана кабыл алуу, предмет жана келишим түзүүчү тараптар);
- жараксыз келишим – келишимдин бардык шарттына жооп бербесе же бир элементи жетишпесе, же шарият тыюу салган сыпатты камтыса жараксыз деп эсептелинет:
 - элементтери жана/же тышкы атрибуттары боюнча мыйзамсыз;
 - мында эч кандай менчик укугу өткөрүлүп берилбейт;
 - товар жеткирилген болсо, анда алар кайра кайтарылышы зарыл;
 - ратификациялоо мүмкүн эмес.
- бузук келишим – эгер келишим элементтери болсо жана бардык негизги шарттар толук камтылып,

бирок келишимге кошо тиркелгендөрдө шарият тарабынан тыюу салынса, келишим жараксыз же эрежесиз, же фасид (бузук) болуп эсептелинет. Тыюу салынгандардын алышып салынышы келишимди жарактуу кылат. Мисалы, пайыздык төлөм шарты менен түзүлгөн кредиттик келишим жараксыз. Эгерде пайыздардын шарты алышып салынса, ал келишим жарактуу.

ii) Коммутативдик (алмашууга негизделген) жана коммутативдик эмес (алмашууга негизделбegen) келишимдер

Алмашууга негизделген келишимдер төлөм же эсептик көрсөткүчкө жараша эки түрдүү болушу мүмкүн:

Коммутативдик келишим – бул, компенсациялык келишимдин (муавада) бир түрү, анда бир тарап экинчи тарапка тартуулаган нерсеси үчүн сый акы/төлөм алат. Мындай келишимге сатуу, ижара, мудараба, мушарака, вакала ж.б. мисал боло алат.

Келишимдер алмаштыруучу болушу үчүн келишим түзгөн эки тарап ортосунда төлөм же эсептик көрсөткүч өткөрүлүп берилиши зарыл. Гарар мындай келишимдерди жараксыз кылат.

Коммутативдик эмес (табарру) келишим – бул, бир тараптын экинчи тарапка эч кандай акысыз же чыгымсыз бир нерсе тартуулаган келишим. Донор предметке болгон менчик укугун алуучуга эч кандай комиссиясыз же милдеттенмесиз эле өткөрүп берет. Вакф жана белек (же хиба) алмаштырылбаган келишимдердин мисалы болуп саналат. Мындай келишимдердеги гарар алардын жараксыз болуп калышына алыш келбейт.

7.3. Убада

Ислам каржылоодосунда убада (ваад) бир тараптын бир жактуу берген милдеттөмөсүн билдириет. Учурдун фыкх аалымдары, эгерде күтүүсүз жагдай (форс-мажор) келип чыгып, анын аткарылышина тоскоол болбосо, убаданы эмитент (баалуу кағаз чыгарган уюм) үчүн милдеттүү деп эсептешет. Мында, убаданы ата-йылап аткарбоо экинчи тарапка зыян же чыгым алыш келиши ыктымалдыгын шарттаган бүгүнкү бизнестин татаал жактары эске алынган. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, мүмкүн болгон чыгымдарды эмес, анык жого-тууларды гана калыбына келтириүүгө болот.

Убада берген адам - убада берүүчү, ал эми сунуш кылынган тарап убада алуучу - деп аталат.

Убаданын түрлөрү:

- милдеттүү убада;
- милдеттүү эмес убада.

Милдеттүү убада – бул, убада берүүчү моралдык жактан да, юридикалык жактан да өз убадасын аткарууга милдеттүү болгон убада. Жалпы принцип катары, эгерде ал төмөнкү шарттарга жооп берсе, убада милдеттүү болуп саналат:

- убадасы бир тараптуу болсо;
- убада берүүчү убаданын натыйжасында кандайдыр бир чыгымга жана/же милдеттөмөлөрдө кириптер болгон болсо;
- каралып жаткан иш жүзүндөгү сатууда сунуш жана кабыл алуу алмашуу жолу менен ишке ашырылууга тийиш. Убада, андан кийин ишке ашырыла турган сунуш жана кабыл алуунун ордуна колдонулбайт;

- эгерде убада берүүчү өз убадасын бузууга жол берсе, анда ал убаданы алган тарапка бузууга жол берүү кесепетинен келтирилген айкын чыгым ордун толуктап берүүгө тишиш (мүмкүнчүлүк наркынын орду толукталбайт).

Милдеттүү убаданын мисалы: мырза А белгилүү бир керектүү буюмду сатып алуу үчүн дүкөнгө барат. Ал буюмду дүкөн ээси мырза Б алыш келсе, аны сатып аларын убада кылат. Мырза Б буюмду сатып алат, демек, мырза А берген убадасын аткарышы эми милдеттүү болуп калат, анткени мырза Б буюмду сатып алууга каражат сарпталат, чыгым тарткан. Эгерде мырза А буюмду азыр сатып алуудан баш тартса, мырза Б буюмду базарда сатып өткөрөт да, алынбай/жетпей калган сумманы (эгерде болгон болсо) мырза Адан төлөттүрүп алат.

Милдеттүү эмес убада – бул, убада берүүчүнүн моралдык милдетинен болгон, бирок убада берүүчүгө карата белгилүү бир аракетти көрүү/актыны аткаруу үчүн мыйзамдуу милдеттенме жүктөлбөгөн убада. Башкача айтканда, милдеттүү эмес убада диний жана адеп-ахлактык жоопкерчилик экенине карабай, убада берүүчүгө да, убада алуучуга да эч кандай милдетти жүктөбөйт.

Милдеттүү эмес убаданын мисалы: мырза А зарыл болгон буюмду сатып алуу үчүн мырза Бнын дүкөнүнө барып, керектүү буюмду бир saatтан кийин сатып алууну убада кылат. Бул учурда мырза Анын берген убадасы милдеттүү эмес. Анткени мырза Б ал буюмду атайылап чыгым тартып сатып алган эмес. Эгерде мырза А буюмду айткан учурунда сатып алуудан баш тартса, мырза Б ал боюнча юридикалык жактарга даттанууга укугу жок.

8. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча маалымат берилди:

- шарият – ИКИн негизги булагы. Андыктан, ИКИ шарияттын негизги түшүнүктөрүн жана күнүмдүк ишинде таянууга тийиш болгон тыюу-салууларды түшүнүүсү өтө маанилүү;
- ислам – бул жөн эле дин эмес, ал экономикалык, социалдык же саясий болобу, адам баласынын жашооттурмушунун бардык багытында жол көрсөтүүчү. Ислам каржылоосу ислам экономика системанын бир бөлүгү болуп саналат, ал дүйнөдөгү башка үстөмдүк кылган экономикалык системалардан түптамырынан айырмаланган өзгөчөлүктөргө ээ;
- ислам каржылоосу тобокелдиктерин бөлүшүү (тобокелдикти бир тарапка жүктөп салууга каршы), реалдуу экономика менен байланышта жана негизги тыюулардан оолак болуу менен шарият эрежелерин сактоо менен мүнөздөлөт. Ал эми тобокелдиктерге риба, гаар, кумар (же майсир) жана уруксат берилбegen товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү саттуу кирет;
- риба банк пайызын камтыйт жана ага Куран аяттары менен көптөгөн хадистердин негизинде тыюу салынган. Пайыздарды мыйзамсыз деп эсептөө исламдагы акчанын уникалдуу табияты болуп саналат;
- бир катар каржы келишимдеринде гаар деп аталган ачык-айкындуулуктун жоктугу көп кездешет. Эгерде коммутативдик келишимдин формасында, предметинде же шарттарында гаар болсо, ал келишимди жараксыз кылат;
- шарият кумар оюндарына жана кокустук оюндарына, мейли алар лотерея схемасы болсун же шарттуу камсыздандыруу же башка нерсе түрүндө болсун,

эгөр ал «байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү үчүн баа төлөөнү» камтыса, тыюу салат. Учурда колдонулуп жаткан айрым бир лотерея схемалары татаал түзүмдү камтышынан улам, аларды чечмелөө кыйла кызынчылыкка турушу мүмкүн.

Ислам келишиминде келишим түзгөн тараптардын укуктары жана милдеттери аныкталат. Жарактуу келишимдин негизги элементтери сунуш жана кабыл алуу, предмет жана келишим түзгөн тараптар болуп саналат. Эгерде ушул элементтердин бирине байланыштуу шарттар аткарылбаса, анда келишим күчүн жоготот.

Учурдагы ислам каржы индустриясынын келип чыгышы жана эволюциясы

«Ислам банк иши» же «ислам каржылоосу» термини ислам укугунун (шарият) этикасына жана баалуулуктар системасына шайкеш келген, шарият белгилеген принциптер менен жөнгө салынган банк ишин же финанссы системасын билдириет. Тактап айтканда, ислам шарияты «риба» деп аталган пайыз алууга/сүткорлукка жана төлөөгө тыюу салат. Мындан тышкary, мыйзамсыз же арам деп эсептелген мындай бизнеске (мисалы, алкоголь ичимдиктерди, чочконун этин сатуу же этикага туура келбеген адеп-ахлаксыз иш-аракеттер менен алектенген ишканаларга) инвестиция салууга тыюу салат. Андан тышкary, шарият майсир (кумар оюну) жана гаарар (ашыкча белгисиздик же ачык-айкындыктын жоктугу) атальышындагы, ашкере тобо-келдикти камтыгандык жана келишим түзгөн тараптар ортосундагы талаш-тартышкан жана/же бир же эки тараптын тең түйшүк тартуусуна алып келиши мүмкүн болгон түшүнүктөргө тыюу салат.

Заманбап ислам банкинги 1960-жылдары өнүгө баштаган. Бирок, анын түпкү тамыры ислам пайда

болгон доорго такалат десек болот. Көптөгөн изилдөөлөр ислам каржылоо механизмдери орто кылымдарда бүткүл мусулман дүйнөсүндө соода жана ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүүдө колдонулгандыгын айкын көрсөтүүдө.

Мусулман өлкөлөрүндө карызга үстөк коюуга урук-сат берилген эмес.

Ислам банкынын алгачкы модели 1963-жылы Египеттин Мит Гамр шаарында Мит Гамр жергиликтүү аманат банкы Ахмад Эль-Нажжар тарабынан не-гизделгендиги көпчүлүктүн көнүл чордонунда турган. Анын иш максатынын негизги өзгөчөлүгү пайыздык кредиттин ордуна пайданы бөлүшүү болгон. Бул модель популярдуу болуп, 1967-жылы өлкөдө мындай тогуз банк пайда болгон. Бул банктар пайыздарды төлөгөн да эмес, соода жана өнөр жай долбоорлорун түздөн-түз же башкалар менен бирге өнөктөштүктө каржылоого алып, пайданы инвестициялык эсеп ээлери менен бөлүшкөн. Мит Гамр банкы жалпы көрсөтмөлөрдү түзүп, келечекте ислам банктарына жардам берген жаңы терминологияларды ойлоп тапкан. Банктын иши көпкө созулбаса да, мусулман дүйнөсүнө ислам банк иши атаандаштыкка жөндөмдүү жана кирешелүү боло алат деген бекем ишенимди жараткан.

1975-жылы Ислам өлкөлөрүнүн уому (ИӨҮ) Ислам өнүктүрүү банкы же ИӨБ деп аталган биринчи ислам банкын түзгөн. Ошол эле жылы БАЭде биринчи жеке чекене ислам банкы катары Дубай ислам банкы түзүлгөн. 1970-жылдын акырына чейин мусулман дүйнөсүндө бир нече ислам банктары, анын ичинде Судан Файсал ислам банкы (1977) жана Бахрейн ислам банкы (1979) түптөлгөн.

2

БӨЛҮК

СООДАГА
НЕГИЗДЕЛГЕН
КЕЛИШИМДЕР

1. Киришүү

Кардарларына пайыз алдында кредит берүү негизги ишинен болгон салттуу банктардан айырмаланып, ислам банктары киреше алуу үчүн реалдуу экономикалык ишкердүүлүккө тартылыши зарыл. Айрыкча бул, бөлүп төлөө шартында каржылоо элементи менен товарларды сатып алуу жана сатуу түрүндө ишке ашырылат. Мындай шартта соодалашуу шарият талаптарына ылайык жүргүзүлүүгө тийиш. Бул бөлүктө ислам банктары тарабынан кеңири колдонулган соода келишимдерди талкууга алынат.

ИКИ колдонгон соодага негизделген келишимдердин жалпы түрүнө мурабаха, салам жана истиснаа кирет. Бул келишимдер кардарлардын ар кандай бизнес муктаждыктарына жана алардын бизнес циклине байланыштуу түзүлөт. Ар бир келишимдин өзүнүн уникальдуу өзгөчөлүктөрү жана тобокелдиктери бар, алар ылайыктуу келишим сунуштоо менен кардардын муктаждыктарына дал келиши зарыл. Мындан тышкary, акча табуу (же таваррук), ээлик кылуу, карызгер тарабынан төлөмдүн төлөнбөй калышы, агенттик жана валюталар менен соода кылуу түшүнүктөрү да кароого алынат.

Автоунааны же үйдү каржылоо сыйктуу финанссылык продукт мурабаха, ижара же кемүүчү мушарaka сыйктуу бир катар ислам келишимдери аркылуу сунушталышы мүмкүн. Башкача айтканда, мурабаха сыйктуу келишим бир же бир нече финанссылык продукттарды иштеп чыгууда колдонулушу ыктымал.

2. Мурабаха

Ислам банктары көбүнчө өз кардартарын каржыллоого жардам берүү үчүн сооданын бир түрү болгон мурабаханы колдонушат. Бул ишенимге негизделген келишим болуп саналат. Ал келишимге байланыштуу өздүк наркына жана жалпы чыгымдарга карата ачык-айкындуулуктан көз каранды. Бул бөлүктө мурабаханын жалпы эрежелери жөнүндө сөз болуп, ислам банктары өз кардартарына жардам берүү үчүн бул түзүмдү кандай кабыл алгандыгы изилдөөгө алынат. Мурабаха түшүнүгү ААОIFIнин № 8 шарият стандартынын «Мурабаха» стандартынын негизинде талкууга алынат.

2.1. Киришүү жана аныктама

Мурабаха – соода келишиминин бир түрү. Ал ААОIFIнин №8 шарият стандартында төмөнкүчө аныкталат:

«... товарды сатып алуу баасынын негизинде аныкталган жана макулдашылган пайда үстөгү менен сатуу. Бул үстөк сатуу баасы пайыз же бир жолку сумма катары коюлушу мүмкүн».

Мурабаханын мусавамадан (кадимки соодадан) айырмалоочу өзгөчөлүгү, сатуучунун сатып алуучудан алган пайда-чыгымын ачык-айкын көрсөтүп бергенинде. Ал эми кадимки соода-сатыкта мындай шарт зарыл эмес. Мурабаха дароо төлөө же болбосо бөлүп төлөө шартында ишке ашырылыши мүмкүн, бирок учурда бул көбүнчө бөлүп төлөө шарты менен мөөнөтүн узартып (каржилоо элементин киргизүү үчүн) сатуу келишими болуп саналат.

Мурабаха келишими алдын ала сатып алуу убадасы жок эле түзүлүшү мүмкүн, бул учурда ал кадимки мурабаха деп аталат. Эгерде ал кызықдар болгон

адамдын сатып алуу убадасы шартында түзүлсө, анда ал «банктык мурабаха» же «буйрутмачы үчүн мурабаха» деп аталат. AAOIFI буйрутмачы үчүн мурабаханы төмөнкүчө аныктайт:

« ... мекеменин буюмду кардарга (буйрутмачыга) алдын ала макулдашылган сатуу баасында сатышы жана анын өздүк наркына алдын ала макулдашылган үстөк бааны белгилеши кардардын сатып алуу убадасында көрсөтүлөт».

Буйрутмачы үчүн мурабаха келишими тажрыйбалык колдонууда, сатып алуу боюнча алдын ала убаданы же кийинкиге калтырылган төлөм шартында товар алууга кызықдар кардардын өтүнүчүн камтайт. Мурабаха ислам банктарында кеңири колдонулган келишим болуп саналат. Автоунааны, турак-жайды каржылоо жана башка күнүмдүк негизги керектөөлөрдү каржылоо анын тажрыйбалык колдонмоловуна кирет.

Эгерде бир тарап товардан түшкөн пайданы көрсөтпөй туруп сатса, анда ал мурабаха болуп эсептелбейт.

Кийинкиге калтырылган төлөм – бул, келечекте белгиленген бир убакытта карыз алуучуга төлөмдөрдү бөлүп жүргүзүүгө уруксат берген келишим.

2.2. Мурабаха кантип ишке ашырылат?

Жүгүртүү (айлантуу) капиталын каржылап берүү өтүнүчү менен кардар ИКИге кайрылат. Кийинки айлар ичинде ал келишимге ылайык товардын баасын мезгил-мезгили менен төлөп бүтүүгө тийиш. ИКИ кардардын муктаждыгын жана кредитти төлөө жөндөмүн баалагандан кийин гана мурабаханы сунуштайды.

Мурабаха процесси

1. Кардар менен ИКИ өз ара макулдашууга барат, мында ИКИ товарды сатууга, ал эми кардар товарды үстөк төлөмү менен мөөнөтүн узартып сатып алууга тийиш. Бул, иши буга чейин эле жөнгө салынган мекемелердеги жүгүртүү капиталынын ордуна колдонулучу каражат. Бул түшүнүк негизги мурабаха келишиими деп аталат, бирок толук кандуу келишим эмес, болгону эки тарап келечекте бири-бири менен кандай мамиледе бolorун аныктаган документ экендигин белгилеп кетүү зарыл.

Кийинки кадамга, адатта, негизги мурабаха келишимине кол коюлгандан кийин эле дароо баруу зарыл. Мында кардар менен ИКИ агенттик келишимге кол коёт, анда ИКИ товарды сатып алуу үчүн кардарды өз агенти кылышып дайындайт. Бирок бул кадам, милдеттүү болуп саналбайт. Айрым бир мурабаха келишимдеринде ИКИ товарды түз жеткирүүчүдөн сатып алат, мында агентке зарылчылык жок.

2. Андан кийин кардар ИКИнин атынан товарды сатып алат жана ИКИнин агенти катары товарга ээлик кылат.

3. Кардар (агент катары) товарга ээлик кылганы жөнүндө ИКИге маалымдайт.

4. Андан кийин кардар ИКИге товарды сатып алууну сунуштайт.

5. ИКИ сунушту кабыл алат жана эсептешүү келишиими түзүлөт. Ошол учурдан тартып товарга болгон менчик укугу кардарга өтөт.

Мурабаха келишиминин маанилүү элементи болгон товардан улам келип чыккан тобокелдик кардар (агент катары) товарды сатып алган учурдан тартып, кардар менен ИКИ ортосунда сунуш жана кабыл алуу түзүлгөнгө чейин ИКИнин жоопкерчилигинде кала берет.

Иш жүзүндө бул убакыт аралыгы бир нече мүнөт, бир күн же бир нече ай болушу мүмкүн.

ИКИ буйрутмачы үчүн мурабаха келишимин кардардын (ИКИ агенти катары) товарга ээлик кылуусу менен автоматтык түрдө түзүлөт деп эсептебеши зарыл. Мындан тышкары, мурабаха келишимине ИКИ активдин бардык же айрым бир кемчиликтери үчүн жоопкерчиликтен бошотулары тууралуу шартты кошууга укуктуу, бирок ИКИ активдин бузулушуна же санынын азайышына байланыштуу ал кардардын менчигине өткөнгө чейин жоопкерчиликтен бошоно албайт, бул Байъ аль-Бара’а («кандай болсо ошондой саттуу») деп аталат. Мындай шарт караплан учурда, ИКИ буйрутмачыга байкалган ар кандай кемчиликтер үчүн компенсация алуу максатында товар сунуштоочуга (жабдуучуга) кайрылуу укугун ыйгарууга тийиш, анкетени аны мекеме жеткирүүчүдөн кайтарып алат.

Эгерде бул шарт келишимде карапланаса, ИКИ келишим түзүлгөндөн кийин мурда жашырып койгон кемчиликтер ачыкка чыгып калгандыгы үчүн жоопкерчилик тартат. Бирок, келишим түзүлгөндөн жана кардар товарды өткөрүп алгандан кийин келип чыккан кемчиликтер (акыркы кемчиликтер) үчүн жоопкерчилик тартпайт.

2.3. Мурабаханын мыйзамдуулугу

Мурабаханын соода келишиминин бир түрү катары мыйзамдуулугу Курандын төмөнкү аяттарына таянат:

«Аллах сооданы адал кылды жана рибаны (сүткорлукту) арам кылды» (Бакара сүрөөсү, 275-аят).

Кээ бир аалымдар мурабаханын мыйзамдуулугун колдоо үчүн төмөнкү Куран аятын да келтиришет:

«Раббиндин ырыссысын издөөндө күнөө жок». (Бакара сүрөөсү, 198-аят)

Аалымдар жогорудагы аяттагы «ырысцы» терминин пайдага таасир этишин (ишарап кылганын) белгилеп келишет. Мурабаханын мыйзамдуулугу дагы бир жагдайдан улам келип чыккан: Пайгамбарыбыз  Мадина г хижрат кылуу үчүн Абу Бакрдан (радыяллаху анху) төө сатып алган. Абу Бакр (радыяллаху анху) аны Пайгамбарга  бекер бергиси келди, бирок ал ма-кул болбой: «Мен аны сатып алган баада алам» деди.

2.4. Буйрутмачы үчүн мурабаханын шарттары

Мурабаха келишиими, эгерде кардар товарды айкын сатып албаса жана соода жүргүзүү ниети күчүндө калбаса, куру каржылоо үчүн аткарылышы мүмкүн эмес.

i) Сунуш жана кабыл алуу

Мурабаха келишиими, башка бардык келишимдер сияктуу эле, бир тараптын (ИКИ) сунушунан жана ал сунушту экинчи тараптын (кардар) кабыл алуусунан турат.

ii) Баасы

Мурабаха келишиминин баасын аныктоодо төмөнкүлөр сакталышы зарыл:

- мурабаха келишиминин баасын эсептөөдө ИКИ келишимдин түздөн-түз чыгымдарын гана кошо алат, б.а. транспорттук чыгымдар, камсыздандыруу жана документтештириүү үчүн жыйымдар ж.б. административдик чыгашалар, амортизация жана электр энергиясына төлөмдөр, кыйыр чыгымдар мурабаханын негизги наркына кошулбайт;
- эгерде ИКИ мурабаха келишиими түзүлгөндөн кийин товар сунуштоочудан (жабдуучудан) женилдиктерди (арзандатуу) алган болсо, мурабаханын жалпы

- баасынан пропорционалдуу суммада төмөндөтүү жолу менен товарларды кардарга арзандатып берипши шарт;
- буйрутмачы үчүн мурабаха операциясы боюнча буюмдун баасы да, ИКИнин пайдасы да эсептешүү келишимине кол коюу учурунда эки тарапка белгилүү болууга тийиш;
 - жеңилдетүүнү (мөөнөтүнөн мурда төлөөгө берилген жеңилдетүү) ИКИ өз ыңгайына жараша шартсыз түрдө бере алат. Албетте, мындай артыкчылыктуу жеңилдиктерди берүү салттуу тажрыйбага айланбашы зарыл;
 - үстөк бааны келечектеги өзгөрүлмө шарттарга жараша (ага көз каранды кылуу менен) аныктоого жол берилбейт.

Бирок, эгерде келишим транштарга бөлүнгөн болсо, ИКИ башкы мурабаха макулдашуусунда траншты сунуштоо башталган учурда пайда ошол мезгилде үстөмдүк кылган эталондук чен боюнча аныкталарын белгилей алат.

- эки тарап макулдашкандан кийин баа туруктуу бой-дон калат жана жогоруда белгиленгенден башка учурларда өзгөртүүгө болбойт.

Актив тобокелдиги ИКИге жүктөлүүгө тийиш, ошондуктан, ИКИ кардар менен мурабаха сатуу келишимин түзүүдөн мурда актив анын физикалык же конструктивдүү негизде ээлигинде турушу зарыл.

iii) Мурабаха предмети

Мурабаха мурдатан бери жөнгө салынып келген каржылоого карата альтернатива болуп саналат. Бирок, мурабаха процессинин ырааттуулугу сакталбаса, анын шариятка ылайык келбей калышы олуттуу коркунучу келип чыгат.

Шарият боюнча мурабаха келишиминин предмети мубах нерсе болушу зарыл. Анын мүнөздүү өзгөчөлүгү, түрү, саны жана башка белгилери күмөн санабагандай так жазылууга тийиш. Товарлар кандайдыр бир белгисиздикти жаратпашы үчүн жетиштүү сүрөттөлүшү зарыл.

Эгерде актив алтын, күмүш же валюта болсо, мурабаханы төлөмдү кийинкиге калтыруу шартында жүргүзүүгө жол берилбейт. Себеби, бул товарлар акчанын милдетин аткаргандыктан риба эрежелеринин талабы аларга да тиешелүү. Соода мына ушундай негизде жүргүзүү Байъ ас-сарфка кирет.

Мурабаха келишимине төмөнкү эрежелер мүнөздүү:

- сатуу учурунда предметтин айкын бар болушу;
- сатуу учурунда сатуучунун буюмга ээлик кылган укугунун болушу;
- товардын сатуучунун физикалык же конструктивдүү ээлигинде болушу.

Конструктивдүү ээлик кылуу - ээси товарды физикалык түрдө өткөрүп албаганы менен өз менчигине өткөн жана анын жок болуу коркунучун эске албаганда, товардын бардык укуктары менен милдеттери ага өткөн жагдай.

- келишим предмети баалуулукка ээ болушу зарыл, эч кандай баасы жок товарды сатууга же сатып алууга болбойт;
- келишим предмети шарият эрежесине каршы келген нерсе болбошу зарыл жана предмет атайын белгиленүүгө жана идентификацияланууга тийиш.

Мурабаха келишиминин предмети

Landmark Bricks компаниясы (LB) алты айлык жүгүрттүү капиталынын циклинде олар сатып алууну, товар сунуштоочуга төлөөнүү, товарларды сатууну жана кардарлардан түшкөн каражаттарды камтыйт. Ушунун бардыгы компания финансыйлык ресурстарга муктаж болгон каражаттарды талап кылат. ИКИ анын жүгүрттүү капиталына болгон муктаждыгын канаттандыруу максатында мурабаханын негизинде LBга цемент сатып берүүнү сунуштоого макул болот.

ИКИ андан кийин цемент алуусу учун LB менен агенттик келишимин түзөт. LB цементти жумуш эмес күнү кабыл алыш, дароо өндүрүш процессине өткөрүп берет. LB цементти керектегендөн кийин эртеси, жумуш күнү, товардын жеткирилгени тууралуу ИКИге билдирет. Мурабаха учурунда келишимдин предмети жок болгондуктан, жарактуу сооданы ишке ашыруу мүмкүн эмес.

2.5. Мурабахадагы тыюулар жана жалпы каталар

Төмөндө мурабаха келишиминдеги негизги тыюусалуулар жана жалпы каталар келтирилген. ИКИнин кардарларга каржылоону сунуштоо учун комиссиялык төлөм же башка акы алуусуна жол берилбейт. Бирок, келишим түзүүдө кеткен чыгашалар учун төлөм алса болот.

i) Кайра сатып алуу тартиби

Мурабаха келишимдери кандайдыр бир түрдө кайра сатып алуу келишимине негизделбеши зарыл, антикени бул аалымдардын көпчүлүгү тыюу салган Бай ал-ийнага кирет.

ИКИ товар сунуштоочу үчүнчү жак экендигине жана кардардын өзү же анын агенти болбошуна кепилдик берүүгө тийиш. Мисалы, кардар бир нерсени ИКИге сатып, андан кийин аны мурабаха аркылуу кайра сатып алышына шариятта жол берилбейт. Эгер сатуучу компаниянын көп үлүшү кардарга тиешелүү, же тескери-синче болсо, жогоруда көрсөтүлгөн принцип колдонулат. Эгерде сатуу операциясы ишке ашып, кийинчөрээк ал ушундай ыкмалар аркылуу жүргүзүлүп келген-диги аныкталса, анан бул келишим күчүн жоготот.

ii) Мурабахадагы кайра каржылоо

Мурабаха келишимин мурдагы мурабаха келиши-минин предмети болгон товар боюнча ошол эле кардар менен түзүүгө, б.а. келишимди кайра каржылоого жол берилбейт. Мындан тышкary, мурабаха келиши-ми эски келишим токтотулгандан кийин дагы бир мөө-нөткө жылдырылышы мүмкүн эмес, анткени товар-га болгон менчик укугу ИКИден кардарга өткөн жана мындан ары ИКИде эмес. Келишим мөөнөтуу аяктаган-дан кийин ИКИ макулдашылган бааны гана талап кыла алат, ошондуктан эки тараптын ортосунда ошол эле товардын кайра сатылуусуна жол берилбейт.

Бирок, эки тарап макулдашылган баада башка то-варды негиз кылышп, өзүнчө мурабаха келишимин түзө алышат.

iii) Мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жөнүлдиктер

Мурабаха келишими боюнча бааны (төлөө мөөнө-түн кийинкиге жылдыруу боюнча) эки тарап макул-дашкандан кийин өзгөртүүгө болбойт. Айрым учурда кардар арзандатуу шартына ээ болуу үчүн мөөнө-түнөн мурда төлөөгө ниеттениши мүмкүн. Шарият

аалымдарынын көпчүлүгү бул жагдайды шариятка карама-каршы келет деп эсептешет. Бирок, ИКИ аны мурабаха келишиминде карабастан, кардарга өз алдынча женилдик бере алат, бирок бул көнүмүш тажрыйба-га айланбоого тишиш.

iv) Айыптык пайыздар жок

Мурабахага байланыштуу дагы бир маселе, ИКИ төлөм мөөнөтүндө төлөнбөй же кечикирилип төлөнгөн учурда эч кандай кошумча бааны же айыптык төлөм (пайыз) ала албайт. Төлөмдүн аткарылбай калышына же кечикирилишине жол бербөө учүн ИКИ, эгерде кардар белгиленген мөөнөттө бөлүп-бөлүп төлөөгө жетишпесе, ал ИКИнин Шарият кеңешинин көзөмөлү алдында белгилүү бир сумманы кайрымдуулукка берилүүчү айып катары төлөп бере тургандыгы тууралуу милдеттенме сурашы мүмкүн. Кайрымдуулук фонду ИКИ тарабынан ушул максатта иштетилиши мүмкүн. ИКИ тарабынан айыптык төлөмдөрдүн киреше катары таанылышина жол берилбейт.

v) Келишим процессинин ырааттуулугу

Мурабаха келишиминин ырааттуулугу ушул бөлүктө мурда каралган процесстин же келишимдин мүнөзүнө ылайык чагылдырылууга тишиш. Мурабаха процессинин ырааттуулугун бузуу келишимди жокко чыгарууга алып келиши ыйтымал. Мурабаха келишиминде предметке ээлик кылбастан эле, аны сатуу жагдайынын мисалы төмөндө келтирилген.

Мурабахада товарга ээлик кылбастан аны сатуу

Allied Business – бул Абдулла мырзага таандык, буудай өстүргөндөр менен ун чыгаруучу ишканаларга ортомчулук кылган чакан бизнес ишканасы.

Дыйкандардан буудайды дүнүнөн сатып алып, ун комбинаттарына накталай баага жана насыяга сатат. Бул мөөнөт адатта эки-үч жуманы түзөт, бирок Allied Businessтин кардар менен болгон мамилесине жараша кээде бир нече айга чейин узартылышы мүмкүн.

Бул аралыкта буудай өстүрүүчүлөргө накталай төлөп берүү жана Абдулла мырзага бизнесинин алдыга жылышын камсыз кылуу үчүн кыска мөөнөттүү каржылоо зарыл болот. Ал өзүнүн муктаждыгын канаттандыруу үчүн банктан мурабаха каржылоосун пайдаланат. Товарга ээлик кылуу мурабаха келишиминин талабы болуп саналат. Бул учурда Абдулла мырза банктын ачыкка чыкпаган агенти катары дыйкандардан буудай сатып алып, андан ары ун комбинаттарына өткөрөт. Сатып алынган буудай анын кампасында сакталган учурда Allied Business товарга ээлик кылат. Айрым учурларда Абдулла мырза буудайды аңыз талаасынан түз эле ун чыгаруучу ишканаларга жөнөтөрү байкалган. Буга эки себеп түрткү берген: Allied Business ишканасынын кампасы ири көлөмдөгү буудайды сактоого ылайыкташкан эмес, экинчиден түз сатуу транспорттук чыгымдарды кыйла азайткан. Бул маселе кароого алышып, буудайды сатуудан мурда Allied Business (банктын агенти катары) ага ээлик кылып, ал тууралуу банкка кабарлаши зарыл деген чечим чыгарылган. Банк андан кийин кардар (б.а. Allied) менен мурабаха операциясын жүргүзүүгө тийиш. Мурабаха ушундай шартта жыйынтыкталгандан кийин өнөктөштөр буудайды ун комбинаттарына сата алат. Чарбадан заводго түз ташуу модели өзгөртүлүп, сатуудан түшкөн киреше кайрымдуулукка жумшалат.

Тобокелдикти жана сый ақыларды өткөрүп берүү

ИКИ товарды сатып алгандан кийин жана аны мурабаха боюнча сатып алуучуга сатуудан мурда, эгерде мындай милдеттөмөлдерден ИКИни бошотуу тууралуу кардар менен макулдашылбаган болсо, ар кандай зыян тартуулар же кемчиликтер кесепеттери ИКИге жүктөлүүгө тийиш.

Предметтин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү

Товарды көрсөтпөй сатуу мурабаха келишимин жокко чыгарат. Төмөнкү мисал мурабахадагы идентификациялоо шартын канаттандыруу үчүн бизнес процессин өзгөртүү зарылдыгын таңуулайт.

Мурабахадагы предметти идентификациялоо/ мүнөздүү өзгөчөлүктөрү мисалы

Premier Agency – бизнесинин өзөгү катары фармацевтика жана күнүмдүк керектелүүчү товарларды (FMCG) таркаткан, дүйнө өлкөлөрү боюнча кампа-жайларына ээ болгон алдыңкы дистрибуторлордун бири. Premier Agency ар кандай компаниялардан дары-дармек жана керектөө товарларын сатып алыш, аларды чекене жана чакан дүң сатуучуларга өткөрөт. Компания фармацевтика жана FMCG компанияларына буйрутма берүү учурунда алдын ала төлөмдү ишке ашырат жана керектүү продукциянын санына жана өтүмдүүлүгүнө жараشا товарды үч күндөн 15 күнгө чейин алат. Premier Agency андан кийин товарларды чекене жана дүң сатуучуларга негизинен 15 күндөн 30 күнгө чейин насыяга сатат, демек, кысса мөөнөттүү каржылоону талап кылат. Premier Agency мурабаха каржылоосу үчүн ислам банкына кайрылып, ислам банкынын агенти катары иш алыш барып, товарларды чекене жана дүң сатуучуларга тапшыруудан мурда, аларды

өзү сатып алат. Premier Agency'нин кампасында товарлар эки түрдүү тизилет: продукттар боюнча жана партия боюнча (ар бир партияды ар кандай колдонуу мөөнөтү көрсөтүлгөн). Запастарды тескөөдө биринчи киргөн жана биринчи чыккан (FIFO) ыкмасы колдонулат.

Сатып алған товарлар келип түшкөндө сериянын номерине жана продукция кодуна ылайык тизилет. Бул бөлүштүрүү ыкмасы мурабаха талаптарын албетте, толук канаттандыrbайт. Ислам банкы менен Premier Agency атайын «А» өнүмүн каржылоого киришип, продукцияны сактоо жана кампадан чыгаруу сериянын номерине негизделгендиктен, «А» продукту бир нече партияга бөлүштүрүлөт.

Мурабаха келишиминде товар өзгөчө идентификацияланышы зарыл. Бирок бул учурда сактоо маселелеринен улам оңой эле идентификациялоо мүмкүн эмес. Premier Agency «А» продукттун FIFOнун негизинде өзүнчө жайгаштырууга тийиш. Premier Agency бул талапты билгендиктен, «А» продукттун жайгаштыруу үчүн өзүнчө бурчту анын картондорунда так идентификациялап, кызыл штамп менен белгилеп койгон эле.

2.6. Бүйрутмачы үчүн мурабахадагы убада

Классикалык фылкх эрежелерине ылайык, жөнөкөй убадалар милдеттүү аткарылууга жатпайт жана сот тарбынан мажбур кылышы мүмкүн эмес. Эгерде сөз берген тарап убадасынын негизинде убада алган тараптын айрым чыгымдарына себепкер болсо, анда ал убадасын аткарууга милдеттүү жана сот аны аткарууга мажбуrlай алат.

Кардар буюмду ИКИ аркылуу сатып алгандан кийин убада келишимди ишке ашыруу үчүн кепилдик катары колдонулат. Бирок ИКИ буга карабастан, убаданын

мурабаха келишиминин бир бөлүгү болуп калбоосун камсыз кылууга тийиш.

ИКИнин буюмду сатууга башка мүмкүнчүлүктөрү болсо, анда ал мындай убадага же келишимдик негизге муктаж болбошу ыктымал. Эгерде милдеттүү убада жок болсо жана кардар мурабаха келишимин түзүүдөн баш тартса, ИКИ товарды кабыл алууга жана мурабаха сатуу баасын төлөөгө кардарды мажбурлай албайт. ИКИ өз ыңгайына жараша товарды белгилүү бир мөөнөттө кайтарып берүү опциясы боюнча товар сунуштоочудан сатып алуу аркылуу өз тобокелдигин камсыздай (хеджирлей) алат. Мындан тышкары, ИКИ же кардар эки тараптын макулдугу боюнча мурабаха аткарылганга чейин убада шарттарын кайра карап чыгууга макул болушу мүмкүн.

ИКИ кардардын милдеттүү убадасын бузууга жол бериши кесепетинен келтирилген ар кандай айкын зыян тартуулардын ордун толуктап берүүгө укуктуу. Бул жагдай кардар ИКИнин активди үчүнчү жакка сатууда алган баасы менен ИКИ тарабынан сунуштоочуга төлөнгөн баштапкы нарк ортосундагы айырмадан улам, ИКИге ар кандай жоготуулар ордун толуктап берүүдөн көрүнөт. Ал хамиш жиддия (коопсуздук депозити) же башка жолдор аркылуу камсыздалышы мүмкүн.

2.7. Буйрутмачы үчүн мурабахадагы камсыздоонун түрлөрү

ИКИ буйрутмачы үчүн мурабаханы бергенден кийин, кардар көрсөткөн товар жарактуу экендингине кепилдик берүүнү талап кыла алат. Камсыздоонун ар кандай түрлөрү төмөндө түшүндүрүлөт.

i) Хамиш жиддия (коопсуздук депозити)

ААОIFI Хамиш жиддияны төмөнкүчө аныктайт:

«Бул буйрутмачынын өз ниетинде олуттуу экенине ынандыруу үчүн ИКИнин талабы боюнча төлөнүүчү сумма. Бирок, эгерде убада милдеттүү болуп, буйрутмачы активди сатып алуудан баш тартса, ИКИге келтирилгөн зыян ушул суммадан өндүрүлөт».

Хамиш жиддия кардардын каржылык мүмкүнчүлүктөрүнүн көрсөткүчү катары жана кардар тарабынан милдеттүү убаданы бузуудан улам ИКИге келтирилген зыян ордун толукталышын камсыз кылуу үчүн ИКИ тарабынан кардардан талап кылышы мүмкүн. Ошол эле кезде чыныгы зыяндан ашыкча сумма кармап калуу мүмкүн эмес.

ii) Арбун (шертпул)

ААОIFI арбунду (шертпул) төмөнкүчө аныктайт:

«Арбун – кардардын буйрутмачы катары мурабаха келишими ишке ашкандан кийин мекемеге төлөй турган акчалай суммасы. Эгерде сатуу белгиленген мөөнөттө ишке ашырылса, сумма баанын бир бөлүгү катары эсептелет. Эгерде кардар мурабаха келишиминин шарттарын аткара албаса, анда мекеме бардык сумманы өзүндө алып калышы мүмкүн».

Бул ошондой эле, кардар келишимди бузууга жол берсе, акчаны сактап калуу менен кандайдыр бир зыян ордун жабуусуна ИКИге кепилдик берет.

ИКИ арбундун эсебинен кеткен чыгымды гана өндүрүп алыш, калганын кардарга кайтарып бергени он.

Арбун – баанын бир бөлүгү катары сатууну жүзөгө ашыруу учурунда берилген аванстык төлөм.

iii) Вексель

ИКИ карыздын кепилдиги катары мурабаха сатуусун сунуштаганга жана кабыл алганга чейин кардардан векселдерди/чектерди берүүнү талап кыла алат, бирок ИКИ бул документтерди же чектерди мөөнөтүнөн мурда колдоно албайт.

2.8. Мурабаха менен товардык мурабаха ортосундагы айырмá

Мурабаханы товардык мурабаха (таваррук) менен алмаштырып албоо зарыл. Мурабаха келишиминде, айкын колдонулган товарды же активди сатууну жана сатып алууну камтыган реалдуу экономикалык иш бар. Товардык мурабаха келишими товарды сатууну жана сатып алууну камтыганы менен, анын чыныгы максаты ликвиддүүлүккө жетүү болуп саналат. Ошентип, мындай келишимде дагы бир өзгөчөлүк киргизилет, анда товар сатып алуучу аны андан ары рынокто сатат. Төмөндө мурабаха менен товардык мурабаха ортосундагы негизги айырмачылыктардын айрым бир белгилери баса белгиленет.

Мурабаха	Товардык мурабаха
<p>Ислам банкынын кардардын талабы боюнча товарды сатып алып, ошол эле кардарга товарды сатып алууга кеткен чыгаша менен маржаны же үстөк бааны так көрсөтүү менен товарды кайра сатуу келишиими.</p> <p>Мурабаха – бул, айкын экономикалык муктаждык (мисалы, заводдун чийки затты сатып алуусу).</p> <p>Ислам банкы тарабынан алгач керектүү буюмду сатып алынышы жана андан кийин аны кардарга жарыяланган наркы жана белгилүү бир убакыт ичинде төлөө шарты менен пайда табуу максатында сатуу жолу менен аткарылган келишим.</p> <p>Мурабаханын мыйзамдуулугу боюнча аалымдар бирдей ой-пикирди карманышат.</p> <p>Мурабаха операцияларында реалдуу экономика менен бирден-бир корреляциялануу орун алат; башкача айтканда, ар бир мурабаха келишиими реалдуу экономикалык иш менен камсыз кылышат.</p> <p>Мурабаха белгилүү бир каржылык муктаждыктар учун колдонулушу мүмкүн жана башка ислам банктык келишимдерин алмаштыра албайт.</p>	<p>Ислам банкы кардардын суроо-талабы боюнча товарды сатып алып, аны ошол эле кардарга кайра сатат жана андан кийин кардар үчүн ликвиддүүлүктүү камсыз кылуу максатында товарды үчүнчү жакка сатууну уюштурган сатуу келишиими.</p> <p>Товардык мурабахада колдонуу үчүн товарды сатып алуу ниети камтылбайт. Максаты накталай акча алуу болуп саналат жана бул максатта, бир товар акчага айландыруу үчүн каражат катары колдонулат. Бардык келишим, адатта, ислам банкы тарабынан уюштурулат.</p> <p>Шарият аалымдары товардык мурабаханы мыйзамдуулугу боюнча экиге бөлөт; AAOIFI шарият стандарттары товардык мурабаха келишимине айрым чектөөлөр менен уруксат берет, ал эми ИКУ фыркх академиясы уюшкан таваррукка уруксат жок деп жарыялаган.</p> <p>Товардык мурабаха реалдуу жана финанссылык экономиканын ортосундагы ажырымды жаратат. Эч кандай реалдуу экономикалык ишмердүүлүккүз эле, көптөгөн товардык мурабаха операциялары болушу мүмкүн. Товардык мурабаха актив жагынан да, пассив жагынан да бардык башка ислам банкинги келишимдерин алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ.</p>

3. Салам жана катар салам

Сатуу келишими түзүлгөн учурда товардын бар болушун талап кылган алгылыктуу сатуунун жалпы эрежесинен өзгөчөлөнгөнү бул, салам келишими. Алгач бул өзгөчөлүк аркылуу дыйкандардын айыл чарба азык-түлүгүн өндүрүүсүн каржылоого көмөктөшүүгө уруксат берилген. Салам бир текстүү товарларды каржылоо катары колдонулушу мүмкүн. Салам жана катар салам түшүнүгү бул бөлүктө ААОIFI шарият стандартынын №10 «Салам жана катар салам» түшүнүгү аркылуу чечмеленет.

3.1. Киришүү жана аныктама

Товардын сатуу учурунда айкын болушу сатып алуу келишиминин негизги шарты. Бул шарт үч элементтен турат:

- товардын бар болушу;
- сатуучу товардын менчик укугуна ээ болушу;
- товар сатуучунун жеке же конструктивдүү ээлигинде болушу.

Шарият койгон бул шарттардан тышкary, эки өзгөчө сатып алуу келишими бар: салам жана истиснаа.

Салам – бул, келишим түзүү учурдагы жок болгон активди форварддык сатуу келишими. Бул ААОIFI тарбынан аныкталат:

«... дароо төлөө аркылуу товарды кийинкиге калтырылган жеткирүү жолу менен сатып алуу. Бул сатуунун бир түрү, мында саламдын капиталы катары караплан нарк суммасы келишим түзүлүп жаткан учурда төлөнёт, ал эми товар жеткирүү учурунда өткөрүлүп берилет, ал муслам фихи (салам келишиминин предмети) деп аталат».

Салам эки тарапка тең пайдалуу болуп эсептелет. Сатуучу алдын ала төлөмдү алат жана сатып алуучу салам баасын тез арада (спот) сатуунун рыноктук баасына салыштырмалуу арзаныраак төлөгөн болот. Ал ошондой эле? накталай каржылоого же жүгүртүү капиталына муктаж адамдарга, өзгөчө фермерлерге жана соодагерлерге жардам берет. Төлөнгөн сумманы компенсациялоо үчүн гана колдонуу шарты жок болгондуктан, сатуучу мындай акчаны ислам каржылоосунун көпчүлүк режимдеринде кездешпеген ар кандай максатта пайдалана алат.

Салам, чакан жана орто компаниялардан тартып ири конгломераттарга чейин көптөгөн бизнес ишканалардын муктаждыктарын канаттандырууга жардам берет. Салам соода үчүн жүгүртүү каражаттарын каржылоо түрүндө инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Ал ошондой эле, ликвиддүүлүккө муктаж болгондордун талаптарын камтыйт, албетте алар алган бүйрүтмаларын белгиленген мөөнөттө аткара алышкан болсо.

Салам көбүнчө айыл чарбасында колдонулат. Бирок, ал айыл чарбасы менен эле чектелбестен, өнөр жайы же соода жүргүзүү сыйктуу башка инвестициялык мүмкүнчүлүктөр үчүн да колдонулушу мүмкүн.

4. Салам келишиими

ABC Date Farms компаниясы 10 гектар жерге тигилген курма фермасына ээлик кылат. Компания курма өстүрөт жана аны экспорттойт. Анын жүгүртүү капиталынын цикли алты айды түзөт. ABC каржылык талаптарын канаттандыруу үчүн ИКИге кайрылгандыктан ИКИ компаниянын бизнесин кылдат иликтегендөн кийин, ABC үчүн эң ылайыктуу продукт катары саламды сунуштайт. ИКИ компанияга алдын ала төлөп

берүү менен 100 тонна курма сатып алууга макул болот жана алты айдан кийин АВСден курманы өткөрүп алып, андан кийин аны ачык рынокко сунуштап, сатып өткөрүт.

4.2. Салам кантип ишке ашырылат?

Кардар ИКИге товарды өз ара макулдашылган баада кийин жеткирип берүү шарты менен сатуу үчүн ИКИ менен салам келишимин түзөт. Мында саны, сапаты жана жеткириүү датасы келишимде так көрсөтүлүшү жана макулдашылыши зарыл. Кайталануучу (револьвердик) саламда мамилелер белгисиз же аныкталган мөөнөткө улана турган болсо, өз ара түшүнүшүү меморандуму түрүндө негизги салам келишимине кол коюлат, бирок иш жузүндө салам соода келишими түзүлгөндөн кийин гана күчүнө кирет. Салам процесси төмөндө кеңири чагылдырылган.

Салам процесси

1. Салам келишими/макулдашуусу ИКИ менен кардар ортосунда түзүлөт. Келишимде товардын толук мүнөздөмөсү (аталышы, маркасы/түрү, сапаты, саны ж.б.) сатуу баасы жана жеткириүү күнү жана орду көрсөтүлөт.
2. Салам келишимин аткарууда ИКИ толук сатуу баасын алдын ала кардар эсебине чегерет.
3. Төлөө мөөнөтү бүткөндө кардар келишим боюнча товарды жеткирип берет.
4. ИКИ сатылып алынган товарды үчүнчү жакка түздөн-түз же агенттик макулдашуунун кандайдыр бир формасы аркылуу сатуу жагында тиешелүү чаralарды көрүүгө тийиш. Кардар товарды рынокто сатуу боюнча агент болуп дайындалышы мумкүн.

4.3. Саламдын мыйзамдуулугу

Саламдын соода келишими катары мыйзамдуулугу Ибн Аббас (радыяллаху анху) риваят кылган төмөнкү хадисте чагылдырылган:

«Пайгамбар ﷺ Мадинага келгенде, адамдар бир же эки жылга чейин жеткирүү менен салам негизинде курма сатып жатышканын көрдү. Пайгамбарыбыз ﷺ айтты: «Ким курма үчүн алдын ала төлөсө [салам келишимде], анын белгилүү салмагын жана белгилүү өлчөмүн көрсөтүү менен жасасын. Дагы бир хадисте мындай деп кошумчаланат: «...жана [салам келишимде] [товарларды жеткирүүнүн] белгилүү бир күнүн көрсөтсүн». (Бухарий)

Пайгамбарыбыз ﷺ алардын салам практикасын колдоп-коштоп, соода үчүн дагы кошумча көрсөтмөлөрдү берген.

4.4. Саламда сунуш жана кабыл алуу

Салам келишимдери башка бардык келишимдер сияктуу эле сунуш жана кабыл алуу аркылуу түзүлөт. Сатуучу келишим шарттары менен кылдат таанышып, шарттарды кабыл алгандан кийин гана келишим түзүлөт. Саламда келишим түзгөн тараптардын шарттары кадимки эсептешүү келишиминдегиге окшош, башкacha айтканда, эки тарап тең компетенттүү, жетилген (бойго жеткен), акыл-эси тетик жана ой-пикирин эркин (кандайдыр бир кысым астында калбаган) билдире алууга тишиш.

4.5. Саламдын капиталы

Негизи саламдын капиталы нак акча түрүндө болушу зарыл. Төлөө валютасы, өлчөмү жана төлөө тартиби так аныкталууга тишиш. Эгерде капитал

фундаменталдык формада болсо, анда түрү, тиби, мүнөздөмөсү жана саны так аныкталышы зарыл. Карыздык милдеттөмөлдерди саламдын капиталы катары салууга жол берилбейт.

Салам келишиминдең капитал келишим түзүлгөн учурда дароо төлөнүшү талап кылынат. Ушунун өзү салам келишиминин негизги өзгөчөлүгү.

4.6. Салам предмети

Салам келишиминин предметине тиешелүү эрежелер төмөндө чагылдырылган:

- товар идентификацияланган жана так көрсөтүлгөн болушу зарыл. Товардын реквизиттери так чагылдырылып, алардын түрү жана түркүмү белгилүү болууга тийиш. ИКИ бул учурда келишимди жараксыздыкка чыгарған түшүнүксүз жагдайлар жок экендине толук ынанышы зарыл.
- салмактап көрүүгө, өлчөөгө же саноого мүмкүн болгон, бир текстүү жана олуттуу айырмаланбаган фундаменталдык товарларга карата гана салам келишимдери түзүлөт;
- сандардын өзгөрүүсүндө эч кандай айырмасы жок нерселердин арасында товардык белгилер, стандартташтырылган мүнөздөмөлөр менен идентификацияланган жана каалаган учурда үзгүлтүксүз, жалпыга жеткиликтүү болгон болжолдуу бирдиктерде товарларды чыгарған компаниялардын продукциялары болушу зарыл.

Таразадан өткөрүлүп, өлчөнүп же эсептелүүгө мүмкүн болгон бир текстүү товарлар салам келишиминин предмети болушу зарыл (мисалы, күрүч, кант же пальма майы ж.б.).

- предметтин мүнөздөмөсү сатуучуга жоопкерчилик жүктөлө турғандай түрдө түзүлүшү зарыл. Мүнөздөмө адатта көңүл бурулбаган, алгылыктуу деп эсептелген жана талаш-тартыш учун негиз катары каралбаган анча-мынча карама-каршылыктарды кошпогондо, белгисиздикти жокко чыгара алгандай сүрөттөлсө жетиштүү болот;
- салам келишиминде кайсыл бир дарактын жемиши же белгилүү бир жердин түшүмү деп товарды атайдылап белгилеп алууга жол берилбейт. Баалуулугу субъективдүү баалоого ылайык өзгөргөн товарларга да жол берилбейт, мисалы, уникалдуу буюмдар, антивариат, зер буюмдар, ж.б;
- эгерде, саламдын капиталы валюта, алтын же күмүш менен төлөнсө, анда валюта, алтын же күмүш Салам келишиминин предмети боло албайт;
- келишим түзүүчү тараптарга кандайдыр бир белгисиздик же бүдөмүктүксүз ачык-айкын болушу зарыл;
- тараптар предметтин санын билиши зарыл. Ар бир товардын баасы анын салмагына, өлчөмүнө, көлөмүнө жана санына жараша аныкталат;
- товарды сатып алуучуга жеткирүү менен анын милдеттенмесин аткаруу учун предмет сатуучуга кадимки шарттарда жана белгиленген күнү, аныкталган жерде болушу зарыл;
- товар кепилдик же башка жол берилген коопсуздук каражаттары аркылуу камсыздалышы мүмкүн.

4.7. Товарды жеткирүү

Салам товарын жеткирүүгө байланыштуу негизги талаптар:

- товар жеткирилген күнү талаш-тартыштарга алып келиши мүмкүн болгон ар кандай белгисиздикти же түшүнүксүздүктүү жок кыла тургандай болуга ти-йиш. Келишим түзүүчү тараптар саламдын капита-лы келишимдин башталышында төлөнгөн шартта, бөлүп-бөлүп жеткирүү үчүн ар кандай мөөнөттөрдү белгилей алат;
- товар келишимде макулдашылган мүнөздөмөлөргө жооп берсе жана өз убагында жеткирилсе, анда сатып алуучу жеткирүүнү кабыл алышы зарыл. Эгерде товарды жеткирүү белгиленген мөөнөттөн мурда ишке ашса, сатып алуучунун аны кабыл албай коую-су үчүн жүйөлүү себептери болбосо, аны кабыл алуу-га тиийиш;
- келишим шарттарында караптадан жогорку сапат-тагы товар жеткирилгенде, сатып алуучу товарды кабыл алууга милдеттүү, бирок сатуучуга бааны жо-горулатуусуна жол берилбейт;
- келишим шарттарында караптадан төмөн сапатта-гы товар жеткирилген шартта товарды четке кагуу же аны арзандатылган баада кабыл алуу сатып алуу-чуунун артыкчылыктуу укугу болуп саналат;
- товарды жеткирип берүү учурунда жок болгондугу-на байланыштуу сатуучу аны жеткире албай калган шартта, сатып алуучу тиешелүү товар жеткирилип берилгенге чейин күтүүгө же келишимди жокко чы-гарууга жана төлөнгөн сумманы толуктап алууга же келишим боюнча товарды алмаштырууга укуктуу;
- салам товары алмаштырылган учурда, сатып алуу-чу сатуучунун макулдугу менен белгилүү бир

шарттарды аткарғандан кийин товарды ылайыктуу башка товарларга (валютадан тышкary) алмаштыра алат (мындай алмаштыруу же өзгөртүү салам келишиминде каралоого тиийш):

- был эреже алмаштыруучу заттын товарына окшош экендигине карабастан колдонулат;
- был, эгерде алмаштыруучу салам келишиминин капиталына товар катары алмаштырууга ылайыктуу болсо;

Алмаштыруучунун рыноктук баасы товарды жеткирүү учурундагы рыноктук наркынан жогору болбошу керек.

- негизинен тараптар товар жеткириле турган пунктту белгилей алышат. Эгерде келишимде тараптар жеткирүү ордун аныктабаса жана келишим түзүлгөн жер жеткирүүгө ыңгайлдуу болсо, анда келишим түзүлгөн жер жеткирүү пункту катары аныкталат. Бул учурда, жеткирүү жери салтка айланган иш тажрыйбасына ылайык аныкталышы зарыл;
- эки тарап макул болсо, салам капиталынын өлчөмүн толугу менен кайтарып берүү үчүн салам келишимин жокко чыгарууга болот. Жарым-жартылай жокко чыгарууга да жол берилет, мисалы, товардын бир бөлүгүн жеткирүү, салам капиталынын тиешелүү бөлүгүнө төлөп берүү ордуна жокко чыгарылат.
- сатып алуучуга товарды менчиктеп алганга чейин сатуусуна жол берилбейт;
- товарды жеткирүүнүн кечигишине байланыштуу айып жазасын белгилөөгө жол берилбейт. Эгерде товар белгиленген мөөнөттө жок болсо, сатып алуучу аны күтө алат же келишимди жокко чыгарып, капиталын толуктап берүүнү же товарды алмаштырууну талап кыла алат;

4.8. Катар салам

Салам келишиминин жогорудагы түшүндүрмөсү салам каржылоосун камсыз кылган ИКИ учүн актив тобокелдигин ачык көрсөтөт. Мында, ИКИ салам товарын алгандан кийин эмне кылат? деген суроо туулат. ИКИ соода үйү болбогондуктан, алар түздөн-түз товардык тобокелдикке баргысы келбегени түшүнүктүү. Катар салам, бул баштапкы саламга караганда көз карандысыз салам келишиими жана тобокелдикти азайтуунун жакшы жолу. Бул ИКИнин салам негизинде сатып алган товарды кайра сатуусу аркылуу ишке ашырылат.

AAOIFI Катар саламга төмөнкүдөй аныктама берген:

«Эгерде сатуучу (салам келишиминде) мүнөздөмөсү биринчи салам келишиминде көрсөтүлгөн товардыккына туура келгендей товарларды алуу үчүн үчүнчү жак менен өзүнчө салам келишимин түзсө жана келишим боюнча өз талаптарын аткара ала турган милдеттенме болсо, анда бул экинчи келишим азыркы түшүнүк боюнча катар салам деп аталат».

Катар саламда ИКИ төмөнкүдөй шарият эрежелерин аткарууга тийиш:

- салам жана катар салам өзүнчө жана көз карандысыз эки башка келишим болуп саналат жана ошондой эле каралышы зарыл;
- салам келишиими кандайдыр бир себептерден улам аткарылбай калган учурда, ал катар салам келишимине таасирин тийгизбеши зарыл. ИКИ (сатуучу) катар саламдагы келишимин аткаруу үчүн товарды базардан сатып алууга жана аны башка сатып алуучуга жеткирүүгө милдеттүү;
- эгерде биринчи салам келишиминде сатуучу ошондой эле катар саламда сатып алуучу болуп саналса

жана катар салам кайра сатып алуу объекти катары колдонулса, анда алгылыксыз/ жараксыз болуп саналат. Эгерде сатып алуучу өзүнчө юридикалык жак болуп, бирок биринчи учурда сатуучу болуп саналган юридикалык жактын ээсине таандык болсо да, ошол эле шарт колдонулат. Келишимдердин мындай түрү Бай ал-ийна түшүнүгүнө кирет жана ага тыюу салынган.

Саламга тиешелүү шарияттагы бардык талабы /эрежелери катар салам келишимине да тиешелүү.

4.9. Саламдагы шариятка ылайык келбей калуу коркунучтары

Саламда шариятка баш ийбөө коркунучун жаратышы ыктымал болгон негизги учурлар төмөнкүлөр:

- кайра сатып алуу – салам келишими боюнча товаргага ээлик кылгандан кийин, ИКИ активдин алгач сатып алган кардарга эмес, үчүнчү жакка сатылышын камсыз кылышы зарыл;
- товардын жеткиликтүүлүгү – форвард сатуу үчүн келишим сунуштоочу убада кылган убакта тиешелүү товардын рынокто болушу зарыл.

Жеткирүүдөн мурда сатууга жол берилбейт – салам товарларын ИКИ тарабынан андан ары сатууга айкын жеткирилип берилгенге чейин жол берилбейт. Бирок, ИКИ үчүнчү тараптан сатып алуу боюнча бир тараптуу убада ала алат.

Мөөнөтүнөн мурда токтотуу – салам келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, айкын төлөнгөн бааны гана кайтарып алуу талап кылышы мүмкүн.

5. Истиснаа

Салам сыйктуу эле, истиснаа да сооданын өзгөчө бир түрү болуп саналат, мында товарды сатуу товар пайда боло электе эле ишке ашырылат. Келишимдин бул формасы истихсан принциби боюнча көптөгөн аалымдар тарабынан кабыл алынган. Бул бөлүктө ААОIFI шарият стандартынын №11 «Истиснаа жана катар истиснаа» түшүнүгү каралат.

5.1. Киришүү жана аныктама

Истиснаа товар пайды болгонго чейин эле жүргүзүлгөн эки түрдүү сооданын бири. ААОIFI истиснаа келишими төмөнкүчө аныкталган:

«Өндүрүлө турган же курула турган буюмдарды даярдоочунун же куруучунун, аларды аяктагандан кийин сатып алуучуга жеткирүү милдети менен жүргүзүлгөн соода иши».

Истиснаа келишиминде баа алгач белгиленет, ал эми товар келишим түзгөн тарараптар ортосунда чечиле турган белгилүү мүнөздөмө боюнча өндүрүлөт. Башкача айтканда, истиснаа товарга чейинки соода келишими. Бул, сатып алуучу үчүн белгилүү бир товарды же активди даярдар/жасап чыгаруу үчүн өндүрүүчүгө берилген буйрутма. Зарыл товарларды чыгаруу үчүн өндүрүүчү өзүнүн чийки заттарын колдонот. Истиснаа келишими, адатта, курулушту каржылоодо же долбоордук каржылоодо колдонулат.

Истиснаа менен саламдын ортосундагы негизги айырмачылыктар төмөндө көлтирилген:

Истиснаа	Салам
<p>Истиснаа келишиминин предмети ар дайым өндүрүшту талап кылган нерсе.</p> <p>Төлөм макулдашылган график боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн (мисалы, алдын ала, бөлүп-бөлүп же аягында).</p> <p>Өндүрүчү ишке киришкенге чейин эле долбоор бир тарааптуу жокко чыгарылышы мүмкүн.</p> <p>Жеткирүү убактысын тактоо зарыл эмес.</p>	<p>Шарият белгилеген шарттарга жооп берген бардык нерсе Салам предмети болушу мүмкүн.</p> <p>Төлөм толугу менен алдын ала жүргүзүлөт.</p> <p>Салам келишими күчүнө киргендөн кийин бир тарааптуу жокко чыгарылбайт.</p> <p>Салам келишиминде жеткирүү убактысы так көрсөтүлүшү зарыл.</p>

5.2. Истиснаа кантит ишке ашырылат?

Курулуш каржылоосун же долбоордук каржылоону истиснаа негизинде жүргүзүүгө кызықдар кардар ИКИ менен истиснаа келишимин түзөт. Келишимде продукция чыгаруу жана ИКИге сатуу боюнча жеке истиснаа келишиминин негизи белгиленет. Истиснаа процесси төмөндө чагылдырылган.

Истиснаа процесси

1. ИКИ менен кардар ортосунда истиснаа келишими түзүлөт. Келишимде активдин толук мүнөздөмөсү, сатуу баасы, жеткирүү күнү жана орун алган жери көрсөтүлөт.

2. Истиснаа келишими аткарылгандан кийин, ИКИ өзү үчүн активди алдын ала же кийинкиге калтырылган төлөм менен даярдоого кардарга буйрутма берет.

3. Активди келишимге ылайык даярдагандан/өн-дүргөндөн кийин, кардар ИКИге аны жеткирип бе-рүүгө тишиш.

4. ИКИ сатылып алынган активди түздөн-түз же кан-дайдыр бир агенттик келишим аркылуу үчүнчү жак-ка сатуу боюнча тиешелүү чарапарды көрөт. Кардар ошондой эле, активди рынокто сатуу үчүн агент ката-ры иш алышы барышы мүмкүн.

5.4. Истиснаа келишиминин шарттары

Өндүрүлүүчү заттын/предметтин түрүн, тибин, са-патын жана санын көрсөтүүнү камтыган белгилүү бир шарттар аткарылган шартта, истиснаа келиши-ми аны түзгөн тараптар үчүн милдеттүү болуп сана-лат. Предметтин баасы белгилүү болушу зарыл, ошон-дой эле талап кылынган учурда жеткирип берүү күнү да аныкталууга тишиш. Бул аспекттер төмөндө кеңи-ри чечмеленген:

- истиснаа объектисинде эки тарап тең келишимден келип чыккан бардык милдеттенмелер жана кесе-петтер боюнча байланышту болот. Келишим түзүүчү тараптарга келишим жыйынтыкталгандан кийин сунушту жана кабыл алууну узартуунун зарылчылы-гы жок;
- истиснаа келишиминин баасы алдын ала же алгы-лыктуу чекте бөлүп төлөнүү менен келишимдин ая-гына чейин жылдырылыши мүмкүн. Объект транш менен жеткирилген шартта, жеткируү стадиясына ылайык бааны бөлүп төлөөгө жол берилет;
- истиснаа келишими айыптык төлөм беренесин да камтыши мүмкүн. Шарият мындай пунктка пред-меттин кечикирилишинен улам, арзандатылы-ши мүмкүн болгон шарттарда уруксат берет. Бирок,

кечикириүүгө форс-мажордук жагдайлар себеп болбошу зарыл;

- өндүрүүчүнүн истиснаа келишиминде кемчиликтери үчүн жооп бербестигин көрсөтүүсүнө уруксат жок;
- өндүрүүчү же акыркы сатып алуучу катары иш алып барган ИКИ кепилдик катары арбунду (шертпул) сунуштап же талап кыла алат, ал баанын бир бөлүгү катары каралышы мүмкүн жана келишим жокко чыгарылган шартта, ал да жоюлуп кетет;
- ИКИ менен кардарга мурда макулдашылган истиснаа келишиминин мунөздөмөлөрүн өзгөртүүгө уруксат берилет. Андан ары тараптар ортосундагы макулдашуунун негизинде, баа тиешелүү түрдө өзгөртүлгөн шартта, ар бир тарап истиснаа келишиминин мунөздөмөлөрүнө кошумча талаптарды кое алат;
- предмет баасы белгиленип, истиснаа келишимин түзүү учурунда ал белгилүү болууга тийиш. Бирок, өндүрүүчүгө баанын өзгөрүү шарттары камтылган пункттарды, башкача айтканда, кандайдыр бир күтүлбөгөн (форс-мажор) жагдайларды, мисалы: валюта курсунун өзгөрүшү же чийки затка болгон баанын туруксуздугу ж.б.у.с. шарттары киргизүүгө болот жана баа жеткирип берүү күнүнө жараша да өзгөрүшү мүмкүн экенине жол берилет;
- ИКИ субподрядчы тарабынан чыгарылган продукциянын жашырылып, айтылбаган кемчиликтери үчүн жоопкерчилик тартат.

5.5. Истиснаа предмети

Жумушчу күчүн камтыган өндүрүш же курулуш процесси аркылуу табигый абалынын өзгөрүшү мүмкүн болгон чийки затка гана истиснаа келишимин түзүүгө жол берилет.

Келишимде гарарга алыш бара турган бүдөмүк/белгисиздик жагдайлар болбошу учун предметтин мүнөздөмөлөрү так жазылууга тийиш. Предмет акыркы формасына чейин даярдалышы зарыл. Рынокто алмаштыруучулары жок болсо да, сатып алуучунун талаптарына ылайык предметтин уникалдуу сүрөттөлүшүнө шарият жол берет. Ошондой эле, предмет рынокто кемчиликсиз алмаштыруучуларга ээ болушу мүмкүн.

Айкын бар болгон жана аныкталган негизги капиталдык каражат Истиснаа келишиминин предмети болушу алгылыксыз. Анткени, истиснаа белгилөө боюнча эмес, мүнөздөмөсү боюнча аныкталган буюмдарга каратада колдонулуучу соода келишиими.

Тараптар кандайдыр бир кемчиликтөр же предметтин сакталышы учун өндүрүүчү жоопкерчилик тарта турган мөөнөт жөнүндө макулдаша алат. Орун алган кемчиликтөр учун жоопкерчиликтөр аныктоо да иштажрыйбасында аныкatalышы мүмкүн.

Истиснаадагы товарларды идентификациялоо үлгүсү:

Novo Sugar Mills (NSM) дыйкандардан кант камышын сатып алышп, шекер жасап чыгарат. Ал 15 күндөн 60 күнгө чейинки кредитке кант камышын сатып алат жана майдалоо мезгилинде кыска мөөнөттүү каржылоону талап кылат. NSM кыска мөөнөттүү каржылоо мүмкүнчүлүгүн алуу учун ислам банкына кайрылат. ИКИ бул учурда каржылоонун эң ылайыктуу ыкмасы - истиснаа экенин аныктайт.

Бирок, кант камышын орун- жыйноого байланыштуу маселе келип чыгат. Анткени NSM кант каптарына эч кандай белги койбостонэле кампага жыйып койгон болот. Ал эми Истиснаа товарлардын так аныкталышын талап кылат. NSM ислам банкына таандык кант каптарын таңуу үчүн партияны так аныктаган өзүнчө түстөгү жипти колдонууга макул болот (ал эми башка кант компаниясы кардардарга Ислам банкына тиешелүү продукция үчүн өзүнчө сактоочу жайды бөлүп берген).

5.6. Истиснаа товарларын жеткирүү

Төмөнкү пункттарда истиснаа товарларын жеткирүү талаптары чагылдырылган:

- келишимде истиснаа товарын жеткирүү мөөнөтүн көрсөтүү шарият тарабынан милдеттүү талап эмес, бирок бардык тарараптардын кызыкчылыгы үчүн жеткирүү убактысын көрсөтүү максатка ылайыктуу. Товар айтылган, макулдашылган же белгиленген мөөнөттөн мурда жеткирилген учурда, акыркы сатып алуучу товарды келишим учурунда макулдашылган мүнөздөмөлөргө жооп берген шартта кабыл алууга милдеттүү. Сатып алуучу товарды сатып алуудан баш тарткан учурда, анын жүйөлүү негиздери көрсөтүлүшү зарыл;
- предметтин берилиши мурда каралгандай, физикалык же конструктивдүү болушу мүмкүн. Шарият ИКИге предметти сатуу жана түшкөн кирешени кайра ИКИге өткөрүп берүү үчүн өндүрүүчүнү өз агенти катары тартууга уруксат берет. Бирок, предметти физикалык негизде же конструктивдүү ээлик кылганга чейин сатуу мүмкүн эмес экенин эстен чыгарбоо зарыл;

- эгерде өндүрүүчү белгиленген мөөнөттө товарды тапшыра албаса, анда кардар айып пул талап кылып же келишимди жокко чыгара алат;
- эгерде предмет макулдашылган мүнөздөмөлөргө туура келбесе, анда кардар кабыл алуу же андан баш тарттуу мүмкүнчүлүгүнө әэ;
- истиснаа келишиминде товарды сатууну жөнгөдөттүү үчүн өндүрүүчү сатып алуучунун агенти катары иш алып барышы адда канча алгылыктуу. Бирок адатта, өндүрүүчү менен сатып алуучу (ИКИ) орто сунда өзүнчө агенттик келишим түзүлөт;
- ИКИге курулуш/өндүрүш процессине мониторинг жүргүзүү жана обьекттин келишимдик мүнөздөмөлөрүнө ылайык келээрин аныктоо үчүн тажрый-балуу консалтингдик фирмага кайрылууга уруксат берилет;
- өндүрүүчү катары иш алып барууда ИКИге өндүрүш же курулуш процессин көзөмөлдөө үчүн көз карандысыз жана өзүнчө агенттик келишим аркылуу, акыркы сатып алуучуну өз агенти катары дайындоого жол берилет. Бул шарт өндүрүлгөн товар/ зат келишимдик мүнөздөмөлөргө шайкеш келишин камсыз кылуу үчүн каралган.

5.7. Катар истиснаа

Салам келишимине окшоп, ИКИнин истиснаа келишиминде сатып алуучу катары кандайдыр бир башка тарап менен башка истиснаа келишимин түзүп, ошол товарларды алдын ала сатуу мүмкүнчүлүгү бар. Мындай келишим катар истиснаа келишими деп аталаат.

Катар истиснаа башка формада да колдонулат, мында баштапкы сатуучу жана баштапкы сатып алуучу

ИКИге кайрылышат, анткени алардын финанссылык шарттары бири-биринин муктаждыктарына туура келбейт. Мисалы, баштапкы сатуучу жалпы сумманын алдын ала төлөнүшүн каалайт, ал эми сатып алуучу төвөрдү жеткиргендөн кийин, өз ыңгайына жараша белгиленген төлөө графиги менен бөлүп төлөөгө ниеттешет. Бул учурда, ИКИ натыйжалуу финанссылык ортомчусу катары иш алышп барып, тараптардын ар бири менен өз-өзүнчө келишим түзөт жана алардын муктаждыктарын канаттандыруу менен биргэ эки, келишимдердеги баа айырмачылыгынан пайда табат. Бирок, эки келишимдин милдеттенмелеринин ортосунда эч кандай келишимдик байланыш түзүлүшү мүмкүн эмес экенин белгилей кетүү зарыл.

Катар истиснаа шартында, адаттагы истиснаа келишиминин бардык шарттары колдонулат. ИКИ өндүрүүчү катары объектти акыркы сатып алуучуга жеткиргенге чейин ээлик кылуу тобокелдиги, тейлөө, жана камсыздандыруу чыгымдары учун жоопкерчилики өзүнө алышы зарыл. Шарият эки келишимдин тең көз карандысыз болушун талап кылат жана баштапкы өндүрүүчү тарабынан ар кандай кечигүү, дефолт же баанын жогорулашы ортомчууну (ИКИни) экинчи келишимдеги жоопкерчиликтен бошото албай тургандыгын кошумчалап кетүү зарыл.

ИКИ адатта курулушка/өндүрүшкө түздөн-түз катышпайт. Алар истиснаа келишиими аркылуу үй каржылоосун издеген кардардын муктаждыктарын канаттандыруу учун «парралелдүү истиснаа» түзүмүн кабыл алышы мүмкүн.

5.8. Истиснаада шариятка туура келбөө коркунучу

Истиснаада шариятка туура келбөө коркунучтарынын айрымдары төмөнкдө чагылдырылган:

- кайра сатып алуу – товарга ээлик кылуу ИКИге өткөндөн кийин, ИКИ товарды алгачкы өндүрүүчүгө эмес, үчүнчү жакка сатууну камсыз кылууга тийиш;
- жеткирүүгө чейин сатууга жол берилбейт – истиснаа товарларын физикалык же конструктивдүү ээлик кылуудан мурда сатууга жол берилбейт;
- келишимдерди байланыштыруу – истиснаа жана катар истиснаа эки башка көз карандысыз келишим болуп саналат жана алардын ортосунда кандайдыр бир келишимдик байланышка жол берилбейт.

Истиснаа предмети – эмгекти камтыган өндүрүш же курулуш процесси аркылуу табигый абалынын өзгөрүшү мүмкүн болгон чийки заттар боюнча гана истиснаа келишимин түзүүгө жол берилет.

6. Таваррук (акчага айланыштуу)

Таваррук (акчага айланыштуу) накталай акча алуу максатында насыяга сатып алуу жана спот баасында сатууну билдириет. Бул, сатып алуучу ликвиддүүлүктү талап кылган учурда колдонулат. Ислам банктары аны өз ликвиддүүлүгүн (банктар аралык рынок аркылуу) тескөө, ошондой эле, кардарларынын ликвиддүүлүккө болгон зарылчылыгын канаттандыруу үчүн каржылоо инструменти катары кеңири колдонушат. Биз бул бөлүктө ААОIFI шарият стандартынын №30 «Таваррук (акчага айланыштуу)» аркылуу акча табуу түшүнүгү каароого алынат.

6.1. Киришүү жана аныктама

AAOIFI акча табууга (таваррук) төмөнкүдөй аныктама берилген: «...Мусавама (соодалашуу) же мурабаха (устөк менен сатуу) аркылуу аныкталган кийинкиге калтырылган баада товарды сатып алуу жана аны накталай акча алуу үчүн үчүнчү тарапка спот баасында саттуу процесси».

Таваррук ИКИ тарабынан ликвиддүүлүктүү тескөө үчүн кеңири колдонулат. Ал ошондой эле, жеке каржылоону камтыган активдүү продукттардын кеңири чөйрөсү үчүн колдонулат. Таваррук механизми – бул товарды кардар ИКИден кийинкиге калтыруу шартында сатып алыш, андан кийин нак акча чогултуп алуу үчүн дароо төлөм менен үчүнчү тарапка сатат. Мында, мурабаха/мусавама келишиминин бардык шарттары эске алынган жана аткарылган болушу зарыл.

Дүйнөнүн айрым аймактарында колдонулган, таваррукка окшош дагы бир продукт – бай ал-ийна. Бай ал-ийна эки тараптын ортосунда келишилет – биринде накталай акча жетишпейт (натыйжада карыз алуучу), ал эми экинчиси ашыкча ликвиддүүлүккө ээ (негизинен карыз берүүчү). Карыз берүүчү товарды карыз алуучуга кийинкиге калтырылган баага сатат жана андан азыраак баага кайра сатып алат. Бай ал-ийнага тыюу салган шарият аалымдарынын көбү акча табууга (таваррукка) уруксат беришет, бирок айрым аалымдар таваррукту арам же макрух (колдоого алынбаган) деп келишкен.

Адатта, жогоруда айтылгандай, бүтүндөй процесс ИКИ тарабынан уюштурулат (анда товардык брокерлер менен болгон мамилелер да камтылат).

Таваррук келишиминин алгылыктуу/жарактуу болушу үчүн төмөнкү шарттар аткарылышы зарыл:

- сатуучуга (ИКИ) таандык айкын товардын болушу;
- товар алтын, күмүш же валюта болбошу зарыл;
- ИКИ сата турган товар идентификацияланууга (тас-тыкталууга) тийиш. Бул, товарды башка активдерден бөлүү же сертификаттар/акциялар сыйктуу се-риялык номерди жазуу аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн;
- келишимге кол коюу учурунда товар жок болсо, кар-дарга товардын саны, сапаты жана анын сакталган жери толук көрсөтүлгөн мунөздөмө же үлгү берилүүгө тийиш, ошентип сатып алуу актысы ачык-ай-кин жана ойдон чыгарылбаган болушу зарыл;
- товар сатып алуучу тарабынан физикалык же конст-руктивдүү түрдө кабыл алышы зарыл;
- тыюу салынган Бай ал-ийнадан (кайра сатып алуудан) сактануу үчүн товарды баштапкы сатуучуга кайра сатууга болбойт;
- төлөмдү кийинкиге калтыруу менен товар сатып алуу келишими менен аны спот баада сатуу келиши-ми бири-бирине байланыштырылбашы зарыл;
- кардар товарды өзү же ИКИден башка агент аркылуу сатышы зарыл;
- кардардын атынан сатуу үчүн ИКИ үчүнчү жактын өкүлүн дайындоого тийиш эмес.

6.2. Таварруктун (монетизация) ИКИде колдонулушу

ААОIFI №30 «Таваррук (акчага айландыруу)» шарият стандартында төмөнкүчө аныкталган:

«Таваррук инвестиция же каржылоо ыкмасы эмес. Ага муктаждык келип чыккан учурда, айкын бир шарттарды эске алуу менен уруксат берилген. Ошондуктан, финансы институттары таваррукту өз операциялары учун ликвиддүүлүктү мобилизациялоо каражаты катары колдонбоого тишиш. Мудараба, инвестициялык прокси, сукук, инвестициялык фонддор жана ушул сыйктуу башка ыкмалар аркылуу фонддорду мобилизациялоо учун эч кандай күч-аракет жумшалбайт. Мекеме, качан гана операциялары үзгүлтүккө учурал, ликвиддүүлүк жетишсиздиги коркунучуна туш болгондо жана кардарлар учун жоготуу коркунучу келип чыккан шартта гана таваррукка кайрылышы зарыл».

Стандарттын максаты (шарият негиздери) төмөнкүлөр менен түшүндүрүлөт: «Негизи, институттар мушарaka (өнөктөштүк) жана алмашуунун ар кандай формалары сыйктуу инвестиция жана каржылоо ыкмаларын, ислам банкынын табиятына жана негизги иш бағытына ылайык келген товарлардын, узуфрукттардын жана тейлөөлөрүн колдонууга өзгөчө милдеттүү экендигин көрсөтүшү зарыл. Ошондуктан, институттар таваррукту ушул стандартта аныкталган чектен тышкарлы колдоно албайт. Алар ошондой эле, таваррукту колдонууда кардарлардын келишимдерин тескөө мүмкүн болбогон учурларда мушарaka, мудараба, ижара, истиснаа жана ушул сыйктуу башка каржылоо жана инвестициялоо ыкмалары аркылуу гана тескөөгө алышы/чектөөлөрдү белгилеши зарыл. Таваррук кардарлардын мындан ары сүткорлук операциялар менен алектенбей турганына толук ынангандан кийин мурдагы

пайыздык карыздарын жөнгө салуу жардам берүү үчүн дагы бир каражат катары колдонулушу мүмкүн».

Дагы бир абройлуу орган болгон Ислам конференциясы уюмунун (ИКУ) фыкх академиясы таваррукту кескин айыптагандыгы белгилүү.

Ага ылайык таваррук төмөнкү факторлор жана себептерден улам алгылыксыз болуп саналат:

- таваррукта сатуучунун товарды башка сатып алуучуга ишеним катарылуу сатууга же сатып алуучуну уюштурууга милдеттендириүсү, келишимде ачык-айкын жазылганына карабастан же бул көнүмүш адат катары кабыл алынганы менен товарды мыйзам аркылуу тыюу салынган келишим катары кабыл алынышын шарттайт;
- мындай келишим көп учурларда келишимдин алгылыктуулугу үчүн өтө маанилүү болгон укуктук ээликтин бузулушуна алып келет;
- мындай бүтүм иш жүзүндө банктан кардарга анын сатып алуу жана сатуу операцияларынын бириnde кошумча каржылоону берүүгө негизделген, ал көпчүлүк учурда формалдуу мүнөзгө ээ. Мындай келишимдин маани-маңызында банк каржылык келишимден ашыкча акча алууну максат кылгандыгы камтылат. Иш жүзүндө мындай келишим фыкх аалымдарына белгилүү болгон чыныгы таварруктан айырмаланат.

Мындан тышкary, 2009-жылы ИКУ төмөнкүлөрдү билдирген:

«Таварруктун экөөсүн тең (уюшканын да, андан башкасын да) аткаруу алгылыксыз, анткени финансист менен муставриктин (таваррукчу) ортосунда бир эле учурда келишимдер ачык же кыйыр түрдө түзүлөбү же

жалпы тажрыйбага негизделеби, финанссылык милдеттөнменин ордунда колдонулат. Бул алдамчылык катары каралат, б.а. келишим тез арада кошумча акча алуу максатын күздөйт. Демек, келишим риба элементин камтыйт деп эсептелет».

Жогоруда белгиленген түшүндүрмөлөргө карабастан, таваррук дүйнөлүк деңгээлде ислам банктары тарабынан актив жана пассив катары колдонулган эң эле кенири тараган шарт болуп саналат.

7. ЭЭЛИК КЫЛУУ

Мыйзамдуу сатуу келишиминде товарга ээ болуу маанилүү роль ойнойт.

Шарият боюнча мүлкүү сактоо ар кандай келишимдердин маани-маңзыяна өтө олуттуу таасирин тийгизет. Кандай болбосун активдин бенефициардык укуктары ошол эле активдин тобокелдигине ээлик кылуудан келип чыгат.

Ээлик кылуу режими рыноктук салттын негизинде аныкталат. Товардын мунөзүнө жараша ээлик кылуунун айырмаланышынын себеби да мына ушунда. Ээлик кылуу эки түрдүү болот – физикалык жана конструктивдүү.

Кыймылдуу мүлккө физикалык ээлик кылуу жеткирүү жолу менен ал эми, кыймылсыз мүлктө андан баштартуу же андагы келишимдерди аткаруу аркылуу жуззөгө ашырылат.

Конструктивдүү ээлик кылуу – бул объект жөнүндө маалыматка ээ экендиги тууралуу жана аны менен физикалык байланышы жок болсо да, аны тескөөгө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон юридикалык түшүнүк. Конструктивдүү ээлик кылуу негизи рыноктук салт болуп саналат. Мисалы, айрым өлкөлөрдө ипотеканын

реестринде чагылдырылган каттоо документтери мыйзам боюнча ээлик кылууга жана ал ээликтин физикалык түрдө болушуна барабар каралат.

Конструктивдүү ээлик кылуунун мисалдары төмөндө келтирилген:

- коштому кагаз/коносамент;
- кампа боюнча квитанциялар;
- ипотеканы каттоо;
- кыймылдуу мүлкүү ипотекага алуу (мисалы, унааларды).

Эгерде сатып алуучунун тиешелүү активди пайдаланууга же сатуу укугуна кандайдыр бир мыйзамдык кедергилер же тоскоолдуктар болсо, конструктивдүү ээлик кылуу толук эмес бойдон калат. Коштому кагаз жана кампадан алынган квитанция сыйктуу документтер ээсинин наамына берилсе же ага анын кызычылыгы бар экендигин ырастаса, конструктивдүү ээлик кылуу толук болот.

Тобокелдиктерди жана алынган пайданы сатып алуучуга откөрүп берүү конструктивдүү ээлик кылуунун маанилүү элементи болуп саналат. Эгерде, активге ээлик кылуу тобокелдиктери жана пайдалары сатып алуучуга тиешелүү түрдө откөрүлүп берилбесе, конструктивдүү ээлик кылуу ишке ашты деп эсептелинбейт.

7.1. Ээлик кылуунун учурдагы тажрыйбасы

Төмөндө ээлик кылуунун учурда колдонулуп жаткан тажрыйбасы тууралуу айрым бир мисалдар келтирилген:

- бенефициардын банктык векселге же жеке чекке ээ болушу, иш жузүндө сумманы төлөөнүн

- кечикирилишине карабастан, анын суммага мыйзамдуу ээлик кылуучу экенин тастыктайт;
- кредиттик карта боюнча төлөмдөр мындай төлөмдөргө мыйзамдуу ээлик кылуу болуп эсептелинет;
 - кимдир бирөөнүн депозитке салган суммасы карызгердин талабы боюнча же анын макулдугу менен банктык эсепке накталай акча, индоссамент же ошол ачылган банк эсебине чегерилүүчү чек экендигине карабастан, мыйзамдуу ээлик кылуу болуп эсептелет. Эгерде аманатчынын ошондой суммадагы карызы болсо, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат.

8. Кечигип төлөнгөн карыз

Карызгер мөөнөтүү келгенде карызын төлөшү зарыл. Карызды төлөөгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп карызын төлөбөй коюу шариятта арам. Бул бөлүктө ААОIFI №3 «Карызды кечикириүү» атальшында шарият стандарты кароого алынат.

8.1. Киришүү жана аныктама

Пайгамбарыбыз ﷺ айтты:

«Төлөөгө жөндөмдүү карызгердин төлөмдү кечикириүүсү анын эл алдында абиийрине шек келтирип, жазага тартылышына мыйзамдуу негиз болмокчу».

Төлөөгө жөндөмсүз экендигин далилдей албаган карызгер талап боюнча карызын өз учурунда бере албаганда, төлөмдү кечикириүүчү катары белгиленет.

8.2. Карызгердин төлөмдү кечиктириүүсү же төлөй албай калуусу боюнча шарияттын көз карашы

Төмөндө карызгердин төлөмдү кечиктириүүгө же төлөбөй коюусуна байланыштуу шарият пикирлери берилет:

- карызгердин карызды жабууну кечиктириүүсүнө байланыштуу айыптык жаза катары кандайдыр бир финансыйк компенсацияны белгилөөгө жол берилбейт. Бул, пайданын (мүмкүнчүлүк наркынын) жоготууларынын ордун толуктоого да, карыз валютасынын наркынын өзгөрүшүнө байланыштуу жоготууга да тиешелүү. Мындай карызгерге финансыйк компенсация төлөп берүү жөнүндө соттук талап коюуга жол берилбейт;
- кредитордун карызын өндүрүп алуу үчүн тарткан юридикалык жана башка чыгымдар үчүн жоопкерчилик, карызды бербей, кечиктирген карызгерге жүктөлөт;
- ИКИ карызды жооу максатында карыз боюнча күрөөгө коюлган активди сатууга арыз берүүгө укуктуу. Ошондой эле ИКИ, күрөөгө коюлган мүлкүү сотко кайрылбастан эле сатуу үчүн кардар (карызгер) ИКИге кепилдик бериши зарыл экендигин шарттоого укуктуу;
- бардык төлөнбөгөн төлөмдердү кийинкиге калтырган карызгер бөлүп-бөлүп төлөй албагандан кийин (төлөй албай калуу форс-мажордук жагдайлардан улам келип чыкпаса) төлөмдүн төлөнүп бериле тургандыгын белгилөөгө жол берилет. Бул карызгерге маалымдалгандан кийин жана белгilenген мөөнөт өткөндөн кийин ишке ашырылууга тиши;
- мурабаха сатуу учурунда, эгерде сатылган актив баштапкы абалында болсо жана сатып алуучу дефолтко

учурап, банкрот болуп калса, сатуучу (ИКИ) активге кайра ээлик кылууга укуктуу;

- карызга байланыштуу келишимдерде (мисалы, мурабаха) карызгер тарабынан төлөм кечиктирилген шартта, ал карыз суммасын же пайызын ИКИ аркылуу кайрымдуулукка багыттоо милдеттенмесин белгилөөгө жол берилет;
- келишимде төлөм биринчи кезекте карызгерден талап кылынышы зарыл деген шарт жок болсо, ИКИ кардардан (карьизгерден) же кепил болгондордон төлөмдү талап кылууга укуктуу;
- курулуш/истиснаа келишимдерине жана жеткирүү келишимдеринде айып беренелерин камтууга болот. Иш тапшыруучу/товар сунуштоочу төлөнбөгөн суммадан айыптык төлөмдү кармана калуусуна жол берилет;
- ИКИ дефолтко учуралган кардардын (карьизгердин) аты-жөнүн кара тизмеге киргизүүгө жана башка компанияларга же банктарга милдеттенмесин аткарбаган карызгер катары ал тууралуу эскертүү жөнөтүүгө укуктуу;
- ИКИ бардык уруксат берилген жана мыйзамдуу ыкмалар менен карызгердин финанссылык абалына жана ишмердигине мониторинг жүргүзүп, иликтей алат;
- карызгер төлөөнү кечиктириген шартта, анда ИКИ кардардын ИКИде ачылган кандай болбосун эсептеринен (күндөлүк эсептеринен же инвестициялык эсептеринен) төлөп бере ала тургандыгын келишимде белгилей алат.

9. Агенттик

Жеке адам же мекеме агенттик деп аталган келишим аркылуу башка адамдын же мекеменин атынан белгилүү бир кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштай алат. Бул бөлүктө ААОIFI боюнча «Агенттик жана комиссиясыз агенттин актысы (Fodooli)» деген №23 шарият стандартын иликтөөлөр жана алгылыктуу агенттик келишим шарият шарттарын чечмелөө аркылуу ка-роого алынат.

9.1. Киришүү жана аныктама

Агенттик келишим сатуу, ижара, мулктөрдү тескөө, кызмат көрсөтүү, сатып алуу, төлөө жана жеткирүү сыйктуу иш-аракеттерге тиешелүү финанссылык операциялар боюнча келишимдерди түзүүдө колдонулат. ААОIFI боюнча:

«Агенттик – бул бир тараптын экинчи тарапка өкүлчүлүк предмети боло турган нерсе боюнча анын атынан иш-аракет жасоого ыйгарым укук берген актысы».

Агенттик келишими үч негизги элементтен турат – форма, агенттиктин предмети жана келишимдин эки тарабы (жетекчи жана агент).

Агенттик келишими, адатта, ислам каржылоосу боюнча контракттыларды ишке ашырууда ИКИ тарабынан колдонулат.

Агенттик келишим кабыл алынуучу финанссылык келишимден башка түзүлүүгө тийиш экендигин белгилеп кетүү зарыл; антпесе шариятка туура келбegenдик катары каралышы мүмкүн.

Агенттиктин предметине адам жеке өзү түзө ала турган финанссылык келишимдердин жана башка келишимдердин бардык түрү кирет.

Агенттик келишимин колдонуу

Ишке ашыруу учүн агенттики пайдалануу менен ислам каржылоо келишимдери	Мурабаха
	Истиснаа
	Ижара
	Салам
	Аккредитив (Вакала / агенттик негизиндеги келишим)

Агенттиктин формасы салттык практикада башка бирөөнүн атынан иш алып баруу укугун берүү катары эсептелинген ар кандай актыны, стандарттык формада жазылбаган сунуштарды жана кабыл алууну камтыйт.

Агенттик кандай болбосун төмөнкү формалар-дын бири боюнча ишке ашырылыши мүмкүн:

- тикелей (ортомчусуз) агенттик – келишим түзүлгөндөн кийин дароо күчүнө кирет;
- шарттуу агенттик – мында келишимдин алгылыктуулугу белгилүү бир шарттарга жооп берүүгө тишиш, мисалы, карызгер өз мүлкүн насыя берүүчүнүн тескөөсүнө берүүгө макул болгондо;
- келечектеги агенттик – бул жерде келишим келечекте белгилүү бир күнү гана күчүнө кирет.

Агенттик эркин же чектелген болуп, белгилүү бир шарттарга баш ийет. Эркин агенттик шартында, адаттагы тажрыйбага, ишеним көрсөтүүчүнүн кызыкчылыгына жана абалына көнүл буруу зарыл.

9.2. Агенттиктин шарияттагы шарттары

Алгылыктуу агенттик келишими боюнча төмөнкү шарттар аткарылууга тийиш:

Ишеним көрсөтүүчүнүн (комитент) шарттары:

- ишеним көрсөтүүчү келишим түзүү үчүн толук укукка ээ болууга жөндөмдүү болушу зарыл;
- актив ишеним көрсөтүүчүнүн менчигинде жана ал аны тескөө укугуна ээ болушу зарыл;
- сатып алуу агенттиги келишимдеринде баа жана башка чыгымдар ишеним көрсөтүүчүгө жүктөлүүгө тийиш, ал эми агенттин ташуу, сактоо, салык салуу, тейлөө жана камсыздандырууга кеткен чыгымдарынын орду толукталып берилиши зарыл.

Агенттин шарттары:

- агент келишим түзүү боюнча толук укукту өзүнө алууга жөндөмдүү болушу зарыл;
- агент өзүнүн агенттик статусун билиши зарыл;
- агент тиешелүү активге ээлик кылууда ишенимдүү башкаруучу катары каралат, демек, ал бузулган учурда ошол активдин ордун толтурууга милдеттүү эмес. Ал зыян ордун толтуруу үчүн өзүнүн туура эмес жүрүм-турумунан, шалаакылыгынан же келишим шарттарын бузууга жол бергендигинен улам гана жоопкерчилик тартат. Агенттик келишимдердин жалпы эрежеси агенттин тобокелдиги – жетекчинин тобокелдиги;
- агент дайындалуудан мурда жетекчиден уруксат алган шартта, субагент дайындай алат;
- адилетсиздикти же жактоочулукту камтыбаса, агент өз түүгандары менен (жубайы жана анын камкордругуна алынган болбосо) иштеше алат;

- агентке келишимдин эки тарабынын атынан иш алып барууга жол берилбейт.

Предмет боюнча шарттар:

- агенттиктин предмети агентке белгилүү болушу зарыл;
- предмет жетекчинин менчигинде болушу же ал аны тескөө укугуна ээ болушу зарыл;
- предмет агенттик аркылуу тескөөгө боло турган нерсе болушу зарыл. Бул адам жеке аткара ала турган финанссылык келишимдердин жана келишимдердин бардык түрлөрүн камтыйт;
- предметте шарият тыюу салган иш-аракеттер камтылбоого тиийиш, мисалы, уруксат берилбеген товарлар менен соода кылуу же сүткорлук менен карызга акча берүү.

9.3. Агенттиктин түрлөрү

Төмөндө агенттиктин ар кандай түрлөрү бар:

- конкреттүү жана жалпы агенттик – жалпы агенттиктен агент тарабынан негизги жана адаттагы иш-аракеттер кызыкчылыктары сакталган шартта, активдерди тескөөнүн бардык ыкмаларына жол берилет. Атальышынан көрүнүп тургандай эле, конкреттүү агенттиктен агенттин иш чөйрөсүн жетекчи белгилегейт;
- чектелген жана абсолюттук агенттик – абсолюттук агенттиктен агенттин колу бар жана ал көнүмүш иш-аракеттерге жана директордун кызыкчылыгына гана байланыштуу. Базар баасынан арзан сатууга же кымбат баага сатып алууга, ошондой эле товар алмашуу жана төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу менен сатууларга жол берилбейт;

- акы төлөнүүчү жана акы төлөнбөгөн агенттик. Шариятта акы төлөнүүчү агенттик келишимде ачык көрсөтүлгөнбү же жөнгө салынган шарттарга ыла-йык аныкталганбы, ошого жараша уруксат берилет.

Агенттик үчүн сыйакы катары төлөнүүчү сумма бир жолку сумма же белгилүү бир пайданын үлүшү катары белгилүү болушу зарыл.

Ведомство төлөсө, ал ижара келишиминин шарияттык эрежелерине кирет.

Агенттик үчүн сыйакыны аныктоосуз калтырууга жана агентке жетекчинин укуктарынан такталбаган үлүштү алууга уруксат берүүгө жол берилбейт. Эгерде сыйакы белгиленбесе, аны ушундай эле аракеттер үчүн көрсөтүлгөн рыноктук чен менен өлчөөгө болот.

- милдеттүү жана милдеттүү эмес агенттик – агенттик келишимдер өз табияты боюнча милдеттүү эмес, анткени эки тараптын ар бири келишимди жокко чыгаруудан кийин дагы сакталып кала берген анын кесепеттерин танбастан, жокко чыгарууга укуктуу. Ошого карабастан, агенттик төмөнкү учурларда милдеттүү болуп калат:
- агенттик келишими башкалардын укуктарын камтыса;
- бул, акы төлөнүүчү агенттик болгондо;
- финанссылык жоготууга учураганда, агент өзүнө же ишеним көрсөтүүчүгө зыян келтирбестен, токтолтууга же жоюуга мүмкүн болбогон иштерди баштаганды;
- ишеним көрсөтүүчү же агент белгилүү бир мөөнөт ичинде келишимди жокко чыгарбоого милдеттенгенде.
- убактылуу жана туруктуу агенттик – адаттагы агенттике келишимде каралган мөөнөт жок, анткени

агенттик каалаган учурда токтотулушу мүмкүн. Бирок, эки тарап келишимди жокко чыгарууну талап кылбастан, агенттик жараксыз болуп калган белгилүү бир мөөнөт жөнүндө макулдаша алат.

9.4. Келишимди бузуу

Эгерде агент келишим шарттарын бузууга жол берсе, товарды рыноктук баадан да, ИКИ белгилеген баадан да жогору баада сатып алса же ИКИ тарабынан белгиленген баадан төмөн баада сатса, ИКИ келишимди алгылыксыз/жараксыз деп жарыялоого укуктуу. Жогоруда айтылган эки сценарийде тең компенсация, агент тарабынан сатып алуу баасы менен рыноктук баанын ортосундагы айырма учун негизги тарапка төлөнүшү зарыл.

Агент тарабынан келишимдин бузулушу, ошондой эле предметке, дароо же кийинкиге калтырылган төлөөгө, ээлик кылууга, менчик укугун өткөрүп берүүгө ж.б. да таасир этиши мүмкүн.

9.5. Агенттиктин ишин токтотуу

Агенттик келишими төмөнкү учурларда токтотулат:

- ишеним көрсөтүүчүнүн же агенттин көзү өткөндө же иштөө жөндөмдүүлүгүнөн ажырап калган шартта;
- мекеме банкротко учураганда же жоюлганда;
- ишеним көрсөтүүчү агентти иштен бошоткон шартта же агент жумуштан кетсе;
- ишеним көрсөтүүчү тиешелүү активге ээлик кылбай калганда же аны тескөө укугунан ажырап калса;
- агенттиктин субъекти жок болгондо;
- агент өзүнө тапшырылган ишти аткарып бүткөндө;
- убактылуу агенттиктен келишим мөөнөтү аяктаганда.

10. Валюталар менен соода кылуу

AAOIFI боюнча «Валюталар менен соода кылуу» деген №1-шарият стандартында акча алмаштыруу келишиими боюнча шарият эрежелери кароого алынат. Бул келишимди Исламда арам катары каралган пайыздык карызды өндүрүү максатында оой эле колдонсо болот. Демек, валюталар менен соодалашууга келгенде өзүнчө стандартка атянуу зарыл.

Акча каражаты менен соода кылуу «Бай аль-сарф» деп аталат. Бай аль-сарф эки тараптын бири-бирине алтын, күмүш же башка акча бирдиктерин сатуу катары аныкталат. Алтын жана күмүш Пайгамбарыбыз^ﷺ убагында акча катары мыйзамдуу төлөм каражатынан болгон. Бул, алтын менен күмүштүү акча катары колдоннуу туура экендигинин айкын кепилдиги. Алтын, күмүш жана валюталар менен соодалашууга негиз түптөгөн таасирдүү хадис төмөнкүчө:

«Алтынды алтын менен, күмүштүү күмүш менен, буудайды буудай менен, арпаны арпа менен, курманы курма менен, тузду туз менен төлөш зарыл, окшошту окшош менен, барабар менен барабар, төлөм ордунда (колмо-кол) жүргүзүлсүн. Түрлөрү ар башка болсо, төлөмдү ордунда жүргүзүү менен каалагандай саткыла».

Шарият акчаны алмашуу каражаты жана баалуулуктарды сактоочу каражат катары гана тааныйт. Акча соода заты катары таанылбайт. Демек, валюталар менен соодалашуунун шарияттагы эрежелери өзгөчө жоболор аркылууменен бекитилген.

10.1. Валюталар менен соода кылууда шарияттык эрежелер

Исламда валюталар менен соода кылууга төмөнкү шарият талабын жана эрежелерди сактоо аркылуу жол берилет:

- эки тарап тең биргелешип иш алып барбай калганга чейин эсептөө баалуулуктарына ээ болушу зарыл; мындай баалуулуктар физикалык жана конструктивдүү болушу мүмкүн;
- бир эле валютанын эсептөө баалуулуктары алардын бири кагаз акчада, экинчиси ошол эле өлкөнүн монеталарында болсо да, бирдей суммада болууга тийиш;
- келишим эсептөө баалуулуктарынын бирин же экөөсүн тең жеткирүүгө байланыштуу эч кандай шарттуу опцияны же кийинкиге калтыруу пунктун камтыбашы зарыл;
- валюталык операциялар монополияны орнотуу максатын көздөбөшү зарыл;
- валюталык операциялар форварддык же фьючерстик рыноктордо жүргүзүлбөөгө тийиш;
- валюталарды сатып алуу жана сатуу боюнча эки тараптуу убадага тыюу салынат, бирок бир тараптын милдеттүү убадасы туура болот;
- эгерде эсептешүү спот-операциясы эсептешүү күнүндөгү алмашуу курсу боюнча жүргүзүлсө, анда кредитор өзүнө тиешелүү төлөмдү карыз болгон валютадан башка валютада ишке ашыра алат.

11. Бөлүктө камтылуучу маалыматтар

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча жалпы маалыматтар берилет:

- ИКИ мурабаха, салам жана истиснаа сыйктуу соода-га негизделген контракттарды колдонот, алар учур талабына ылайык иштеп жаткан банк кардарларынын зарыл керектөөлөрүн канаттандырууга ыла-йыкташтырылган. Ар бир контракт кардарлардын муктаждыктарына жана ИКИнин тобокелдикке дуушар болуусуна жана башка эрежелерге шайкеш келтирилиши зарыл болгон уникалдуу мүнөздөмөлөргө жана тобокелдиктерге ээ;
- мурабаха келишиминде сатып алуучу баштапкы наркты жана пайданын маржасын билет. Мурабаха келишимин түзүүдөн мурда объектти каржылоочу тараптын (физикалык же конструктивдүү) менчиги-не өткөрүү зарыл;
- салам - келишим түзүлүп жаткан учурда предмети жок болгон сатуунун жалпы эрежесинин өзгөчө учуру болуп саналат. Салам келишими, адатта, айыл чарбасын каржылоо жана бир тектүү товарларды каржылоо үчүн колдонулат;
- истиснаа – курула турган же даярдалып жаткан ай-кын бир буюмдарды сатуу боюнча келишимдин өзгөчө түрү. Ал төлөмдөрдүн ийкемдүү шарттарын су-нуштайт жана долбоорду каржылоодо жана турак жай/курулушту каржылоодо колдонулат;
- агенттик – бул бир тараптын (агенттин) предметине карата башкасынын (жетекчинин) атынан иштөөгө тийиш болгон келишим. Негизи, агенттин тобокелдиги – бул жетекчинин тобокелдиги.

3

БӨЛҮК

ҮЛҮШТҮК
КАПИТАЛГА
НЕГИЗДЕЛГЕН
КЕЛИШИМДЕР

1. Киришүү

Ислам каржылоосунун кеңеиши менен үлүштүк капиталга негизделген келишимдер кеңири жайылууда. Негизи, үлүштүк капиталга негизделген бүтүмдөр жана продукттар ислам каржылоо этикасын так чагылдырат деп эсептешет. Бирок, операциялык кыйынчылыктар жана банк тутумунун жалпы тобокелдиктерден оолактоосу бул келишимди андан ары жайылтуудагы негизги көйгөйдөн болуп саналат.

Бул бөлүктө негизги үлүштүк келишимдердин колдонулушу жана түзүлүшү шарият көрсөтмөлөрү боюнча каралат. Мушарака жана мудараба үлүштүк капиталга негизделген кеңири колдонулган келишимдерден. Мушараканын кемүүчү мушарака деп аталган варианты да кеңири колдонулат жана ал да ушул бөлүктө каралат.

2. Мушарака (өнөктөштүк)

Мушараканын дагы бир атальшы өнөктөштүк. Бул пайда менен чыгымды тараптар ортосунда биргелешип бөлүшкөн ишкананын бир түрү. Бул бөлүктө мушараканын ар кандай түрү аныкталип, процесстин жүрүшүн түшүндүрүүдө тиешелүү шарият эрежелерине токтолуп, аны колдонуудагы тажрыйбалык маселелер каралат.

Мушарака арабча «шарика» деген сөздөн келип чыккан жана «бөлүшүү, өнөктөштүк, шериктештик» дегенди билдирет. ААОIFIinin «Шарика (мушарака) жана заманбап корпорация» деп аталган №12 шарият стандартына ылайык, мушарака төмөнкүчө аныкталат:

«... эки же андан көп тараптардын өз активдерин бириктируү же пайда алуу максатында кызмат көрсөтүүлөрүн жана милдеттенмелерин айкалыштыруу жөнүндөгү макулдашуу».

Мушарака ошондой эле, төмөнкүчө да аныкталышы мүмкүн:

«Мушарака – араб тилинен алынган сөз, сөзмөсөз “бөлүшүү” дегенди билдирет. Бизнес жана соода контекстинде бул, кирешесин же чыгымын бардык өнөктөштөр бөлүшө турган биргелешкен ишкананы билдирет».

2.1. Мушараканын шарияттагы орду

Мушарака келишиминин мыйзамдуулугун Кураны Каримдин аяттары жана Мухаммед пайгамбардын ﷺ сүннөтү менен аныктаса болот. Көпчүлүк укукчулар мушараканын мыйзамдуулугу төмөндө айтылган Куран аятынан алынган деген пикирде. «Чындыгында, ыйман келтирип, жакши иштерди жасагандардан башка көптөгөн шериктер бири-бирине кастык кылып, зулумдукка барган учурлар да бар. Бирок алар аз санда» (Сад Сүрөөсү, 24-аят).

Өнөктөштүктүн мыйзамдуулугун Исламдын башталышында Мухаммед пайгамбардын ﷺ өнөктөшү болгон ас-Саиб ибн Абд ас-Саиб аль-Махзуминин окуясынан да алсак болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад ﷺ Меккени фатх кылган күнү Саиб менен жолукканда минтип айткан:

«Кош келдин, менин бир тууганым жана өнөктөшүм. Ал тамашалабайт (б.а. соодада олуттуу) жана (ке-рексиз) талашпайт» (Мустадрак).

Абу Хурайра (радыяллаху анху) риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз ﷺ:

«Эгерде эки шерик бири-бирин алдабаса, анда Алла Таала алардын үчүнчү шериги болоорун жар салды» (Абу Дауд).

Ушундай эле маани башка бир хадисте да келтирилген: «Эки шериктин бирөөсү алдамчылыкка барбаса, Алланын берекеси эки тарапта болот, эгер алардын бири алдаса, Алла Таала берекесин эки шериктен тен кайтарып алат» (Сунан Дарукутний).

2.2. Мушараканын түрлөрү

Төмөндө ААОIFI боюнча мушарака түрлөрүнүн аныктамалары келтирилген:

- Шарикат ал-милк (менчик өнөктөштүгү) – бул эки же андан көп адамдардын мүлктөрүн бириктируү, анда өнөктөштүктүн мүлк наркынын өсүшүнөн түшкөн пайда бөлүштүрүлөт;
- Шарикат ал-акд (келишим өнөктөштүгү) – эки же андан көп тараптардын киреше алуу максатында активдерин, эмгектерин же милдеттенмелерин бириктируү боюнча келишимди билдирет;
- Шарикат аль-инан – мында ар бир өнөктөш пайда алуу шарты менен өнөктөштүк мүлкү менен соода кылуу укугуна таянып, белгилүү бир суммада акчалай салым кошот. Пайда өнөктөштүк келишиими не ылайык бөлүштүрүлөт, ал эми жоготуулар ар бир өнөктөштүн капиталга кошкон салымына ылайык төлөнөт;
- Шарикат аль-вужух же Дыман (жоопкерчиликтүү өнөктөштүк) – өнөктөштөр эч кандай инвестиция салбаган өнөктөштүктүн бир түрү. Тескерисинче, алар аброюна же кадыр-баркына таянып товарларды мөөнөтүн узартып сатып алып, кайра рынокто сатышат. Пайда менен чыгымдын катышы ар бир

өнөктөштүн келишимдеги үлүшүнө ылайык болушу шарт;

- Шарикат ал-амал – Шарикат ал-акддын бир түрү, мында өнөктөштөр болгон дараметин жана аракеттерин кошуп, пайда табуу жана бөлүшүү максатында биргелешип иштешет;
- акционердик коом – капиталы соодалануучу акциялардын бирдей үлүшүнө бөлүнгөн жана ар бир акционердин (ээсинин) жоопкерчилиги анын капиталдагы үлүшү менен чектелген коом;
- биргелешкен жоопкерчиликтүү коом – жеке өнөктөштүктүн бир түрү. Бул өнөктөштүк уникалдуу атalaryш (товардык белги) ыйгарылган, катталган компания катары ачык жарыяланышы зарыл;
- коммандумдук өнөктөштүк – коммандумдук өнөктөштүк бул каржылоо өнөктөштүгүнүн бир түрү, себеби, башкаруучу өнөктөштүн жеке сапаттары унчукпай макул болгон (кийлигишпеген) өнөктөш үчүн маанилүү. Өнөктөштөрдүн менчигин аныктоодо айырма бар, мында менчик пропорционалдуу үлүштөрдүн негизинде эмес, пропорционалдуу эмес лоттор боюнча эсептелинет;
- акциялар менен чектелген коом – акциялар менен чектелген коом жеке өнөктөштүктүн бир түрү болуп саналат. Мындай компания катталуу үлүштөрдүн бирдей санына ылайык келет жана ал башкаруучу өнөктөштөрдүн жана унчукпай макул болгон (кийлигишпеген) өнөктөштөрдүн катышуусу менен түзүлөт;
- үлүштүк өнөктөштүк – шарикат аль-инандын анык тамасын үлүш өнөктөштүгүндө да колдонсо болот. Өнөктөштүктүн бул түрү коомдун жекече формасына кирет. Мунун себеби, өнөктөштөр өнөктөштүктү

- түптөөдөн мурда бири-биринин финанссылык абалын жана жеке активдеринен финанссылык милдет-тенмелерди аткаруу мүмкүнчүлүгүн эске алышат;
- кемүүчү өнөктөштүк (кемүүчү мушарака) – өнөктөштүктүн бир түрү, анда өнөктөштөрдүн бири экинчи өнөктөштүн үлүшүн, менчик укугу толугу менен өткөнгө чейин акырындык менен сатып алуу келишиими.

2.3 Мушарака кантип ишке ашырылат?

Мушарака процесси

1. ИКИ менен кардар бизнеске капиталды биргелешип коштуу үчүн мушарака келишимин түзүштөт.
2. ИКИ менен кардар биргелешип бизнес ишканасын түзүп, макулдашылган шарттарга ылайык жоопкерчилики жана пайданы бөлүшүп, иш процессин тескөөгө алышат.
3. Эгерде пайда түшсө, ал өнөктөштөр ортосунда макулдашылган катышка ылайык бөлүштүрүлөт (мисалы, алардын кошкон капиталдык салымдарына жараша 60% кардарага, 40% ИКИге). Келип чыккан жоготуулар да өнөктөштөр ортосунда алардын капиталдык салымдарына жараша бөлүштүрүлөт.

2.4. Мушарака боюнча шарият өкүмдөрү

Мушарака бизнеси бардык өнөктөштөрдүн эрки жана бирдей укуктары менен тескөөгө алынат. Мушарака келишиминин тараптары бири-биринин агенти болуп саналат. Мушарака келишиими түзүлгөндө, агенттиктин шарттары автоматтык түрдө келишимде камтылат деп эсептелинет. Бардык өнөктөштөр жургүзгөн иши үчүн бирдей жоопкерчилик тартышат. Мушарака бизнесинин мүлкүнө бир өнөктөштүн иш

жүзүндө әэлик кылуусу башка өнөктөштөрдүн конструктивдүү әэлиги болуп эсептелинет.

i) Мушарака келишимин баштоо

Мушарака – өнөктөштөр тарабынан өз ара оозеки же жазуу жүзүндө түзүлгөн келишим. Келишим документтештирилип, расмий түрдө катталууга тийиш. Мушараканын максаттары өнөктөштүк документинде ачык-айкын чагылдырылыши зарыл. Алгылыктуу муширака келишиминде төмөнкү элементтер камтылат:

- тараптардын келишим түзүүгө жөндөмдүүлүгү;
- келишим тараптардын макулдугу менен эч кандай мажбурлоосуз, алдоого барбай же бурмалоосуз түзүлүшү керек;
- муширака келишими сунуш жана кабыл алуунун негизинде кызықдар тараптардын макулдашуусу боюнча түзүлөт. Ал өз ара макулдашуу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

Шарият мусулмандар менен башка дин өкулдөрүнүн ортосундагы каржылык мамилелерге уруксат берет.

Шарият эрежелерине жана принциптерине ылайык келген шартта, ИКИ башка диндердин жолдоочулары же салттуу финанссылык институттар менен өнөктөштүк келишимин түзө алат. Мындан тышкарь, ИКИге салттуу банктарды шарияттын негизинде иш алып барган синдикативдик каржылоого өнөктөш катары кошууга жол берилет. Бул амал Аиша (радыяллаху анха) риваят кылган төмөнкү хадисте тастыкталган: «Пайгамбар ﷺ бир жөөттөн карызга азык-түлүк сатып алып, ордуна темир соотун күрөөгө койгон».

Бул хадис ошондой эле, эл аралык финанссылык үюмдар башка диндердин өкулдөрүнө шариятка тутура келген продукцияларды сунуш кыла аларын көрсөтүп турат.

Башка бир хадис бил меселени дагы бир жолу ачыктайт: «Алланын элчиси²⁵ эгер сатуу жана сатып алуу мусулмандын колунда болбосо, жөөттөр жана христиандар менен өнөктөштүк түзүүгө тыюу салган».

Пайыздык келишимдерди түзүүдөн оолак болуу же башка шариятка баш ийбөө тобокелдиги тыюу салуу себебинен болгон. Шарият талаптарын/эрежелерин сактоого жана колдонууга кепилдик болсо, бул тобокелдикти басандаттууга өбөлгө болот.

ii) Мушараканын капиталы

AAOIFI Шарият стандартына ылайык, мушараканын капиталы адатта акча каражатын кошуу менен түзүлөт, бирок бардык тараптар макул болгон шартта гана товарлар же башка материалдык активдер түрүндө салым кошууга жол берилет. Акча каражаттарынан башка капитал болгон шартта, активдердин адилет наркы же накталай сатуу наркы ар бир өнөктөш кошкон үлүштү билүү үчүн келишим валютасында аныкталып, көрсөтүлүүгө тийиш.

Мушарака капиталы өнөктөштөр тарабынан ар кандай валютада салынган болсо, алар өнөктөштөрдүн үлүштөрүн жана милдеттенмелерин аныктоо үчүн ошол учурдагы алмашуу курсуна таянуусу зарыл.

Карыздын өзүн (дебитордук карызды) мушараканын капиталына салым катары колдонууга жол берилбейт. Бирок, карыздар капитал салымынын бир бөлүгүн түзүшү мүмкүн.

Капитал боюнча ар бир өнөктөштүн үлүшү мушарака келишиими түзүлгөндө же бизнес иш жүзүндө башталганга чейин аныкталышы талап кылынат.

iii) Мушараканы тескөө

Негизи мушаракадагы бардык өнөктөштөр бизнес-ти тескөөгө катышууга укуктуу. Алар мушараканын кызыкчылыгы үчүн адатта эмне жасалса, ошону көздөйт. Бирок, бардык өнөктөштөр макул болмоюнча, гранттарды же карыздык каражаттарды сунуштоого же өнөктөштүктүн кызыкчылыгына карама-каршы келген башка аракеттерди көрүүгө уруксат берилбейт. Мушараканы башкаруу бир нече же бир гана өнөктөш менен чектелишине өнөктөштөрдүн макул болгону да колдоого алынат.

Башкаруучу ар бир өнөктөштүн макулдугу болмоюнча дайындалышы мүмкүн эмес. Башкаруучуга туруктуу сыйакы же пайданын белгилүү бир пайызы же экөө төң тайталышта төлөнүшү мүмкүн. Эгерде башкаруучуга пайданын негизинде гана айлык берилсе, мудариб болуп калат жана мудараба талабы ишке ашат.

Мушараканы башкарғаны үчүн же өнөктөштүн ролунда кандайдыр бир кызмат көрсөтүүнү сунуштагандыгы үчүн кайсыл бир өнөктөшкө туруктуу сыйакы белгилөөгө жол берилбейт. Өнөктөшту ага карабастан башкаруучу катары кароого болот, мында ал кызматкер катары сунуштаган кызмат көрсөтүүсү үчүн тиешелүү акысын алууга укуктуу. Мындай акы мушарака келишимине көз карандысыз төлөнүүгө тийиш. Башка өнөктөштөр муну каалай турган болсо, алар анын кызмат көрсөтүүлөрүн токтото алат жана ал өнөктөштүк келишимине эч кандай таасирин тийгизбейт же жокко чыгара да албайт.

iv) Мушаракада кепилдиктер

Мушарака келишими боюнча бардык өнөктөштөр активдерин ишенимдүү негизде күтүүгө тийиш.

Демек, туура эмес жүрүм-турум, шалаакылык же келишимди бузуудан башка учурларда алар үчүн эч ким жоопкерчилик тартпайт. Бир өнөктөш башка өнөктөштүн капиталына же пайдасына кепилдик бере албайт. Бирок төмөнкү шарттар аткарыла турган болсо, көз карандысыз үчүнчү тарап (мисалы, өкмөт) айрым же бардык өнөктөштөр айрылып калган/ жоготкон капиталга кепилдик бере алат:

- кепил болуучу катары үчүнчү жактын укукка жөн-дөмдүүлүгү жана финансыйлык жоопкерчилиги мушарака келишиминен көз каранды эмес;
- кепилдик кароосуз берилет жана мушарака келишими менен кандай болбосун шартта байланыштырылбайт;
- кепил болуучу кепилденген капиталдын 50% ашыгына ээ болбошу керек;
- кепилдик берилген субъекттин ээлиги кепил болуучунун капиталынын 50%нан ашпоого тийиш.

v) Мушарака инвестициясынын натыйжасы (пайда жана чыгым)

Өнөктөштөр ортосунда пайданы бөлүштүрүү механизми келишим түзүлгөндө эле чечилиши зарыл. Мисалы, эки өнөктөштүн ортосундагы 100 000 АКШ долларындагы мушаракадан өнөктөштердүн бири жылына 10 000 АКШ доллар пайда үлүшүн алат, ал эми калган пайда (эгерде бар болсо) башка өнөктөшкө берилет деп айтууга жол берилбейт.

Негизинен пайданын пайыздык чени өнөктөштөрдүн салымына ылайык белгилениши зарыл, бирок өз үлүшүнө дал келбegen шартта пайданы бөлүштүрүү пропорциясын өнөктөштөр макулдашуу жолу менен аныктай алышат, унчукпай макул болгон (кийлигиш-пеген) өнөктөш үлүшүнөн ашыкча пайда ала албайт.

Өнөктөштөр пайданы бөлүштүрүүнүн туруктуу же өзгөрүлмө ыкмасын колдоно алышат. Мисалы, капитал салымы 50:50 болгон өнөктөштүктө мушараканын алгачкы эки жылда бөлүштүрүлгөн пайданын пайызы А өнөктөшү үчүн 60% жана Б өнөктөшү үчүн 40% болот деп шарттоого жол берилет. Үчүнчү жылдан баштап 50:50гө өзгөрөт. Эгерде алар өнөктөштү пайдага катышудан баш тартууга алып келбесе, пайданы бөлүштүрүүдө мындай өзгөрүүлөргө жол берилет.

Мушараканын пайдасы кирешеден бардык тиешелүү чыгымдарды алып салуу жолу менен эсептелет.

Пайда күтүлгөн же болжолдонгон пайдадан эмес, мушаракадан иш жүзүндө түшкөн пайдадан бөлүштүрүлүүгө тийиш. Жоготууга жол берилген шартта шарият ар бир өнөктөштүн капиталдагы катышына жараша келтирилген зыянды мойнуна алуусу талап кылат.

Мушаракадан алынган пайда ишкананы жоуюдан жана түшкөн пайданы өздөштургөндөн кийин же болбосо бул иш жүзүндөгү баа катары белгилүү болгон же ишкананын жана анын активдеринин адилет рыноктук наркына алып келүүчү конструктивдүү баалоонун негизинде бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Пайданы акыркы бөлүштүрүү күтүлгөн же болжолдонгон пайданын негизинде эмес, иш жүзүндө алынган пайдага жараша (иш жүзүндөгү же конструктивдүү баалоо аркылуу) ишке ашырылууга тийиш. Бирок бир же бир нече өнөктөштүн эсебиндеги акча каражаттарын айкын же конструктивдүү баалоодон мурда, аларды акыркы

бөлүштүрүгө шайкеш келтирүү шарты менен (ашыкча пайда, эгерде бар болсо, өнөктөштөр тарабынан төлөп берүүгө) жол берилет.

Мушарака келишиминдеги өзгөрүлмө пайданы бөлүштүрүү мисалы

Мушарака – бул, кардар менен ИКИ ресурстарын бириктирип, алдын ала аныкталган катышка ылайык пайданы бөлүшүгө макул болгон адаттагы каржылоо альтернативасы.

Horatio Ltd. – бул, өздөштүрүлүп жаткан мушараканы каржылоо аркылуу камсыз болгон өндүрүштүк уюм. Пайданы бөлүштүрүү катышы Horatio Ltd. ишканаасынын пайдасына 80:20 деп макулдашылган, ИКИ учун LIBOR + 2,5% жылдык пайданын пайыздык ченине (мисалы, 12% жылдык) чейин, андан кийин катышы 99,9:0,1 кардардын пайдасына чегерилген.

vi) Мушарака мөөнөтү

Бардык өнөктөштөр ишканага каршылык көрсөтпөсө, мушарака келишиими күчүндө калат. AAOIFI Шарият стандартына ылайык, мушараканын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин же өнөктөштөр аны мөөнөтүнөн мурда токтотууга макул болушса же болбосо белгилүү бир бизнесте теңшериктик орун алса, өнөктөштүк предметинен болгон активдерди иш жүзүндө жоюу менен аяктайт. Мушараканы токтотуу конструктивдүү жоюунун негизинде жүрүшү мүмкүн. Бул учурда мушарака аяктаган жана тараалтар жаңы өнөктөштүкту баштаган катары эсептелинип, иш жүзүндө жоюу жолу менен сатылбаган, бирок конструктивдүү жоюунун негизинде бааланган активдер, уюмдун жаңы өнөктөштүк капиталы катары кабыл алынат. Эгерде жоюу мөөнөтү

аяктаганга негизделсе, анда бардык активдер учурдагы рыноктук наркы боюнча сатылып, түшкөн каражаттар төмөнкүчө пайдаланылат:

- жоюу боюнча чыгымдарды төлөө;
- өнөктөштүк таза активдеринен финанссылык милдеттөмөлөрди төлөө.

Калган активдерди өнөктөштөр арасында алардын капиталга кошкон пайыздык катыштагы салымына жараша бөлүштүрүү. Эгерде активдер жетишсиз болуп калса жана өнөктөштөр өз уставдык капиталин толугу менен кайтарып ала албаса, бөлүштүрүү капиталдын үлүшүнө жараша пропорционалдуу негизде жүргүзүлөт.

Бир өнөктөш башка өнөктөштөргө алдын ала ал тууралуу билдириүү менен өнөктөштүктөн чыга алат (ошону менен мушараканы токтото алат). Эгерде башка өнөктөштөр катардан чыгып жаткан өнөктөштүн үлүшүн сатып алууга макул болушса, калган өнөктөштөр үчүн өнөктөштүк улантыла берет/токтобойт. Мындан тышкары, өнөктөштөр белгиленген убакыт ичинде өнөктөштүктү андан ары улантууга милдеттүү убада бере алышат, бирок белгиленген мөөнөт аяктаганга чейин эле өз ара макулдашуу аркылуу өнөктөштүктү токтотууга жол берилет.

Мушарака төмөнкү учурда бүтүшү мүмкүн:

- мушараканы түзүү максатынын ишке ашуусу, анын максаттарынын бир болуп саналат;
- өнөктөштөрдүн биригин еөзү өтүп, акылдан айнып же башка жол менен коммерциялык операцияларды жүргүзүүгө жөндөмсүз болуп калган учурда;
- мушарака капиталы бүтүндөй түгөнгөн же жоголгон кезде.

2.5. Мушараканы колдонуунун тажрыйбалык маселелери

Көпчулук шарият аалымдарынын пикиринде, мушарака бизнести жана каржылык иштерди жүргүзүүдө эң ийкемдүү жол болуп саналат. Ал тараптар ортосундагы адилеттүү макулдашуу жагынан гана эмес, экономикалык активдүүлүк жагынан да алгылыктуу. Бирок, мушараканы банктык түзүлүштө колдонуунун өз кыйынчылыктары жана тобокелдиктери бар. Мушараканын негизинде каржылоону кардарларга жайылтууда (мисалы, мушарака актив тарабында) ИКИ туш болгон айрым маселелер төмөндө көлтирилген:

Бизнес тобокелдигине баа берүү жана капиталдын жеткиликтүүлүгү – мушарака келишиминде долбоорго байланыштуу бизнес тобокелдиги жогору денгээлде сакталат. Эгерде туура тескөөгө алынса, бизнес жогорку рентабелдүүлүккө алыш келиши мүмкүн жана жогорку тобокелдик ордун да жаба алат. Бирок, банктык иш чөйрөсүндө өнөктөштүк түрүндөгү келишимдерге колдонулган капиталдык төлөм өтө жогору болгондуктан, капиталдын жетиштүүлүгүнө болгон талаптардын жа жогору болушун шарттайт.

Бухгалтердик эсепти туура эмес жүргүзүү коркунуучу – көптөгөн компаниялар бухгалтердик эсепти туура жүргүзө алышпайт. Айрыкча бул салыктан качуу үчүн жасалат. Бул учурда бизнести баалоо алда канча кыйын. Ишкананын айкын көрсөткүчтөрү бухгалтердик эсепте туура чагылдырылбагандыктан, кардар менен Мушарака келишимин түзүү көйгүйөрдү жаратат.

Кардардын ой жүгүртүүсү – кардарлардын көпчүлүгү бизнесинин иш жүзүндөгү натыйжалуулугун чагылдыруудан жана каржылоонун рыноктук эталондук чендеринин суммасынан жогору болгон пайданы бөлүшүүдөн тартынат. Демек, анык тобокелдик мына

ушунда камтылат. Бизнесинин келечегине анча ишене бербegen кардарлар ИКИ менен мушарака келишимин түзүп, келип чыккан тобокелдикти бөлүшкүсү келет.

Бизнес-экспертизының жана кардарлар менен байланыштын жоктугу – бул, ИКИ арасында кардарларынын ачык айкын иштеп, ак ниеттүүлүгүнө жалпы ишенимдин жоктугу.

Жогорку операциялык тобокелдик – эгерде иш процесси күчтөтүлгөн ички көзөмөл жана жумушка керектүү адамдарды туура жалдоо аркылуу кылдат тескөөгө алынбаса, анда бизнес процесстери, иштеген кызматкерлерге жана системаларга байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон операциялык тобокелдиктер олуттуу болушу мүмкүн. Адатта, мушараканын башкаруу көзөмөлү кардар менен чогуу жүргүзүлөт, ал эми ИКИнин мушаракада башкаруучу ролду ойноого тажрийбасы да, даярдыгы да жок. Демек бул, кардар потенциалдуу жогорку деңгээлдеги операциялык тобокелдикке дуушар болушу мүмкүн дегенди билдирет. Мындай жагдайларда Мушаракада өнөктөштү туура тандоо өтө маанилүү.

3. Кемүүчү мушарака

Кемүүчү мушарака – бул, автоунаа жана турак үй сыйктуу негизги каражаттарды каржылоо үчүн кеңири колдонулган ислам каржылоо ыкмасы. Мына ушул келишимге байланыштуу шарият негиздерин изилдеп, анын кандай ишке ашырылары тууралуу түшүндүрмө берилет.

Кемүүчү мушарака – ИКИ колдонгон негизги каржылоо ыкмаларынын бири. Бул турак жайды каржылоо үчүн эң эле кеңири колдонулган келишим. Каржылоонун бул формасында өнөктөштөрдүн бири экинчисинин үлүшүн, ошол үлүшкө менчик укугу толугу менен ага өтмөйүнчө акырындап сатып аларын убада кылат. AAOIFI №12-шарият стандартында кемүүчү мушарака жөнүндө төмөнкүдөй аныктама берилген: «Бул өнөктөштүктүн бир түрү, анда өнөктөштөрдүн бири экинчи өнөктөштүн үлүшүн ошол үлүшкө болгон менчик укугу толугу менен ага өтмөйүнчө акырындап сатып алууну убада кылат».

3.1. Кемүүчү мушарака үчүн шарият негиздері

Кемүүчү мушаракага тиешелүү негизги шарият принциптери төмөнкүлөр:

- бардык өнөктөштөр баалуулук катары караган акчалай же материалдык активдер түрүндө капиталды кошууга тийиш;
- кемүүчү мушаракада мушарака келишиими жана сатып алуучунун башка өнөктөштүн үлүшүн сатып алуу убадасы бири-биринен көз карандысыз болушу зарыл. Акцияларды иш жүзүндө сатып алуу жана сатуу өзүнчө сатуу келишиминин негизинде жүргүзүлүүгө тийиш (кемүүчү мушарака келишиминен көз карандысыз);

- кемүүчү мушарака келишиминде өнөктөштөргө капиталдагы үлүшүн алып салуу укугун берген эч кандай пункт камтылбашы зарыл;
- пайданы бөлүштүрүү катышы кандайдыр бир бүдөмүк он-пикирге, белгисиз жагдайларга жол бербөө үчүн бардык жактар тарабынан ачык чечмелениши зарыл. Тараптар үлүштүк менчиктин катышына пропорционалдуу эмес пайданы бөлүштүрүү катышына макул боло алат. Эгерде акциялар катышында кандайдыр бир өзгөрүү болсо, бул катыш тараптар ортосунда өз ара өзгөртүлүшү мүмкүн;
- эгерде жоготууга жол берилсе, ал басымдуу катыштык коэффициентке ылайык эки тарапка тең бөлүнүшү зарыл;
- бир катар сатып алуу келишимдеринин негизинде бир өнөктөш башка өнөктөшкө өз үлүшү боюнча ошол кездеги үстөмдүк кылган базар наркына же сатып алуу учурунда өз ара макулдашылган баага ылайык, бара-бара сатып алууга укук берген милдеттүү убада бере алат;
- өнөктөштердүн бири экинчи өнөктөштүн үлүшүн белгиленген суммага жана мөөнөткө ижарага ала алат же ижарага бере алат.

3.2. Кемүүчү мушарака кантип ишке ашат?

Кемүүчү мушарака процесси:

1. Кардар сатып алууну каалаган турак үйгө ИКИ менен биргелешип ээлик кылуу үчүн мушарака келишимин түзөт. Ар бир өнөктөштүн инвестициялык үлүшү келишимде ачык көрсөтүлүшү зарыл (мисалы, 80% ИКИ үлүшү, 20% кардардын үлүшү).

2. Кардар ИКИден турак үйдү ижарага берүүнү өтүнөт; ИКИ макул болуп, үйдүн 80% үчүн ижара келишимине кол коёт.

3. Кардар ИКИнин үлүшүн пайдалангандыгы үчүн мезгил-мезгили менен ижара акысын төлөп турат.

4. Кардар, сатуу келишими аркылуу ИКИнин менчиги толугу менен ага өткөнгө чейин анын үлүшүн ақырындык менен өз алдынча сатып алууну чечет. ИКИ үлүшү келишим мөөнөтү ичинде кардар тарабынан сатылып алынган бирдиктердин санына жараша бөлүнөт. Кардар бирдиктерди сатып алган сайын анын менчиктеги үлүшү көбөйөт жана натыйжалада, ижара акысынын суммасы кардар үйдүн жалгыз ээси болуп калганга чейин ақырындык менен азая берет.

Кемүүчү мушарака келишими, ижара келишими жана көптөгөн сатуу келишимдери бири-биринен көз карандысыз шартта түзүлүүгө тийиш экендигин белгилеп кетүү зарыл.

4. Мудараба

Мудараба, ошондой эле кырад же мукарада деп атлат, Бул, инвестиция жана каржылоо үчүн колдонулган пайданы бөлүштүрүү үлгүсүнүн бир түрү. Бул бөлүктө мударабанын негизинде тескөөгө алынуучу инвестициялык эсептерди иштетүүгө жана пайда алуу укугуну тиешелүү принциптер менен шарттар камтылат.

Мудараба ушул негизде инвестициялык эсеп ээлери-нин депозиттерин кабыл алган ислам банктары учун эң кеңири колдонулган жоопкерчилик келишими болуп саналат.

Мудараба AAOIFI №13 «Мудараба» шарият стандартында: «...бир тарап капиталды (рабб-ал-мал) жана әкинчи тарап (мудариб) жумушчу күчүн камсыз кылуучу пайдадагы өнөктөштүк» деп аныкталган.

Учурда колдонулуп жаткан банктык тажрыйбада мударабаны инвестициялык депозиттер жана долбоордорду каржылоо учун да колдонууга болот. Бизнеси башкаруу учун жооптуу болгон мудариб бизнести же долбоорду баштоо жана иштетүү учун кесиптик, уюштуруучулук жана техникалык экспертизаны камсыз кылат. Келишимге жараша, ИКИ долбоорду каржылоодо мудариб (инвестициялык депозиттер боюнча) же рабб-ал-мал катары иш алыш барышы мүмкүн. Мудараба милдеттенмелер жагында ислам банктары тарабынан кеңири колдонулат, ал эми активдер боюнча алганда сейрек колдонулат.

4.1. Инвестициялык эсеп ээлери (ИЭЭ)

Банктын негизги функцияларынын бири – кардарлардын акча каражаттарын сактоого кабыл алуу жана аларды кайтарып берүү – ислам банктары тарабынан биринчи кезекте мудараба келишими аркылуу ишке ашырылат. Инвестициялык эсеп ээси (ІАН) кийлигишпеген (унчукпаган) өнөктөш катары рабб-ал-мал деп аталат. ИКИ каражаттарды тескөөгө алууда (мудариб) агент катары иш алыш барат жана аларды шариятка ылайык каржылоо операцияларына, акцияларга ж.б. инвестициялайт. Пайда жана жоготууну бөлүштүрүү эсептери катары белгилүү болгон инвестициялык эсептер ошондой эле, мушарака келишимине да

негизделиши мүмкүн. Мушарака негизинде эсептөлинген учурда, жоготууну ар бир өнөктөш өз үлүшүнө жараша төлөйт. Демек, бул эсептер пайда жана жоготууну бөлүшүү эсептери деп аталат. Мударабага негизделген эсептер боюнча ИКИ ишенимдүү жак жана мудариб болуп саналат, эгерде анын кайдыгерлиги же алгылыксыз жүрүм-туруму тастыкталбаса, ал жоготуу үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Мушаракада бардык өнөктөштөр бизнести башкарууга катыша алат, ал эми мударабада рабб-ал-мал башкарууга катыша албайт, башкаруу мудариб тарабынан гана ишке ашырылат.

i) Инвестициялык эсептердин түрлөрү

AAOIFI №40 «Мударабага негизделген инвестициялык эсептерде пайданы бөлүштүрүү» деп аталган шарият стандартында аныкталган инвестициялык эсептердин эки түрү төмөнкүлөр:

- чектелбеген инвестициялык эсептер (URIA) – инвестициялык эсептин бул түрүндө мудариб өзү ылайыктуу деп эсептеген инвестициянын кайсыл бир тармагына каражаттарды инвестициялоого мүмкүнчүлүгү бар. Адатта, URIA каражаттары баланста чагылдырылат;
- чектелген инвестициялык эсептер (RIA) – инвестор инвестиция багытталуучу иш багытына же анын түрүнө байланыштуу мударибге белгилүү бир чектөөлөрдү койгондо, ал чектелген инвестициялык эсеп деп аталат.

ii) ИКИ менен инвестициялык эсеп ээлеринин (ИЭЭ) ортосундагы байланыш

Эгерде негизги келишим мудараба болсо, ИКИ менен (ИЭЭ) ортосундагы мамиле мудариб (ИКИ) жана рабб-ал-малдын (инвестициялык эсеп ээлери) мамилеси болуп саналат. Мында ИКИ ар кандай эрежелерге таянган ар башка ролду ойнот. ИКИ ролдору жана ага байланыштуу жоопкерчиликтер төмөндө көрсөтүлгөн:

ИКИнин ролу

Амин (Ишенимдүү)

ИКИ ишенимдүү жак катары акчаны кармайт жана мудараба келишиминде бекитилген шарттарда каражаттардын тескөөгө алышынышы үчүн жооптуу болуп саналат. Бирок, ИКИ иш жүзүндө жоготуу үчүн жооп бербейт.

Вакил (Агент)

ИКИ капиталды камсыздоочу агент катары каражаттарды тескөөгө алат. Эгерде мудариб алгылыксыз жүрүм-туруму үчүн күнөөлүү деп табылбаса, жоготуулар рабб-ал-мал жүктөлөт.

Шарик (өнөктөш)

ИКИ мударабадан түшкөн пайданын өнөктөшү болуп калат.

Дамин (жоопкер/кепил)

Шалаакылык/кайдыгердиктин же алгылыксыз жүрүм-турум кесепетинен улам, жоготууга жол берилген шартта ИКИ бул жоготуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга тийиш.

Ажир (жалданган/кызматкер)

Келишим кандайдыр бир себептерден улам күчүн жоготкон шартта ИКИ анын кызматы үчүн акы алуу-га укуктуу.

Белгилей кетчу нерсе, инвестициялык эсеп ээленин өз ара мамилелери мушараака өнөктөштөрүнүн же катышуучуларынын мамилелерине окшош болуп саналат.

4.2. Мударабага негизделген инвестициялык эсеп боюнча операциялар кантит ишке ашырылат?

Мударабага байланыштуу инвестициялык эсептер боюнча операциялардын түзүмү төмөндө көрсөтүлгөн.

1. Кардар өз акчасын шариятка ылайыктуу жолдор-го инвестициялоо максатында накталай акча түрүндө-гү капиталды ИКИге сунуштайт.

2. Кардардан алынган сумма шариятка ылайык биз-нес долбоорлорго же мурабаха, ижара ж.б. сыйктуу шариятка ылайык каржылоолорго жумшалат.

3. Шариятка ылайык каржылоодон жана долбоор-лордон ИКИ пайдага ээ болушу же жоготууга учура-шы мүмкүн.

4. Кардарларды же бизнес-долбоорлорду каржы-лоодон алынган пайда алдын ала макулдашылган ка-тышка ылайык ИКИ жана ИЭЭ ортосунда бөлүштүрү-лөт, мис. 40%-60%. Чыгым келип чыккан шартта, ал толугу пенен ИЭЭ жүктөлөт.

4.3. Мударабанын шарияттагы эрежеси

i) Мударабанын мыйзамдуулугу

Мударабанын мыйзамдуулугун төмөнкү риваяттардан билүүгө болот:

- Ибн Аббастынн (р.а.) риваятында мындай деп айтылат:

«Аббас бин Абдул-Мутталиб мудараба үчүн акча төлөп, мударибге деңиз менен жол жүрбөөнү, өрөөндөр менен өтпөөнү жана мал менен соода кылбоону жана эгер андай кылса, жоготуулар үчүн Мудариб катары жооп берерин убада кылган». (Табараний, Авсат китеби)

Бул шарттар Пайгамбарга ﷺ жеткирилгенде ал аларды жактырган.

- Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху) бир кишиге жетимдин акчасын мудараба үчүн берген, ал киши ал каражатка Иракта соода кылган (Байхакый).

ii) Мудараба келишими

Мудараба келишимин түзгөн эки тарап тең агентти дайындоо жана агенттикти кабыл алуу укугуна ээ болушу зарыл.

Мудараба келишими милдеттүү эмес, башкача айтканда, келишим түзгөн тараптардын ар бири төмөндө белгиленген эки учурдан башка убакытта аны бир тараптуу токтото алат:

- мудариб өз бизнесин баштаганда, бул учурда мудараба иш жүзүндө же конструктивдүү ээлик кылуу күнүнө чейин милдеттүү бойdon калат;
- келишим түзүүчү тараптар келишим күчүндө кала турган мөөнөттү аныктоого макул болгон шартта, эки тараптын макулдугу жок келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотууга болбийт.

iii) Мударабаны тескөөгө алуу

Мудариб мударабаны келишимде ырааттуу жазылган мандаттын алкагында гана тесмкөөгө алат. Мудариб капиталды толук көзөмөлдөп, аны эркин пайдаланууга тийиш. Рабб-ал-мал унчукпаган (кийлигишпеген) өнөктөш катары кызмат кылат жана мударабаны тескөө жагында ыйгарым укуктарга ээ эмес.

iv) Мударибдин милдеттери жана ыйгарым укуктары

Мудариб мудараба келишиминин максаттарына же түү үчүн болгон күч-аракетин жумшоосу зарыл. Анын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- чексиз мудараба болгон учурда, мударибге ишкерлердин өзүнүн иш чөйрөсүндөгү иштерин жасоого, анын ичинде ишти өзү жүргүзүүгө же агентти даяйндоого (мудариб өз чөнтөгүнөн төлөп) ылайыктуу жерлерди, базарларды тандоого жана Мудараба каражаттарын коргоо ж.б.у.с. уруксат берилет;
- мудариб каалаган убакта, рабб-ал-малдын макулдугу аркылуу мудараба келишимин өнөктөштүк келишиими менен бириктире алат. Өнөктөштүк салышмын мудариб өзү же үчүнчү тарап салышы мүмкүн. Эгерде жаңы келишим биринчи келишимге карата анын инвестициялык жана башкаруу жоопкерчилигине таасирин тийгизбесе, ал үчүнчү тараптан мудараба негизинде каражат кабыл ала алат;
- рабб-ал-мал өз кызыкчылыгын коргоо үчүн мударибге чектөө коюшу да мүмкүн.

Мисалы, мудараба операциялары белгилүү бир рынок же сектор же болбосо белгилүү товарлар менен гана чектелиши мүмкүн.

- рабб-ал-малга анын мудариб менен иштөөгө укугу бар деген шарт коюуга жол берилбейт;

Бирок, мудариб өз алдынча рабб-ал-мал менен кеше алат. Рабб-ал-мал мудариби өнөктөштүккө же анын каражатын мудараба каражатына кошууга мажбурлай албайт ж.б.

- мудариб ушундай эле актив же фонд жетекчиси салт боюнча милдеттүү болгон бардык иштерди аткарууга тийиш;
- мудариб мудараба операциясы учун ачык-айкын максатка жетүү кызыкчылыгы болбосо, активдерди жалпы же базар баасынан төмөн сатууга жана мудараба учун активди жалпы баадан жорору баада сатып алууга укугу жок;
- мудариб, эгерде капитал сунуштоочу тарабынан бекитилсе, мудараба фонддорунан тиричилик учун чыгымдарды алууга укуктуу. Эгерде бул боюнча келишим жок болсо, мудариб каада-салт жана ар кандай себептерге байланыштуу жашоо чыгымдарын (анын ичинде саякатка байланыштуу чыгымдарды) тескей алат;
- мударибдердин мудараба каражаттарын карызга берип же белекке тартуулоосуна, кайрымдуулукка сарptoосуна жол берилбейт (ал алгылыксyz);
- эгерде капитал ээси макулдугун бербесе, мудариб мудараба операциясына байланыштуу укуктан баштарта албайт.

4.4. Пайданы ишке ашыруу

Пайда менен чыгым активдерди баалоонун негизинде б.а. кирешеден чыгымдарды жана келтирилген зыяндарды алып салуу жолу менен эсептелет. Пайда өнөктөштөр ортосунда алдын ала макулдашылган катышка ылайык бөлүштүрүлөт. Чыгымга жол берилген шартта ар бир өнөктөш өз салымынын катышына жараша зыян тартат.

i) Капитал коопсуздугу

Инвестициялык эсепте капиталдын коопсуздугунан кийин гана пайда түштү деп эсептелет жана кандайдыр бир пайданын суммасы бөлүштүрүлсө, ал ишке пайда түшкөн катары эсептелбейт, тескерисинче, алдын ала төлөм (аванс) катары каралат.

ii) Иш жүзүндө жана конструктивдүү жоюу

Мударабада пайданы ишке ашыруудан мурда төмөнкү кадамдар жасалышы керек:

1) Иш жүзүндө же конструктивдүү жоюу жолу менен жүргүзүлүшү мүмкүн болгон мудараба активдерин жоюу. Иш жүзүндө жоюуда бардык активдер накталай акчага айландырылат жана бардык карыздар өндүрүлөт. Конструктивдүү жоюу учурунда накталай эмес активдер эксперттер тарабынан бааланат, ошону менен бирге бардык карыздарды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгүн баалоо жана кайтарымсыз карыздар боюнча тишиштүү чегерүүлөрдү жүргүзүү да каралат. Мударабанын жоюлган активдеринин жалпы наркынын келип чыгышы учун сатууга мүмкүн болгон наркы накталай акча каражатына кошулат.

- 2) Төмөнкү чыгымдардын ордун жабуу:
- Ар бир операцияны ишке ашырууга кеткен тикелей чыгашалар менен кошуу жолу аркылуу инвестициялык эсептердин калдыктарын пайдаланууга байланыштуу чыгашалар.
 - ИКИнин өз ишине тиешелүү чыгашаларды кошпондо, инвестициялык эсептердин калдыктарынын ортот чыгашаларынан түшкөн үлүшү.
- 3) Бөлүштүрүлүүчү пайданы алуу үчүн инвестициялык кирешеден инвестицияга тиешелүү чегерүүлөрдү жана резервдерди чыгарып салуу зарыл. Бул үчүн эки резерв (кам) колдонулат:
- Пайданы текшилөө резерви (ПТР) – мударибдин үлүшүн бөлүштүрүүгө чейинки мудараба кирешесинен (дүң пайдадан) ИКИ тарабынан бөлүнгөн сумма.
 - Инвестициялык тобокелдик резерви (ИТР) – мударибдин үлүшү бөлүнгөндөн кийин инвестициялык эсеп ээлеринин кирешесинен ИКИ тарабынан бөлүнгөн сумма. Бул резерв инвестициялык эсеп ээлери (ИЭЭ) дуушар болушу мүмкүн болгон келечектечи чыгымдарга каршы “коопсуздук жаздыгы” катары колдонулат.

Бир мудараба операциясындагы зыян башка операциялардын кирешесинен жабылышы мүмкүн, ал эми ал кирешеден ашып кетсе, капиталдан кайтарылууга тийиш. Айкын пайда жана чыгым финанссылык мезгилдин акырында же мудараба жоюлган учурда эсептөт. Бир финанссылык мезгил аралыгында келтирилген зыян орду башка финанссылык мезгилдин кирешеси эсебинен толукталууга тийиш эмес.

Мудараба келишими төмөнкү жолдор менен жокко чыгарылышы мүмкүн:

- тараптардын келишимди бир тараптуу токтотуусу (бул милдеттүү эмес келишим экендигин эске алуу менен);
- эки тараптын макулдашуусу менен;
- төлөө күнү келгенде (эгерде ал мөөнөттүү келишим болсо);
- мудараба каражаттары түгөнүп калганда же жого-тууга учурганда;
- мудариб өлгөндө же мудариб милдетин аткарган ИКИ жоюлганда.

4.5. Пайда алуу укугу

AAOIFI №40-шарият стандарты пайда алуу укугуна байланыштуу төмөнкү көрсөтмөлөрдү чечмелейт:

- пайданы бөлүштүрүү ыкмасы белгисиз жагдайларды жана талаш-тартыштарды болтурбоо үчүн так жана белгилүү болушу зарыл. Пайданы бөлүштүрүү бир тарап үчүн бир жолку сумма же капиталдын пайызы эмес катышы боюнча ишке ашырылышы зарыл, анткени бул, эки тарап ортосунда пайданы бөлүштүрүүдөн качууга алып келет;
- мудараба келишимине кол коюу учурунда эки тарап пайда катышын тактап, чечип алуулары зарыл. Эгерде ал келишимге кол коюу учурунда чечилбесе, анда пайданын катышы, эгерде бар болсо, колдонулуп келинген тажрыйбага ылайык эле кароого алынат (мисалы, 50:50). Карап чечкенге салттуу практика жок болсо, мудараба келишими күчүн жоготот жана мудариб ушундай жагдайларда адатта төлөнүүчү эмгек акы алууга укуктуу. Мындан тышкary, бүт пайда рабб-ал-малга кетет;

- ИКИ белгилүү бир салмактуулуктун (мисалы, тенор) негизинде өзүнүн жана ИЭЭнин ар кандай категориялары ортосунда пайданы бөлүштүрүү үчүн түрдүү катыштарды белгилей алат;
- келишим түзгөн тараптардын эч кимисине мудара-ба келишиминен түшкөн пайданы бир жолку сумма катары бөлүштүрүүгө жол берилбейт. Келишим тү-зүүчү тараптар эгерде пайда белгилүү бир чектен же суммадан ашып кетсе, ашыкча сумманы келишим түзгөн тараптардын кайсынысы болбосун өзүнө ала тургандыгын белгилей алышат;
- капиталдын же капиталга айландырылуучу мүлк-түн белгилүү бир түрүнөн же бир бөлүгүнөн түшкөн пайданы эки тараптын бирине гана ыйгарууга жол берилбейт;
- белгилүү бир финансыйк мезгилдин же конкрет-түү келишимдин пайдасын бир тарап үчүн, ал эми экинчи финансыйк мезгилдин пайдасын же конкреттүү келишимди экинчи тарап үчүн бөлүштүрүүгө да жол берилбейт;
- мудариб (ИКИ катары) өз каражатына мудараба каражатын бириктирген шартта, ал өз каражатын жана экинчи тараптын мудараба каражатына мудариби жаздыруу менен ага өнөктөш болот. Бул учурда, мудариб өз ишинин пайдасын жана шерик катары акча каражатынан пайданы алуу үчүн пайданы эки капиталдын ортосунда бөлүштүрүүсү зарыл. Мударибдин өнөктөш катары пайда үлүшү ИЭЭлердин акцияла-ры менен бирдей ыкмада аныкталат;
- ИЭЭнин мударабадан жарым-жартылай же толу-гу менен каалаган убакта чыгып кетүүсүнө уруксат берилет. Финансыйк мезгил аяктаганга чейин эле чыгып кеткен учурда, ошол мезгил ичиндеги пайданы азайтууга же жок кылууга ИКИге жол берилет.

4.6. Пайданы бөлүштүрүү

ИКИ Мударабаны жоюуга жана алынган пайданы мударыб менен ИЭЭ ортосунда мудараба келишиими-нин шарттарына ылайык, тен салмактуулук же балл белгилөө системасын колдонуу менен бөлүштүрүүгө тийиш. Милдеттүү эмес пайданын күтүлгөн нормасын белгилөөгө жол берилет. Бирок пайданы акыркы бөлүштүрүү анын күтүлгөн нормасына эмес, иш жүзүндө же конструктивдүү жоюуга негизделиши зарыл. Ошондой эле, акыркы эсептешүү кийинчөрээк жүргүзүлүшү үчүн иш жүзүндөгү же конструктивдүү жоюуга чейин ИЭЭлерге алдын ала аванстык төлөм суммаларын төлөөгө жол берилет. Мында ушундан кийин гана ИКИ инвестициялык эсептин ар бир ээси пайдалдан өзүнүн так үлүшүн алыши үчүн аванстык суммаларга зарыл болгон толуктоолорду же алып салууларды киргизиши зарыл.

4.7. Капиталдарды жана инвестицияларды коргоо

ИКИ шариятка ылайыктуу ар кандай иш багыттарга инвестиция жумшоо максатында кардарларынан карат жартат. ИКИ инвестиция салынган ошол иш багыттарынан дайыма эле пайда табаарына да кепилдик жок, анткени жоготуу ыктымалдуулугу коштоп жүрөт. Ошондуктан жоготууга жол бербөө үчүн ИКИ өз капиталын жана инвестицияларын коргоо боюнча тиешелүү чаラларды көрүүгө тийиш. Инвестицияны тескөөгө алуучу мударабада жана инвестициялык агенттик келишиминде да капиталды жоготуулардан жана зыяндардан коргоо алуу жагына кылдат көңүл бурушу зарыл. Эгерде инвестицияны тескөөчү келишимге ылайык өз милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аткарбаса, анда ал жоготуулар үчүн жеке жооп берүүгө тийиш (мисалы, инвестицияга карата кайдыгерлик/

шалаакылык мамиле, туура эмес аракеттер же келишимиңдеги алдын ала макулдашылган шарттарынан баштарткан учурда). Мында, жогоруда белгиленген жагдайлар б.а. шалаакылык, туура эмес иш-аракеттер ж.б. далилдениши керек экендигин да белгилей кетүү зарыл; индикативдик же күтүлгөн пайданын ченемине жетишиш албай калуу, жетекчи өз милдетине шалаакылык менен мамиле кылган деген тыянак чыгарууга түрткү бере албайт.

i) капиталды коргоонун жол берилген булактары

Капиталды коргоонун жол берилген булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

- инвестицияны такафул негизинде жабуу капиталды коргоонун, шалаакылыктын, төлөмдөрдүн кечиктирилишинин жана банкрот болуу тобокелдигин басандатуунун эң эле алгылыктуу куралы болуп саналат. Такафул келишимин инвесторлор да, алардын агенти да түзө алат;
- келечектеги жоготуулардан капиталдын коргулушун камсыз кылуу үчүн финансыйлык мезгилдин кирешесинен резерв түзүү.

ii) Капиталды коргоонун тыюу салынган булактары

ИКИГе капитал коопсуздукун камсыз кылуу максатында шариятта тыюу салынган булактарды колдонууга уруксат берилбейт. Мыйзамдуу максатка жетүү үчүн жол берилбegen ыкмалардын мисалдарына төмөнкүлөр кирет:

- шалаакылыкка карабастан, капитал чыгымы үчүн жоопкерчиликти инвестицияны тескөөчүгө жүктөө;
- инвестиция тескөөчүнүн пайдасына үчүнчү жактардын аракетинен улам келип чыгышы ыктымал болгон ар кандай зыян ордун толтурууга жана

- инвестиция тескөөчүгө доо коюу мүмкүнчүлүгү менен абсолюттук кепилдик берүү;
- инвестициялык агенттен активди белгиленген же алдын ала макулдашылган баада сатып алуу убадасы;
 - үчүнчү тараптын капитал чыгымын төлөп беришине кепилдик.

4.8. Салттуу банкинг менен ислам банкингидеги банктык депозиттерди салыштыруу

Акчаны депозитке жайгаштыруу ислам банкында жана мурдатан бери иштеп келген банкта окшош көрүнүш болгону менен, ислам банкында аманатчы тараптын катышуусу олуттуу болгонуна байланыштуу, негизги түзүмүндө айырма бар.

Ислам банкына жана мурдатан бери иштеп келген банкка салынган банктык депозиттерди салыштыруу

Салттуу депозиттер	Исламий депозиттер / инвестициялык эсептер
Акы төлөнүүчү депозиттер аманат жана мөөнөттүү депозиттик эсептер аркылуу жүргүзүлөт.	Исламий сыйакы төлөө эсептери өнөктөштүк режимдерине негизделет (адатта мудараба же вакалада).
Негизги карыздын төлөнүшүнүү тарабынан кепилденет.	Негизги карыздын төлөө банк тарабынан кепилденбейт.
Негизги карыздын кайтарылышы пайыз түрүндө да кепилденет.	Негизги карыздын кирешеси кепилденбейт жана акча каражатынын колдонулушуна көз каранды. Пайда өлчөмү иш натыйжалуулугуна жараша өзгөрүп, пайдага же чыгымга алып келиши мүмкүн.

5. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча жалпы маалымат берилди:

Мушарака – эки же андан көп тараптар долбоорду каржылоо жана аны тескөөгө алуу үчүн бириккен исламий өнөктөштүк келишими. Шарикатул-мулк жана Шарикатул-акд анын кеңири жайылтылган түрү болуп саналат.

Кемүүчү мушарака – бул эки тарап ортосундагы келишим, анда бир тарап келишимдин мөөнөтү ичинде әкинчи тараптын капиталын ақырындап сатып алууга милдеттүү. Бул адатта, турак жайды каржылоо келишимдеринде колдонулат.

Эгерде эки же андан көп тараптар долбоорду иштеп чыгуу же бизнести башкаруу үчүн бири-бирин каржылап, әкинчиси долбоорду же бизнести башкарса, анда ал мудараба деп аталат. Мудараба – ислам банктары тарабынан депозиттер үчүн эң эле кеңири колдонулган келишим.

Салттуу финансыйлык институттардагы депозиттерден айырмаланып, мударабада ИКИ инвестициялык эсеп ээлеринен депозиттерди, пайданы жана чыгымды бөлүштүрүүнүн негизинде кабыл алат, мында негизги сумманы төлөп берүүгө да жана кайтарып берүүгө да кепилдик бербейт.

4

БӨЛҮК

ИЖАРА ЖАНА
ИЖАРА МУНТАХИЯ
БИТТАМЛИК

1. Киришүү

Бул бөлүктө исламий ижарага негизделген ижара келишимин кароого алынат. Ижара –ижараачыга жерди, мүлкүү же жабдууларды ижарага берүү боюнча келишим. Ижара эрежелери кадимки лизинг келишимдеринен айырмаланып турат, демек аны колдонуунун теориялык негиздерин жакшылап чечмелеп түшүнүү зарыл.

Алгач ижаранын мыйзамдуулугун жана функционалдуулугун иликтеп көрүү талап кылышат. Андан ары ислам каржылоосундадо ижара келишимдерин колдоңууга тиешелүү сөз болот. Ижаранын шарттары, кепилдиктери жана күрөөлөрү каралоого алынат. Башка бардык келишимдер сыйктуу эле, ижара келишими да аны түзүү же токтотуу жолу менен жыйынтыкталат. Ижара келишимин токтоткон жагдайлар, ошондой эле ижарага алынган мүлккө менчик укугун өткөрүп берүү механизми, акырында келип, ижарага байланыштуу шариятка туура келбegen тобокелдиктер, ошондой эле саттуу жана кайра ижарага алуу операцияларынын зарыл шарттары кароого алынат.

2. Ижара

ИКИ популярдуу каржылоо инструменти катары ижарага негизделген продукттарды сунуштайт жана бул, көптөгөн юрисдикцияларда алардын кирешесинин олуттуу бөлүгүн түзөт.

Бул бөлүктө ижаранын укуктук негиздерин жана механизмин кароого алуу менен терең түшүнүк алууга басым жасалат. Ошондой эле, ижара түрлөрүнөн

айырмаланып, ислам каржылоосундагыдогу ижа-ра келишимдерин колдонуу механизмдери кылдат чечмеленет.

Ижара – шарияттын негизги жана кошумча булактары тарабынан уруксат берилген келишим. Ислам дини коомчулуктун муктаждыктарын канаттандыруу үчүн ижарага уруксат берген, анткени бир активге же мүлкө ээ болуу жана аны колдонуу ресурстары бардыгын-да эле боло бербейт.

Ижара термини бир пайда үчүн компенсацияны билдириет. Аны төмөндө көрсөтүлгөндөй классификациялоого болот:

Ижаранын түрлөрү **Активдер ижарасы**

Узуфрукт түрүндө уруксат берилген пайда алына турган белгилүү бир активди убактылуу пайдалануу (жалдоо) же ижарага берүү.

Кызмат көрсөтүү ижарасы

Жумушчу күчүн жалдоо жана сыйакыга байланыштуу ар кандай келишим.

Алдыда AAOIFI № 9 «Ижара жана ижара мунтахия биттамлик» деп аталган шарият стандартында каралган ижара иши жөнүндө сөз болот, ал активдер ижарасына тиешелүү.

Ижаранын мисалы

Кардад Toyota Motors компаниясынан жаңы автоунаа сатып алууну каржылоо үчүн ислам банкына кайрылган. Анын заводдон чыккан баасынын 30% төлөөгө гана каражаты бар болчу. Ислам банкы ага ижара каржылоосун сунуштайт, мында банк унааны сатып алып,

кардарга ижарага берет. Иш кагаздары триздетилип, төлөм графиги кардарга макулдашылат.

6 айдан кийин башкы кеңсенин кызматкерлери автоунаанын өткөн 2 айда иштебегендигин аныктайт. Кардар бул маалыматты жакын жайгашкан филиал менен бөлүшөт, бирок филиалдан башкы кеңсеге бул тууралуу расмий билдириүүгө үлгүрүшкөн эмес. Автоунаа аны жасап чыгаруу учурунда жол берилген кемчилдиктерден улам ишке жараксыз абалда болсо да, банк ижара акысын алууну уланта берген. Маалымат алышандан кийин, автоунаа жараксыз болуп турган мезгил үчүн ижара акысы өзгөртүлгөн.

2.1. Ижара аныктамасы

ААОIFI тарабынан берилген негизги аныктамага ылайык:

Ижара термини келишим боюнча мүлкүү ижарага берүү дегенди билдирет. Ага ылайық, аныкталган ыкмада белгиленген сыйакы үчүн белгилүү бир мөөнөткө узуфрукт түрүндөгү уруксат берилген пайда алынат.

Ижара сунуштоочу (му'жир) мүлкүү пайдалануу жана/же ижарага берүү менен пайда табат, ал эми ижарачы (муста'жир) ижара мүлкүү колдонууга/пайдаланууга укуктуу жана ишенимдүү өкүл болуп да саналат. Негизинен, ижара келишиими, адатта, ижарага берүүчүгө таандык болгон мүлкүү үчүн түзүлөт, ал эми ижарачы мүлкүүн узуфруктуна ээ болот. Ижарачы ижарага берүүчүгө «ужра» деп аталган мүлкүүн узуфрукту үчүн же пайдалангандыгы үчүн ижара акысын төлөп берүүгө тийиш.

Ижара кадимки сатуудан кыйла айырмаланат. Негизги айырмачылыктардын бири – сатуу даароо (ээликти/тобокелдикти өткөрүп берүү менен)

жүргүзүлөт, ал эми ижара келишимин келечекте кайсыл бир күнү түзүүгө болот. Бул айырмачылыктар киинки бөлүктө ырааттуу кароого алынат.

2.2. Ижара келишими кантип ишке ашат

Кардар ИКИге материалдык мулк же өнөр жай жабдуулары сыйктуу негизги активдерди каржылоого тиешелүү талап менен кайрылат. ИКИ кардардын муктаждыгын жана кредитти төлөө жөндөмдүүлүгүн баала-гандан кийин ижара продуктун сунуштайт. Ижара келишимин түзүүдө төмөнкү кадамдар ишке ашат:

1. Кардар ИКИге керектүү актив тууралуу маалымат берет. Эгерде ИКИ активге дароо ээ болбосо, ал түздөн-түз сатып алат же анын атынан талап кылынган активди сатып алуу үчүн кардарды өз агенти катары дайындаит.
2. ИКИ төлөмдү жүргүзөт да, талап кылынган активге ээ болот. ИКИ ошондой эле, сатуучудан менчик укугун алат.
3. Ижара келишими түзүлүп, актив ишке/пайдала-нууга жарактуу абалда тапшырылгандан кийин ИКИ активди кардарга ижарага берет.
4. Кардар айлык/чейректик/жылдык ижара акысын төлөйт (сумма келишимге ылайык мезгил-мезгили менен өзгөрүшү мүмкүн).
5. Ижара мөөнөтү аяктагандан кийин мулкту кардарга өткөрүп берүү ижаранын түрүнө жараша болот. Эгерде ал кадимки ижара операциясы болсо, актив ИКИге кайтарылып берилет. Бирок, эгерде ижара ээлик кылуу менен бүтсө (ижара мунтажия биттамлик), анда кардар ИКИден активди өзүнчө сатуу келишими аркылуу же ИКИ тарабынан белекке берүү аркылуу ала алат.

2.3. Ижаранын мыйзамдуулугу

Ижара – бул кызмат көрсөтүүнү сунуштоо же ижара келишими жана анын мыйзамдуулугу Курандан, сүннөттөн жана аалымдардын ижмаасынан алынган.

Куранда Муса пайгамбардын окуясы баяндалып жатып, ал жардам берген кыздардын биринин атасына берген насааттары төмөнкүчө айтылат:

«Оо атаке, аны (ишке) жалдап алып кал. Чындыгында, ал жалданган адамдардын мыктысы, күчтүүсү жана ишенимдүүсү» (Касас сүрөсү, 26-аят)

Ижаранын мыйзамдуулугу Мухаммед пайгамбардын ﷺ төмөнкү хадистеринен да келип чыгат, анда пайгамбар төмөнкү сөздөр менен жалданма жумушчуунун укуктарын баса белгилеген:

«Ким жумушчууну жалдаган болсо, ага эмгек акысын билдириүүгө милдеттүү».

(Сунан ибн Маажа, 2/817 Аль-Хайсами Мажам аз-Зааид, 4/98).

«Тери кургай электе жумушчуунун акысын төлө».

(Сунан ибн Маажада, 2/817 жана Ат-Табрани «Аль-Мужам ал-асват»).

Төлөмдүн ордуна, адам жалдоо менен кызмат көрсөтүү же активди пайдалануу жолу менен кызмат көрсөтүү мыйзамдуу жана кеңири тараалган. Жогорудагы аяттарда жана хадистерде кимdir-бирөөнүн же бир нерсенин кызматына же узуфруктка жалданууга басым жасалган.

2.4. Ижара мүлкүнүн түрлөрү

Ижаранын кадимки лизингге окшоп эки түрү бар – операциялык жана финансыйлык лизинг. Шариятка ылайык ижара да эки түрдү камтыйт:

- ижара ташгылийя;
- ижара мунтахия биттамлик.

Ижара ташгылийя менен ижара мунтахия биттамлик ортосундагы айырма – экинчи түрүндө ижара кардар мөөнөтү аяктагандан кийин активге ээлик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Ижара ташгылийя

Ижара ташгылийя – бул, салттуу лизингдеги операциялык ижарага окшош келет. Ижараны колдонууда мүлккө болгон менчик укугу ижара сунуштоочудө (ИКИ) калат жана анын узуфрукту ижарачыга (кардарга) ижара мөөнөтү ичинде гана колдонууга берилет. Мөөнөттүн аягында актив эс sine кайтарылат. Актив ижарачыга кайтарылмайынча ижара акысы төлөнбөйт (б.а. ижара каттоого алынбайт). Менчик укугу ижара мөөнөтүнүн алкагында ижара сунуштоочудө калат. Ижара сунуштоочу мүлккө ээлик кылууга байланыштуу бардык тобокелдиктерге жана сыйакыларга ээ болот. Активди пайдаланууга боло турган абалга келтириүүгө байланыштуу бардык чыгымдарды ижара сунуштоочу өзүнө алууга тийиш. Ижаранын бул түрүндө үйдү же дүкөндү ижарага берүү шарты кенири таралган.

Ижара мунтахия биттамлик

Бул негизги активди сатып алууда узак мөөнөттүү бизнес талаптарына ылайык келтирилген ижаранын заманбап түрү. Мында, ижара сунуштоочу (ИКИ) ижарачыга (кардарга) керектүү активди макулдашылган

негизде белгилүү бир мезгил аралыгына ижарага алуу үчүн сатып алат жана ижарага берет. Ижаачынын активди ижара келишиминин аягында сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу ижара мунтахия биттамликтин айырмaloочу өзгөчөлүгү болуп саналат. Бул опция ар кандай формада болушу мүмкүн, ижара мөөнөтүнүн аягында арзандатылган же катталган нарк боюнча сатуу, белекке берүү же кардарга менчикти/менчик укугун акырындык менен өткөрүп берүү. Ижара мезгил аралыгынын ичинде ижара мунтахия биттамлик ижара ташгылийя сыйактуу колдонулат – ИКИ бардык менчик тобокелдиктерин көтөрөт жана активди пайдаланууга жарактуу абалга келтирүү үчүн зарыл болгон бардык чыгымдарды өзүнө алат. Ижара мөөнөтүнүн акырында менчик укугун кардарга өткөрүп берүү үчүн өзүнчө сатуу же белекке берүү келишими түзүлөт.

Ижара мунтахия биттамлик үчүн колдонулган синоним термин бар, ал ижара ва иктина деп аталат.

2.5. Салттуу лизинг менен ижара мунтахия биттамлик ортосундагы айырмачылыктар

Төмөндө салттуу финанссылык лизинг менен ижара мунтахия биттамлик ортосундагы негизги айырмачылыктар камтылган.

Салттуу финансыйлык лизинг	Ижара мунтахия биттамлик
Ижарага берилүүчү актив банкка таандык эмес.	Ижарага берилүүчү актив банкка таандык
Банк активге келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт. Кардар биринчи күндөн тартып эле ээлик кылуу тобокелдигин өз мойнуна алат.	Эгерде мындај жоготуу кардардын шалаакылыгынан келип чыкпаса, активдин зыян тартуусуна байланыштуу бардык тобокелдиктерди банк өзүнө алат.
Активди жеткирүүгө чейин эле ижара акысын талап кылууга болот.	Активди жеткирүүгө чейин эч кандай ижара акысы алынбайт жана талап кылынбайт. Алынган ар кандай авансстык ижара акысы актив пайдаланууга жарактуу абалга келтирилгене чейин банктын жоопкерчилигинде калат.
Банк иижара келишимин эч кандай себепсиз эле бир тараптуу токтотууга укуктуу.	Келишимди токтотуу (ал тургай келишимди өзгөртүү) эки тараптын макулдугу менен гана ишке ашырылат жана тараптардын бирөөсү келишимди бир тараптуу токтотуусуна жол берилбейт (эгерде тараптардын бири келишим шарттарын бузбаса).
Өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн айыппул алынат жана ал банктын кирешесине кошулат.	Өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн айыптык төлөм (пул) алдын алуу чарасы катары гана алынат жана кайрымдуулукка жумшалат (банктын кирешесине кошулбайт).

2.6. Мурабаха менен ижара ортосундагы айырмачылыктар

Ижара келишиими адатта бир катар корпоративдик жана керектөө продукттары үчүн колдонулат, мисалы унаа ижарасы, өндүрүш жана техника ижарасы жана

үй/мүлк ижарасы. Сукук каражатынын басымдуу көпчүлүгү ижара жана анын варианттарына негизделген.

Мурабаха менен ижара ортосундагы айырмачылыктар:

Мурабаха	Ижара
<p>Корпоративдик жана керектөө продукттары учун колдонулат, адатта жүгүртүү капиталын каржылоодо, унаа каржылоосунда, башка негизги каражаттарды каржылоодо, ошондой эле турак жайларды каржылоодо колдонулат.</p> <p>Келишим предмети туруктуу активдер, тез бузулуучу буюм/заеттар же чарбалык материалдар болушу мүмкүн. Көбүнчө кыска мөөнөттүү. Бир жолку кошумча төлөөгө байланыштуу туруктуу төлөмдөр (сатуу баасы бекитилген жана түзүлгөндөн кийин өзгөртүүгө болбайт). Сатуу/менчик укугун туруктуу өткөрүп берүүгө негизделет. Эч кандай амортизация жок. Менчик укугу биринчи күнү, башкача айтканда, сатуу келишимин түзүү учурунда өткөрүлүп берилет.</p> <p>Камсыздандыруу/такафул (биринчи күндөн баштап активдин ээси болгон) кардардын жоопкерчилгингинде калат.</p>	<p>Юридикалык жана керектөө продукттары учун адатта унааларды, үйлөрдү, жабдууларды, башка негизги каражаттарды ж.б. каржылоодо колдонулат.</p> <p>Келишим предмети туруктуу активдер гана болушу мүмкүн. Көбүнчө орто жана узак мөөнөттүү.</p> <p>Туруктуу же өзгөрүлмө чен; чендер мезгил-мезгили менен (мисалы, жылдык) өзгөрүшү мүмкүн, бул ИКИге көбүрөөк ийкемдүүлүктү берет.</p> <p>Узуфрукт келишим түзүлгөн учурда ал өткөрүлүп берилген ижарага негизделет. Ижара мөөнөтү аяктагандан кийин (ижара мунтажия биттамликтө) мүлк сатылышы, бирок өзүнчө макулдашуу аркылуу гана сатылышы мүмкүн.</p> <p>Амортизация ИКИ тарабынан эсептик-каттоого алынат. Менчик укугу өткөрүлүп берилбейт; ижара мунтажия биттамликтө өткөрүп берүү опциясы ижара мөөнөтү аяктагандан кийин жеткиликтүү болот.</p> <p>Камсыздандыруу/такафул – ижара мөөнөтү ичинде ижара сунуштоочу/ээлик кылуучу катары ИКИнин жоопкерчилгингинде калат.</p>

2.7 Ижара шарттары

Ар кандай келишимде талап кылышында, ижара келишимин түзүүчү тараптар келишим түзүү үчүн зарыл болгон мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек, б.а. ижара келишиминде төмөнкү шарттар аткарылыши зарыл:

- менчик укугун эмес, узуфруктту өткөрүп берүү. Кардарга менчик укугун эмес, узуфруктту өткөрүп берүү ижара келишиминин эң маанилүү элементи болуп саналат;
- сунуш жана кабыл алуу. Ижара келишими бардык башка келишимдер сыйктуу актив ээсинин (ИКИ) сунушунан жана кардар тарабынан макулдашылган төлөмдү кабыл алуудан турат.

Келишим предмети:

- келишим предмети болгон нерсе шарият боюнча мубах болушу керек;
- объект баалуу, аныкталган жана эсептеле турган болууга тийиш, ал эми анын узуфрукту экономикалык баалуулукка ээ болушу зарыл. Активдин мүнөздөмөсү анын түрүн, моделин жана активге жараша башка реквизиттерди камтып, так жана даана жазылууга тийиш. Албетте, бул предмет боюнча кандайдыр бир белгисиздикти четтетүү үчүн жасалууга тийиш;
- предмет шарият уруксат берген түрдө колдонулушу шарт; мүлкүү шариятка туура келбegen максатта, билип туруп ижарага берүүгө болбойт, мисалы, банкка же шарап дүкөнүнө же казиного ж.б.;
- ижара келишиминдеги мүлк реалдуу мүлк категориясында болушу зарыл, б.а. техникалар, жер, унаалар ж.б. Актив оригиналдуу/физикалык түрдө болуп, колдонулганынан улам өзгөрбөөгө тийиш. Заттык курамын керектебестен колдонууга мүмкүн

болбогон нерселердин катарына кирбеши керек, мисалы. кант, буудай, арпа ж.б. Ижарага алынган мүлк актив сакталып турганда колдонулушу керек, анткени ижара предмети актив эмес, узуфрукт болуп саналат;

- ижарага берилүүчү актив же ал активдин узуфрукту ижара келишимине кол коюлганга чейин ИКИ тарбынан алышызы зарыл. Бирок, эгерде ИКИ активге ээ болбой туруп, ижаракыга так мүнөздөмөлөрдү бере алса, ижара келишими түзүлүшү мүмкүн.

Ижара төлөмү:

- мүлк ижаракынын (кардардын) колунда болгондо жана колдонууга жарамдуу абалда болгондо гана ИКИ ижара акысын ала алат;
- активди/мүлктүү тейлөө акысын төлөө кардардын милдети;
- кардар активдин/мүлктүн кемчиликтерине жана бузулушуна жол бербеген болсо, анда ИКИнин жоопкерчилигинде болот;
- ИКИ актив боюнча тобокелдиктерди өз мойнуна алат жана ал менчикке байланыштуу эч кандай тобокелдиктерди же чыгымдарды кардарга өткөрүп бербеши керек. Такафулду жабуу аркылуу жетишүүгө мүмкүн болгон актив тобокелдигинен сактануу ИКИнин приоритети болуп саналат;
- эки тарап ижара акысын жаңыртуу жолу менен келечек үчүн, башкача айтканда, ижаракы или эч кандай пайда ала элек мезгил үчүн ижара келишимин өзгөртүүнү макулдаша алышат. Өткөн мезгил үчүн ижара акысы или төлөнө элек болсо, ижаракы

- ижараға берүүчүгө карыз болуп жана аны өзгөртүүгө мүмкүн болбой калат;
- ижаралар алдын ала аныкталган эталондун негизинде туруктуу же өзгөрүлмө болушу мүмкүн. Өзгөрүлмө ижара шартында, биринчи ижара белгилүү болушу керек жана кийинки ижара формуласы алдын ала макулдалышы зарыл. Өзгөрүлмө ижара акысынын чеги/чектөө (суммасы же эталондук чен боюнча) гаарарды болтурбоо үчүн макулдашуу учурунда аныкталууга тийиш. Салттуу эталонду колдонууга жол берилет.

Мисалы: LIBOR;

- ИКИ белгилүү бир мөөнөт ичинде келишимди бузууга укугу бар ижарачы менен ижара келишимин түзүүдө ижара акысынын алдын ала төлөмү катары арбун (шертпул) ала алат. Ижарачы ушул учурда ижара келишимин токtotсо, ИКИ арбунду кемитип кармап кала алат. Келтирилген зыянды өндүрүп алгандан кийинки ашкан сумманы кайтарып берүү шарты алгылыктуу;
- ижара акысы ижара келишиминин мөөнөтүн камтыган бир жолку төлөм түрүндө же мөөнөттүн айрым бөлүгүн бөлүп-бөлүп төлөө менен чагылдыруулауга тийиш.

Ижарадагы чыгымдар:

- эскилигине, техникалык тейлөөгө жана күнүмдүк пайдаланууга кеткен чыгымдар кардарга (ижарачы) жүктөлөт;
- ал эми ижара сунуштоочу катары ИКИ менчикке байланыштуу салык камсыздандыруусу жана негизги тейлөө чыгашалары сыйктуу чыгымдарды өз мойнуна алышы зарыл.

Ар түрдүү:

Ижара келишими белгилүү бир жак үчүн белгилүү бир убакыт мөөнөтүн көрсөтпөстөн, ошол эле мүлктүн бир эле көрсөтүлгөн узуфрукту жана ижара акысынын узактыгы үчүн бир нече ижарапчы менен түзүлүшү мүмкүн. Мында ар бир ижарапчы белгиленген эрежелерге ылайык мүлктөн өзүнө бекитилген убакыттын ичинде пайда көрө алат. Бул узуфрукттан пайда алууда убакытты бөлүштүрүүнүн бир түрү.

2.8. Ижара кепилдиги / коопсуздугу жана ижара дебитордук карыздарын жөнгө салуу

Ижара келишими ижарапчыдан ижара сунуштоочугө төлөнүүчү рента түрүндөгү карызды пайда кылат. ИКИ ижара акысын төлөөнү камсыз кылуу үчүн ижарапчыдан кепилдикти же ижарапчынын бир бөлүгүн кыянаттык менен пайдалануудан же шалаакылыктан, мисалы, үчүнчү жактарга таандык болгон активдер, кепилдиктер же ижарапчынын активдерине карата укуктарды өткөрүп берүү сыйктуу кепилдикти ала алат, мындаай укуктар өмүрдү же мүлкүү камсыздандыруу боюнча жол берилген төлөм болсо да, ал ижарапчынын пайдасы үчүн болот.

Эки тарап ижара акысын толугу менен алдын ала төлөп берүүгө же ижара акысын бөлүп төлөгө макулдашусу мүмкүн. Эгерде ижарапчы белгиленген мөөнөт боюнча билдириүү алгандан кийин үзгүлтүксүз төлөмдү жүйөлүү себепсиз кечикитирген болсо, (актив ижарапчыга калган мөөнөткөн пайдаланууга берилген жагдайда) ижара сунуштоочу калган төлөмдөрдү дароо төлөп беरүүсүн шарттай алат. Алдын ала ар кандай ижара же төлөм аткарылбай калган/кечикирилген учурда калган төлөмдөрдү тездетүү ижара мөөнөтүнүн акырында же ижара келишимин токtotуу учурунда төлөнүүгө

тийиш. Ижара сунуштоочу тарабынан ыкчам төлөө үчүн белгиленген мөөнөттөн кийинки мөөнөттүн узартылыши, бүтүндөй узартту мөөнөтү ичиндеги төлөмдү кийинкиге калтырууга макулдук катары каралат, ижарачынын укугу катары каралбайт.

Ижарачы төлөмдү кечиктирген учурда, ижарага берүүчү тарабынан ижара акысын көбөйтүү каралышы мүмкүн эмес. Бирок, келишимде төлөмдү жүйөлүү себепсиз эле кечиктирген ижарачы төлөнө турган ижара акысынын белгилүү бир суммасын же пайызын кайрымдуулукка жумшоого милдеттендирилиши мүмкүн. Мындай сумма ИКИНИН шарият кеңешинин көзөмөлү алданда кайрымдуулук иштерине сарпталуусу зарыл.

Ижарачы тарабынан сунушталган камсыздоодон өндүрүп алынган учурда, ижара сунуштоочу мындай суммалардан бардык ижара төлөмдөрүн эмес, өткөн мезгилдер үчүн ижара акысына тиешелүү болгонду гана кармап кала алат, мөөнөтү бүтө элек төлөмдөр жана ижарачы ижарага алынган активден пайда ала элек мезгилдерге карата төлөмдөрдүн алыныши мүмкүн эмес.

Ижарачы келишимди бузууга жол бергендиги үчүн ижара сунуштоочу зарыл болгон бардык мыйзамдуу компенсацияларды камсыздоодон кармап кала алат.

3. Ижарага алынган мүлктуу сатуу, ижара келишиимиң токтотуу жана менчик укугун өткөрүп берүү

Ижара келишиими милдеттүү келишим, аны эч ким экинчи тараптын макулдугусуз токтото албайт. Ижарап мунтахия биттамлик шартында ижарага алынган мүлктүн менчик укугун ижарачыга өткөрүп берүү аркылуу келишим түзүлөт.

Бул бөлүктө ижарага алынган мүлк ижарачыга же үчүнчү жакка сатылганда, же бузулуп, пайдалана албай калганда эмне болору кароого алынат. Ошондой эле, ижара келишиими кантип жыйынтыкталышы мүмкүн экендигин жана ижарага алынган мүлктүн менчик укугун ижарачыга өткөрүп берүү маселелери кылдат кароого алынат.

3.1. Ижарага алынган мүлктуу сатуу же ага зыян келтирүү

Ижара сунуштоочу ижарага алынган мүлктуу ижарачыга сатса, ижара келишиими токтотулат (анткени менчик укугу ижарачыга өткөндөн кийин ижарага бөрүүчүдө болбой калат).

Ижарага берүүчү ижарага алынган мүлктуу ижарачыдан макулдук алbastan үчүнчү жакка сатууга укуктуу. Эгерде ижара келишиими жөнүндө үчүнчү тарапка билдирилбесе, ал сатууну токтото алат. Үчүнчү тарапка маалымдалган жана ага макулдук берилген учурда, ал жөн гана калган мөөнөт үчүн ижара мүлкүнүн мурдагы ээсинин ордун ээлеп калат.

Ижарага алынган мүлк толугу менен жок кылынган шартта ижара келишиими токтотулат (эгерде идентификацияланган мүлк боюнча түзүлсө). Эгерде бул ижарачынын шалаакылыгынын же туура эмес

жүрүм-турумунун кесепети болбосо (бул учурда ал зиянды төлөп берүүгө же активди алмаштырууга милдettүү) ижарага алынган мүлктүн бузулушу же жок бозулушу үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Ижарага алынган мүлк бузулууга туш болуп, андан күтүлгөн пайда азайган шартта, ижарачы ижара келишимин бузууга укуктуу. Ижарачы менен ижара сунуштоочу мүлк жарым-жартылай бузулган учурда, ижара акысын өзгөртүү жөнүндө өз ара макулдаша алышат же ижарачы келишимди токтотуу укугунан баш тарта алат. Эгерде ижара сунуштоочу (ижараачынын макулдугүү менен) келишим мөөнөтү аяктагандан кийин ошондой эле пайда менен толтурмайынча, ижарачы активден пайда ала албаган мезгил үчүн ижара акысын алууга укугу жок.

Ижарачы ижарага алынган мүлкүү колдонууну токтотсо же аны ижара сунуштоочуга анын макулдугусуз кайтарып берсе, ижара акысы ижаранын калган мөөнөтү үчүн гана төлөнөт. Ижарага берүүчү ушул мезгил ичинде мүлктүү ошол учурдагы ижараачынын карамагында кармоого милдettүү.

3.2. Ижара келишиминин токтотулушу, мөөнөтүнүн аяктоосу жана аны жаңыртуу

Ижара келишимин эки тараптын макулдугу менен токтотууга болот, бирок форс-мажордук жагдайлардан башка учурларда же ижарага алынган мүлктө аны пайдаланууну олуттуу түрдө кыйыннаткан кемчилик болбосо, бир тараптуу токтотууга жол берилбейт. Бир тарап келишимди бузуу опциясын камсыз кылган учурда да токтотуу мүмкүн, мында опцияга ээ болгон тарап аны көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде аткара алат.

Ижарачы ижара акысын төлөбөөсө же өз убагында төлөбөсө ижара сунуштоочу келишимди бузууну шарттай алат.

Ижара келишими эки тараптын көзү өтүшү менен токтолбайт. Бирок, ижарачынын мураскорлору келишим мураскордун каза болуп калышы кесепетинен алардын ресурстары учун өтө оор жана муктаждыктарынан ашып кеткендигин далилдей алысса, ижара келишими токтолулушу мүмкүн.

Ижара келишими белгилүү бир мүлктүү ижарага алууда же ижарага алынган мүлктүү толугу менен жок кылуу же узурукттан пайдалана албай калган учурда токтолутат.

Эки тарап тең ижара келишимин башталган күнүнөн мурда токтото алат.

Мөөнөтү аяктагандан кийин ижара токтойт, бирок ал жүйөлүү себептерден улам, мисалы, транспорт карражаттарын ижарага алууда белгиленген жерге кечи-гип келүү, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү учун ижарага алынган жерден оруп- жыйноо мөөнөтү кечиктирилген учурда улантылыши мүмкүн. Андан ары ижара үстөмдүк кылган рыноктук нарктын негизинде ижара төлөмү менен улантылат. Ижара башка мөөнөткө узартылыши мүмкүн жана мындай жаңылоо баштапкы мөөнөт бүткөнгө чейин же жаңы мөөнөт башталганда жаңы келишимге мындай узартуу жөнүндө жобону камтуу аркылуу автоматтык түрдө жургүзүлүшү мүмкүн, эгерде тараптардын бири экинчисине ал тууралуу экспертпеген болсо, келишимди узартпоо ние-тин билдириген болот.

3.3. Ижара мунтахия биттамлик боюнча менчикке өткөрүп берүү

Ижара мунтахия биттамликтөө ИКИ кардардын арызын алгандан кийин активди сатып алат. Ижара мунтахия биттамлик келишими мүлктуу сатуу же белекке тартуулоо келишими аркылуу кардарга өткөрүп берүү менен түзүлөт. Ижарага алынган актив келечектеги күчүнө кире турган сатуу келишими боюнча өткөрүлүп бөрилбешин камсыз кылуу маанилүү. Эки келишим (ижара жана сатуу) өз-өзүнчө түзүлүүгө тийиш. Сатуу процесси ижара келишими түзүлгөндөн (колдонуу мөөнөтү аяктагандан) же токтотулгандан кийин гана ишке ашырылышы мүмкүн. Шарият эки келишимди бир келишимдей кароого уруксат бербейт, анткени бул келишимдин жокко чыгарылышын шарттайт.

Келишимдин башталышында активге болгон менчик укугу ижарачыга өтүп кетпешин камсыз кылуу маанилүү. Актив бардык ижара акысы төлөнгөнгө чөйин ижара сунуштоочунун менчигинде калууга тийиш.

Менчик укугун төмөнкү жолдордун бири аркылуу өткөрүп берүүгө болот:

- токендик (номиналдык) суммага же башка төлөмгө же ижарага алынган мүлктүн рыноктук баасын төлөө жолу менен же ижара акысынын калган суммасын төлөөнү тездетүү жолу менен сатууну убада кылуу аркылуу;
- ижара мөөнөтүнүн аягында эч кандай акы сурабастан белекке (хиба) берүүнү убада кылуу аркылуу;
- калган төлөмдөрдүн төлөнүүсү сыйктуу белгилүү бир шарт боюнча өткөрүп берүү убада кылышнат. Ижара келишими калган ижара акысы төлөнгөн шартта, мүлктуу белекке тартуулоо убадасы менен айкалышкан болсо, ижарага алынган мүлккө болгон менчик шарты аткарылгандан кийин кол коюла

- турган башка документсиз эле ал ижарачыга өтөт. Бирок, ижарачы бир эле төлөмдү төлөй албай калса, активге болгон менчик укугу ага өтпөй калат;
- юридикалык укукту акырындык менен өткөрүп берүү – актив юридикалык укукту акырындык менен өткөрүп берүү аркылуу кардарга өтүшү мүмкүн. ИКИнин активдеги үлүшү бир катар бирдиктерге бөлүнөт. Кардар бул бирдиктерди мезгил-мезгили менен макулдашылган мөөнөт ичинде, макулдашылган баада сатып алат. Кардар бул бирдиктерди сатып алғандан кийин, ал активдеги менчик үлүшүн көбөйтөт, ошол эле учурда ал активдин жалгыз ээси болгонго чейин ижара акысы акырындык менен азая берет. Юридикалык укуктун жогоруда айтылган акырындык менен өткөрүп берилиши өзүнчө өнүм катары да колдонулат, ал (ширкат ал-милк негизинде) кемүүчү мушарака деп аталат.

Жогоруда көрсөтүлгөн ыకмалардын бири аркылуу активди менчик укугуна өткөрүп берүү убадасы ижарага сунуштоочу тарабынан милдеттүү түрдө аткарылдуучу шарт болуп саналат. Бирок, милдеттүү убада бир гана тарап үчүн милдеттүү болуп саналат, ал эми экинчи тарапта улантпай коюу мүмкүнчүлүгү бар.

Менчик укугун тартуулоо же сатуу жолу менен өткөрүп берүүнүн бардык учурунда, убада аткарылгандан кийин жаңы келишим түзүлүшү керек, анткени мүлккө менчик укугу автоматтык түрдө мурда түзүлгөн баштапкы убада документтин негизинде өтпөй калышы ыктымал.

Эгерде ижара мунтажия биттамликтин негизинде берилген мүлк, ошол эле ижарачыдан сатылып алынган болсо, бай аль-ийна келишимине жол бербөө үчүн ижарага тапшыруу менен сатуу келишимдери ортосунда алгылыктуу болгон мөөнөт өтүшү керек (адатта

эң азында бир жыл). Бул ижара мезгили ичинде эсептешүү келишими түзүлгөн мүлккө мөөнөтүнөн мурда ээлик кылуу учурuna да тиешелүү болуп саналат.

Ижаранын бардык эрежелери мунтахия биттамлике да тиешелүү болушу зарыл. Ижара мөөнөтүнүн ичинде мүлктүн бардык тобокелдиктери жана пайдалары ижара сунуштоочуга таандык болот, ал ижарачы ижара мөөнөтүнөн кийин мүлкту сатып алууга убада кылган шылтоо менен менчикке байланыштуу келип чыккан тобокелдиктерди же жоопкерчиликтерди ижарачыга өткөрүп бере албайт.

Ижарага алынган мүлккө менчик укугун өткөрүп берүү, ижара менен бирге келечекте күчүнө кире турган эсептешүү келишимин түзүү аркылуу жүргүзүлбөйт.

Ижарага алынган мүлк бузулууга дуушар болсо же ижара келишими эки учурда тен ижарачынын себебисиз мөөнөт аяктаганга чейин үзгүлтүккө учурабаган шартта, ижара акысы үстөмдүк кылган рыноктук нарктын негизинде өзгөртүлөт. Башкача айтканда, үстөмдүк кылган рыноктук нарктын негизинде белгиленген ижара акысы менен келишимде көрсөтүлгөн ижара акысы ортосундагы айырма, эгерде акыркысы биринчиден жогору болсо, ижарачыга кайтарылып берилүүгө тийиш. Бул, ижара мөөнөтү аяктагандан кийин ага менчик укугун өткөрүп берүү боюнча ижара сунуштоочунун убадасын эске алуу менен, ижара акысынын үстөмдүк кылган тарифине салыштырмалуу жогорураак ижарага макулдук берген ижарачыга зыян келтирбөө учун аткарылат.

4. Ижарадагы тыюу салуулар жана жалпы каталар

Төмөндө ижара келишиминдеи негизги тыюу-салуулар жана көп кездешүүчүү каталар көлтирилген:

- керектелүүчү товарлардын ижарасы – шарият талабы боюнча, пайдаланганда бузулбай турган нерселерди гана ижарага берсе болот. Демек, керектелүүчү товарларды ижарага берүүгө жол берилбейт;
- ижарага ылайыктуулугу – ИКИ мулк жеткирилмейинче ижара акысын ала албайт. Ижара акысы актив пайдаланууга боло турган формада ижарачынын колунда болгон шартта гана алышы мүмкүн. Ижара акысы ижарачыдан алдын ала алышы мүмкүн, бирок актив ижарачыга өткөнгө чейин ижара сунуштоочунун жоопкерчилигинде карыз бойдон кала берет;
- менчик укугун өткөрүп берүү – эгерде актив ИКИнин менчигинде болсо, ИКИ ижарачыдан ижара акысын гана ала алат. Эгерде менчик укугу ижарачыга/кардарга өтүп кетсе, ИКИ андан ары ижара акысын алууга укугу жок;
- жок актив – ИКИ мүнөздөмөсү макулдашуу баскычында аныкталбаган жок актив үчүн ижара келишимине кошула албайт;
- айыптык пайыздар – кардар төлөмдөрдү төлөй албай калган учурда ИКИ эч кандай айыптык төлөм ала албайт. Бирок, кайрымдуулук шарты ижара келишиминде камтылышы мүмкүн, анда кардар ИКИнин Шарият көнешинин көзөмөлү алдында белгилүү бир сумманы ИКИ аркылуу кайрымдуулукка багытоого милдеттүү. Бул кайрымдуулук суммасы ИКИнин кирешесине кошулбайт жана кайрымдуулуктан ал эч кандай пайда ала албайт;

- жоопкерчиликтен баш тартуу – ижара келишиминде менчикке байланыштуу жоопкерчиликтен жана чыгымдардан ижара сунуштоочунун баш тартуу пункту камтылган болсо, ал келишимдин жараксыз болуп калышын шарттайт;
- салык алуу жана камсыздандыруу – ИКИ менчикке байланыштуу салык алуу жана камсыздандыруу сыйктуу чыгымдарды кардарга жүктөй албайт, анткени бил шарият эрежелерине каршы келет. Бирок, ижарачы бил чыгымдарды ижара сунуштоочунун атынан төлөй алат (өз ара макулдашуу менен), андан кийин сумманы ижара сунуштоочудан өндүрүп алат (же ижара акысын ошого ыйлайыкташтыра алат);
- ижара келишиими түзүлгөнгө чейин сатуу убадасы – мүлкүү сатуу убадасы ижара келишиими түзүлгөн учурда берилиши мүмкүн, бирок ижара мөөнөтүндө аткарылыши мүмкүн эмес. Ижара мөөнөтү аяктагандан кийин мүлккө менчик укугун өткөрүп берүү учун өзүнчө келишим түзүлүшү талап кылынат.

5. Сатуу жана кайра ижарага алуу

Адатта, сатуу жана кайра ижарага алуу шарты кайра сатып алуу келишимине шайкеш болгондуктан, шарият аалымдары тарабынан колдоого алынбайт. Бирок айрым зарыл шарттар аткарылса, сатуу жана кайра ижарага алууну колдонууга жол берилет.

Сатуу жана кайра ижарага алуу – кардар өзүнүн активин ИКИге саткан, андан кийин ИКИ аны кардарга кайра ижарага берген келишим. Активди баалоо адилеттүү рыноктук наркты эске алуу менен өз ара макулдашылган негизде жүргүзүлөт.

Эгерде ИКИ ижарага алынган активди ижара мунтакия биттамлик негизинде кайра ижарага берилгенге чейин сатып алган болсо, анда ижара келишими менен активди акыркы сатып алуунун ортосунда белгилүү бир убакы өтүшү зарыл. Ижарага алуучу бай ал-ийна келишиминен оолак болууга тийиш. Ижарага алынган мулк же анын наркы өзгөрүшү учун мөөнөт жетиштүү жана узагыраак болушу керек.

Сатуу келишими да, ижара да эки башка келишим катары бири-биринен көз карандысыз түзүлүшү зарыл.

Сатуу жана кайра ижарага алуу турак-жай жана коммерциялык мүлккө жана физикалык инфраструктуралык активдерге байланыштуу болгон ликвиддүүлүккө жетишүү учун колдонулушу мүмкүн. Ошентип, жетишилген ликвиддүүлүк активди жоготпостон жеке адамдар, компаниялар жана өкмөттөр тарабынан да ийгиликтүү пайдаланууга берилиши ыктымал.

Актив сатуу жана кайра ижарага алуу келишиминин негизинде кардарга эң аз дегенде бир жыл өткөндөн кийин гана сатылышы мүмкүн. Бул бай ал-ийнадга жол бербөө учун ишке ашырылат.

6. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча жалпы маалымат берилет:

- исламда мүлкүү түз сатып ала албагандар учун ижарага негизделген продукттарга уруксат берилген. Мындай келишимдерде белгилүү эрежелерге таянуу зарыл жана шариятта тыюу салынган элементтер камтылбашы керек;
- ижарада мүлкүү пайдалануу укугу ижарачыга өтөт, бирок анын менчигине өтпөйт. Мүлк ээси бул учун ижарачыдан мезгил-мезгили менен ижара акысын

алып тура алат. Ижара мунтахия биттамликтө, ижа-
рачы ижара мөөнөтү аякtagандан кийин мүлкүү
өзүнчө келишим аркылуу сатып алуу мүмкүнчүлүгү-
нө ээ болот;

- ижара келишими төмөнкү учурларда аяктайт:
- эки тараптын өз ара макулдугу;
- бир тарап жокко чыгаруу укугуунан пайдалангандарта;
- ижара мүлкү жок кылынса;
- ижара мөөнөтү аякtagан шартта.

Ижарада шариятка баш ийбөө коркунчтарынын ай-
рымдары төмөндө көрсөтүлгөн:

- активди жеткирүүгө чейин ижара акысын алуу;
- менчикке байланыштуу тобокелдиктерди жана/же
чыгымдарды ижарачыга өткөрүп берүү;
- ижара сунуштоочунүн менчигинде болбогон мүлк-
тү же жок болгон нерсени ижарага алуу келишими-
не кол коюу;
- ижара акысын кечикирғен же төлөбөй койгон учур-
да айыптык төлөмдү өндүрүү аркылуу аны ижара
сунуштоочунун (кайрымдуулукка бербей) өз кире-
шесине кошуусу.
- сатуу жана кайра ижарага алуу келишиминде актив
кардарга кайра сатылганга чейин эң аз дегендө бир
жыл өтүшү талап кылынат.

5

БӨЛҮК

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СУКУК

1. Киришүү

Ислам каржы индустриясы ақыркы жыйырма жылдыкта жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө болгон муктаждыктан улам да таасирдүү өсүшкө ээ болду. Ошондон улам да сукук өзгөчө мааниге ээ. Анткени ал, шариятка ылайык акча ағымы менен туруктуу жана тобокелдиги аз инструмент болгондуктан, каржылоонун альтернативдүү булагы катары колдонулат. Учурда ислам капитал рыногунда сукуктун бир нече түрү бар. Сукук дүйнөлүк финансы рыногунда кабыл алышып, ага болгон суроо-талаптар артып жаткандыктан, ашыкча чыгарылып келүүдө. Ислам каржы институттары, жеке корпорациялар, коомдук институттар жана эгемен мамлекеттер сукукту чыгарып ликвиддүүлүктүү камсыз кылуу үчүн шариятка ылайыктуу вариантында сунушташты. Сукуктун пайда болушу, ошондой эле жеке адамдардын жана мекемелердин тобокелдиктөрин басандатып, туруктуу кайтарым жолдорун сунуштоо менен ислам капиталды тескөө индустриясынын чөйрөсүн кеңейтүүгө жетишти.

Эл аралык ислам финансы рыногунун (ЭИФР) маалыматы боюнча 2015-жылы сукуктун дүйнөлүк эмиссиясы 61 миллиард АКШ долларын түздү, бул мурдагыга салыштырмалуу 40%га төмөндөгөн. Малайзиянын (эн ири сукук рыногу) кыска мөөнөттүү сукуктун эмиссиясын токтолтуу боюнча стратегиялык кадамынан улам келип чыккан капиталдын бул кыскарышы дүйнөнүн калган өлкөлөрүнөн мамлекеттик, квази-мамлекеттик жана корпоративдик сукук эмиссияларынын туруктуу өсүшүн андан ары өркүндөттү. Узак

мөөнөттүү сукук (30 жылга чейин) Чыгыш Азиядагы мамлекеттик жана Перс булуңу өлкөлөрү тарабынан квази-мамлекеттик катары чыгарылган, бул кирешелүүлүк ийкемдүүлүгү (ийреги) үчүн өтө маанилүү окуя болуп саналат. 500 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи социалдык жоопкерчиликтүүлүк шартын камтыган инвестициялык сукук (SRI) 2014-жылдын ноябринде Дүйнөлүк банк менен байланыштуу иммунизация боюнча Эл аралык финансы фонду тарабынан чыгарылган. 2015-жылдын сентябрь айында ошол эле уюм тарабынан 200 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү экинчи социалдык жоопкерчиликтүү инвестиациялык сукук - SRI чыгарылган. Бул ислам каржылоосу менен социалдык жоопкерчиликтүү инвестицияны чогуу караган кызыктуу тенденциянын түптөлүшүн чагылдырат. Бахрейнде жана Индонезияда чекене инвесторлор үчүн сукук рыногун ачуу дагы бир маанилүү окуя болуп саналат.

Соңку жылдары Малайзия, Катар, Түркия, БАЭ, Сауд Аравиясы, Индонезия, Бахрейн сыйктуу өлкөлөрдө бир нече маанилүү сукук эмиссиялары ишке ашырылган.

Сукук азыркы учурда Перси булуңу кызматташтык кеңешинин жана Малайзиянын исламий рынокторун каржылоонун альтернативдүү булагы катары каралып, Европа, Африка жана КМШ өлкөлөрүндө да ага кызыгуулар байкалууда.

Сукук капиталн агымын жайылтууга умтуулган, ошол эле учурда зарылчылык келип чыккан шартта өз позициясынан оңой эле таюу мүмкүнчүлүгүн талап кылган инвесторлор үчүн натыйжа берген каражат. Экинчилик рынокто алардын сукук портфелдерин соодалашкан корпорациялардын ага кызыгуусу менен сукук артыкчылыкка ээ болду. Бирок, жалпысынан алганда

сукуктун экинчилик рыногу чакан жана салыштырмалуу ликвиддүү эмес бойdon калууда.

AAOIFI шарият стандарттарында сукуктун тогуз түзүмү тууралуу айтылган. Бирок, рыноктун жакынкы мезгилдеги сукук эмиссияларынан бир нече түзүмдөр гана популлярдуу экендигин көрсөтүүдө. Бул бөлүктө сукуктун эмиссиясы боюнча фундаменталдуу түшүнүктөр, айрым кеңири колдонулган сукук түзүмдөрү жана алардын процесстери түшүндүрүлөт.

2. Инвестициялык сукук

Сукукту түшүнүү ислам каржылоосуну өздөштүрүп жактандар үчүн абдан маанилүү. Сукук ислам инвестициялык сертификаты катары эң жакшы сүрөттөлүп, кеңири таанылган ислам каржы инструменти катары кабыл алынууда.

Сукук концепциясын толук түшүнүү үчүн секьюритизация зарылчылыгын кылдат иликтөө талап кылышат. Анткени, ал сукукту чыгарууда маанилүү роль ойнойт.

Сукук «сакк» сөзүнүн көпчүлүк түрү. Бул арабча сөз, ал көбүнчө орто кылымдарда коммерциялык ишмердүүлүктөн улам келип чыккан финанссылык милдеттөнмелерди билдирген сертификаттарга же кагаздарга карата колдонулган.

AAOIFI №17 «Инвестициялык сукук» деп аталган шарият стандартында сукук төмөнкүчө аныкталат:

«Инвестициялык сукук – билдирген материалдык баалуулуктарга, узуфрукттарга жана кызмат көрсөтүүлөргө, айрым долбоорлордун же атайын инвестициялык ишмердүүлүктүн (менчигиндеги) активдерине ээлик кылуудагы бөлүнбөгөн үлүштөрдү билдирген, бирдей бааланган сертификаттар».

Акыркы убакта капитал рыноктуро сукуктун кадимки облигацияларга альтернатива катары пайда болгонуна күбө болушту. Сукук эмиссиясынын максаты облигация максаты менен бирдей: бизнести кеңейтүү же жүгүртүү капиталына болгон керектөөнү канаттандыруу деп айтууга болот. Бирок, эки инструменттин ортосунда олуттуу негизги айырмачылык орун алып турғандыктан, аларды бири-бири менен чаташтырып албоо зарыл. Кадимки облигациялар негизинен келишимдик карыздык милдеттенмелер болуп саналат, ал эми сукук сертификат ээлерине айкын бир активге же анын узуфруктуна же долбоорго (пропорционалдуу) ээлик кылууга укук чегерет. Ошондой эле сукукту түзүүдө колдонулган негизги келишим ар кандай түзүмдөр үчүн ар башкача болушу ыктымал болгон сукуктун өзгөчөлүктөрүн аныктайт.

2.1. Инвестициялык сукуктун мұнәздемелерү

Инвестициялык сукук – сертификатта көрсөтүлгөн финансыйлык укуктарга жана милдеттенмелерге карата сертификат эсенин дооматын белгилөө үчүн анын же ал көрсөткөн жактын наамына берилген бирдей бааланган сертификаттар.

Бул сертификаттар акчалай эмес активдер, узуфрукттар, кызмет көрсөтүүлөр же алардын жыйындысы, ошондой эле материалдык эмес укуктар, карыздар же акчалай эмес активдер болобу, инвестициялоого боло турган активдердин жалпы үлүшүн билдириет. Бирок алар сертификат эсенин эмитентке болгон карызын билдирибейт.

Инвестициялык сукук шарият колдоого алган келишимдин негизинде чыгарылат. Инвестициялык сукук менен соода кылуу, алар өкүлчүлүк кылган укуктарды

сатууну жөнгө салуучу шарттарга жана шарттарга ыла-йык жүргүзүлөт.

Бул сертификат (облигация) ээлери жазылуу проспектинде көрсөтүлгөн кирешени бөлүшөт жана ээлик кылган (менчигиндеги) сертификаттарга жараша пропорционалдуу чыгым тартышат.

2.2. Секьюритизация

Сукуктун маани-маңызын түшүнүүдөн мурда, секьюритизация концепциясын жана анын зарылчылыгын түшүнүү маанилүү. Секьюритизация – капитал рыно-гунда инвесторлорго (сукук аркылуу) сатылышы мүмкүн болгон активдер пулун сатыла турган баалуу кагаздарга топтоштуруу процесси.

AAOIFI секьюритизация төмөнкүчө аныкталган:

«(...) материалдык баалуулуктарга, узуфруктарга же экөөнө төң бирдей баалуулуктагы бирдиктерге ээлик кылууну жана алардын наркына жараша баалуу кагаздарды чыгаруу процесси».

Активдердин ар кандай түрлөрү сатылуучу баалуу кагаздарга топтоштурулушу мүмкүн, мисалы, дебитордук карыздарды жана жабдууларды ижарага алуу.

Секьюритизация кайсыл бир мекемеге балансындағы рыноктук эмес активдерди активдер пулуна жайгаштыруу менен рыноктук активдерге айландыруу аркылуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Бул мекемелерге өз балансындағы активдерди натыйжалуу кайра иштетүүгө жана анын натыйжасында пайда болгон ликвиддүүлүктүү кандайдыр бир алгылыктуу иш багытына пайдаланууга мүмкүндүк берет.

Секьюритизация биринчи жолу өткөн кылымдын 70-жылдары ипотекалык баалуу кагаздар форматында

киргизилген, ал эми актив менен камсыздалган баалуу кагаздар түшүнүгү кийинчөрөк гана пайда болгон. Эки учурда тең идея бирдей бойдон калууда: ликвиддүү эмес активдерди рыноктук баалуу кагаздарга айландыруу, баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акчаны кайра иштетүү жана аны кайра бизнеске инвестициялоо жана ошону менен өздүк капиталды көбөйтүүсүз эле, бизнес наркын жогорулаттуу.

Секьюритизация процесси корпоративдик жана финанссылык институттар тарабынан үзгүлтүксүз негизде жүргүзүлөт.

Секьюритизациянын схемалык чагылдырылышы

- 1) ислам баалуу кагаздарынын ээси (кармоочу);
- 2) оригиналатор;
- 3) атайын максатты көдөгөн компания (SPV);
- 4) кредит баасын жогорулатуучу каражаттар;
- 5) рейтингдик агенттик.

1) Ислам баалуу кагаздарына ээлик кылуучу – сукук инструменттерине инвестиция салган ислам баалуу кагаздарына ээлик кылуучу же инвестор катары белгилүү. Ислам баалуу кагаздарына ээлик кылуучу институционалдык инвесторлор же жеке инвесторлор болушу мүмкүн (албетте, жөнгө салууга уруксат берилсе).

2) Оригиналатор – секьюритизациянын биринчи кадамы мамлекет, жеке корпорация же финансы институту бириктиргиси келген активди аныктап, аны келишимдик сатуу аркылуу атайын максаттагы компанияга (SPV) өткөрүп бергенден даана көрүнөт. Эмиссиялоо уому ординатор же эмитент деп аталат.

3) Атайы максатты көздөгөн компания (SPV) – банк-роттукка түш болбогон, секьюритизация процесси

үчүн атайын түзүлгөн көз карандысыз уюм болуп саналат. SPV түзүү пайдалуу, анткени оригиналор каржылык каатчылыкка кабылган шартта ага таасир этпейт жана тескерисинче да ошондой.

4) Кредит таасирин арттыруучу каражаттар – оригиналор инструменттин жалпы кабыл алынган тобокелдигин басаңдатуу максатында кредит таасирин арттыруунун ар кандай формаларын камсыз кылат. Бул, үчүнчү тараптын - ислам каржы институтунун же өкмөттүн кепилдиги түрүндө, ошондой эле рейтингди аныктоо процессинде эмитенттер алардын эмиссиялары күтүлгөндөн төмөн рейтингди алуу үчүн белгиленгендигин түшүнгөндө да болушу мүмкүн. Рейтингди жакшыртуу максатында эмитенттер кошумча кредиттик кепилдиктерди сунуштоо үчүн кадыр-барктуу үчүнчү тарапка кайрылышат же ашыкча кепилдикке ээ болууга аракеттенишет.

5) Рейтингдик агенттик – баалуу кагаздар потенциалдуу инвесторлордун ишенимин жогорулатуу үчүн таанылган рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган рейтингди талап кылат. 2005-жылы түзүлгөн Ислам эл аралык рейтингдик агенттиги (IIRA) ислам каржылоосунун уникалдуу өзгөчөлүктөрүн тааныган жана аларды өзүнө камтыган бирден-бир рейтингдик агенттик болуп саналат. Көптөгөн юрисдикцияларда (мисалы, Малайзияда) рейтингдин ыйгарылышы облигациялардын жана сукуктун белгилүү класстары үчүн милдеттүү болуп саналат. Рейтингдик агенттик күрөөнүн талапка ылайыктуулугуна, секьюритизацияланган активден акча агымынын түзүмүнө жана SPV канчалык деңгээлде банкроттукка дуушар экендигин текшерүү үчүн стресс-тестирлөө боюнча ырааттуу экспертиза жүргүзүүгө милдеттүү.

Зарыл текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин рейтингдик агенттик баалуу кагаздарды дефолт тобокелдигине шилтеме кылуу үчүн рынокко түшүнүктүү болгон уникалдуу код белгилөө топтому менен баалайт. Мисалы, «AAA» рейтинги, рейтингдик агенттик эмитенттин өзүнүн финансыйлык милдеттенмелерин аткарууга өзгөчө жөндөмдүү экендигин, демек, өтө төмөн дефолт тобокелдигин камтыйт деп жарыялайт. Экинчи жагынан алганда «C» рейтинги инвестиция үчүн өтө кооптуу болгон инвестициялык эмес коопсуздукут чагылдырат.

3. Сукуктун түрлөрү

Системага салууда колдонулган, шариятка ылайык келген келишимдин түрүнө жараша сукук көп формада болушу мүмкүн. AAOIFI өзүнүн «Инвестициялык сукук» аталышындагы №17 шарият стандартында сукук инструменттеринин 9 түрүн (14 суб-категориясы менен) тизмектеген. Бул бөлүктө сукукрында кенири колдонулган, AAOIFI тарабынан көп сунушталган сукуктун 7 түрү кароого алынат.

Бул бөлүктө сукуктун маани-маңызы кылдат кароого алынат. Төрт карыз түрүндөгү жана эки үлүштүк түрдөгү сукук инструменттеринен тышкары, рынок ошондой эле, карыздык жана үлүштүк түрдөгү өзгөчөлүктөргө ээ болгон гибриддик сукук түзүмдөрүнө да күбө болгон.

Сукуктун түрлөрү

Карыз түрүндөгү инструменттер

Карыз түрүндөгү инструменттер – инструмент ээсиине пайданын жана капиталдын туруктуу же аныктаалуучу төлөмдөрүн камсыз кылуучу шарттарды каматыган инвестициялар.

Мурабаха сукук

Салам сукук

Истиснаа сукук

Ижара сукук

Капитал түрүндөгү инструменттер

Капитал түрүндөгү инструменттер карыз түрүндөгү инструменттердин өзгөчөлүктөрүн айкын көрсөтпөгөн инвестициялар болуп саналат жана бардык милдеттенмелерин алып салғандан кийин анын активдеринде калган үлүштү далилдеген инструменттерди камтыйт.

Мушарака сукук

Мудараба сукук

3.1. Мурабаха сукук

Мурабаха – активди же товарды жеткирип берүү боюнча эки тарап ортосунда түзүлгөн сатуу келишими. Мурабаха баасы активдин/товардын наркын жана келишим тараптарынын ортосунда макулдашылган пайданы камтыйт. Наркы да, пайданын маржасы да мурабахада чагылдырылат.

Мурабаха сукуктарында атайын максатты көздөгөн компания (SPV) эмитенти тарабынан мурабаха аркылуу товарды сатып алуу үчүн каражаттарды тартуу максатында бирдей баалуулуктагы сертификаттар

берилет. Сатып алуу аяктагандан кийин, сертификат ээлери мурабаха товарынын ээси, ал эми сертификат эмитенти сатуучу болуп калат. Ишке ашырылган төлөмдөр (каражаттар) товардын сатып алуу наркын билдириет. Товардын эмитенти пайда ченин жарыялайт жана аны сатуу баасында камтыйт. Товар төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу шартында сатылат жана сукук ээлери товарды сатуудан түшкөн пайданы алышат.

Мурабаха келишимдерин секьюритизациялоо же экинчилик рынокто сатуу мүмкүн эмес, анткени бул карыздык милдет болуп саналат жана шарият карыз инструменттерин сатып алууга жана сатууга тыюу салат. Бул тыюуну төмөнкүчө түшүндүрүүгө болот: SPV эмитенти өз кардарларына товарларды товардык брокерден сатып алгандан кийин аны дароо сатуу аркылуу нак акчаны пайда кылат. Бааны белгилүү бир убакыт ичинде сунуштоочу мекеме кардарларга төлөп берүүгө тийиш. Бул, кардарлар тарабынан дебитордук мурабаха баасы катары чагылдырылган. Мурабаха сукук менен соода кылуу «бай ал-дайнга» алып келет, бул карызды (дебитордук карызды) премиум же арзандатуу менен сатууну түшүндүргөндүктөн, ал шарият боюнча тыюу салынган иш. Мына ушундай чектөөдөн улам мурабаха сукук популярдуу түзүм болуп саналбайт.

Мурабаха келишиминин жалпы принциптери AAOIFI «Сатып алуу буйрутмачысына Мурабаха» атальышынdagы №8 жана «Соодага негизделген келишимдер» бөлүгүндө түшүндүрүлгөндөй, Мурабаха сукукка карата да колдонулат.

Бул кантит ишке ашырылат?

(1) SPV эмитенти сукукту чыгарат, ал эми бул базалык активге же келишимге бөлүнбөгөн ээликтин үлушун билдирет. Алар ошондой эле, SPV эмитентине кийинкиге калтырылган бааны төлөө укугун да билдирет.

(2) Инвесторлор сукукка жазылышат жана алынган каражаттарды SPV эмитентине («Негизги сумма») төлөшөт. SPV эмитенти түшкөн каражатка (жана түшкөн каражаттар аркылуу алынган бардык товарларга) ишенимин жарыялайт жана ошону менен инвесторлордун атынан Ишенимдүү башкаруучу катары иш алып барат.

(3) Оригинатор (сатып алуучу катары) ишенимдүү башкаруучу (сатуучу катары) менен Мурабаха келишимин түзөт, ага ылайык ишенимдүү башкаруучу сатууга, ал эми оригинатор ишенимдүү башкаруучудан белгилүү бир товарларды дароо жеткирүү жана кийинкиге калтырылган төлөө шарттары менен сатып алууга макул болот. Кийинкиге калтырылган бааны төлөө мөөнөтү сукуктун төлөө мөөнөтүн чагылдырат. Ишенимдүү башкаруучу товарларды үчүнчү тараптын товардык камсыздоочусунан споттук (дароо) төлөм үчүн негизги сумманы чагылдырган өздүк баага сатып алат.

(4) Товарды камсыздоочу өздүк бааны эсепке алуу менен товарды ишенимдүү башкаруучуга дароо жеткирүүнү ишке ашырат.

(5) Ишенимдүү башкаруучу (сатуучу катары) Мурабаха келишиминин шарттарына ылайык товарды камсыздоочу жеткирип бергенден кийин аларды оринаторго сатат.

(6) Оригинатор (сатып алуучу катары) кийинкиге калтырылган баа боюнча төлөмдөрду ишенимдүү башкаруучуга (сатуучу катары) мезгил-мезгили менен ишке ашырып турат. Ар бир кийинкиге калтырылган

төлөм суммасы ошол убактагы сукук боюнча төлөнүүгө тийиш болгон кирешелерге барабар.

(7) SPV эмитенти оригиналордон алган киреше эсебинен инвесторлорго кийинкиге калтырылган ар бир төлөмдү төлөп берүүгө тийиш.

Мурабаха сукугун чыгаруу үчүн талап кылышкан документтер:

Документ	Партиялар	Максат
Мурабаха келишиими	Оригинатор (сатып алуучу катары) жана ишенимдүү башкаруучу (сатуучу катары)	Ишенимдүү башкаруучу (жана инвестор) оригиналорго товарларды дароо жеткирүү жана кийинкиге калтырылган төлөм шарты менен сатууга тийиш. Мурабаха сатуу келишиминин шарттарын жана кийинкиге калтырылган бааны төлөө шарттарын документтештируусу зарыл.
Сатуу жана сатып алуу келишиими	Ишенимдүү башкаруучу (сатып алуучу катары) жана товар берүүчүү (жабдуучу катары)	Товарды камсыздоочу товарларды ишенимдүү башкаруучуга учурунда жеткирип берүү жана дароо төлөө шарттарында сатууга тийиш.

3.2. Салам сукук

Салам – бул, келишимди түзүп жаткан учурда жок болгон белгилүү бир товарларды форварддык негизде сатууну түшүндүрөт. Сатуучу келечекте кайсыл бир күнү сатып алуучуга белгилүү бир товарды жеткирүүгө милдеттенет, ал эми төлөм алдын ала, ошол ордунда жана толук ишке ашырылууга тийиш. Салам жалпы соода жүргүзүү эрежелеринен өзгөчөлөнөт. Соода жүргүзүү эрежелеринде сатуу келишими түзүлүп жаткан учурда тиешелүү товардын бар болушу талап кылынат.

Салам келишимдеринин жалпы принциптери AAOIFI «Салам жана катар салам» аталышындагы №10 стандартында жана «Соодага негизделген келишимдер» бөлүгүндө түшүндүрүлгөндөй, салам сукукка да тиешелүү. Аларда негизги активдердин саны, сапаты, жеткирүү күнү жана орду жөнүндө так мүнөздөмөлөр жана сатып алуучу тарабынан алдын ала толук төлөмдөр камтылууга тийиш. Салам сукукка карата шарияттын белгилүү бир шарты болуп саналат жана товарды иш жүзүндө ээлик кылуудан мурда кайра сатуу - карызды сатууга барабар бааланат, демек, салам сукук сертификаттары актив материалдык формада болмоюнча жана мөөнөтү келгенде жеткирилмейинче сатылууга тийиш эмес. Бул чектөө, сукуктун ликвиддүү болушуна өбөлгө түзөт, демек, инвесторлор үчүн алгылыксыз болуп саналат.

3.3. Истиснаа сукук

Истиснаа, салам сыйктуу эле, сооданын жалпы эрежелеринен тышкары, товарды пайда боло электе сатуу аркылуу ишке ашырылат. Истиснаа келишиминде баа башында белгилениши керек, ал эми товар келишим түзгөн тараптар ортосунда макулдашылган белгилүү бир мүнөздөмөлөр боюнча кийинчөрөөк өндүрүлөт.

Бааны бөлүп-бөлүп, алдын ала же келечекте белгилүү бир күнү төлөөгө жол берилет.

AAOIFI «Инвестициялык сукук» аталышындагы 17-стандартына ылайык, истиснаа сукукта:

«Бул сертификаттардын эмитенти өндүрүшчү (товар жеткирүүчү/сатуучу) болуп саналат; катталгандар долбоордук продукттун сатып алуучулары болуп саналат, ал эми жазылуудан түшкөн каражаттар продукциянын өздүк наркын түзөт. Сертификат ээлери продукцияга ээлик кылышат жана сертификаттардын сатуу баасын же эгерде бар болсо, параллелдүү истиснаанын негизинде сатылган продукциянын сатуу баасын алууга укуктуу».

Истиснаа суук – бул активди же долбоорду өндүрүү же куруу учун зарыл болгон капиталды мобилизациялоо максатында чыгарылган сертификаттар. Сертификат ээлери өндүрүлө турган долбоордун же буюмдун ээси болушат. Өндүрүшчү бул сертификаттардын эмитенти болуп саналат, ал эми келечектеги өнүмдүн сатып алуучулары Ислам баалуу кагаздарын кармоочулар (сукук ээлери) болуп саналат. Инвесторлордон алынган сумма сатып алуу баасы (продукциянын өздүк наркы) болот. Истиснаа суук ээси келечекте бериле турган продукциянын сатуу баасын же параллелдүү истиснаанын негизинде сатуучу товардын баасын алууга укуктуу. Шариятта бул карыздык сертификаттарды номиналдык наркынан башка рынокто сатууга тыюу салынган. Ошондуктан истиснаа суук учун анча популярдуу эмес.

№11 «Истиснаа жана катар истиснаа» жана «Соодага негизделген келишимдер» бөлүгүндө түшүндүрүлгөн истиснаа келишиминин жалпы принциптери истиснаа суукка да тиешелүү.

3.4. Ижара сукук

Ижара – бул ислам ижара келишими, ага ылайык активдин узуфрукту башка тарапка өткөрүлүп берилет. Узуфрукт ошол тарап талап кылган ижара акысынын ордуна өткөрүлүп берилет. Ижара келишимдери адатта сукук сертификаттарын түзүмдөштүрүү үчүн колдонулат, анткени алардын жөнөкөйлүгү кадимки жана ислам инвесторлору арасында кеңири кабыл алынат. Бул маселе ижара жана «ижара мунтахия биттамлик» бөлүгүндө кеңири баяндалган.

Ижара – компаниялар, ислам каржы институттары жана жеке тараптар сукук аркылуу каржылоону тартуу үчүн колдонгон эң алгылыктуу механизм. Ижара сукукта унаа, техника, кыймылсыз мүлк же учак сыйкаттуу материалдык активдин узуфрукту (пайдасы) SPVге которулат. Андан кийин SPV инвесторлорго сукук сертификаттарын берет, алар мындай активдерге (актив менен камсыздалган сукук болгон шартта) ажыратып алынгыс менчик укугун билдиret. Андан кийин актив белгилүү бир мөөнөткө оригиналаторго кайра ижарага берилет. Негизги активден алынган киреше SPV тарабынан сукук ээлерине алардын менчик үлүшүнө жараша мезгил-мезгили менен ижара акысын төлөө үчүн колдонулат. Бул сумма чыгарылган сукуктун түрүнө жараша туруктуу же өзгөрүлмө ченге (мисалы, LIBOR) таянуу менен эсептелиши мүмкүн.

AAOIFI боюнча ижара сукук: «Ижарага алынган мүлктүн же убада боюнча ижарага берилүүчү материялдык активдин ээси тарабынан сунушталган бирдей баалуулуктагы сертификаттар же алар ээсинин атынан иш алып барган финанссылык ортомчу тарабынан да берилиши мүмкүн. Сертификат ээлери активдер ээсинен болушу үчүн активди сатуу жана ага жазылуу аркылуу анын наркын калыбына келтирип толуктайт».

Ижара сертификаттарын берген тарап сатуучу, ал эми берилген сертификаттарды сатып алган тарап, сатып алуучу деп аталат. Сатып алуучу активге ээлик кылат, демек, активди ижарага берүүдөн алынган ижара акысынын үлүшүнө укуктуу болот.

AAOIFI № 9 «Ижара жана ижара мунтажия биттамлик» стандартында чечмеленген ижара келиши минин жалпы принциптери ижара сукуктарына да тиешелүү.

Бул кантип ишке ашырылат?

(1) SPV эмитенти сукукту чыгарат, ал базалык активге же келишимге бөлүнбөгөн ээликтин үлүшүн билдирет.

(2) Инвесторлор сукукка жазылышат жана түшкөн каражатты SPV эмитентине («негизги сумма») төлөштөт. SPV эмитенти түшкөн каражаттарды (жана түшкөн каражаттардын эсебинен алынган бардык активдерди) тескөөгө алуу ишенимин жарыялайт жана ошону менен инвесторлордун атынан ишенимдүү башкаруучу катары иш алыш барат.

(3) Оригинатор ишенимдүү башкаруучу менен сатуу жана сатып алуу келишимин түзөт, ага ылайык оригинатор сатууга жана ишенимдүү башкаруучу оригинатордон белгилүү бир активдерди сатып алууга макул болот.

(4) Ишенимдүү башкаруучу сатып алуу баасын активдерди сатып алуу акысы катары негизги суммага барабар суммада орiginatorго төлөп берет.

(5) Ишенимдүү башкаруучу активдерди сукуктун төлөө мөөнөтүн чагылдырган мөөнөткө ижара келиши ми боюнча орiginatorго кайра ижарага берет.

(6) Оригинатор (ижарачы катары) үзгүлтүксүз не-гизде ишенимдүү башкаруучуга (ижара сунуштоочу катары) ижара төлөмдөрүн төлөп турат. Ар бир ижара суммасы сукук боюнча ошол убакта төлөнүүгө тийиш болгон бөлүштүрүү суммасына барабар. Бул сумма сукуктун номиналына жараша жана тараптардын алдын ала өз ара макулдашуусу боюнча белгиленген ченге же өзгөрүлмө ченге (мисалы, LIBOR) таянуу менен эсептелиши мүмкүн.

(7) SPV эмитенти оригиналордон алган ижара акысы эсебинен инвесторлорго ар бир мезгил аралыгына бөлүштүрүлгөн сумманы төлөйт.

(8) Төмөндө:

а. дефолтко учураган же мөөнөтү бүткөндө (сатып алуу милдеттенмеси боюнча ишенимдүү башкаруучунун тандоосу боюнча);

б. факультативдик кайрылууну ишке ашыруу (эгерде сукукка тиешелүү болсо) же салык милдеттенмесинин келип чыгышы (экөө төң сатуу милдеттенмеси боюнча оригиналордун тандоосуна жараша).

Ишенимдүү башкаруучу активдерди тиешелүү баада сатат жана оригиналор аны кайра сатып алат, ал не-гизги суммага жана инвесторлорго тиешелүү бардык чегерилген, бирок төлөнбөгөн мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү суммасына барабар болот.

(9) Оригинатор (карзыкор катары) тарабынан аткаруу баасын төлөп берүү.

(10) SPV эмитенти оригиналордон алган баасын колдонуп, жоюу суммасын, башкача айтканда, не-гизги карызды инвесторлорго төлөйт.

(11) & (12) Ишенимдүү башкаруучу менен оригиналор кызмат көрсөтүү боюнча агенттик келишимди түзүп, ага ылайык Ишенимдүү башкаруучу ижара

келишими боюнча айрым бир милдеттенмелерин, тактап айтканда, активдерге байланыштуу ар кандай негизги тейлөөнү, камсыздандырууну (же Такафулду) жана салыктарды төлөө милдетин аткаруу үчүн оригиналорду тейлөө агенти катары дайындайт. Оригинатор (тейлөө агенти катары) бул милдеттенмелерди аткаруусу үчүн ар кандай чыгымдарды жана чыгашаларды («тейлөө чыгымдары») эске алуу менен ижара келишими боюнча кийинки ижара мезгили үчүн ижара акысы («кошумча ижара») эквиваленттүү суммага көбөйтүлөт. Оригинатордон (ижарачы катары) төлөнүүчү бул кошумча ижарага камкорчунун тейлөө чыгымдарын төлөө боюнча милдеттенмесине менен компенсацияланат.

ii) Ижара сукукту чыгаруу үчүн талап кылышкан документтер

Ижара сукук операциясы үчүн талап кылышкан документтер төмөндө көрсөтүлгөн.

Документ	Тарантар	Корутундуу / Максат
Сатуу жана сатып алуу келишими	Оригинатор (сатуучу катары) жана ишенимдүү башкаруучу (сатып алуучу катары)	<p>Ишенимдүү башкаруучунун (жана инвесторлордун) көз карашы болонка бул, киреше алтып келүүгү активдерге ээлик кылуга негиз болгон документ.</p> <p>Оригинатордун көз карашында бул, каржылоону алууга негиз турдө кайра изхарага берет:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Оригинаторго анын негизги иши үзүүлүктүсүз уланышы учун активдерде ээлик кылту жана пайданну мумкунчулугун берет; (ii) Ижарага алып аркылуу ал ишенимдүү башкаруучу (жана инвесторлор) Учун киреше алтып келет. <p>Камкорчуга тейлоою алуу, камсыздандыруу (же такафул) жана салыктарды төлөө (б. а. ээсинин милдеттимелери) учун жоопкерчиликити оригинаторго откөрүп берүүгө мумкундук берет.</p> <p>Тейлоочу агентке төлөнүүтө тийиш болгон ар кандай компенсация суммаларды же тейлөө акысы темендүүлүртө карата эсептен чыгарылат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ижарага бөончча тиешелүү «кошумча ижара» • Болжолдуу (аткаруу) баага кошуулучу кошумча сумма (сатып алуу милдеттимеси же сатуу милдеттимеси болонча төлөнүүтө тийиш). <p>Ишенимдүү башкаруучуга активдерди оригинаторго кайтара сатууга мумкундук берет, этерде дефолт жадтай келип чыкса же мөөнөтү бүткөндө, анын ордуна оригинатор төлөнбөгөн суммаларды (болжолдуу баласы аркылуу) төлөп берүүгө тийиш, ошондо тана ишенимдүү башкаруучу инвесторлорго төлөп берे алат.</p>
Ижара келишими	Ишенимдүү башкаруучу (ижарага берүүчү катары) жана оригинатор (ижарага алуучу катары)	
Кызмат көрсөтүүгө агенттик келишими	Ишенимдүү башкаруучу (ижарага берүүчү/ башкаруучу) жана оригинатор (тейлоочу агент катары)	
Сатып алуу милдеттимеси (Baad)	Оригинатор (милдеттүү катары) тарабынан Ишенимдүү башкаруучунун пайдасына берилген	

iii) Ижара сукуктун тажрыйбалык мисалы

Оман мамлекеттик сукук S.A.O.C ижарага негизделген сукук 2015 иш практикасы:

Оман султанаты каржылык муктаждыктары үчүн сукук рыногун колдонгон GCC өлкөлөрүнүн ичинен эң акыркысы. Султанат 2015-жылдын ноябринде финанссы министрлиги аркылуу жылдык 3,5% пайда менен 250 миллион долларга бааланган алгачкы мамлекеттик сукукту чыгарган. Бул маселе алгач 200 миллион ОМРга бааланган жана татаал/институционалдык инвесторлорго бирдиктүү баа аукционунун жол-жобосу аркылуу сунушталган. Инвесторлордун ашыкча жазылуусу Финанссы министрлигин программаны 25% га, 250 миллион ОМРга кеңейтүүгө алып келген.

Сукук ижара үчүн негиз катары мамлекеттик активдерди пайдалануу аркылуу белгилүү жана жөнгө салынган ижара түзүмүн колдонуу менен чыгарылган. Оман султанатынын узак мөөнөттүү эмиссиялык рейтингине ылайык ага Moody's тарабынан A1 рейтинги ыйгарылган.

3.5. Мушарака сукук

Мушарака – бул өнөктөштүк келишими, анда тараптар биргелешкен бизнесте пайда менен чыгымды бөлүштүрүү боюнча өз ара чечимди кабыл алышат. Өнөктөштөр бизнести башкарууга катышууга укуктуу, бирок милдеттүү эмес.

Ишкердикте ишканадан түшкөн пайданы бөлүштүрүү катышы өнөктөштөр ортосунда алдын ала макулдашылган, алардын капиталдык салымына жараша же өз ара макулдашылган башка катыштын негизинде ишке ашырылатт. Ал эми жоготууларды ар бир өнөктөш өз капиталдык салымына жараша төлөйт. AAIFI

Шарият стандартына ылайык №17 «Инвестициялык сукук» мушарака сукукунда:

Сертификаттар эмитенти ал аркылуу белгилүү бир долбоордо же аныкталган иш боюнча өнөктөштүк-кө чакыруучу болуп саналат. Ислам баалуу кагаз ээлери мушарака келишиминин өнөктөшүү болуп саналат. Ишке ашырылган каражаттар мушарака капиталын-дагы ислам баалуу кагаз ээлеринин үлүштүк салымы катары бааланат. Сертификат ээлери өнөктөштүк активдерине коштоочу пайдалар жана чыгашалар менен ээлик кылат жана ага жол берилген болсо, өнөктөштүк пайдасындагы үлүшкө да укуктуу.

Мушарака сукук шариятка ылайык иш-аракет үчүн сатып алынуучу негизги активге инвесторлордун ээлик кылуу укугун билдириет. Сукукту кармоочулар (инвесторлор) мезгилдик бөлүштүрүү суммасына жана жоюу суммасына укуктуу. Мушарака сукукту экинчилик рынокто сатууга болот. Эгерде мушарака накталай акча же дебитордук карыз түрүндө болсо, бул сертификаттарды сатууга жол берилбейт.

Мушарака келишиминин AAOIFI «Стандартында шарика (мушарака) жана заманбап корпорациялар» атальышындагы №12 жана бул китеттин «Капиталга негизделген келишимдер» бөлүгүндө түшүндүрүлгөн жалпы принциптери мушарака сукукка карата колдонулат.

Бул кантип ишке ашат?

Мушарака сукук:

(1) SPV эмитенти сукукту чыгарат, ал базалык активге же келишимге же долбоорго бөлүнбөгөн ээликтин үлүшүн билдириет.

(2) Инвесторлор сукукка жазылышат жана алынган каражаттарды («негизги сумма») SPV эмитентине төлөштөт. SPV эмитенти түшкөн каражаттардын (жана мушараканын бардык активдеринин) ишеним боюнча тескөөгө ара тургандыгын жарыялайт жана ошону менен инвесторлордун атынан ишенимдүү башкаруучу катары иш алып барат.

(3) Ишенимдүү башкаруучу оригиналатор менен мушарака келишимин түзөт, ага ылайык сукукту чыгаруудан түшкөн каражаттарды мушаракага багыттап, капиталдык салымына пропорционалдуу түрдө мушаракада бир катар бирдиктерди бөлүштүрөт.

(4) Оригиналатор ишенимдүү башкаруучу менен мушарака келишимин түзөт, ага ылайык оригиналатор мушаракага накталай акча же товар түрүндө салым кошот жана мушаракага капиталдык салымына пропорционалдуу түрдө бир нече бирдиктер бөлүнөт. Ишенимдүү башкаруучу менен оригиналатордун салымдары биргешип мушараканын активдерин түзөт («мушарака активдери»).

(5) Ар бир мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү күнү ишенимдүү башкаруучу мушарака активдеринен күтүлгөн пайдадан алдын ала мақулдашылган пайыздык үлүшүн алат жана мушарака активдери жоготууга алып келсе, бул зыянды өзүнүн капиталдык салымына пропорционалдуу негизде мушаракага бөлүштөт. Ишенимдүү башкаруучунун пайдадагы үлүшү, адатта, сукук боюнча төлөнүүгө тийиш болгон мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү суммасына барабар болгон жокорку пайызды түзөт.

(6) Ар бир мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү күнү оригиналатор мушарака активдеринен алынган пайданын алдын ала мақулдашылган пайыздык үлүшүн алат, ал эми мушарака активдери чыгымга алып

келген учурда, оригиналатор өзүнүн капиталдык салымына пропорционалдуу түрдө чыгым тартат.

(7) SPV эмитенти мушарака активдеринен алынган пайда эсебинен инвесторлорго мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүнүн ар бир суммасын төлөп берет.

(8) Төмөндө:

а. дефолтко учураган же мөөнөтү бүткөндө (сатып алуу милдеттенмеси боюнча ишенимдүү башкаруучунун тандоосу боюнча);

б. факультативдик кайрылууну ишке ашыруу (эгерде сукукка тиешелүү болсо) же салык милдеттенмесинин келип чыгышы (экөө тен сатуу милдеттенмеси боюнча оригиналатордун тандоосу боюнча),

Ишенимдүү башкаруучу сатат жана оригиналатор ишенимдүү башкаруучунун мушаракадагы бардык бирдиктерин тиешелүү баада сатып алат, бул сатуу учурунда мушарака активдеринин рыноктук адилет наркындагы ишенимдүү башкаруучунун үлүшүнө барабар сумма болот. Болжолдуу баа негизги карыз суммасын жана инвесторлорго байланыштуу ар кандай чегерилген, бирок төлөнбөгөн мезгилдик бөлүштүрүү суммасын төлөөдө колдонулат.

(9) Оригинатор (карыйкор катары) тарабынан аткаруу баасын төлөө.

(10) SPV эмитенти жоюу суммасын, башкача айтканда, негизги карызды оригиналатордун баасына таянуу менен инвесторлорго төлөйт.

(11) & (12) Ишенимдүү башкаруучу жана оригиналатор башкаруу келишимин түзүшөт, анда ишенимдүү башкаруучу макулдашылган бизнес-планга ылайык мушараканы тескөөгө алуу үчүн оригиналаторду башкаруучу агент катары дайындайт. Кандайдыр бир мезгилде ишенимдүү башкаруучу алган пайда ошол мезгил

үчүн мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү суммасынан көп болсо, башкаруучу агент иштин аткарылыши үчүн аванстык төлөм катары ашыкча алууга укуктуу. Шарият боюнча, мушараканын негизинде ишке ашырылган бардык төлөмдөр «эсепте» катталган катары эсептелинет жана мушараканын иш жүзүндөгү жана акыркы пайдаларын/чыгымдарын чагылдыруу үчүн мушараканын аяктоо күнүндө ондолот. Натыйжада, башкаруучу агентке төлөнгөн ар кандай ашыкча пайдада мушарака аяктаганга чейин кайтарылып берилүүчү аванстык төлөм болуп эсептелет. Адатта, кандайдыр бир мезгил аралыгы боюнча бөлүштүрүү күнүндө ишенимдүү башкаруучу алган пайда менен мезгилдик бөлүштүрүү суммасынын ортосунда жетишпестик орун алган шартта, башкаруучу агент аны жоюу үчүн мындай алдын ала аткаруу акысын кайтарып берүүгө милдеттүү. Бирок, мушарака аяктаган күнү, талап кылынбаган бардык алдын ала төлөмдөрдү башкаруучу агент биротоло кармап калышы мүмкүн.

Мушарака сукугун чыгаруу үчүн зарыл болгон документтер

Документ	Тараалтар	Коруутынду / Максат
Мушарака келишими	Оригинатор (өнөктөш катары) жана ишенимдүү башкаруучу (өнөктөш катары)	Ишенимдүү башкаруучунун (жана инвесторлордун) көз карашы болонча, бул мушараканы түзгөн, ага мушарака активдерине меник үлүшүн ыйтарган жана ошол мушарака активдери аркылуу пайданын үлүшүнө укук берген документ.
Башкаруу келишими	Ишенимдүү башкаруучу (өнөктөш катары) жана оригинатор (башкаруучу агент катары)	Оригинатордун көз карашы болонча, каржылооны алууга обблө түзгөн документ. Ишенимдүү башкаруучуга макулдашылган бизнес-планга ытайдык, мушарака активдерин башкаруу учун ортигинатордур дайындоого мумкундук берет. Өз бизнес-планына ылтайык ишенимдүү уюмдан (жана инвесторлордун) альянснан каржылооны ишке ашырууга Оригинатордо мумкундук берет.
Сатып алуу мийдэгтэнмеси (ваад)	Оригинатор (мийдэгтүү катары) тараабынан ишенимдүү башкаруучунун пайдаасына берилген	Ишенимдүү башкаруучуга өзүнүн бардык бирдиктерин Мушаракадагы рыноктук бааза Оригинаторго сатууга уруксат берет, эгерде дефолтко дүүшпэр болсо же мөөнөтүү бүткөндө, анын ордумна Оригинатор ошол бирдиктердин рыноктук наркын ага төлөп беруге тишиш (аткаруу баасы аркылуу).
Сатуу мийдэгтэнмеси (ваад)	Ишенимдүү башкаруучу тараабынан оригинатордун пайдаасына (мийдэгтүү катары) берилген убада.	Оригинаторго мушаракадагы ишенимдүү башкаруучунун бирдиктерин чектелген жагдайларда (мисалы, салык мийдэгтэнмесинин келип чылбышы) ишенимдүү башкаруучудан сатып алууга мумкундук берет, анын ордумна ортигинатор бардык төлөөбөгөн суммаларды (аткаруу баасы аркылуу) төлөп бериши зарыл, ошондо гана ишенимдүү башкаруучуу инвесторлорго төйөөлөрдүү жүргүзэе алат.

3.6. Мудараба сукук

Мудараба сукук – Мудараба капиталындагы бирдей баалуу бирдиктерге ээлик кылууну билдириген инвестициялык сукук. Сукук ээлеринин наамына катталып, акцияларга үлүштүк ээлик кылуу укугuna жана киреше же пайда акцияларынын пайызына негизделет. Мудараба сукук көбүнчө ири инвестициялык долбоорлорго коомчулуктун катышуусуна өбөлгө үчүн колдонулат. Мудараба сукуктун ээлери рабб-ал-мал деп аталаат.

AAOIFI №17 «Инвестициялык сукук» шарият стандартында мудараба сукук боюнча төмөндөгүлөр белгиленген:

«Бул сертификаттардын эмитенти мудариб, жазылуучулар болсо капитал ээлери, ал эми иштетилген каражаттар мудараба капиталы болуп саналат. Сертификат ээлери мударабанын активдерине, ал эми пайданын макулдашылган үлүшү капитал ээлерине таандык жана эгерде ага жол берилген болсо, алар чыгымды өздөрү тартышат».

Мудараба сукукта SPV сукук чыгаруу жана мудараба капиталы катары инвесторлордон алынган кирешелерди кошуу үчүн түзүлөт. SPV түшкөн каражатты ишеним боюнча тескөөгө алууну жарыялайт жана ошону менен инвесторлордун (рабб-ал-мал) атынан ишенимдүү башкаруучу катары иш алып барат. Сукуктун негиздөөчүсү эксперттик салым кошуп, мударибдин ролун аткарат. Мударабадан түшкөн пайда алдын ала макулдашылган пайданы бөлүшүү катышы боюнча рабб-ал-мал менен мударибдин ортосунда бөлүштүрүлөт. SPV мударабадан алган кирешесин сукук боюнча мезгил-мезгили менен төлөмдөрдү ишке ашыруу үчүн колдонот. Мудараба келишиминин «AAOIFI стандарты № 13 Мудараба» жана бул китептин

«Үлүштүк капиталга негизделген келишимдерде» чеч-меленген жалпы принциптери мудараба сукукка карата да колдонулат.

3.7. Гибриддик сукук

Бул эки же андан көп ислам каржылоо келишимдери колдонулган сукуктун бир түрү.

Биринчи гибриддик сукук – Ислам өнүктүрүү банкы боюнча мисал:

Ислам өнүктүрүү банкы (ИӨБ) 1975-жылы түзүлгөн эл аралык каржы институту. Банктын максаты – Шарият принциптерине ылайык, мұчө-мусулман өлкөлөрүнүн жана мусулман жамааттарының жекече же биргелешкен экономикалык жана социалдык өнүгүсүнө көмөк көрсөтүү.

2003-жылдын август айында ИӨБ биринчи гибриддик сукукту – 2008-жылы төлөнүүгө тийиш болгон 400 миллион АКШ доллары суммасындагы трасттык сертификаттарды чыгарган. Трасттык сертификаттар сукук ээлеринин трасттык активдерге бөлүнбөгөн кызыкчылыгын билдирген. Ишенимдүү активдердин курамы 66% ижара сукук, 31% мурабаха дебитордук карыз жана 3% истиснаа сукугун түздү.

Сатуу негизиндеги контракттарды секьюритилдештирүүгө жана экинчилик рынокто сатууга мүмкүн болбогондуктан, (сатуудан кийин пайда болгон дебитордук карыз иш жүзүндө карыздык милдет болуп эсептөлгөндиктен жана карызды сатууга шариятта тыюу салынгандыктан) ИӨБ негизги пулдун эң азында 51% ижара келишимдеринен турушун камсыз кылган. Мунун негизинде сукукту экинчилик рынокто оной сатууга болот.

ИӨБ гибриддик сукук процесси төмөндө келтирилген:

1. ИӨБ активдерге ээлик кылуу укугун ICDге өткөрүп берет.
2. ICD активдерди SPV болуп саналган Solidarity Trust Services'ке өткөрүп берет.
3. SPV активдерге карата ишенимди пайда кылат жана 400 миллион АКШ долларын тартуу үчүн 5 жылдык сукук чыгарат.
4. SPV ICDни активдерден дебитордук карыздарды өндүрүү үчүн агент катары дайындайт.
5. SPV ишенимдүү башкаруучу катары сукук сертификаттарын камсыздаган инвесторлорго мезгил-мезгили менен бөлүштүрүүнү жүзөгө ашырат.
6. ИӨБ ишенимдүү башкаруучуга пайданын үлүштөрүүн сертификат ээлерине талап кылышкан мезгил-мезгили менен бөлүштүрүүнү камсыз кылуу үчүн активдерге карата кепилдикти берет.

4. Актив менен камсыздалган сукуктун айырмасы

Актив менен камсыздалган сукук инвесторго (сукук ээсине) материалдык активдин же бизнестин үлүшүн берүүнү камтыйт. Бул, тиешелүү менчикке байланыштуу тобокелдиктер инвесторлор менен да бөлүштүрүлөт дегендикти билдирет. Ошентип, бул шарт оригиналатор менен SPV ортосундагы чыныгы сатуу келишимин камтыйт. Оригиналор негизги активдерди SPVге сатат, ал бул активдерди карман туроо менен алар тарбыянаң колдоого алынгандык сукукту чыгарат. Төлөмдөр адаттагыдан аз болсо, сукукту сатып алуучулар оригиналаторго кайрыла алышпайт. Чыныгы сатуу сукук эмитентинин активдери дефолтко дуушар болуп, жоулган учурда оригиналатордун активдерине кошулбай тургандыгын билдирет. Сукук ээлери сукуктук активдердин наркынын төмөндөшүнө байланыштуу бардык

чыгымдарды өз мойнуна алууга тиши. Ушул себептен улам, активдер менен камсыздалган сукук жогорку деңгээлдеги камсыздалган каржылоого окшошуп кетет, демек, сукукрыногунда анча популярдуу эмес.

Активдерге негизделген сукук, экинчи жагынан, эмитенттин негизги активдерди сатып алуусун жана андан кийин инвесторлордун (сукук ээлеринин) атынан аларды инвестициялоону, алар менен соода жүргүзүүнү же ижараплоону камтыйт. Бул иш-чаралар берилген сертификаттар (сукук) аркылуу топтолгон каржаттардын эсебинен ишке ашырылат. Бул шарт адатта, оригиналаторго сатуу же ижарага берүү катары калыптанат жана оригиналатордун негизги активдерди мөөнөтү бүткөндө кайра сатып алууга милдеттүү убадасында камтылат. Сукук ээлери гана оригиналатордон активге негизделген сукуктагы базалык активдерди сатып алууну талап кыла алат. Ошентип, сукук ээлери оригиналаторго карата милдеттүү сатып алуу убадасын аткарғандан кийин сатып алуу баасын төлөөдө камтылган күрөөсүз карыз доосуна ээ. Бул сукук ээлеринин базалык активдерге толук кайрылууга ээ эместигин жана базалык активдер күрөө катары колдонулбай тургандыгын билдирет. Активдерге негизделген сукук ээлериине бенефициардык менчик укугун гана сунуштайт жана дефолтко учураганда инвестор бул активдерге карата эч кандай дооматы жок калат. Шарият активдерди сукук ээлерине өткөрүп берүүнү шарттайт, бирок мында оригиналатор, адатта, негизги активге бенефициардык менчик укугун инвесторлорго өткөрүп берүүгө тиши. Инвесторлор активдерге кайрылууга укугу жок болгондуктан, активдерге негизделген сукукта активдер тобокелдигине көнүл бурулбайт тескерисинче, сукуктун демөөрчүлөрүнүн кредиттик жөндөмдүүлүгүнө басым жасалат.

5. Сукук кадимки облигациялардан эмнеси менен айырмаланат?

Кадимки облигациялар адатта сукукту түшүндүрүү үчүн баштапкы түшүнүк катары колдонулса да, эки инструменттин ортосундагы негизги айырмачылыктарды түшүнүп, чечмелеп алуу маанилүү. Бул бөлүктө кадимки облигациялар менен инвестициялык сукук ортосундагы өзгөчө айырмачылыктар аныкталат.

Инвестициялык сукук кадимки облигациялар менен айрым бир өзгөчөлүктөрү боюнча окшош, ошондуктан алар көбүнчө ислам облигациялары деп (туура эмес) аталат. Ошол эле учурда, эки финансыйлык инструмент ортосунда мындай мүнөздөмөнү туура эмес деп айтууга түрткү берген айрым принципиалдуу айырмачылыктар да бар. Бул айырмачылыктар биринчи кезекте каржылоонун негизги максатына жана мүнөзүнө жана сукуктун түзүмүнө тиешелүү. Төмөндө сукук менен кадимки облигациялардын ортосундагы негизги айырмачылыктар көрсөтүлгөн.

Кадимки облигациялар	Инвестициялык сукук
Бул жалпысынан реалдуу экономикалык иш-аракеттерге же келишимдер менен байланышпаган туруктуу пайыздык чен белгиленген карыздык келишимдер.	Бул, белгилүү бир активдерди же экономикалык ишти камтыган сатуу, ижара же өнөктөштүк келишимдери. Сукуктун мүнөздүү өзгөчөлүгү (мисалы, соодага жөндөмдүүлүгү) негизги түзүмгө көз карандылыгында.
Облигациялар негизинен эмитент тарабынан кепилденет.	Сукук эмитент тарабынан кепилденбейт.
Облигациялардын эмитенти түшкөн каражатты каалагандай пайдалана алат.	Сукук эмитенти каражатты шариятка ылайык келген активдерде жана жолдордо колдонуу менен гана чектелет.

6. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөргө жалпы маалымат берилди:

Инвестициялык сукук – бил мәтериалдык баалуулуктарга, узуфрукттарга жана кызмат көрсөтүүлөргө ээлик кылууда же (менчикте) белгилүү бир долбоордун же атайын инвестициялык ишмердүүлүктүн активдериндең бөлүнбөгөн үлүштөрдү билдириген бирдей баалуу сертификаттар. Бирок бул, сукук наркы алынгандан, жазылуу жабылгандан жана сукукту чыгаруу үчүн алынган акча каражаты иштетилгендөн кийин гана туура болот.

Секьюритизация – бил, субъект балансында турган активдер пулун капиталрында инвесторлорго (сукук аркылуу) сатыла турган, сатылуучу баалуу кагаздарга пакеттөө процесси жана ал кардарларына балансында ликвиддүү активдерди кармап туррууга мажбурлоосуз эле ишканаларга зарыл болгон кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого мүмкүндүк берет.

Сукук адатта: активдер менен камсыздалган жана активдерге негизделген болуп эки түргө бөлүнөт. Бириңчиси активдердин айкын сатылышын, ал эми экинчиси дебитордук карызды гана секьюритизациялоону камтыйт. Активге негизделген сукук рынокто көбүрөөк популлярдуу, бирок активдер менен камсыздалган сукук эмиссиясы дефолтко дуушар болгон шартта айрыкча инвесторлордун коргоого алынышын камсыз кылат.

6

БӨЛҮК

ИСЛАМ БААЛУУ
КАГАЗДАР РЫНОГУ

1. Киришүү

Ислам принциптерине ылайык келген инвестиция жөнүндө маалымдуулуктун жана суроо-талаптын жогорулаши дүйнө жүзү боюнча ислам баалуу кагаздар рынокторунун таасиригин өсүшүнө алыш келди. Ушунун өзү ислам банкингинен баштап, ислам камсыздандыруусу (такафул) жана аны менен бирге ислам капитал рыноктору жана ислам финанссылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясынын өсүшүнүн табигый натыйжасы.

Бул бөлүктө ислам капитал рыногунун зарыл экендигин жана анын негизги компоненттери чечмеленет. Ислам баалуу кагаздар рыногунун негизги өзгөчөлүгү – шариятка туура келген акциялардын бар болушу. Акция чыгаруунун жана акциялар менен соода кылуунун шарияттагы эрежелери, ошондой эле баалуу кагаздардын экинчилик рыногунун соода концепциясы да кароого алышат. Алардын кабыл алышы жана өнүгүшү менен ислам капитал рыногунун маанилүү компоненти катары ислам фонддору пайда болду. Мындай каражаттарды тескөөгө алуу жана жөнгө салуу кийинки бөлүктө каралат. Ошондой эле, фонддун ишмердүүлүгү шарият принциптерине кандаича ылайыкташтырууга боло тургандыгы баса белгиленип, ислам инвестициялык фонддорунун түзүмдөрү жана өзгөчөлүктөрү боюнча түшүндүрмө берилет.

Шариятка ылайык капиталды инвестициялоо шарият принциптерине туура келбegen инвестициялык жолдорду жабуу үчүн айрым бир терс текшерүүлөрдү талап кылат. Бул скрининг критерийлери бөлүгүндө

кыскача баяндалган. Мында, ошондой эле шариятка туура келбegen кирешени адалдоо (тазалоо) түшүнүгү да талкууланат.

Акырында, баалуу кагаздар рыногунда индекстердин ролу талкууга алынат. Ошентип, булар кызыкдар болгон ар кайсы тараантарга ар кандай пайдаларды алып келет, бирок алар шариятка ылайыктуу түрдө колдонулушу зарыл. Бөлүк дүйнөдөгү эң кенири тараган ислам баалуу кагаздар рыногунун индекстерине кыскача киришүү менен жыйынтыкталат.

2. Ислам баалуу кагаздар рыногу

Ислам каржылоосунун дүйнө жүзү боюнча өнүгүшү менен бүгүнкү күндө шариятка ылайык инвестиция жумшоону каалагандардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн ислам баалуу кагаздар рыногунун продукттары жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн кецири топтому колдонулуп келүүдө. Бул бөлүктө ислам баалуу кагаздар рыногу түшүнүгү жана мындай рыноктордун зарылчылыгы кароого алынат.

Ислам капитал рыногу (IEM) капиталды издөөчүлөр жана провайдерлер үчүн кадимки капитал рыногуна катар рынок катары же алардын сегменти катары иштеп келет Ал шариятта тыюу салынган иш-аракеттерден алыс болуу менен кадимки акциялар рыногунан айырмаланып турат.

ИКР – бул компаниялардын акциялары, баалуу кагаздар жана башка инструменттер фондулук биржа аркылуу сатылуучу платформа. Фондулук биржа компанияларга көптөгөн адамдардан жана мекемелерден каражат тартууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле ал, минималдуу чыгым менен менчик ээсинин алмашуусун женилдетет. Бир жагынан фондулук биржа

корпорацияларга инвестицияларды жана жаңы бизнес ишканаларды каржылоого мүмкүндүк берсе, экинчи жагынан менчик ээси катары жеке адамдарга жана мекемелерге каржыны ири компаниялардын ийгилиги жана кирешелүүлүгүн бөлүшүүгө мүмкүндүк берет.

Ислам баалуу кагаздар рыногунун функциясы кадимки рыноктон эч айырмаланбайт. Бирок, мындай рыноктордогу эмитенттер шарияттык эрежелерине баш ийүүгө тийиш (эмитенттин ишинин адал болуусу сыйктуу). Экинчиден, айрым бир экинчилик рыноктугү практикага жол берилбейт (мисалы, кыска убакытка сатуу (short selling) күнүмдүк соода ж.б.).

Иш жүзүндө ислам баалуу кагаздар рыногу кецири шарттуу акциялар рыногунун сегменти болуп саналат. Инвестициялардын шариятка шайкеш инвестициялык жолдорго салынышын камсыз кылуу учун ар кандай шарияттык текшерүү критерийлери иштелип чыккан. Акциялар мына ошол критерийлөргө дуушар болуп, ошол критерийлерден өткөндөр гана шариятка ылайык иш алыш барган инвесторлор тарабынан инвестициялоого уруксат берилет.

2.1. Ислам баалуу кагаздар рыногунун компоненттери

Ислам баалуу кагаздар рыногу бир катар продукттарды сунуштайт, анын ичинде шариятка туура келген акциялар, ислам инвестициялык фондулары, бирдик трасттар, исламий REIT (кыймылсыз мүлк инвестициялык трасттары), Ислам жеке капитал фонддору, Ислам биржалык соода фонддору (ETFs) жана башкалар. Акциялар жана өз ара каражаттар ислам баалуу кагаздар рынокторунун эки негизги компоненти болуп саналат, алар кийинки бөлүктөрдө ырааттуу кароого алынат.

3. Акционердик коом

Бул бөлүктө акционердик коомдун мыйзамдуулугуна токтолуп, акцияларды чыгарууга жана аны менен иш алыш барууга байланыштуу шарият өкүмдөрү кенири баяндалат. Ошондой эле экинчилик рыногунда соода жүргүзүү түшүнүгү каралат.

Акция же акция кагазы – бул корпорациядагы менчик үлүштү билдириген үлүштүк инструмент. AAOIFI Шарият Стандартынын №12 «Шарика (мушараака) жана заманбап корпорациялар» төмөнкүчө чечмеленген:

«Бул, акционердин корпорация активдериндеги үлүшү жана ал макулдашууга мүмкүн болгон сертификат менен көрсөтүлөт. Акция деген термин ошондой үлүштү билдириген сертификатка карата да колдонулат».

Шариятка туура келген акция – шарият эрежелерине жана принциптерине жооп берген компаниянын өздүк акциялары. AAOIFI Шарият Стандартынын № 21 «Финансылык кагаз (акциялар жана облигациялар)» стандартында акционердик коом төмөнкүчө аныкталган:

Акционердик коом – бул, капиталы ал аркылуу соода жүргүзүлүүчү акциялардын бирдей үлүшүнө бөлүнгөн жана ар бир акционердин (коюндуун) жоопкерчилиги анын капиталдагы үлүшү менен чектелүүгө тийиш болгон коом. Ал ошондой эле, өнөктөштүктүү каржылоонун бир түрү. Шарикат аль-инандын эрежелери бул коомго акционерлердин жоопкерчилигинин чектелгендиги жана коомдун бул түрүн бир жак же анын акционерлеринин азчылыгы тарабынан бир жактуу түрдө токтото албагандан башка учурларда колдонулат».

3.1. Акционердик коомдун мыйзамдуулугу

Акционердик коомдун бизнесин жана анын акцияларын сатууга байланыштуу шарият негиздерин көнциири кароого алуудан мурда, адегенде акционердик коомдун шарияттагы мыйзамдуулугун түшүнүп алуу зарыл. Шарият аалымдарынын ар кандай көз караштарынан улам, акционердик коомдун түзүлүшү боюнча айрым талаш-тартыш жараткан түшүнүктөр орун алып келет. Юридикалык жак түшүнүгү, айрым бир чөйрөлөр арасында талаш туудурган маселе, ал ошондой эле жоопкерчилиги чектелген жасалма юридикалык жак деп да аталат. Кийинки бөлүктөрдө бул түшүнүктөр шарият көз карашынан кылдат кароого алынат.

i) Юридикалык жак түшүнүгү

Юридикалык жак мыйзам негизинде түзүлөт жана өзүнчө менчиги, милдеттери жана укуктары бар юридикалык жак катары таанылат. Шариятта бул жаңы түшүнүк эмес. Шариятта фыкх түшүнүгүнө окшош айрым бир классикалык мисалдар бар. Маслен, Байтул-Мал жана Вакф – шариятта укук жана милдеттери жагынан бир багытта иш алып барган юридикалык жакка абдан окшош мекемелер.

ii) Жоопкерчилиги чектелген жак түшүнүгү

Жоопкерчилиги чектелген жак – бул, адатта, компанияга иш жүзүндө салынган суммага барабар, белгиленген суммадан ашпаган милдеттенменин бир түрү. Жоопкерчилиги чектелген жак концепциясы карызыдык милдеттенмелер кредиторлордун макулдугусуз төмөндөтүлбөйт жана бузулбайт деген шарият принцибин коргоого алат. Жоопкерчилиги чектелген жактын өзгөчөлүгү, ачык айкын иш алып барган, жалпыга

маалым компанияларга инвестициялоонун эң чоң артыкчылыктарынын бири болуп саналат, анткени ал капиталды массалык түрдө сатып алууга мүмкүндүк берет.

Учурда орун алыш жаткан коммерциялык тажрый-ба контекстинде «чектелген жоопкерчилик» түшүнүгү жаңы түшүнүк болуп саналат жана ислам фыкхынын баштапкы булактарында бул тууралуу ачык айтылган эмес. Бирок, шарият көз карашын Курани Карим, Пайгамбардын^ﷺ сүннөттөрү жана ислам шариятында белгиленген негиздерден издеөөгө болот.

Вакф

Вакф – бул, адамдын өз байлыгынан бир бөлүгүн (адатта мүлкүн) диний же кайрымдуулук максатында сунуштаган юридикалык жана диний мекеме. Мүлктөр вакф деп жарыяланғандан кийин донорудун менчигинде калбайт. Вакфтын бенефициарлары корпустан же атايын бөлүнгөн мүлктөн түшкөн кирешеден пайдалана алышат, бирок алар анын ээси эмес. Шарият боюнча мындай мүлктүн ээси Алла Таала.

Ислам аалымдары вакфты өзүнчө бир юридикалык жак катары карап, ага адам баласына мүнөздүү болгон же ага окшош айрым бир табигый сыпаттарды жүктөшкөн. Булар вакфа байланыштуу төмөнкү эки продукттан көрүнүп турат:

- эгерде мүлк вакфтын кирешеси менен сатылып алынса, сатылып алынган мүлк дароо эле вакфтын бир бөлүгү боло калбайт. Тескерисинче, аалымдар мындай жол менен сатып алынган мүлк вакфтын мүлкү катары каралат деген пикирин билдиришкен. Бул жеке адам сыйктуу эле, вакфтын мүлккө ээ боло алаарын ачык билдирет;

- мечитке садака катары берилген акча вакфка кирбей, мечиттин менчигине өтөөрүн аалымдар ачык айтышкан.

Бул жерде дагы мечит акча ээси катары кабыл алынат. Бул негизди Маликий мазхабынын айрым аалымдары да белгилешип, мечит бир нерсенин ээси болууга жөндөмдүү экенин айтышкан. Алардын айттымында, мечиттин бул мүмкүнчүлүгү конструктивдүү, ал эми адам баласы физикалык гана мүмкүнчүлүккө ээ.

Бул мисалдардан көрүнүп тургандай, мусулман аалымдары вакфтын мүлкө ээ болушу мүмкүн экенин кабыл алышкан. Белгилүү болгондой эле, вакф адам эмес, бирок менчик маселесинде ага адам катары мамиле жасашкан. Анын менчиги аныкталгандан кийин, ал сатууга жана сатып алууга, карызкор жана кредитторго айланат жана сотко кайрыла алат же аны сотко берүүгө болот, демек, ага «юридикалык жактын» бардык мүнөздөмөлөрү таандык кылышы мүмкүн.

Байтул-Мал

Классикалык фыкх адабиятында «юридикалык жактын» дагы бир мисалы Байтул-мал (Ислам мамлекеттик казынасы) болуп саналат. Ислам мамлекетинде коомдук мүлк бар болгондуктан, бардык жарандар Байтул-малдан кандайдыр бир чекте пайдалануу укугуна ээ болушат, бирок эч ким анын ээсимин деп айта албайт. Ошондой болсо да Байтул-малдын айрым бир укуктарга жана милдеттерге ээ. Белгилүү ханафий аалымы Имам Сарахси «ал-Мабсут» аттуу эмгегинде мындай дейт: «Байтул-малдын айрым бир укуктары жана милдеттери бар, алар аныкталбай калышы мүмкүн».

Дагы бир жерде ошол эле автор мындай деген: «Эгерде ислам мамлекетинин башчысына өз армиясында айлык берүү үчүн акча керек болсо, бирок ал Байтулмалдын хараж бөлүмүнөн (жалпысынан айлыктар ошол жерден берилет) акча таппаса, анда садака бөлүгүнөн айлык бере алат, бирок садака бөлүнүнө алынган сумма хараж бөлүмүнө карыз болуп эсептелет».

Акционердик коом

Акционердик коомдун «юридикалык жак» түшүнүгүнө өтө жакын дагы бир мисал имам Шафийдин фыкхында кездешет. Шафий мазхабынын туруктуу принцибине ылайык, эгерде бирден көп адамдардын мүлкү бири-бирине аралашып, өнөктөштүк менен иш жургүзүлсө, алардын ар биринен жекече зекет алынат, бирок жалпысынан алардын акционердик коомуна төлөнөт. Эгер алардын бири нисаптын суммасына ээ болбосо да, бирок жалпы мал-мүлктүн баасы нисаптын белгиленген чегинен ашып кетсе, зекет бардык акционердик коомго, анын ичинде биринчисинин үлүшүнө төлөнөт. Ошентип, үлүшү нисабдан аз болгон адам да жалпы мал-мүлктөгү ээлигине жараша салыкка салым кошот, ал эми ал ар адамдын жеке абалына жараша алынса, анда зекет алымак эмес.

«Хылтат-аш-Шуйу» принциби деп аталган бул принцип, мал-мүлктөн зекет алуу жагында да таасирдүү колдонулат. Демек, адам айрым учурда жеке мүмкүнчүлүгүнөн көбүрөөк зекет бериши керек болсо, кээде андан азыраак төлөшү зарыл болот. Ошондон улам, Пайгамбарыбыз ﷺ: «Өз-өзүнчө мал-мүлктөрдү бириктитүргө болбойт жана алардан алынуучу зекеттин өлчөмүн азайтуу үчүн биргелешкен мүлктөрдү бөлгөнгө болбойт» – деп айткан. (Бухарий)

Маликий менен Ханбалий мазхабдары кандайдыр бир денгээлде кабыл алган «Хылтат-аш-Шуйу» принцибинде бир аз гана майда-чүйдө айырмачылыктар бар, ошонун негизинде юридикалық жак деген негизги түшүнүк келип чыгат. Бул принцип боюнча зекет жеке тарапка милдеттүү эмес, бирок «акционердик коом» катары төлөөгө тийиш. «Акционердик коом» өзүнчө бир жак катары каралып, зекеттин милдеттүүлүгү ошол уюмга бурулуп кеткени «юридикалық жак» түшүнүгүнө өтө жакын экендинин билдирсе да, иш жүзүндө андай эмес.

Карыз боюнча мурас

Төртүнчү мисал, каза болгон адамдан калган мүлк, ошол мулктүн жалпы наркына караганда анын карыздык милдеттенмелеринин суммасы көбүрөөк болсо, бул түшүнүктүү кыскача чечмелөө максатында аны «карыйз боюнча мурас» деп атоого болот.

Аалымдардын пикири боюнча, бул мүлк маркум-дун менчиги эмес, анткени анын көзү өткөн; анын мураскорунуку да эмес, анткени өлгөн адамдын карызы мураскорлордун укуктарынан жогору турат. Ал кредиторлордун да менчигинде эмес, анткени эсептешүү боло элек. Буга байланыштуу алардын укуктары бар жана алардын ортосунда бөлүштүрүлмөйүнчө алардын мүлкү болуп саналбайт. Эч кимдин менчигинде болбогондуктан, ал өз алдынча каралып, аны укуктук уюм (юридикалық жак) деп атоого болот. Каза болгон адамдын мураскору же ал көрсөткөн жак мүлкү башкаруучу катары гана каралып, менчик ээсинен боло албайт. Эгерде карызды жөнгө салуу процесси кандайдыр бир чыгашаларды талап кылса, анда ал калган мүлктөн төлөнөт.

Ушул өңүттөн караганда, «карыз боюнча мурас» саттуу жана сатып алуу, карызкор жана кредитор боло турган, өзүнүн субъекти бар юридикалык жактын өзгөчөлүктөрүнө өтө эле окшош. Мындай юридикалык жактын жоопкерчилиги анын колдо болгон активдери менен гана чектелет. Эгерде мүлкү бардык карыздарды жабууга жетпесе, анда кредиторлор калган талаптар боюнча маркумдун мураскорлорун жана башка жооптуу тараптарды сотко бере алышпайт.

Бул мусулман укукчуларынын укуктук уюмга окшош юридикалык жакты бекиткен айрым учурлары жогоруда келтирилген мисалдар юридикалык жак түшүнүгү ислам фыкхына жат эместигин көрсөтөт жана эгерде акционердик коомдун юридикалык жагы ушундай шарттардын негизинде кабыл алынса, ага карата олуттуу каршылык билдирилбейт.

Жогоруда айтылгандай, коомдун жоопкерчилиги чектелген маселе – юридикалык жак түшүнүгү менен тыгыз байланышта. Эгерде юридикалык жак өз укуктары жана милдеттери боюнча жеке жак катары каралышы мүмкүн болсо, анда ар бир адам өзүнө таандык болгон мүлкүнүн чегинде гана жооп берет. Ал эми төлөөгө жөндөмсүз абалда көзү өткөн болсо, канчалык тыгыз байланышта болсо да анын калган милдеттенмелерин өзүнөн башка эч ким көтөрө албайт.

Акция чыгаруунун шарияттагы эрежелери

Кийинки бөлүктөрдө үлүштөрдүн ар кандай түрлөрүнө тиешелүү шарият эрежелери боюнча түшүндүрмөлөр берилет.

i) Жалпы/кадимки акциялар

Корпорациянын максаттары мыйзамдуу жана шариятка ылайык болууга тийиш.

Акцияларды чыгарууда кеткен чыгымдар, эгерде мындай пайыз негиздүү болсо, акциялардын жазылуу баасына ылайык белгиленген пайызды кошуу жолу менен өндүрүлүшү мүмкүн.

Жаңы акциялар корпорация тарабынан эски/бар болгон акциялардын наркына барабар, жогору (премиум) же андан төмөн (дисконт) баада чыгарылышы мүмкүн. Корпорациянын ишине баа берүү тиешелүү эксперт тарабынан жургүзүлүшү мүмкүн.

Корпорация учунчү жак менен андеррайтингдик келишимге ээ болушу мүмкүн, ал эми эгерде ал жазылбай калса эмиссияны толугу менен же анын бир бөлүгүн сатып алууга милдеттенет. Мындай кепилдик учун комиссиялык төлөм алынбайт. Бирок, ал кепилдикке көз каранды эмес тапшырмалар учун алышы мүмкүн, мисалы, техникалык-экономикалык негиздемени даярдоо, акцияларды сатуу ж.б. сыйктуу.

Акция наркына бөлүп төлөөгө жол берилет, мында бир төлөм жазылуу учурунда төлөнүп, калган бөлүгү кийин төлөнөт. Ислам баалуу кагаздарынын ээси төлөгөн суммасына жараша катышуучу болуп калата.

ii) Артыкчылыктуу акциялар

Корпорацияларга ААОIFI боюнча артыкчылыктуу акцияларды чыгарууга уруксат берилбейт, анткени артыкчылыктуу акционерлер дивидендерди алуу жана жоюу сыйктуу башка акционерлерге маалым болбогон айрым бир финанссылык өзгөчөлүктөргө ээ. Мындай өзгөчө укуктар мушаракадагы теңсиздикти жана артыкчылыктуу акционерлерге кепилдик берүүнү шарттайт жана айрым өнөктөштөргө башкаларга караганда

көбүрөөк укуктар берилip калат да, мушараканын шарият эрежелерине карама-каршы келет. Бирок айрым акционерлерге добуш берүү укугу сыйктуу администратордик маселелерде артыкчылык берүүгө жол берилет.

Акциялар менен иштөө эрежелери

Акцияларды инвестициялоодо шариятка шайкеш келүү үчүн инвестор эске алууга тийиш болгон бир катар жагдайлар бар. Акцияларды сатуу же аны менен соода жүргүзүү эрежелери төмөнкүдөй:

- иши мыйзамдуу жана шарият эрежелерине жана принциптерине ылайык келген компаниянын акцияларын инвесторлор сатып алат же сатат;
- инвесторлорго корпорациянын акцияларын дарроо же кийинкиге калтыруу шартында сатып алууга жана сатууга уруксат берилет;
- компаниянын негизги иш-аракеттерине жол берилсе, бирок ал пайыз менен акчаны карызга алса же депозитке салса, мындай компаниянын акцияларын сатып алууга да инвесторлорго уруксат берилет:
- пайыздар менен алектенүү (же башка шарият тыюу салган иш) анын уюштуруу меморандумуна ылайык компаниянын максаттарына кирбесе;
- пайыздар боюнча чогултулган жалпы сумма (кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү) компаниянын рыноктук капиталдаштыруусунун 30%нан ашпайт;
- пайыздык депозиттердин жамааттык суммасы (кыска, орто жана узак мөөнөттүү) компаниянын рыноктук капиталдаштыруунун 30%нан ашпаса;
- тыюу салынган компоненттерден (мисалы, пайыздык депозиттерден) түшкөн киреше суммасы компаниянын жалпы кирешесинин 5%нан ашпаса;

- акция ээси финанссылык мезгилдин аягында ага тиешелүү болгон кирешеден же дивидендерден тыюу салынган кирешенин үлүшүн алыш салууга милдеттүү. Бир акцияга тыюу салынган киреше, жалпы тыюу салынган кирешени компаниянын акцияларынын жалпы санына бөлүү жолу менен эсептелиши мүмкүн. Мындай киреше кайрымдуулукка бағытталууга тийиш жана шариятка ылайык инвестор тарабынан кандай болбосун түрдө пайдаланылбашы зарыл;
- брокер же башкалар (маржага сатуу) аркылуу пайыздык кредиттерди тартуу жолу менен акцияларды сатып алууга жол берилбейт;
- сатуучуга таандык болбогон акцияларды сатууга (ачык сатуу же бош сатуу) жол берилбейт;
- акцияларды карызга берүүгө болбойт; аларды ижрага берүү да алгылыксыз;
- инвесторлор акциялар боюнча салам келишимин түзө албайт;
- инвесторлор акцияларга карата кадимки фьючерс, своп жана опцион келишимдерин түзө альшпайт. Ошого карабастан, инвесторлордун шариятка ылайык белгилүү бир хежирлөө муктаждыктары үчүн рынокто шариятка ылайык белгилүү бир продукт түзүмдөрү бар болушу мүмкүн;
- компаниянын мүлкү накталай, материалдык байлыктар, карыздар же алардын жыйындысы экендине карабастан, күрөө катары шариятта адаптацияларды пайдаланууга жол берилет;
- компаниянын активдери нак акчадан турган шартта (мисалы, жаңыдан түзүлүп ишин баштай элек ислам банкынын акцияларына жазылууда), номиналдык

- наркы жана ээлик кылуу шартынан тышкary, ал активдерди сатууга жол берилбейт;
- эгерде корпорациянын бардык активдери карыздан түзүлсө, инвесторлор корпорациянын акциялары менен соода жүргүзө кыла албайт;
 - эгерде ликвиддүү активдер компаниянын жалпы активдеринин кеминде 30%ын түзсө, анын акцияларын сатууга жол берилет. Бул аныктама учун ликвиддүү активдер материалдык активдерди (анын ичинде запастарды жана негизги каражаттарды) жана материалдык эмес активдерди (анын ичинде укуктарды жана пайдаларды) камтыйт.

4. Ислам фонддору

Ислам фонддору ислам капитал рыногунун маанилүү компоненти болуп саналат жана шарият негиздерине таянуу менен иш алыш барышат. Бул категорияга акцияга ээ жана туруктуу кирешелүү фонддор да кирнет. Бул бөлүктө мына ушундай фонддордун негизги түзүмдөрү жана түрлөрү кароого алышат.

Фонддор – бул, аларды түзгөн мекемелерден финанссылык көз карандысыз инвестициялык каражаттар. Фонддор акционерлердин/пай ээлеринин активдердеги үлүшү жана пайда менен чыгымга укуктарын билдирген бирдей катышуу үлүшү/пайлары түрүндө болот. Фонддор ачык акцияларга же жеке бизнеске инвестициялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Фонддор инвесторлорго көп суммадагы акчаны салbastan диверсификацияланган активдерге инвестициялоонун ынгайлуулугун камсыздайт. Фонддор кесипкөйлүк негизде тескөөгө алынгандыктан, инвесторлорго инвестициянын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана күн сайын инвестициялоо жагында аракеттерди көрүү

боюнча тынчсыздануунун зарылчылыгы жок экенди-гин кошумчалап кетүү зарыл. Өз кезегинде, фондду башкаруучу компаниялар фонддордун категориясына (мамлекеттик же жеке менчик, үлүштүк же туруктуу кирешелүү) жана алардын көлөмүнө жараша жылына 0,5% дан 2,5% га чейин өзгөрүшү мүмкүн болгон акы ала алышат.

Фонд жетекчиси менен инвесторлор ортосундагы мамиле, адатта агенттикке (б.а. фонддун менеджери инвесторлордун агенти) же мудараба боюнча өнөктөштүккө негизинделет. Фонд жетекчисине тескөө ишине каралган жалпы каражаттын пайызы катары агенттик комиссия төлөнөт, ал эми айрым учурларда аткаруу акысы (пайданын үлүшү катары) да сунуштаслат. Фонддун пай ээлеринин же инвесторлорунун ортосундагы мамиле, адатта, мушарака (б.а. алар фонддун өнөктөштөрү) негизинде жөнгө салынат.

Ислам фонду адатта, төмөнкү критерийлерге/түшүнүктөргө жооп берүүгө тийиш:

- шарияттык башкаруу түзүмү түзүлүшү керек, ага эреже катары, фонддун ишин көзөмөлдөө үчүн шарият кеңеши же комитети, күнүмдүк операцияларга көз салуу үчүн шарият кеңешчиси (көптөгөн юрисдикцияларда милдеттүү түрдө) жана жылдык аудит боюнча шарият аудитору ишке тартылышы талап кылынат (көп юрисдикцияларда милдеттүү түрдө);
- инвестициялоо үчүн скринингдик критерийлер сакталыш зарыл;
- шариятка туура келбegen ыкмалар аркылуу алынган кирешелер, эгерде болгон болсо, адалданышы (тазаланышы) зарыл;

- зекет жыл сайын эсептелинип туруга тийиш (же фонд тарабынан төлөнөт же инвесторлор алардын зекет милдети жөнүндө кабардар болушу керек);
- юрисдикцияга жараشا, шариятка жооп берген кара-жаттарды чогултуу жана тескөөгө алуу үчүн өзүнчө ислам фондунун лицензиясын алуу талап кылышы мүмкүн.

Ислам фондунун категорияларынын айрымдары төмөндө келтирилген:

- үлүштүк фонддор (биринчи кезекте шариятка жооп берген акцияларга инвестициялоо);
- туруктуу кирешелүү фонддор (акча рыногунун кара-жаттары жана/же сукук фонддору);
- балансталган фонддор (бирдей чекте ислам акцияларына да, туруктуу киреше инструменттерине да инвестиациялоо);
- товардык фонддор (белгилүү бир товарга же товарлар тобуна инвестиациялоо);
- кыймылсыз мүлк фонддору (адатта, кыймылсыз мүлккө инвестиациялоо; кыймылсыз мүлк үчүн каралган инвестициялык трасттар же REIT – кирешелүү мүлккө ээлик кылган же каржылаган фондго окошош келген башка инвестициялык каражат);
- корголгон капитал фонддору (капиталдын жана негизги кирешенин зыяндуу жагын эффективдүү коргогон, бирок капиталды коргоого кепилдиги жок инвестиациялар);
- жеке капиталдык фонддор (чыгуу наркын максималдаштыруу үчүн өсүү, калыбына келтирүү, биригүү жана кошулуу ж.б. сыйктуу айкын инвестициялык стратегиялар аркылуу жеке ишканаларга инвестиациялоо);

- биржада сатылган фонддор же ETFs (түзүүчүлөрү шариятка туура келген компаниялардан турган ислам эталондук индексине көз салуу).

Исламий фонддордун эки негизги түрү – исламий үлүштүк фонддор жана исламий туруктуу киреше фонддору. Башка түрлөрү, мисалы, балансталган жана капиталдык корголгон фонддор бул экөөнүн аралашмасы гана.

Ислам туруктуу киреше фонддору шариятка ылайык келген туруктуу киреше багыттарына гана инвестициялай алат, мисалы сукукка. Инвестициялануучу инструменттер дүйнөсү исламий капиталдык фонддорго салыштырмалуу исламий туруктуу киреше фонддоруна Караганда кыйла тар чөйрөнү камтыйт. Казына векселдери, мамлекеттик облигациялар, корпоративдик облигациялар, акча рыногунун инструменттерине көбүнчө пайыз аралашкандастан, инвестицияга жараксыз деп эсептелинет. Сукуктун жана башка инструменттердин альтернативалуу рыногу өнүгүү жолунда, бирок көлөмү дагы эле тар бойдон калууда. Кадимки облигациялардын дүйнөлүк рыногу 87,7 триллиондон ашуун АКШ долларына бааланып жаткан шартта, Ислам туруктуу киреше рыногу анын бир аз гана бөлүгүн түзөт.

5. Шарияттык текшерүү жана исламий көрсөткүчтөр

Терс скрининг шарият аалымдары тарабынан үлүштүк же туруктуу киреше рыногунда кайсы инвестицияга уруксат берилгенин аныктоо үчүн колдонулат. Дүйнө жүзүндөгү үлүштүк жана туруктуу киреше рынокторунун маанилүү өзгөчөлүгү болгон индекстер бул скрининг критерийлерин колдонуп, индекстердин исламий шартын ойлоп табышкан.

Шарият боюнча инвестициялык текшерүү — бул каяражатка инвестиция салуу шариятка ылайык келүүсүн жана кирешенин канча пайызы шариятка туура келбegen жол менен алынганын аныктап, аны адалдаштыруу (тазалоо) процесси.

5.1. Бизнести шарият боюнча текшерүү

Инвестициялардын бириңчи жана эң негизги критериии – бул кызықдар компаниянын ишмердүүлүгүнүн табияты. Эгерде негизги акциялар иш багыты шариятка туура келбegen компанияга таандык болсо, анда шариятка ылайык келген фонддон же инвестордон акцияларды инвестициялоо жол берилбейт. Шариятка туура келбegen мындай ишканалардын мисалдарына төмөнкүлөр кирет:

- пайызга негизделген продукттар, кызмат көрсөтүүлөр жана инструменттер (мисалы, кадимки банктар);
- алкоголь ичимдиктерин жасап чыгаруу же таратуу;
- курал-жаракттарды жана ок-дарыны жасап чыгаруу же таратуу;
- тамеки жана тамеки заттарын өндүрүү же таратуу;
- кумар оюндары;

- мейманканалар (эгерде алардын кирешеси уруксат берилбegen товарлардан келип чыкса, б.а. спирт ичимдиктери жана башка арам нерселер);
- кадимки камсыздандыруу;
- чочко же чочконун этинен жасалган азыктарды жана башка адал эмес эт азыктарын, аларды таңгактоо, кайра иштетүү же башка иш-аракеттер;
- порнографиялык материалдарды таратуу;
- тиешелүү шарият кеңештери тарабынан тыюу салынган башка иш-аракеттер;
- жалпысынан алганда, уруксат берилген (халал) иш-кердик аракеттери боюнча так шарият көрсөтмөлөрүн бузган бардык бизнес ушул категорияга кирет.

5.2. Финансылык көрсөткүчтөрдүн негизинде шарияттык текшерүү

Өнөр жайды же бизнести текшерүү критерийинен кийин акциялар каржылык текшерүүдөн өткөрүлөт. Төмөндө AAOIFI жана ар кандай индекс эмитенттери тарабынан колдонулган финанссылык скрининг критерийлери чагылдырылган.

Эскертүү: Dow Jones жана FTSE исламий индекстери чейрек сайын, ал эми MSCI исламий индекстери жыл сайын жаңыланып турат. S&P Шарият индекстери ай сайын жаңыланып турат.

Шарияттык текшерүүнүн мисалы төмөндө келтирилген. Бул айкын мисал, фонд жетекчилери үчүн компанияларды жаңыртылган финанссылык маалыматтарга жана сектордогу/компаниядагы жаңы өнүгүүлөрдүн негизинде дайыма текшерип туруу канчалык маанилүү экенин көрсөтүп турат.

Шарияттык текшерүүнүн мисалы

Шариятка туура иш алып барган компанияларды текшерүү үчүн колдонулган катыштардын бири – бул, карыздын активге болгон катышы; Пайыздык карыз компаниянын активдеринин (же рыноктук капиталынын) 30%на барабар же андан аз болушу керек, анткени ал шариятка ылайыктуу жана ислам фонддору тара-бынан инвестициялоо үчүн алгылыктуу болушу зарыл.

«А» компаниясы мунаї сатып алуу жана бөлүштүрүү менен алектенет жана бензиндин, дизелдин, мазуттун жана күйүчү-майлоочу майлардын ар кандай варианктарын өзүнүн толук менчигиндеги түтүктөрү аркылуу сатат. Ал запастарын өлкөдөгү мунаї иштетүүчү ишканалардан сатып алат жана сырттан да импорттоп алат. «А» компаниясынын кыска мөөнөттүү карыздары 2014-жылдын экинчи жарымында («А» компаниясынын негизги кардарлары болуп саналган) энергетикалык компаниялар мазут сатып алганы үчүн акы төллөбөгөндүктөн, жалпы тармактык маселеге байланыштуу өскөн. Бул энергетикалык компаниялар мамлекеттик менчик болгондуктан «А» компаниясы бул компанияларга карши таасирдүү чараларды көрө алган эмес (мисалы, андан ары сатууну токтотуу) жана насыяга сатууну уланткан.

Акча агымынын тартыштыгына туш болгон «А» компаниясы банк секторунан кыска мөөнөттүү карыз алууну чечкен. Өлчөмдүн чектелгендигин эске алуу менен ислам банктары Компания талап кылган сумманы толук бере албагандыктан, кадимки банктарга кайрылууга аргасыз болгон. Жалпы активдер көбөйсө да, Компаниянын кыска мөөнөттүү карыздары запастарды сатып алууну каржылоо үчүн пропорционалдуу түрдө көбөйгөн. Натыйжада пайыздык карыздын жалпы активдерге болгон катышы жол берилген чектен

ашып кетүү менен компаниянын акциялары ислам үлүштүк фонддору үчүн шариятка туура келбеген катары таанылган.

5.3. Ислам индекстеринин глобалдык көрсөткүчтөрү жана курамы

Баалуу кагаздаррынун индекстери дүйнөдөгү бардык акциярынокторунун негизги өзгөчөлүгү болуп саналат. Индекстер көбүнчө финанс системасынын «дараметин» көрсөтүү үчүн алынат. Индекстин деңгээли менен жалпы экономикалык шарттардын ортосунда жалпысынан он байланыш бар. Экономикалык көз караштагы позитивдүү өнүгүүлөр адатта, индекстин жогорку деңгээлинде чагылдырылат.

Исламий индекстер шариятка шайкештик үчүн текшерүүдөн өткөн компанияларды гана камтыган кадимки эталондордун чакан топтом. Мисалы S&P 500 Шарият индекси кеңири таанылган S&P nin бир бөлүгү болуп саналат жана ал S&P 500дүн шариятка ылайыктуу компоненттерди гана камтыйт.

5.4. Индекстерди колдонуунун шариятка ылайыктуу ыкмалары

Индекстерди төмөнкү максаттарда колдонууга жол берилет:

- фонд жетекчилеринин ишмердүүлүгүн баалоо, алардын кирешесин индекстердин кирешеси менен салыштыруу жолу менен жургүзүү;
- рынокто келечекте орун алышы мүмкүн кырдаалды болжолдоо жана рыноктун өзгөрүү схемасын табуу;
- фонддорду жана инвестициялык инструменттерди салыштыруу үчүн эталон катары;

- фонд жетекчисинин эмгек акысын салыштыруу үчүн;
- LIBOR сыйктуу көрсөткүч катары индексти же кан-дайдыр бир акциялар/товарлар бааларынын индек-син Мурабаханын кирешесин аныктоо үчүн кели-шимде белгиленген жана индекстин андан аркы өз-гөрүшүнө жараша өзгөрүлбөгөн, белгилүү бир пай-да боюнча түзүлгөн шарты менен негиз катары пайдаланууга;
- ижарадагы кирешени билдирген өзгөрмөлүү ужра (аренда) бөлүгүн аныктоо;
- сатып алуучунун же сатуучунун милдеттүү күрөнүн аткарылышын белгилүү бир күндөгү товардын баасына салыштырмалуу, белгилүү бир көрсөткүчтүн жогорулоо же төмөндөө арымына байланыштыруу, демек, кийинки жогорулоолор товар баасында кам-тылышы мүмкүн;
- төлөм кечиктирилген учурда кайрымдуулук орга-нына берилген садаканын суммасын индекс менен байланыштырууга;
- баанын өзгөргөн денгээлине ылайыкташтыруу үчүн / эмгек акыны керектөө бааларынын индекси сыйк-туу индекске байланыштыруу аркылуу эмгек акыны индексациялоого.

AAOIFI № 27 «Индекстер» шарият стандартында ай-тылган көрсөтмөлөрдөн тышкary, кээ бир юрисдик-циялар мушарака келишиминде бир тараптын кире-шесин чектөө үчүн индекстерди да колдонушкан.

5.5. Шарият тыюу салган индекстерди колдонуу

Индекстерди колдонуунун тыюу салынган жолдору:

- индекстин айрым көрсөткүчтөрүнүн келип чыгышы боюнча акчаны төлөө же алуу жолу менен, ошондой эле индекс көрсөткөн реалдуу активдерди же башка активдерди сатпастан же сатып албай туруп, финанссылык рынокто индекстер менен соода кылуу же алардын өзгөрүүсүнөн пайдалануу. Мүмкүн болгон тобокелдиктерди хеджирлөө максатында жасалган шартта да мындай операцияларга тыюу салынат;
- индекстер боюнча опциондук келишимдерди түзүү;
- индекстик контракттардын мультиликатору боюнча келишимдерди түзүү;
- токтолулбоого тийиш болгон келишимди сатуу сыйкуу белгилүү бир индекске байланыштыруу;
- кредиттөө учурундагы накталай карыздын суммасын баалардын индексине байланыштыруу.

6. Бөлүк боюнча корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөргө жалпы маалымат берилди:

Ислам баалуу кагаздар рыногу (ИБКР) – бул компаниялардын акциялары, баалуу кагаздар жана башка соода инструменттери фондулук биржа аркылуу сатылуучу аянтча. ИБКРдин кадимки капитал рыногунан негизги айырмасы – бул риба, гарар жана кумар сыйкуу шариятта тыюу салынган элементтерден жана иш-аракеттерден таза болусу.

Акциялар баалуу кагаздар рыногунун негизги инструменттери болуп саналат. Шариятка ылайыктуу акциялар – бул, шарият көрсөтмөлөрүнө ылайык айрым бир терс скринингге туура келген акциялар (мисалы, халал бизнес, белгилүү бир чектерде пайыздык карыз, 5% төмөн пайыздык киреше ж.б.).

Шариятта күчтүү артыкчылык бар (мисалы, Вакф, Байтул-Мал). Демек, акционердик коомдор үчүн жоопкерчилиги чектелген деген түшүнүк негизинен шариятта алгылыктуу.

Шариятта акциялардын экинчилик соодасына эгерде белгилүү бир рыноктук тажрыйбалардан алс болсо, анда уруксат берилет, мис. кыска сатуу (short selling), маржа соодасы, пайыздар боюнча акцияларды кредиттөө, акцияларда салам, кадимки акция фьючерстери/опциондор/своптор ж.б.

Ислам фонддорун исламий үлүштүк фонддор жана исламий туруктуу киреше фонддору сыйактуу эки негизги түргө болуүгө болот. Мындан тышкарлы, исламий балансталган фонддор, товардык фонддор, кыймылсыз мүлк фонддору жана корголгон капитал фонддору да популярдуулукка ээ болууда. Бул фонддор шарияттык башкаруу түзүмүнө, инвестициялоо үчүн тандоо критерийлерине, шариятка туура келбegen кирешелерди (эгерде бар болсо) адалдоонун (тазалоонун) белгиленген методологиясына ээ.

Шарияттын инвестициялык скрининги бизнести текшерүүнү (халал экендигин тастыктоо үчүн) жана белгилүү бир катыштарга негизделген финанссылык текшерүүнү камтыйт. AAOIFI, ошондой эле, бир катар ири глобалдык индекс эмитенттери (мисалы, Dow Jones, MSCI, S&P, FTSE) рычагдардын, накталай акчанын жана пайыздык баалуу кагаздардын, дебитордук карыздардын жана шарияттан тышкаркы кирешелердин жалпы кирешеге карата индикативдик катышына ээ, бул алардын шариятка ылайык келген инвестициялык мейкиндигин аныктайт.

Z

БӨЛҮК

ТАКАФУЛ

1. Киришүү

Тобокелдик ар бир адамдын иш-аракетине мұнөздүү. Жеке адамдар жана компаниялар ар дайым күтүлбөгөн жагдайларга дуушар болот, мисалы асырап алган адамынан айрылып калуу, майып болуп калуу, бөөдө кырсыкка туш болуу, бизнеси токтоп, байлыктан кол жууп калуу, ж.б. Күтүлбөгөн жагдайларды алдын алып, андан коргонууну пландаштыруу шариятта да каралған. Шариятка ылайыктуу каражаттар аркылуу өзүнөзү коргоо муктаждыгын канаттандыруу үчүн такафул учурда иштеп жаткан камсыздандырууга альтернатива катары пайда болгон. Такафул өзүнүн базалык үлгү аркылуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана мүчөлөрдүн ортосундагы зыян ордун толуктоо аркылуу алып-сатарлык, кумар оюндары жана пайыздар сыйктуу шарият тыюу салган, учурда иштеп жаткан камсыздандырууда кездешкен элементтерден арылтат.

Ислам укугу потенциалдуу тобокелдиктерге баа берүүгө, басаңдатууга жана бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Тобокелдиктерди азайтуунун ачык-айкын ыкмалары сактануу жана коргонуу түрүндө болгону менен кепилдик (кафала) жана күрөө (рахн) сыйктуу шарият келишимдери жалпысынан камсыздандырууга өбелгө түзүүчү натыйжалуу кошумча же түзүмдүк келишимдер катары кызмат өтөйт. Ар кандай кооптуу жагдайлардан сактануу такафул деп аталат жана рыноктун жөнгө салууга жана шарият артыкчылыктарына негизделген ар кандай ыкмаларда колдонулат.

Бул бөлүктө ислам камсыздандыруу түшүнүгүнө, финанссылык тобокелдикке жана тобокелдиктерди

басандатуу боюнча шарият көз карашына киришүү менен башталат. Андан кийин тобокелдикти басандатуу ыкмалары жана шарттуу камсыздандырууну шариятта алгылыксыз кылган элементтер, анын ичинде пайыз (риба), келишим шарттарындагы белгисиздик (гарап), алып-сатарлык жана кумар оюндары кароого алынат.

Учурда иштеп жаткан камсыздандырууга тыюу салуу жүйөсүн түшүнгөн соң, такафул системасын өнүктүрүү боюнча талкуу уланат. Бул ислам камсыздандыруу операторлору колдонгон төрт такафул үлгүсүн текшерүү ишин камтыйт: мудараба, вакала, вакала-вакф жана вакала-мудараба гибриддик үлгүлөрү. Сауд Арабиясында колдонулган кооперативдик үлгү да да чечмелет.

Ретакафул такафул багытында негизги ролду ойнoit, анткени ал такафул операторлорун төлөө жөн-дөмдүүлүгүн коргоо аркылуу аны колдоого алат. Бөлүктө шарияттык көз карашта кайра камсыздандыруу түшүнүгү да кароого алат.

Бөлүк учурда иштеп жаткан камсыздандыруудан айырмаланган такафул бизнесинин техникалык тескөөгө алуу аспектилерин карап чыгуу менен жыйынтыкталат.

2. Такафулга киришүү (ислам камсыздандыруусу)

«Такафул» жана «ислам камсыздандыруу» терминдерин бири-бири менен алмаштыра берүүгө болот. Ислам камсыздандыруусу өз ара жардамдашуу, бир туугандык, тилектештик жана бенефициар дуушар болушу ыктымал болгон ар кандай кырсыкка карата өз ара жардам көрсөтүү концепциясына негизделген, мисалы мүлктөн, жакын адамдан айрылуу ж.б.у.с. Бөлүк ислам камсыздандыруусу түшүнүгүнө киришүү менен башталат.

Ислам камсыздандыруусу «такафул» деп аталат, бул арабча «кафала» деген сөздөн алынган жана «билир-бирине кепилдик берүү» дегенди билдирет. Айрым учурда ал кооперативдик камсыздандыруу деп да аталат; бирок кооперативдик жана ортоткамсыздандыруунун бардык түрлөрү шарият эрежелерине туура келе бербейт.

Негизинен ислам камсыздандыруусу же такафул тобокелдиктерин жөнгө салып, басаңдатуунун бир түрү болуп саналат жана ал жоготуудан же зыяндан бири-бирине өз ара кепилдик берүү үчүн акча каражатын бириктirген система катары аныкташы мүмкүн. Башкача айтканда, бул фонддун эрежелерине ылайык, аларды коргогон мүчөлөрдүн/бенефициарлардын өздүк салымдарын чогултуу аркылуу түзүлүүчү каражаттардын пулу менен колдоого алынган жоготууларды бөлүшүү аркылуу, тобокелдиктин өз ара кепилдик концепциясына негизделет. Такафулду фондун адистештирилген такафул компаниясы башкарат.

AAOIFI ислам камсыздандыруусу төмөнкүчө аныкташылган:

«... бул, шарият эрежелерин жана принциптерин так сактаган адистештирилген компаниянын башкаруусунда тобокелдиктердин бардык түрүн камтыган кооперативдик камсыздандыруунун бир түрү».

Ислам камсыздандыруу келишими өз ара жардам көрсөтүүгө жана кайрымдуулукка негизделет, ал эми тобокелдикке байланыштуу жоготуу же зыян тартуу учурунда алынган компенсация катышуучулар ортосунда ыктыярдуу түрдө бөлүштүрүлөт (AAOIFI №26 «Ислам камсыздандыруусу» шарият стандарты).

3. Финансылык тобокелдик жана аны басаңдатуу ықмалары

Тобокелдик зыян алып келиши же максаттарына жетүү үчүн таасир этиши мүмкүн болгон келечекте күтүүсүз окуяга дуушар болуу катары аныкталат. Тобокелдиктин айрым түрлөрү камсыздандырууну колдонуу менен бөлүштүрүлүшү же өткөрүлүп берилиши мүмкүн, мындай тобокелдиктердин келип чыгышы олуттуу же опурталдуу болушу ыктымал.

Тобокелдик камсыздандыруу себебинен болуп саналат. Тобокелдик болбосо, камсыздандыруунун зарылчылыгы жок болмок. Бул бөлүктө финанссылык тобокелдик түшүнүгү жана аны басаңдатуу үчүн колдонулган ықмалар кароого алынат.

Бүгүнкү татаал жана дайыма өзгөрүүгө дуушар болуп турган бизнес чөйрөсүндө тобокелдиктерди азайтуу бизнес максаттарына жетүү үчүн ажырагыс ролду ойнойт. Тобокелдикти так чектеп өлчөө мүмкүн болбосо да, анын тараптарга тийгизген кесепети адатта акчалай түрдө өлчөнөт жана салттуу түрдө акчалай жоготуулар менен аныкталат.

Финанссылык тобокелдик финанссылык жоготууларды же кирешелердин белгисиздигин камтыган тобокелдиктерди чагылдырат. Чет өлкө валюта курстарынын, пайыздык чендердин жана чийки зат бааларынын өзгөрүлмөлүү туруксуздуugu бүгүнкү рынокто кенири жайылган финанссылык тобокелдиктин жалпы мисалдары болуп саналат.

Финанссылык тобокелдиктерди тескөөгө алуу – бул, финанссылык тобокелдиктерге мониторинг жүргүзүү жана алардын таасирин жөнө салуу боюнча иш. Финанссылык тобокелдик кесепеттери аларды тескөөгө алуунун ар кандай ықмалары аркылуу басаңдатылышы мүмкүн.

3.1. Финансылык тобокелдиктерди басандатуу ыкмалары

Тобокелдиктерди башкаруу негизинен тобокелдиктин деңгээлин өзгөртүүчүү эки ыкмага негизделген: тобокелдиктерди бириктириүү (бөлүштүрүү) жана тобокелдиктерди өткөрүп берүү.

Жалпы деңгээлде экономикадагы тобокелдиктин жалпы көлөмүн азайтуу мүмкүн эмес, ошентсе да мындай тобокелдиктин экономикалык кесепеттерин бөлүшүү же тобокелдикти анын кесепеттерин кабыл алууга жөндөмдүү болгон башка тарапка өткөрүп берүү жолу менен өзгөртүлүшү мүмкүн.

Тобокелдиктерди башкаруу процессинде тобокелдиктерди азайтуу үчүн үч жалпы ыкма бар, атап айтканда, хеджирлөө, диверсификация жана камсыздандыруу.

Хеджирлөө аны рынокто накталай же споттук операциялар аркылуу сатуу менен тобокелдикти жоюуга алып келет. Форвард, фьючерс же своп сыйктуу хеджирлөө инструменттери келечектеги тобокелдикти сатуу келишимин билдирет.

Диверсификация портфелдерге кемчиликсиз корреляцияланган тобокелдиктерди бириктириүү аркылуу тобокелдиктерди азайтат.

Камсыздандыруу тобокелдикти чектөө үчүн акы (сыйлык) төлөөнү камтыйт.

«Тобокелдикти бириктириүү» же «тобокелдикти бөлүштүрүү» рыноктун бардык катышуучуларынын арасында тобокелдиктин таасирлерин бириктириүүнү же бөлүштүрүүнү билдирет.

«Тобокелдикти өткөрүп берүү» тобокелдикти башка тарапка кайра дайындоону камтыйт, көбүнчөсү акы алынат, мисалы өнөр жай жана коммерциялык

фирмалар форварддык валюталык контракттарды сатып алуу аркылуу өздөрүнүн валюталык тобокелдиктерин банктарга өткөрүп беришет.

4. Тобокелдиктерди азайтуу боюнча шарияттын көз карашы

Тобокелдиктен сактануу жана азайтуу үчүн жасалған аракеттер шарият эрежелеринө каршы келбейт. Сактануунун эч кандай зыяны жок, ал тургай Ислам негиздерине каршы келбegen ыкмалар менен кырсыктардын алдын алууга жана каржылык жоготуларды азайтуу ыкмаларын иштеп чыгууга үндөйт. Бул бөлүктө биринчи кезекте тобокелдиктерди азайтуу концепциясы шарияттык көз караштан каралат жана ислам операцияларда колдонулган тобокелдиктерди башкаруу ыкмалары берилет.

4.1. Шарияттагы тобокелдик түшүнүгү

Исламдагы тобокелдик түшүнүгү көбүнчө арабча эки сөз менен түшүндүрүлөт: хатар жана гарар. Хатар – тобокелдиктин учурдагы котормосу болсо да, анын мааниси «кооптуулук» же «коркунуч» дегенди билдириет. Ал эми гарар, экинчи жагынан, келишимде болушу мүмкүн болгон кандайдыр бир белгисиздикти, наадандыкты, алдамчылыкты же алып-сатарлыкты билдириет. Ислам негиздери гарар жана хатарды ыңгайлую даражага түшүрүүнү жактайт, антпесе келишим туура эмес болуп калат. Демек, тобокелдиктерди тескөөгө алуунун түпкү максаты социалдык жана экономикалык байгерчилики илгерилетүү болгон келишимдердин мыйзамдуулугу үчүн өтө маанилүү болуп саналат.

Такафул шариятка ылайык тобокелдиктерди тескөөгө алууда үлгү катары маанилүү колдоо көрсөтөт.

Өз ара жардамдашуу чечими катары Такафул тобокелдик фондуна салым кошкон катышуучулардын бир топ тобокелдиктерин кабыл алат.

4.2. Шариятта тобокелдиктиң тескөөгө алышы

Ислам келишимдеринде тобокелдиктерди башкаруу, сунуш кылынган тобокелдиктерди тескөө чечими шариятка карши келбegen шартта, күтүлүп жаткан натыйжага терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон ар кандай жагдайды системалуу түрдө аныктоону, өлчөөнү, мониторинг жүргүзүүнү жана көзөмөлгө алууну камтыйт. Мындан тышкary, исламда тобокелдикти тескөөгө алуу шарият талабын коргоо максатын көздөйт жана ал өмүрдү, байлыкты ж.б. коргоо учун колдонулушу мүмкүн жана колдонулушу керек дегенди билдирет.

Финансылык олуттуу жоготууларды жоюу же азайтуу учун тобокелдикти азайтуу акыркы жаңылык эмес. Ислам тарыхында мунун көптөгөн далилдер бар, мисалы:

Даман хатар аль-тарыйк – бир адам башка бирөөнүн жолдо журуү тобокелдигин эч кандай акысыз өзүнө алат;

Даман аль-дарк – эгерде предметтин талапка ыла-йык эместиги далилденсе, адам зыяндын ордун толтурууну убада кылуу менен аны сатууга таасир этет;

Ақыла – тобокелдикти бөлүштүрүү механизми, анда бир жамааттын мүчөлөрү жамааттын башка бир мүчөсүнө төлөнүүчү дият (кун акчасы) учун каражат чогултушат.

Албетте, бул ыкмалардын бардыгы бир туугандык жана өз ара тилектештик принциптерине негизделген жана шариятка туура келет. Шарият бизнес

операцияларын өз ара коргоонун артыкчылыктарын камсыз кылуу жана жалпы жоопкерчилик аркылуу тобокелдиктерди четтетүү же азайтуу максатын көздөйт. Шариятта тобокелдикти тескөөгө алуу үчүн ар кандай ыкмалар колдонулушу мүмкүн. Аларга тобокелдиктен качуу, жоготууларды көзөмөлдөө, камсыздандыруудан тышкарлыкторуулар жана камсыздандыруу же така-фул кирет. Бул багытта шарият тенчиллик жана адилеттүүлүк өкүм сүргөн маанайды калыптандырууну мак-сат кылат.

5. Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу тобокелдиктерди басандатуу ыкмасы катары

Камсыздандыруу - учурда жөнгө салынган бизнес жүргүзүү тажыйбасында жоготуу тобокелдигин азайтуунун эң эле кеңири тараган ыкмасы болуп саналат. Бул бөлүктө тобокелдикти басандатуу ыкмасы катары учурда иштеп жаткан камсыздандыруу концепциясы кароого алышат. Ошондой эле, бизнеске таасир этүүчү тобокелдиктин эки түрү аныкталат.

Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу – бул, жеке адамдар же бизнес ишканалар финанссылык жоготууга дуушар болгондо компенсация алуу укугу үчүн сыйакы төлөп, белгилүү бир тобокелдикти жаба алган механизм. Сыйакы иш жүзүндө камсыздандыруучуга тобокелдиктин белгисиз бир бөлүгүн өткөрүп берген саттуу болуп саналат. Демек, учурда иштеп жаткан камсыздандыруу натыйжасы ишенимсиз, бааны белгилөө жана материалдык эмес тобокелдикти сатууну камтыйт.

Камсыздандырылган тарапка анын кошкон салымынан кыйла жогору болгон финанссылык чыгымына салыштырмалуу компенсация төлөнөт. Тобокелдиктин баасы активдин түрүнө, камтылган тобокелдиктерге,

демографиялык көрсөткүчкө жана башка өзгөрүүлөргө негизделген жоготууларды шарттаган жагдайлардын ыктымалдуулугун өлчөгөн актуардык эсептөөлөр аркылуу аныкталат. Мындай эсептөөлөрдүн негизинде камсыздандыруучу менен камсыздандырылуучуну зыян келтирген жагдайда шайкеш камсыз кылуу сыйакысы аныкталат.

5.1. Учурда иштеп жаткан тобокелдикти азайтуу

Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу тобокелдикти өткөрүп берүү учун камсыздандырылуучу төлөгөн «камсыздандыруу сыйакысы» принципинде иштейт.

Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда камсыздандыруучу менен эки тараптуу эсептешүү келишиими же алмашуу келишиими түзүлөт жана камсыздоочуга жоготуу тобокелдиги өткөрүлүп берилет.

Демек, камсыздоочу кырсыкка учураганда же камсыздандырылган буюм/затка же адамга зыян келтирген учурда жоготуу коркунучун өзүнө алат.

Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу компаниясы тобокелдикке баа берүү жана андан кийин күтүлгөн төлөмгө карата сыйакыга негизделген пайданы алдын ала аныктоо аркылуу тобокелдиктерди болжолдойт. Эң оболу мында тобокелдикти, анын мунөздөмөлөрүн жана учурда иштеп жаткан камсыздандырууга болгон байланышын чечмелеп түшүнүү маанилүү.

5.2. Тобокелдиктин түрлөрү

Таза тобокелдик

Тобокелдиктин бул түрү келип чыгышы ыктытмал болгон эки жагдайда гана – чыгым же чыгымдын жоктугу учурунда пайда болот. Мындай чыгымдар жеке, жамааттык, түз же кыйыр болушу мүмкүн. Чыгымга

дуушар болгон тарап окуяны пландаштырбайт, ал табигый түрдө келип чыгат. Мисалы, өрт кырсыгы кесептинен активге зыян келтириүү коркунучу, мөөнөтүнөн мурда өлүмгө дуушар болуу коркунучу, автокырык коркунучу ж.б. Эгерде актив өрт кесептинен жок кылынса, активдин ээси чыгым тартат.

Камсыздандырууну камсыз кылган уюм камсыздандыруучу катары белгилүү.

Камсыздандырууну сатып алган жеке адам же юридикалык жак камсыздандырылган тарап болуп саналат.

Камсыздандыруу полисинде белгиленген камсыздандыруу үчүн камсыздандыруучу тарабынан алынуучу акча суммасы сыйакы деп аталат.

Камсыздандыруучу менен камсыздандырылуучу ортосундагы келишим камсыздандыруу полиси деп аталат.

Алып-сатарлык тобокелдиги

Алып-сатарлык тобокелдик: жоготуу мүмкүнчүлүгү, пайда же нарктын өзгөрүлбөшү сыйктуу үч мүмкүнчүлүктүү камтыйт. Эгерде жеке адам акция рыногуна инвестиция жумшаган болсо, анда ал алып-сатарлык тобокелдигинин мисалы боло алат. Бул учурда рынокто акция баасы көтөрүлсө, ал өз акцияларын сатуу аркылуу пайда таба алат. Эгерде акция баасы төмөндөп кетсе, ал жоготууларга дуушар болот, анткени акция баасы баштапкы сатып алуу баасынан төмөн. Ал ошондой эле, баа туруктуу болсо, эч кандай өзгөрүү болбогон мүмкүнчүлүккө туш болот.

Тобокелдиктүн түрлөрү

Негизги тобокелдик	Таза тобокелдик	Спекуляциялык тобокелдик
Натыйжалардын табияты	Жоготтуу же жоготпоо	Жоготтуу/пайда/өзгөрүү жок
Тобокелдиктүн чыгышы	Күтүлүү мүмкүн эмес	Иш-аракеттүү тандоо менен
Мисалдар	Өлүм, өргт, кырык	Товарлардын баасынын өзгөрүшү базардагы
Тобокелдикин төрдөй башкаруунун жалпы ыкмасы	Камсыздандыруу	Туундулар

6. Шарияттын негизинде шарттуу камсыздандыруу

Шарияттын камсыздандыруу түшүнүгүнө же максаттарына эч кандай каршылык жок, маселе анын иш жузүндө колдонулушунда. Шарият учурда иштеп жаткан камсыздандырууга тыюу салат, анткени бир тарап белгисиз окуя үчүн зыян ордун толуктап алуу укугун сатып алуу үчүн сыйакы төлөйт. Шариятта эсептешүү келишими толук кандуу колдонулушу үчүн келишимдик баалуулукка менчик укугун өткөрүп берүү шарт болуп саналат, ал учурда жөнгө салынган камсыздандырууда эске алынган эмес.

Бул бөлүктө шарттуу камсыздандыруу боюнча шарияттын көз карашы талкууланып, шарттуу камсыздандырууда шарият боюнча мыйзамсыз деп эсептэлинген үч элементке басым жасалат.

Камсыздандыруу келишими шайкеш өлчөмдө компенсация алуу үчүн бир тарап экинчи тарапты келечектеги күтүүсүз жоготуулардан коргоонун негизги идеясына негизделген. Камсыздандыруунун салттуу ыкмасы тобокелдикти баага сатуу болуп саналат. Экинчи жагынан, камсыздандырууга карата исламий көз караш жагынан катышуучулардын (камсыздандырылган тараптардын) жоготууларын биргелешип толуктоого, социалдык тилектештикке, кызматташууга басым жасайт.

Ислам жана учурда жөнгө салынган камсыздандыруу бирдей максатты көздөйт: жеке адамдарды же компанииларды финанссылык жоготуулардан жана коркунчтардан коргоо аркылуу камсыздандыруу. Бирок, шарттуу камсыздандырууда шариятта уруксат берилбеген олуттуу маселелер да бар.

6.1. Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда тыюу салынган элементтер

Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда риба (сүткорлук), гаарар (белгисиздик) жана кымар (кумар оюндары) сыйктуу тыюу салынган элементтер кецири жайылгандыктан, ага шарият боюнча уруксат берилбейт.

i) Риба

Келишим боюнча кепилденген төлөмдү убада кылган учурда иштеп жаткан камсыздандыруу полистерри алардын негизги элементтеринин бири катары рибага ээ. Тикелей жана кыйыр рибаны камсыздандыруу операцияларынан кездештируүгө болот. Төлөнүүчү сыйакы учүн укукту сатуу түздөн-түз рибага кирет. Чынында, бул камсыздандыруучу тарабынан акчанын бир бөлүгүн (сыйакыны көп акчага сатуу (камсыздандыруу жагдайы келип чыккан шатта камсыздандыруу компаниясы тарабынан төлөнүүчү төлөм). Акчаны бирдей эмес суммадагы акчага алмаштыруу тикелей риба болуп саналат.

Кыйыр риба – камсыздандыруу компаниилары тарабынан белгиленген пайыздык депозиттер, облигациялар жана туунду каражаттар сыйктуу пайыздык баалуу кагаздарга инвестицияланганда келип чыгат. Салынган акчага пайыздар көбүнчө полис ээлерине дооматтарды төлөө учүн колдонулат.

Шарият эрежелери акча каражатына байланыштуу пайыздарды камтыган ар кандай иш-аракеттерге тыюу салат. Ошентип, акчаны акчага алмаштыруу жана алгылыкасыз инструменттерге инвестициялоо – шарият көз карашынан алганда учурда жөнгө салынган камсыздандыруунун көйгөйлүү аспекттеринен.

ii) Гарар

Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда камсыздандыруулучу да, камсыздандыруучу да жоготуу качан келип чыгаарын, жоготуу суммасы кандай өлчөмдө болоорун же такыр эле болбой калышын алдын ала билбейт. Демек, белгисиздик деңгээли кыйла жотору.

Шариятта гарардын арамдыгы олуттуу белгисиздик камтыган ар кандай алмаштыруучу же сатуу келишими жараксыз болот дегенди билдирет. Исламий альтернатива, кийинчөрөк түшүндүрүлгөндөй, бул кейгөйдү коммутивдүү эмес келишимди колдонуу менен чечет (б.а. полис ээлери өз салымдарын фондго беришет).

iii) Кымар

Кымар «кумар ойноо» дегенди билдирет жана «гарардан» келип чыккан деп айтылып келет. Кымар белгисиз окуянын келип чыгышына байланыштуу мүлкүү ээ болуу катары аныкталат. Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда, эгерде тобокелдик келип чыкпаса, полис ээси төлөнгөн бардык сыйакылардан куржалак калат. Бир аз өлчөмдө сыйакы төлөө менен кырсыкка учурал калса андан көбүрөөк сумманы ала алат. Башкача айтканда, эгерде тобокелдик келип чыкпаса камсыздандыруу компаниясы камсыздандырылуучуга белгилүү бир суммадагы акчаны (компенсация) төлөп берүүнү убада кылат, ал эми тобокелдик келип чыкпаса, анда камсыздандырылуучу камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөгө макул болот. Камсыздандыруучу үчүн натыйжаны же төлөнгөн сыйакыны (жоготуу окуясы болгон учурда) жоготуу же камсыздандырылуучудан алынган күтүлбөгөн (эч кандай жагдай келип чыкпаган учурда) пайда болуп саналат. Бул (кымар) кумар оюнун так аныктамасына дал келет.

7. Такафул учурда иштеп жаткан камсыздандырууга альтернатива катары

Такафул жаңы түшүнүк эмес. Ислам коому кылымдар бою мына ушундай тобокелдиктерден коргоо ыкмаларын колдонуп келген. Бирок, учурдагы такафул катары киргизилгени ақыркы көрүнүш.

Бул бөлүктө такафулдун тарыхы кыскача баяндалып, ошондой эле дүйнөнүн ар кайсы аймагында колдонулган такафулдун түрдүү үлгүлөрү кароого алынат.

7.1. Такафулдун тарыхы

Жөнгө салынган, учурда иштеп жаткан камсыздандыруудан айырмаланып, ислам камсыздандыруусу же такафул жаңы көрүнүш эмес. Чындыгында исламга чейинки Араб жарым аралында колдонулуп келген жана ислам келгенден кийин да ал андан ары улантылган. Ислам аалымдары исламга чейинки бедуиндик амалдардан баштап Мухаммед пайгамбардын (САВ) мезгилине чейин көптөгөн ар түрдүү мисалдарды келтиришет. Такафулдун расмий колдонулушун ислам доорунун экинчи кылымында байкоого болот, ал кезде мусулман арабдар Азияга соодасын кеңейтип жатып, деңиз аркылуу саякатка чыгууда кырсыкка учурал же каратчылыкка дуушар болгон учурда өз ара макулдашып, коргоо фонддорун (деңиз камсыздандыруусун) түзүүгө жетишкен.

Учурдагы такафул индустрясы бир нече ондогон жылдарды камтыйт. Бириңчи такафул компаниясы 1979-жылы Суданда, экинчиси 1984-жылы Малайзияда түзүлгөн. Меккедеги Ислам аалымдарынын жокорку кеңеши жана Мажма аль-Фыхил-ислам такафулду өнүктүрүүдө чоң роль ойношкон, 1985-жылы алар учурда иштеп жаткан коммерциялык камсыздандырууну арам (тыюу салынган) деп, шариятка ылайыктуу

кооперативдик принциптерди колдонууга жана кайрымдуулукка негизделген камсыздандырууну гана халал (уруксат) деп жарыялашкан.

Кийинки отуз жылдыкта такафул индустриясы камсыздандыруу рыногунун эң тез өнүгүүгө ык койгон секторунан болгон. Такафул продукттарында ислам финанссы системасынын ар кандай компоненттеринин, өзгөчө ислам банк иши жана капитал рыногу секторлорунун талаптарынын натыйжасында дүйнөлүк суроо-талап өсүшкө ээ болууда.

Өнөр жайы соңку жылдарда жөнгө салуу чөйрөсүндөгү прогресс менен дагы колдоого алынат. Ислам финанссылык кызмат көрсөтүүлөр кеңеши (IFSB) камсыздандыруу көзөмөлү эл аралык ассоциациясы (IAIS) менен биргеликте такафул бизнесиндеги негизги маселелерди, анын ичинде укуктарды жана милдеттерди камтыган корпоративдик башкаруу стандарттарына таянган такафулга тиешелүү стандарттарды иштеп чыгууга жигердүү катышууда. Такафул операцияларына кызықдар тараптардын такафул схемасынын негизги түзүмү талап кылынган инвестициялык жана андеррайтингдик ролдорду аткаруу үчүн такафул операторун тартуу полиси ээлерин же катышуучуларын камтыйт. Такафул операторлору мурунку бөлүктө баяндалган уч тыюу салынган элементтен оолак болуу менен өз бизнесин шариятка ылайык жүргүзүүгө тийиш.

7.2. Такафулду учурда колдонуу тажрыйбасы

Такафул тажрыйбасы бир юрисдикциядан экинчи юрисдикцияга бизнес үлгүн колдонуусуна байланыштуу айырмаланат. Бирок, негизги операциялык шарттар ошол эле бойdon калат. Төмөнкү негизги амалдар такафулдун пайдубалын түптөйт:

1. Такафул фонду: такафулду коргоого катышууга ниеттенген мүчөлөрдүн (полис ээлеринин) салымдары (кайрымдуулук же табарру) белгиленген жоготуулар келип чыккан учурда финансыйк жардам көрсөтүү үчүн пайдаланыла турган фондду түзүүгө багытталат. Каражат кошкон бардык катышуучулар тобокелдиктер келип чыккан шартта бирин-бири компенсациялоодо өнөктөш болуп саналат.

2. Такафул оператору: такафул фонду тескөөгө алууну талап кылат. Салымдар чогултуулуп, эсепке алышы керек, ошол эле учурда катышуучулар тарабынан коюлган дооматтар текшерилип, кийинчөрөк төлөнүп берилиши зарыл. Такафул ишканасынын жетектөө такафул операторуна өткөрүлүп берилет.

3. Башкарку келишими: Такафул оператору фонд тарткан пайдага же чыгымга эч кандай доомат кыла албайт жана иш жүзүндө такафул фондунун өзүнчө субъекти болуп саналат. Такафул оператору такафул фондунун катышуучусу катары башкарку келишими аркылуу фондду башкаркууга милдеттүү. Такафул оператору аткарған иши үчүн кызмат көрсөтүүлөргө жараша акы алат.

Такафул субъекттери жана юрисдикциялары тарабынан кабыл алынган төрт негизги такафул бизнес жүргүзүү үлгүсү болуп саналат. Саудия рыногу тарабынан кооперативдик камсыздандыруунун бешинчи үлгүсү да кабыл алынган.

7.3. Такафул бизнес үлгүлөрүнүн түрлөрү

Мудараба үлгүсү

Мудараба үлгүсүнө ылайык, оператор жана камсыздандыруучулар мудараба келишимин түзүшөт. Камсыздандыруу ээлери рабб-ал-мал же фонд ээлери, ал эми оператор болсо мудариб же фонд жетекчиси болуп эсептелинет. Мудараба үлгүсүнүн негизги өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр:

- такафул оператору такафул фондун башкарат жана шариятка ылайыктуу жолдорго инвестиция жумшайт;
- инвестициядан түшкөн пайда фонд менен такафул операторунун ортосундагы өз ара макулдашылган катышка ылайык бөлүштүрүлөт;
- жоготуулар фондго жүктөлөт. Тартыштык келип чыккан шартта, такафул оператору Кард хасандын негизинде полис ээлеринин фондунуна каражат сунуштайт. Мындай каражаттарды берүү шариятта талап кылынбайт; бирок бул иш зарылчылыгынан улам, келечектеги ашыкча каражаттын эсебинен жабыла турган убактылуу тартыштыкты жоюу үчүн гана киргизилген.

Эскерте кетсек, «Такафул» операторунун эмгек акысы фонддун андеррайтингдик профицитине же жетишсиздигине түздөн-түз көз каранды эмес.

Мудараба үлгүсү Малайзиядагы эң популярдуу үлгү. Ошондой эле Бангладеште, Брунейде, Египетте жана Улуу Британиянын айрым бир компанияларында колдонулат.

Вакала үлгүсү

Вакала үлгүсүнө ылайык, катышуучулар такафул фондунун айкын ээси болуп саналат жана такафул

оператору белгиленген төлөм үчүн фондду башкарған агент (катышуучулардын) ролун аткарат. Агент катары оператор агенттик алым (сыйакы) жана аткаруу акысын (комиссиялык төлөм катары) алууга укуктуу. Катышуучулардын инвестициялык каражаттарынын ашыкчасы катышуучуларга жумшалат. Агенттик төлөм чени тақафул операторунун Шарият кеңеши менен ма-кулдашуу боюнча жыл сайын алдын ала белгиленет. Иш деңгээлине жараша аткаруу акысы катышуучулар фондун жакшы жетектөө жана башкаруу үчүн шыктандырып, өбөлгө үчүн берилет.

Шри-Ланкада Вакала үлгүсү боюнча түзүлгөн компаниилар бар.

Вакала-Вакф үлгүсү

Айрым бир аалымдар Вакала үлгүсүндө вакф түшүнүгүн камтууну сунушташкан. Ага ылайык, оператор алгач Вакф фонду деп аталган кайрымдуулук фондун түзүүгө кайыр-садака кылат. Фонд түзүлгөндөн кийин, акционерлер баштапкы акчага болгон менчик укугунан ажырайт. Бул чыныгы Табарруга кепилдик берүү, зекетти баалоо жана мурасты бөлүштүрүү сыйктуу ар кандай маселелердин чечилишин шарттайт. Ислам камсыздандыруусуна ыктаган полис кармоочулардан алынган салымдар да бул фондго чегерилет жана жалпы сумма инвестицияга жумшалат.

Вакф – белгилүү бир максат үчүн Аллахтын атынан берилген кайыр-садага катары аныкталган араб сөзү.

Тапкан киреше жана бардык түздөн-түз чыгашалар да ошол эле фондго чегерилет. Вакф фондунда тарыштык келип чыккан шартта акционерлер башка үлгүлөр сыйктуу Кард Хасандын негизинде карыздык каражат беришет.

Андеррайтинг профицити же чыгымы фондго таандык болуу менен төмөнкүчө тескөөгө алынышы мүмкүн:

- Вакфтын бенефициарларына таратылат;
- резервде сакталат;
- кайрымдуулукка төлөнөт (белгилүү бир деңгээлде);
- Вакфтын пайдасына кайра инвестицияланат.

Пакистан Вакала-Вакф үлгүсүн гана колдонгон базар. Түштүк Африкадагы айрым бир компаниялар да бул үлгүнү колдонуп келишет.

Гибриддик вакала-мудараба үлгүсү

Гибриддик вакала-мудараба үлгүнө ылайык, вакала принципиби андеррайтинг ишмердигинде колдонулат, ал эми мудараба келишиими такафул каражаттарын инвестициялоодо колдонулат. Такафул оператору фонду вакили (агент) катары башкараруу үчүн агенттик төлөмгө да, мудариб катары фондуун инвестициясын башкараруу үчүн пайданын үлүшүнө да укуктуу. Бул ыкма Бириккен араб эмираттарында кеңири жайылтылган.

Бахрейн, Судан, Катар, Кувейт, Оман, Индонезия, Сингапур жана Кения гибриддик үлгүлөрдү колдонушат.

Таавуни үлгүсү (кооперативдик камсыздандыруу)

Кооператив үлгүсү Сауд Арабиясында уруксат берилген бирден-бир ыкма. Ал катышуучулар тобунда кимдир бирөө жоготууга учуралган кезде бири-бирине жардам берүүгө негизделген. Катышуучулардын салымы кайрымдуулук негизинде болуу менен алар камсыздандыруу компаниясы тарабынан фонд/пул эсеби аркылуу башкарылат. Фонд толугу менен кооперативдик камсыздандыруу компаниясы тарабынан тескөөгө алышып, көзөмөлдөнөт. Мында фонддун өзүнчө укуктук статусу жок, бирок шарият боюнча ал акционерлер каражаттарынан бөлүнүшү керек. Камсыздандыруу компаниясы бул процессте вакил (агент) катары иштейт. Дооматтар жана башкаруу боюнча чыгашалар фонд эсебинен каржыланат. Сауд Арабиясынын жөнгө салуучу органы Кардды колдонууга же салымдар боюнча Вакала акысын алууга уруксат бербегени менен эгерде таза профицит жетиштүү болсо, анда катышуучулардан чогултулган сыйакынын/салымдардын пайызын акционерлердин кирешеси катары чегерүүгө уруксат берилет.

Жөнгө салуучу камсыздандыруу жана инвестициялык иш-аракеттерден алынган таза кирешенин кеминде 10%ын камсыздандыруучулардын фондуна түздөнтүз же келерки жылга камсыздандыруу төлөмдөрүн азайтуу максатында бөлүштүрүүнү талап кылат. Таза профициттин калган 90% акционерлердин кирешелер боюнча отчетунда чагылдырылат. Акционерлердин таза кирешесинин 20% түзгөн резерв (кам) төлөнгөн капиталдын 100%ын түзмөйүнчө, мыйзамдуу резерв катары сакталууга тийиш. Камсыздандыруучулардын фондунда келип чыккан ар кандай тартыштык акционерлердин эсебинен гана жабылууга тийиш.

Катышуучулар/полис ээлери, ошондой эле кооперативдик камсыздандыруу компаниясы фонддон пайда алууга укуктуу. Көптөгөн аалымдардын пикири боюнча мындай ыкма шарият көз карашынан күмөндүү деп саналат. Белгилей кетсек, учурда колдонулуп жаткан такафул түшүнгү Саудиянын кооперативдик үлгүсүнүн негизин түптөгөн өз ара/кооперативдик камсыздандыруу концепциясын ишке ашырган ИКУ Фырх академиясынын чечиминен келип чыккан.

Ислам камсыздандыруусу жана учурда колдонулуп жаткан камсыздандыруунун айырмасы:

	Ислам камсыздандыруусу	Учурда колдонулуп жаткан камсыздандыруу
Келишимдик милдеттенмөлдердин түрү	Коммутативдик эмес (коммерциялык эмес) келишимдин негизинде. Сыйакы такафул фондуна таандык жана тобокелдик ар бир катышуучу кошкон каражаткан жараша бөлүштүрүлөт.	Коммутативдик же коммерциялык келишимдин негизинде. Сыйакы камсыздандыруу компаниясына таандык жана тобокелдик катышуучулар тарабынан төлөнгөн каражаттын ордуна сатылат.
	Ислам камсыздандыруусу өз ара кызматташууга негизделген.	Учурда колдонулуп жаткан камсыздандыруу коммерциялык шарттарга гана негизделет.
Шариятка туура келбegen элементтер	Ислам камсыздандыруусу пайыздан (риба), ашыкча белгисиздиктен (гарар) жана кумардан (майсир) таза. (Гарар коммерциялык эмес келишимде жол берилет)	Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу пайыздык элементтерди, ашыкча белгисиздикти (коммерциялык келишимде) жана кумарды да камтыйт.
Которуу тобокелдигин бөлүшүү	Тобокелдик камсыздандыруучулар ортосунда бөлүштүрүлөт.	Тобокелдик камсыздандыруучулардан камсыздандыруу компаниясына ёткөрүлүп берилет.

Инвестиция	Ислам камсыздандыруу компаниялары тарабынан жумшалган инвестиция шарият принциптерине негизделет.	Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу компанияларынын инвестициялары шарияттын талаптарына жооп бербейт жана шарият тыюу салган кирешелерди алып келиши мүмкүн.
Менчик	Сыйакыга менчик укугуу фонддо калат.	Камсыздандыруу компаниясы полис ээлери тарабынан төлөнүүчүү сыйакыларга ээ.
Артыкчылык	Ар кандай ашыкча киреше камсыздандыруучулар арасында бөлүштүрүлүшү мүмкүн, фонддо резерв катары сакталышы же кайрымдуулук катары төлөнүшү да мүмкүн.	Учурда жөнгө салынган камсыздандырууда ар кандай ашыкча же тартыштык компаниянын акционерлерине тиешелүү.
Шайкештик	Ислам камсыздандыруу компаниялары башкаруу мыйзамдарына, ошондой эле шарият принциптерине таянуу менен иш алып барат.	Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу компаниялары тиешелүү өлкөнүн мыйзамдарына гана баш ийет.
Фонд	Такафул фондуунун катышуучулары менен акционерлер эсептеринде ажырым бар.	Учурда жөнгөс алынган камсыздандырууда мындай сегрегация жок.

8. Такафул менен орток камсыздандыруунун айырмасы

Орток камсыздандыруу менен такафул окшош түшүнүктөрдү камтыганы менен учурдагы орток камсыздандыруу шариятка туура келбейт. Бул бөлүктө такафул менен орток камсыздандыруу ортосундагы айырмачылыктарды так чечмеленип берилген.

8.1. Орток камсыздандыруу

Орток камсыздандыруу компаниясы толугу менен анын полистерине таандык болгон камсыздандыруу компаниясы. Орток камсыздандыруу компаниясы тарабынан алынган ар кандай пайда полис ээлериyne дивиденддерди бөлүштүрүү же келечектеги сыйлыктарды азайтуу менен арзандаттуу түрүндө берилет. Жалпысынан алганда, орток камсыздандыруу компаниясынын максаты өз катышуучуларынын камсыздандыруу төлөмү менен же ошого жакын баа менен камсыз кылуу болуп саналат, анткени катышуучуларга кайтарылган дивиденддер ашыкча сыйакы төлөмдөрүн билдирет. Такафулда болсо катышуучулар бири-бирин жоготуудан же зыян тартуудан кепилдик алуу үчүн акча топтоо системасына салым кошот.

Ар бир полис ээси камсыздандыруучунун жана орток камсыздандыруу коомунун катышуучусу. Катышуучу катары ар бир камсыздандыруучу башка катышуучулар менен бирге камсыздандыруу фондунун төң ээси болуп саналат. Ошентип, ар бир камсыздандыруучу өзүнө зарыл болгон камсыздандыруу шарттарына ээ болууга жана ошол камсыздандыруу шарттарын иштеп чыгууга катышуу укугунда ээ.

Орток камсыздандырууга катышуу төмөнкүлөрдү билдирет:

- фондду түзүгө биргелешип катышуу милдети;
- фонддун башка катышуучулары менен биргелешип башкарну жана контролдоо эрежелери;
- ортоткамсыздандыруу уюмунун камсыздандыруу милдеттенмелерин аткаруу учун башка катышуучулар менен биргелешкен жоопкерчилик;
- камсыздандыруу ээлери бардык тобокелдиктерди ортоткамсыздандыруу компаниясына өткөрүп бере алышпайт, анын бир бөлүгүн гана бериши мүмкүн.

8.2. Ортоткамсыздандыруу жана такафул ортосундагы салыштыруу

Ортоткамсыздандыруу жана такафул катышуучусу учун жана оператор учун да тобокелдикти жана сыйякыны бөлүштүрүүнүн бирдей принцибин каралган. Калыстык элементи бөлүшүү түшүнүгүндө камтылган. Эки тарап төң бирдей тобокелдикке баруу менен бирдей натыйжага (пайдага) ээ болушат.

«Табарру» фондун түзүүнүн жана пайдалануунун негизги принциби төң бирдей. Табарру фондунун калыптанышы жана пайдаланылыши ортоткамсыздандыруунун бир түрү болуп саналат. Мындан тышкары, такафул мудараба фондуна жана/же вакала фондуна байланышта каралат. Такафул оператору учун бул киреше табууга жана аны инвесторлорго бөлүштүрүүгө бағытталган коммерциялык иш жана ал камсыздандыруу эмес, инвестицияны тескөөгө алуу.

Ортоткамсыздандыруу жана такафул ортосундагы айырмачылыктар:

Мунәззәмәлөрү	Оргок камсыздандыруу	Такафул
Келишимдик мамилелер	Оргок компаниянын ичинде полис ээлери тарабынан тобокелдиктерди белүшүү. Келишимдир экит гаралтуу.	Табаруу же бир тараалтуу бекер убада, кээде вакала (агенттик) жана/же мудараба оператору келишимдери менен айкалышта колдонулат.
Экономикалык максаттар	Полис кармоочуларга/ээлерине баа берет. Башкармалык, менеджерлер жана полис ээлери ортосунда кызычылтыктардын каталышы келип чыгышыбытталады.	Коомдук жыргалчылык, кортоо жана ортог жардамдашуу мотивинин негизинде; Учунчү жактын операторунун же менеджеринин болушу негизги максатка карама-карышы келбейт.
Башкарруу	Директорлор кенеси жана менеджерлер компаниянын камсыздандыруучулар учун «ишинимдүү» башкаарат. Полис ээлери директорлор кенесин дайындоого укуктуу, ал эми директорлор кенеси ёз кезегинде жетекшлилти дайындайт.	Директорлор кенеси жана Шарият байкооту кенеси. Операторлор агент же өнөкөтөш катары шариятка, башкарууга жана сарамжалдуу принциптерди так сактоото тийинш.
Сыйакы төлемдөр, профицит жана пайда	Полис ээлери ортог пулга үстөтөрдү төлөштөт; Профицит жана тартыштык камсыздандыруучулардын эсебине чөгерилөт; профицит көлөчөктөгө дооматтарга каршы резерв учун сакталышы мумкун.	Такафул фондуунун ар кандай ашыкча бөлгүтү катышуучулар арасында гана белүштүрүлүшү мумкун, ал эми инвестициялык пайдала жагдайга жараша мудараба же вакаланын негизинде катышуучулар менен акционерлер ортосунда белүштүрүлөт.

Камсыздандыруучунун/ оператордун жоопкерчилгى	Оргок тул дооматтарга төлөп берүү учун кэралган.	Дооматтар катышуучунун тобокелдикке карата резерв фондуунан төлөнёт. Пулда тартилгык келип чыккан шартта Такафул оператору (Вакил) же ретакафул оператору катышуучуларта пайызыз кредит (Кард Хасан) сунуштай алат.
Капиталдан пайдалануу мүмкүнчүлүтүн түзүү	Акционердик капиталга мүмкүнчүлүк жок, бирок иретгелген карызды колдононуга болот.	Кард Хасанды колдонуу аркылуу оператордун капитальна мүмкүнчүлүк ачылыши ыктымал.
Карајагтарды инвестициялоо	Этият болуу себептеринен улам белгиленген чектөөдердөн башка чектөө жок.	Риба, гарар жана башка тыюу салынган элементтерден таза, Шариятка ылайыктуу инвестициялар менен чектелген.

9. Ретакафул же ислам кайра камсыздандыруусу

Кайра камсыздандыруу – бул камсыздандыруучулардын орток тобокелдиктерин алмаштыруу боюнча келишим. Тakaфул операторлору тобокелдиктерден улам кайра камсыздандыруу коргоонусуна муктаж. Ретакафул тakaфул операторлору дуушар болгон тобокелдиктердин финанссылык таасирин басандаттуу же алда канча женилдетүү үчүн шариятка ылайыктуу мүмкүнчүлүктүү камсыз қылат.

Бул бөлүктө ислам кайра камсыздандыруу же ретакафул түшүнүгү, анын ар кандай ыкмалары, формалары жана принциптери кароого алынат. Ошондой эле, ислам жана учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниялардын айырмачылыктары қылдат чечмеленет.

Камсыздандырууда андеррайтинг тобокелдигин азайтуу үчүн, тобокелдикти бирден көп камсыздандыруучуга бөлүшүү норма болуп саналат. Бул женилдетүү ыкмасы, биринчи кезекте эки түрдүү форманы кабыл алат. Биринчи форма, камсыздандырууну бир нече камсыздандыруу компаниялары консорциумга ылайык камсыз кылган жана ар бир камсыздандыруу компаниясы өзүнчө камсыздандыруу үлүшүн камсыз кыла алган биргелешкен камсыздандыруу. Экинчи форма, камсыздандырууну башка камсыздандыруучудан алуу. Мына ушундай камсыздандыруучулар ортосунда тобокелдикти алмашуу кайра камсыздандыруу деп аталаат.

Кайра камсыздандыруу – бул, камсыздандыруучу өз тобокелдигинин бир бөлүгүн башка камсыздандыруучуга өткөрүп бере турган камсыздандыруунун бир түрү, анда ал башына келе турган жалпы жоготууларды (жоготууга дуушарлануу жагдайы келип чыкса) чектей алат.

Ислам кайра камсыздандыруу концепциясы бир эле таかつул оператору туш болгон жалпы тобокелдиктерди басандатууга болгон муктаждыгын канaatтандырат.

AAOIFI кайра камсыздандыруу келишимине төмөнкүчө аныктама берилген: ... келишим, ага ылайык камсыздандыруу компаниясы өз камсыздандыруу милдеттөмөлөрдин тобокелдигинин бир бөлүгүн кайра камсыздандыруучу компанияга өткөрүп берет.

AAOIFI Шарияттын «Ислам кайра камсыздандыруу» аталышындагы № 41 стандартында «Ислам кайра камсыздандыруу, өзгөчө активдерди жабуу олуттуу болгондо жана/же оператордун мүмкүнчүлүгүнөн ашкан учурларда, тобокелдикти хеджирлөө максатында колдонулат» деп белгиленген.

Учурда колдонулуп жаткан камсыздандыруудагыдай эле, таかつул оператору баштапкы тобокелдикти же тобокелдиктин бир бөлүгүн, мындай тобокелдикке дуушар болууну каалаган ретакафул компаниялары менен салымдын үлүшү үчүн же оператордун катар салымы үчүн кайра камсыздандырат.

9.1. Ислам кайра камсыздандыруунун ыкмалары

Ислам кайра камсыздандыруусунун эки ыкмасы бар:

1. Тандалма кайра камсыздандыруу

Кайра камсыздандыруунун предметин түзүү үчүн ислам камсыздандыруу компаниясы өзүнүн жеке тобокелдигин ислам кайра камсыздандыруу компаниясынын бардык тиешелүү маалыматтарынын кыскача баяндамасы менен бирге кабыл алууну сунуштоого тийиш. Эгерде доомат коюлган болсо, ислам кайра камсыздандыруу компаниясы жеке адамдар боюнча макулдашылган сумманын чегинде жоопкерчилик

тартат; калган сумма ислам камсыздандыруу компаниясы тарабынан төлөнөт. Эгерде кандайдыр бир макулдашылбаган саясат боюнча дооматтар келип чыкса, ислам кайра камсыздандыруу компаниясы төлөм үчүн эч кандай жоопкерчиликтар тартпайт. Бул учурда бардык төлөмдү төлөө жоопкерчилиги ислам камсыздандыруу компаниясына жүктөлөт.

2. Комплекстүү кайра камсыздандыруу

Ислам кайра камсыздандыруу компаниясы кабыл алынган жана анын чөйрөсүнө кирген бардык келишимдерди аткарууга милдеттенет. Бардык келип чыккан дооматтар боюнча ислам камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу компаниялары дооматтар боюнча маселени алдын ала макулдашылган негизде чечүгө тийиш.

9.2. Ислам кайра камсыздандыруунун формалары

Ислам кайра камсыздандыруу төмөнкү формаларда талап кылышы мүмкүн:

- тобокелдиктерди бөлүштүрүү менен кайра камсыздандыруу – бул учурда ислам камсыздандыруу компаниясы ислам кайра камсыздандыруу компаниясынан бардык камтылган активдер боюнча тобокелдикти жабуунун пайыздык өлчөмүн талап кылат;

- ашыкча тобокелдикти кайра камсыздандыруу – бул учурда ислам камсыздандыруу компаниясы тобокелдикке жол берилүүчү чектен ашкан активдерди жабууга умтулат;

- жоготууларды кайра камсыздандыруу – бул учурда ислам кайра камсыздандыруу компаниясы белгилүү бир макулдашылган лимиттен ашкан жоготуулар ордунун жабылышы үчүн жоопкерчилик тартат.

9.3. Ислам кайра камсыздандыруунун принциптери

Ислам кайра камсыздандырууда үч келишимдик байланыш бар:

1) ислам кайра камсыздандыруу компаниясы менен акционерлер ортосундагы мамилелер өнөктөштүкө негизделет;

2) ислам камсыздандыруу компаниясы менен ислам кайра камсыздандыруу компаниясы ортосундагы мамилелер тобокелдик жана инвестиция жагынан агенттикке негизделет;

3) ислам кайра камсыздандыруу компаниясы катышуучунун, башкача айтканда ислам камсыздандыруу компаниясынын атынан инвестор катары иш алышпарат.

9.4. Ислам кайра камсыздандыруу/ретакафул боюнча контроль

Ретакафул компаниясы кайра камсыздандыруу келишимдерин жана документтерин текшерүү, арыздарды көзөмөлдөө жана ишмердүүлүгү боюнча отчет берүү үчүн Шарияттык байкоочу кеңешин (ШБК) түзүүгө тийиш.

Ислам кайра камсыздандыруу компанияларына төмөнкү шарттарды сактоо менен учурда колдонулуп жаткан камсыздандыруу компанияларына кайра камсыздандыруу каражаттарын сунуштоосуна уруксат берилет:

- ислам кайра камсыздандыруу келишиими колдонулганда;
- камсыздандыруучу менен кайра камсыздандыруучу ортосунда байланыш жок болгондо;

- Шарият тыюу салынган нерселер менен байланышы болбосо.

9.5. Учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компанияларынан кайра камсыздандыруу

Такафул операторлору ретакафул компаниясынын кайра камсыздандыруу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышы зарыл. Бирок, эгерде Шарияттык байкоочу кенеши учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниясы аркылуу такафул операторун камсыздоо шартын бекиткен болсо, ААОIFI «Ислам кайра камсыздандыруу» аталышындагы № 41 стандартына ылайык, төмөнкү көзөмөлдөө чарагаларын сактоого тиши:

- ислам камсыздандыруу компаниялары учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компанияларына мүнөздүү жана пайыздары төлөнүүгө тиши болгон туруктуу тобокелдиктер үчүн эч кандай акчалай резервди (камды) сактап туруга тиши эмес. Ошого карабастан, ислам камсыздандыруу компаниясы менен учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниясы ортосунда ислам камсыздандыруу компаниясы кармап калып, кайра камсыздандыруу компаниясына төлөнүүгө тиши болгон сыйакылардын белгилүү бир бөлүгүн аныктоо үчүн келишим түзүлүшү мүмкүн. Ислам камсыздандыруу компаниясы сакталган каражаттарды мудараба же инвестициялык агенттик аркылуу инвестициялай алат, мында ислам камсыздандыруу компаниясы мударибдин ролунда, ал эми учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниясы рабб-ал-малдын ролунда иш алып барат. Пайда макулдашылган коэффициенттерге ылайык бөлүштүрүлгөндө, анын ислам камсыздандыруу компаниясындагы эсебине учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу

компаниясынын үлүшү кошулат, ал эми ислам камсыздандыруу компаниясы тарабынан инвестицияны көз карандысыз тарап катары ишке ашыруу үчүн алынган пайданын үлүшү, катышуучулардын эсеби-не чегерилет;

- ислам камсыздандыруу компаниялары адаттагы кайра камсыздандыруу компанияларынан өтүнгөн кайра камсыздандыруу келишим мөөнөттөрү айкын муктаждыктарды канaatтандыруу мезгилине шайкеш келүүгө тийиш;
- учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүүдөн мурда ислам камсыздандыруу компаниялары өзүнүн Шарияттык байкоочу кеңешинин макулдугун алышы зарыл;
- ислам камсыздандыруу компаниялары учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниялары менен кайра камсыздандыруунун минималдуу өлчөмүн карманууга, ал эми Шарият кеңештери буга байланыштуу көзөмөлдү колго алууга тийиш;
- ислам камсыздандыруу компаниялары үчүн камсыздандыруу төлөм суммасын учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компанияларынан алууга жол берилет;
- ислам камсыздандыруу компаниясына учурда иштеп жаткан эки кайра камсыздандыруу компаниясынан комиссиялык төлөмдү алууга жол берилбейт. Ошого карабастан, ислам камсыздандыруу компаниясы учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниясынан сыйакы боюнча арзандатууну талап кылууга укуктуу;
- ислам камсыздандыруу компаниялары учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компаниялары тарабынан жөнөтүлгөн камсыздандыруу

профицитин кайра бөлүштүрүүнү кабыл албоого ти-
йиш. Ага карабастан, ислам камсыздандыруу ком-
паниялары учурда иштеп жаткан кайра камсыздан-
дыруу компанияларынан сыйакы боюнча арзанда-
тууларды өтүнө алышат.

10. Такафул продукттары

Учурда иштеп жаткан камсыздандырууга окшош та-
кафулду эки кеңири категорияга бөлүгө болот: жал-
пы такафул (мүлк, бизнес ж.б.) жана үй-бүлөлүк така-
фул (ден соолук, өмүр, жеке жоопкерчилик ж.б.). Бул
бөлүктө ислам камсыздандыруунун жогоруда көрсө-
түлгөн түрлөрү кароого алышат, ошондой эле эки ка-
тегория үчүн камсыздандыруу продукттарынын жал-
пы түрлөрү чечмеленет.

10.1. Жалпы Такафул

Жалпы такафул келишиими адатта, кыска мөөнөттүү
саясат болуп саналат, мында такафулдун катышуучула-
ры жалпы такафул фондуна салым кошуп, андан кийин
ал инвестицияланат жана алынган пайда кайра фонд-
го багытталат. Вакф мүчөлүгү учактар, унаалар, үйлөр,
ж.б. сияктуу мүлктөргө байланыштуу келип чыгышы
ыктымал болгон тобокелдиктерди азайтууга муктаж
болгондорго ыйгарылат. Мүлккө байланыштуу кандай-
дыр бир жоготуу келип чыккан шартта, вакф пулу катышуучу
камсыздандыруу суммасы өлчөмүндө компенсация төлөп берет. Компания (такафул оператору)
вакф пулун уюштурат, аны тескөөгө алат, колдо болгон
акча каражатын шарият эрежесине жооп берген ишкан-
наларга инвестициялайт жана анын ордунга белгилен-
ген вакала акысын алат. Вакф пулу рабб-ал-мал (ин-
вестор, унчукпаган (кийлигишпеген) өнөктөш) катары,

ал эми компания мударыб (менеджер, өнөктөш) катары иш алып барат. Инвестициялардан түшкөн пайда алдын ала аныкталган пайыздар боюнча экөөнүн ортосунда бөлүштүрүлөт.

Жалпы тakaфул продукттарынын мисалдары:

Транспорт тakaфулу

Өрт тakaфулу

Инженердик тakaфул

Деңиз тakaфулу

Башка мал-мүлк тakaфулу

10.2. Үй-бүлө тakaфулу

Үй-бүлө тakaфулу – бул узак мөөнөттүү саясат, анын негизинде көпчүлүк катышуучулар узак мөөнөттүү муктаждыктары үчүн үнөмдөөгө багытталган, мисалы, балдардын окуусуна, пенсияга чыгуусуна жана көзү өткөн, майып болуп калган багуусундагы адамдарга жандам берүү жана башка муктаждыктарга каралган. Тakaфулдуң бул түрү 10 жылдан 30 жылга чейинки узак мөөнөткө эсептелинген.

Тakaфул үй-бүлөсүнүн катышуучулары «вакф» фондуна мүчө болуу менен өз өмүрүнө тиешелүү тобокелдиктерден коргонуу мумкүнчүлүгүнө ээ болушат. Коргоо элементинен тышкary, катышуучулар Катышуучулардын инвестициялык эсеби (КИЭ) деп аталган башка фонд аркылуу инвестициялык муктаждыктары үчүн үй-бүлөлүк тakaфулду да колдоно алышат. Эске салсак, негизги тakaфулда КИЭ жок. Үй-бүлөлүк тakaфул төмөнкү тартипте колдонулат:

1. Кабыл алынган салымдар алгач КИЭге чегерилет, ал катышуучулар үчүн шариятка ылайык инвестициялык фонддун үлүштөрүн сатып алууга жумшалат.

2. КИЭден үлүштөр катышуучулардын тakaфул фондуна (КТФ) же вакф фондуна бөлүнөт.

3. КИЭден үлүштөр КТФ тарабынан табарру (кайрымдуулук) түрүндө алынат. Сумма ар бир катышуучу үчүн ар башкача эсептелинет, анткени анда алардын жаш-курагы, ден соолугу, кесиби, жашоо цикли ж.б. эске алынат.

4. КИЭде болгон сумма, ар кандай чыгым (катышуучунун медициналык текшерүүдөн өтүүсү сыйктуу) орду жабылгандан кийин, оператор тарабынан вакил (агент) катары шарият кеңешинин көзөмөлүү алдындағы инвестициялык максаттарга багытталат.

5. Оператор инвестиацияларды тескөөгө алууда көрсөтүлгөн кызматтар үчүн белгиленген Вакала төлөмүн (ал инвестициялык пайдага тиешеси жок жана вакала-истисмар деп аталат) алат. Алым КИЭден төлөнёт;

6. Инвестициялык пайда такафул катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүлөт.

7. Вакф фонду такафулдун катышуучусу дуушар болгон ар кандай кырсыктан улама келип чыккан чыгым ордун толуктап берет.

Ар бир жылдын аягында дооматтар төлөнүп, бардык чыгашалар жабылгандан кийин, вакф фондунда калган каражат Шарияттык байкоочу кеңешинин сунушу боюнча катышуучулар арасында бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Профицит календардык жылда эч кандай доомат койбогон катышуучуларга гана төлөнёт. Дефицит болгон учурда, Вакала акысын көтөрбөстөн, эгерде зарыл болсо, оператор Вакф фондуна Кард Хасанды узарта алат.

Катышуучулардын инвестициялык эсеби инвестициялык максаттарда колдонулат, ал эми алардын такафул фонду тобокелдиктерди басандатуу үчүн колдонулат.

11. Такафулду колдонуу тажрыйбасы жана рыноктогу укуктук ченемдер

Такафул шартын жөнгө салган укуктук ченемдер ар башка өлкөдө ар кандай колдонулат. Такафул тиешелүү өлкөдөгү камсыздандыруу тармагын жөнгө салган мыйзамдарга баш ийет. Бул бөлүктө ар кандай рыноктордо такафул үчүн каралган ар кандай тажрыйбалык жана укуктук ченемдер тутуралуу кенири сөз болот.

11.1. Судан

1977-жылы август айында түзүлгөн Фейсал ислам Банкы Судандагы биринчи ислам банкы жана дүйнөдөгү алгачкы ислам банктарынын биринен. 1978-жылдын май айында, анын Шарияттык байкоочу кеңеши банктын Судан рыногунда ошол кездеги коммерциялык камсыздандыруу компаниялары менен иштөөсү алгылыктуу эмес деген чечим чыгарганда, банк үчүн өз активдерин жана операцияларын камсыздандыруу көйгөйү келип чыккан. Себеби ачык эле, учурда иштеп жаткан камсыздандыруу продукттары шарияттын принциптерине жана жоболоруна туура келген эмес.

Альтернатива катары банк кооперативдик камсыздандыруунун негизинде шарият принциптерине жана жоболоруна туура келген камсыздандыруу компаниясын түзгөн. Бул камсыздандыруу компаниясы (1978-ж.) дүйнөдөгү биринчи ислам камсыздандыруу компаниясы даражасына жеткен. Камсыздандырууну көзөмөлдөө органы (KKO) Судандагы камсыздандырууну көзөмөлдүккө жана коргоого алуу менен алектенет, ал финанссы жана улуттук экономика министринин түздөн-түз көзөмөлүндө турат. 1960-1992-ж.ж. камсыздандыруу боюнча кабыл алынган көзөмөл мыйзамы учурда иштеп жаткан жана ислам камсыздандыруу компаниялары үчүн колдонулган. Камсыздандыруу тармагы

1992-жылдан бери шарияттын жоболору жана принциптери менен тескөөгө алынып келет; 2003-жылдагы Камсыздандыруу жана такафул актысында камсыздандыруу жана такафул келишимдеринин шарттары, предметин жана тараптары аныкталган. Жогорку шарияттык байкоочу кеңеш Камсыздандырууну көзөмөлдөө органынын (ККО) бир бөлүгү болуп саналат, ал ККО тарабынан сунушталган маселелер боюнча фатва чыгаруу, рынокто келишимдердин ислам эмес элементтерден таза болушун камсыз кылуу жана ар кандай камсыздандыруу боюнча Шарияттык байкоочу кеңештин ой-максаттарын бириктириүү жана жөнгө салуу милдети жүктөлгөн компания болуп саналат.

11.2. Малайзия

Малайзияда камсыздандыруу жана такафул тармагы 1996-жылдагы камсыздандыруу актысы жана 1984-жылдагы такафул актысы менен жөнгө салынып келүүдө. Камсыздандыруу актысы да, такафул актысы да тармакты көзөмөлдөө жана жөнгө салуу, полис ээлерин коргоо учун мыйзамдык негизди камсыз кылат. 1980-жылдардын башында Малайзияда такафул индустрясынын өнүгүшү мусулман калкынын учурда иштеп жаткан камсыздандырууга шариятка ылайык альтернативага болгон басымдуу муктаждыктарынан, ошондой эле ислам банктарынын операцияларын толуктоодон улам келип чыккан. 1982-жылы Малайзия өкмөтү тарабынан такафул фондун түзүү зарылчылыгын иликтөөгө алуу учун атайын жумушчу тобу түзүлүп, аталган топтун сунуштарынан кийин такафул актысы 1984-жылы кабыл алынып, биринчи такафул оператору 1984-жылы ноябринде Малайзияда түзүлгөн.

Малайзиянын 1984-жылы кабыл алынган такафул актысы азыркы учурда такафул фонддорунун ишин

жөнгө салган дүйнөдө атайын кабыл алынган, бирден-бир мыйзам болуп саналат. Малайзиянын мыйзамда-рында таафул көз карандысыз ченемдик-укуктук базаны негиздеген уникалдуу өзгөчөлүктөргө ээ шарт катары таанылган. Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда каралбаган 1984-жылы кабыл алынган таафул актысынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – бул, шарияттык көзөмөлдүгүн орнотуу талабы.

Камсыздандыруу актысы жана таафул актысы Банк Негара Малайзияга (BNM) таафул компанияларын көзөмөлдөөнү женилдетүү үчүн көрсөтмөлөрдү, эскерткичтерди жана коддорду чыгарууга укуктарды ыйгар-ган. Камсыздандыруучуларга жана таафул операторлоруна лицензиялар BNMнын сунушу боюнча финансый министри тарабынан берилет.

Акыркы жылдары ченемдик-укуктук база жаңы не-гиз менен жогорку деңгээлге көтөрүлдү. BNM 2012-жылдын 1-январында күчүнө кирген таафул оператору-нун алкактарын (TOF) ишке ашырылып, 2013-жылдын июнүнде кайра каралып чыкты. Ошондой эле, 2013-жылы Ислам каржы кызматтары актысы (IFSA) кабыл алынып, 2013-жылдын июлүнде колдонула баштады. Булар Малайзияда ислам банкингинин жана таафул-дун өнүгүп-өркүндөшүү, таасиринин артыши, бизнес натыйжалуулугун жогорулатуу, ден соолугун жана туруктуу иш багытын бекемдөөнүн, ошондой эле катышуучулардын таламдарын коргоонун маанилүү баскычы болуп эсептелет.

11.3. Перс булуңу мамлекеттери

Перс булуңунун кызматташтык кеңешине (GCC) киргөн өлкөлөргө келсек, тақафул тармагы жалпысынан тиешелүү финансы органы (көпчүлүк учурда борбордук банк) тарабынан колдонулган камсыздандырууну жөнгө салуучу мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бирок, айрым өлкөлөрдө тақафул өнөр жайы учун көз карандысыз шариятка жооп берген ченемдик-укуктук базаны түзүүгө багыт алганын ақыркы жагдайдар айкын көрсөтүүдө. БАЭ да, DIFC юрисдикциялары да тақафулдун өзгөчөлөнгөн иш ыргагын камсыздайт (акыркылары ретакафул менен чектелет). Ошол сыйктуу эле, Бахрейндін Борбордук банкынын (СВВ) жана катар финанссы борборунун жөнгө салуучу органынын (QFCRA) эрежелеринде тақафулга мүнөздүү болгон модулдарды камтыйт. Оман Султанаты тақафул операторлоруна коюлган талаптарды аныктай турган, өз тақафулuna тиешелүү жөнгө салуучу кодексти иштеп чыгууну аяктоо процессинде. Башкacha көз карашты кармануу менен Сауд Аравия Королдугу бардык камсыздандыруучулардын «кооперативдик» түрдө түзүлүшүн талап кылат, бирок бул модель дүйнөлүк тажрыйбадан концептуалдык негизде айырмаланат. Катар менен Кувейтте азыркы учурда тақафул боюнча ачык жөнгө салуу жок жана алардын тиешелүү камсыздандыруу мыйзамдарында тақафул операциялары жөнүндө атайын маселе да караптады. Катардын Борбордук банкы тақафул операторлоруна тиешелүү талаптарды камтышы мүмкүн болгон кургак жердеги камсыздандыруу режими боюнча жоболорду иштеп чыгып жаткандыгы белгилүү.

11.4 Пакистан

Пакистанда тakaфул бизнесин жүргүзүүгө 2012-жылдагы тakaфул эрежелерине (2005-жылдагы тakaфул эрежелерин жокко чыгарууга) ылайык вакала жана мудараба негизиндеги келишимдерге уруксат берилген. Пакистандын Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы Пакистандагы тakaфул компанияларына лицензия берген.

Пакистандын жөнгө салуучу органы тakaфулдуң жаңы эрежелерин киргизип, алар атаандаштыкты күчтөүп, учурда иштеп жаткан оюнчулардын киришине уруксат берүү аркылуу сектордун рыноктук үлүшүн арттырат деген үмүттө. Ошол эле учурда тakaфул провайдерлеринин мыйзамдуу чакырыгын да жаратышы ыктымал. 2012-жылдын июль айында киргизилген эрежелер Пакистанды Индонезиядан кийинки экинчи өлкө даражасына көтөрүп, учурда иштеп жаткан камсыздандыруу компанияларына камсыздандыруу менен катар шарият эрежелерине жооп берген продукттарды сунуштоого мүмкүндүк берген тakaфул «терезелерине» расмий уруксат берген.

12. Тakaфул бизнесин башкаруунун техникалык аспектилери

Тakaфул компаниялары учурда иштеп жаткан камсыздандыруунун жалпы алкагында жана бизнес чөйрөсүндө иш алып барышат. Бирок, тakaфул бизнесинин айрым бир уникалдуу аспектилери бар, ошондуктан аларды учурда иштеп жаткан бизнестен айырмалап алуу зарыл. Шарияттык кеңешти дайындоодон тышкary, негизги айырмачылык тakaфул бизнесинин техникалык башкаруу аспектилерин, анын ичинде тakaфул продукциясына баа түзүү, андеррайтинг, дооматтар менен иш алып баруу ж.б чечмелеп алуу талап кылышат.

12.1. Такафул продукциясынын баасы

Такафул системасында ар кандай ашыкча баага каршы белгиленген механизм бар. салымдардын ар түрдүү болгонуна карабастан, мезгилдин акырына карата пулдагы ар кандай ашыкча катышуучуларга алардын салымдарына жараша пропорционалдуу түрдө кайтрылып берилет. Продукция баасын түзүүгө келсек, такафул операторлорунда, адатта, потенциалдуу тобокелдиктердин негизинде жана төмөнкү көрсөтмөлөргө ылайык бааны түзгөн кесипкөй актуарийлер иштейт:

- актуардык механизмдер шарият принциптерине шайкеш келүүгө тишиш жана компаниянын шарият көнеши тарабынан бекитилиши зарыл;
- бааны белгилөө процессинде актуарийлер операторго да, катышуучуларга да адилеттүү жана төң ма-милени камсыз кылуу аркылуу «Ишенимдүү башкаруучу» ролун ойноого тишиш;
- продукция баасын аныктоодо этият болуп, баанын төмөндөтүлүшүнө жол бербөө зарыл жана катышуучулар ашыкча акы төлөп калбашы үчүн ырааттуу төң салмактуулукту сактоо талап кылышат.

12.2. Такафул продукциясынын андеррайтинги

Такафул операторлору тандоого каршы иондорду болтурбоо жана узак мөөнөттүү келечекте такафул караттарынын жашоого жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн андеррайтинг процессин эффективдүү жөнгө салууга тишиш. Катышуучулар, Такафул фондунун ээлери катары Такафул операторлорунан Такафул фонддорунун тобокелдигин эсептөө үчүн ишенимдүү процесстин жөнгө салынышын күтөт. Бул жагынан алганда, андеррайтинг процесси үчүн атайын көрсөтмөлөр бар:

- так андеррайтинг саясаты талап кылышат, ал ти-
йиштүү түрдө документтештирилүүгө жана өзгөрүп
жаткан рынок шарттарына ылайыкташтыруу үчүн
мезгил-мезгили менен кавирдан каралып турат;
- такафул операторлору андеррайтингдик тобокел-
диктерди жана потенциалдуу катышуучулардын то-
бокелдиктерин объективдүү баалоого жоопкерчи-
ликтүү, бул кабыл алынган тобокелдиктер салым-
дардын баасын аныктоодо белгиленген тобокелдик-
тер чегинде болушун камсыз кылат;
- андеррайтингдик иш такафул операторлорунун ан-
деррайтингдик мүмкүнчүлүктөрүнө шайкеш кели-
ши зарыл;
- такафул операторлору андеррайтингдик операция-
ларды тескөөгө алууда андеррайтинг функциясы
үчүн жооптуу кызматкерлер тобокелдикке баа берүү
параметрleri, тобокелдик категориялары, кабыл
алынуучу тобокелдиктүрүнө чектөөлөр жана тие-
шелүү учурларда, ар кандай саясаттарды толук чеч-
мелеп түшүнүүсүн камсыз кылууга тийиш;
- тобокелдиктерди кабыл алганга чейин кошум-
ча иликтөө жана/же документтер талап кылышан
жагдайлар.

Андеррайтинг профицити түшүнүгү такафул опе-
рацияларынын учурда иштеп жаткан камсызданды-
руудан негизги айырмасы болуп саналат. Учурда иш-
теп жаткан камсыздандыруу андеррайтингинин про-
фицити камсыздандыруу компаниясы үчүн пайданы
билдирет, ал эми андеррайтингдин профицити така-
фул операторлору үчүн киреше катары карабайт, ант-
кени ал фонддун ашыкча каражатын катышуучулар
менен бөлүшүүгө укугу жок.

12.3. Полис ээсинин кызметтәрүү

Такафул схемасынын катышуучулары (полис ээлери) кызықдар болгон негизги тараф болуп саналат; алардын өздүк капиталы андеррайтингдик ишине жана инвестициялык фонддорго ээлик кылуудан турат. Катышуучулардын такафул операторлору менен мамилеси алардын салымдарынын пайызына жараша болот. Катышуучулар чететилген учурда бул каражаттардын активдерине карата дооматы бар жана алар төлөмдү каржылоо үчүн адекваттуу андеррайтингдик каражаттар болгон учурда алардын талабын төлөп берүүгө укуктуу. Мындан тышкary, алар ар кандай инвестицияларды жана андеррайтинг профицитин бөлүшүүгө да укуктуу.

Такафул операторлору ошондой эле, катышуучулардын инвестициялык фонддоруна же катышуучулардын тобокелдик фондунан салынган активдердин суммасына, кредиттик активдерге жана башкы компания, туунду компаниялар же өнөктөштөр сыйктуу байланышы бар жактарга көз каранды болгон активдердин суммасына тиешелүү маалыматтарды чечмелеп берүүгө милдеттүү. Мындай маалымат жергиликтүү көзөмөл организынын талаптарына ылайык берилиши зарыл. Демек, IFSB (2009) Такафул операторлору инвестициялык максаттарын жана активдер инструменттеринин маани-манзызын жана инвестициялык портфелдеги алардын салмагын көрсөтүү менен активдерди бөлүштүрүүнүн негиздерин ачып берүүгө тийиш деп ырастайт. Алар ошондой эле, кыска мөөнөттүү же узак мөөнөттүү милдеттенмелерге ылайыктуу экендигин ачып бериши зарыл.

12.4. Дооматтарды жөнгө салуу

Такафул операторлорунда дооматтарды кароо үчүн тиешелүү системалар жана башкаруу каражаттары болушу зарыл. Такафул операторунун фидуциардык мilledeti дооматтардын негиздүүлүгүн жана эсептешүү суммасын баалоо жана такафул фонддоруна терс тасирин тийгизе турган жалган дооматтарды же жараксыз дооматтарды төлөп бербөө үчүн тиешелүү чараларды көрүү болуп саналат. Такафул операторлору дооматтарды кароо жана төлөмдөр тез арада, кечиктириүүсүз жүргүзүлүшүн жана процессттин жүрүшүндө катышуучуларга адилеттүү мамиле жасалышын камсыз кылышы зарыл. Доомат боюнча төлөнүүчү суммалар жана төлөмдөр булагы такафул келишимдерине ылайык мыйзамдуу каражаттан болууга тийиш.

13. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча жалпы көз караш чагылдырылды:

- шариятта камсыздандыруу түшүнүгү мыйзамдуу, бирок учурда иштеп жаткан камсыздандыруунун колдонулушу шариятка туура келбейт;
- шарият боюнча шарттуу камсыздандырууну жокко чыгарган элементтер:

Риба (пайыз);

Гарар (белгисиздик);

Кымар (кумар оюну).

- такафулдун негизги концепциясы биргелешкен кепилдик жана өз ара кызматташуу принциптерине негизделген. Такафул – бул өзгөрбөс келишим, ал эми шарият эрежелери гарар же өзгөрүүчү келишим сыйктуу элементтерден алыс болушу зарыл;

- ар түрдүү базарларда ар кандай такафул үлгүлөрүнө артыкчылыктар бар. Көбүнчө колдонулгандардан болуп төмөнкүлөр саналат:
 - Мудараба үлгүсү;
 - Вакала-вакф үлгүсү;
 - Гибриддик вакала-мудараба үлгүсү;
 - Вакала үлгүсү;
 - Кооператив үлгүсү.
- ислам камсыздандыруу компаниясы (такафул оператору катары да белгилүү) фонддун ээси катары эмес, фонддун жетекчиси катары иш алып барат. Тобокелдик катышуучулардын өз ара макулдашуусу аркылуу бөлүштүрүлөт;
- такафул компаниясынын техникалык менеджментинде аны учурда иштеп жаткан камсыздандыруудан айырмалап турган айрым бир уникалдуу аспекттери бар, анын ичинде продукттардын баасын түзүү, андеррайтинг, полис ээсинин кызмат көрсөтүүлөрү жана дооматтарды тескөөгө алуу.

8

БӨЛҮК

ЖАЛПЫ БАНКТЫК
КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР
ЖАНА БАШКА ЧЕЧИМДЕР

1. Киришүү

ИКИ жеке адамдар жана мекемелер үчүн эл аралык банктык кызматтардын комплекстүү топтомун жана Шариятка ылайыктуу каржы продукттарын сунуштайт. Мындан тышкary, алар кардарлар тарабынан аткарылган операцияларды жана иш-аракеттерди женилдеткен бир нече кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт. Бул бөлүктө айрым бир жалпы банктык кызмат көрсөтүүлөр жана башка чечимдер кароого алынат.

Бөлүк ислам корпоративдик банкингинин продукттарын/кызмат көрсөтүүлөрүн тизмектөө менен баштаслат жана сунуш кылышкан эң кеңири тараган банктык кызматтардын экөөсү болгон документтардык кредит жана кепилдиктер боюнча сөз болотт. Андан ары ислам банкингин чекене банк сегменти кароого алынат. Чекене банкинг акыркы жылдарда арымдуу өнүгүп, ага улай эле ислам чекене банкинги да өсүшкө ээ болууда. Бул бөлүктө дебеттик карталары, кредиттик карталар, коммерциялык кагаздар жана башка ар кандай чекене банктык продукттарга тиешелүү шарият эрежелери кылдат чечмеленетэрежелери. Күрөлүк камсыздоо банк ишинде маанилүү фактор болгондуктан, Рахн (күрөө) үчүн шарият көрсөтмөлөрү жана бул боюнча ар кайсы тараптардын милдеттери кароого алынат.

Учурда иштеп жаткан банктар белгилүү шарттарды аткарғандан кийин ислам принциптерине өтүшү мүмкүн. Бөлүктө шарият принциптерине натыйжалуу өтүү үчүн шарият талаптары караган. Андан кийин уюштурулган базарларда товарларды сатууга тиешелүү

талкууга кезек берилет. Банктар көбүнчө товар сатуу менен алектенишет, ошол себептен бул чөйрөдөгү уруксат берилген жана тыюу салынган иш-аракеттерди чечмелеп түшүнүп алуу өтө маанилүү.

Акырында каржылык келишиминде пайданы эсептөөдө шарият шарттары түшүндүрүлөт. Шарият негиздери пайданын эсебине түздөн-түз тиешеси жок болсада, мындай эсепке байланыштуу айрым бир ачык көрсөтмөлөр кароого алынат.

2. Корпоративдик банкинг

Корпоративдик банкинг корпоративдик кардарлар менен иш алып барган банк иши. Бул бөлүктө корпоративдик банкинг түшүнүгү камтылып, документардык кредит жана кепилдиктер боюнча көнкири түшүнүрмө берилет.

Корпоративдик банк сегменти, адатта чакан жана орто бизнеске чейин ири корпорацияларга, ал тургай мамлекеттерге чейин кардарларды тейлөөгө алат. Коммерциялык банктар (анын ичинде башка финанссылык институттар) өз корпоративдик кардарларына төмөнкүдөй продукттарды жана кызматтарды сунушташат:

- каржылоо жана кредиттик башка продукттар – бул, адатта корпоративдик банкинг ичиндеги бизнестин эң ири чөйрөсү жана банк учун кирешенин (жана тобокелдиктин) эң чоң булагынын бири;
- казыналык жана накталай акчаны тескөөгө алуу кызмат көрсөтүүлөрү – булар компаниялар тарабынан жүгүртүү капиталын жана валютаны конвертациялоо талаптарын башкаруу үчүн колдонулат;
- жабдууларды каржылоо – банктар өндүрүштүү, мунай жана газ, транспорт, ж.б. каржылоого алат;

- коммерциялык кыймылсыз мүлк – банктар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөр, бул чөйрөдө кыймылсыз активдерди талдоого алуу, портфелге баа берүү жана карыздын келип чыгышын жана өздүк капиталды түзүүнү камтыйт;
- соданы каржылоо – бул, аккредитивдерди, векселдерди инкассациялоону жана факторингди камтыйт;
- жумуш берүүчү кызмат көрсөтүүлөр – эмгек акы жана топтун пенсиялык пландары сыйктуу кызматтар, адатта, банктын адистештирилген филиалдарына сунушталат.

Ислам каржы продукттары жана кызмат көрсөтүүлөрү жогоруда аталган каржылоо муктаждыктарынын көбү үчүн жеткиликтүү болуп саналат.

2.1 Документ түрүндө кредит

Документардык кредит же аккредитив (АК) ИКИ тарабынан өз кардарларына соода жүргүзүү продукту катары сунушталат жана эл аралык рынокто товарлардын экспорту үчүн тез төлөөнү камсыз кылуунун коопсуз каражаты болуп саналат. Аккредитив – бул жеткируүнүн белгилүү бир шарттары аткарылган учурда сатуучу төлөмдү толук ала тургандыгына кепилдик берген ИКИнин документи. Сатып алуучу сатып алуу боюнча төлөм жүргүзө албаган учурда, төлөнбөгөн сумманы банк өзү жабат. Мушарака, мудараба, вакала жана мурабаха сыйктуу ислам каржылоо келишимдери аккредитив келишими үчүн колдонулушу мүмкүн.

Банк менен импортер аккредитив ачуу алдында мудараба, мушарака же вакала келишимин түзө алышат, ал эми мурабахада талап кылынган товарларды банктар өздөрү импорттотп, андан кийин бул

товарларды мурабаха негизинде импорттоочуга сатышат. Импортоочу банк кепилдик берүү аркылуу экспорттоочунун күтүүлөрүн канаттандырат жана ушул аркылуу дефолттон улам келип чыгышы ыктымал болгон жоготуу тобокелдигин азайтат.

Аккредитив чыгаруучу ИКИ кардардын төлөмдүүтүнде аткарбай калуу коркунучуна туш болот. Ошондуктан, кардардын кредитти төлөө жөндөмдүүлүгү аккредитив чыгарууга чейин ИКИ тарабынан кабыл алынган тобокелдикке турукштук бере алышын аныктоо үчүн кардардын финанссылык абалына ИКИнин баа берүүсү маанилүү. ИКИге потенциалдуу тобокелдиктерди басаңдатуу үчүн кардарлардан керектүү күрөөнү алууга уруксат берилет.

АОOIFI «Документардык кредит» атальышындагы №14 шарият стандартында берилген негизги аныкта-мага ылайык:

«Документардык кредит – бул, банктын (эмитент катары белгилүү) сатып алуучунун (арыз ээсинин же буйрутмачынын) көрсөтмөсү боюнча сатуучуга (бенефициарга) берген жазуу жүзүндөгү милдеттенмеси же банк тарабынан жеке пайдалануусу үчүн берилген төлөнүүчүү милдеттенме. Белгилүү бир суммага чейин (некталай акча менен же векселди кабыл алуу же дисконттоо жолу менен), белгилүү бир мөөнөт ичинде сатуучу товарга көрсөтмөлөргө ылайык келген документтерди тариздетүү шарты менен».

Башкача айтканда, документардык кредит – бул документтердин келишимдик көрсөтмөлөргө ылайык келген шартта банктын төлөө милдеттенмеси.

Сатып алуучунун (буйрутмачынын) кредит ачуусу, ал ишенимдүү түрдө ишке ашырылыши мумкүн болсо да, товардын баасы ақыркы төлөм деп эсептелбейт. Банк документтердин баасын төлөмөйүнчө сатып

алуучу төлөм үчүн жоопкерчиликте болот. Бирок сатуучу (бенефициар) кредиттин берилгендиги анык болгон учурда сатып алуучудан төлөмдү талап кылууга укугу жок. Эгерде кредит мөөнөтү документтер берилгенге чейин бүткөн болсо, сатуучу түздөн-түз сатып алуучудан төлөмдү талап кылууга укуктуу, анткени кредит мөөнөтүнүн бүтүшү өз алдынча эсептешүүк келишимин жокко чыгарууга жатпайт.

Аkkредитив, көрсөтүгө чейинки аккредитив жана колдонуу аккредитиви болуп бөлүнүшү мүмкүн. Көрсөтүгө чейинки аккредитивде экспорттоочуга даароо төлөп берүү талап кылынат, ал эми колдонуудагы аккредитивде жеткирүүчү мисалы 30 кундук жөнүлдөтилген төлөм шарттарын камсыз кыла алат.

i) Аkkредитивдин процессуалдык баскычтары

Төмөнкүлөр аккредитивди чыгаруу баскычтарынан болуп саналат:

(1) Кредиттик келишимди түзүү: Бул иш баскычы кредиттен мурда болот жана түзүлгөн келишим, адатта сатуучу бааны документардык кредит аркылуу төлөөнү шарттаган сатуу келишими болуп саналат. Бирок келишим ижара келишими, комиссия менен агенттик же башка келишим болушу мүмкүн.

(2) Кредит ачууну талап кылуу: Бул иш баскычында сатып алуучу банктан сатуучуга кабарлоо үчүн кредит ачууну өтүнөт.

(3) Аkkредитивди берүү жана сатуучуга билдириүү: Бул иш баскычында банк документардык кредитти түз же ортомчу банк аркылуу сатып алуучуга берет жана жөнөтөт.

(4) Кредитти тариздетүү: Бул иш баскычында бенефициар аккредитивде каралган документтерди банкка

көрсөтөт. Банк аларды кредит шарттарына ылайык текшерип, эгерде документ бекитилген нускоолоргоа ылайык келсе, банк аларды кабыл алат, кредитти аткарып, документтерди сатып алуучуга тапшырат; эгерде ал мекеменин өзү болбосо, наркын жарым-жартылай же толук төлөп алгандан кийин же милдеттенме актысынан кийин сатып алуучу документтерде көрсөтүлгөн товарларды алуусу үчүн мөөнөтү аяктаган күнү төлөөгө тишиш. Эгерде документтер көрсөтмөлөргө ылайык келбесе, банк документтерди кабыл алуу, четке кагуу же ондоолорду киргизүү укугун өзүндө калтырат.

(5) Корреспонденттер менен камтуу: Эгерде кредиттин аткарылышина бир нече банк катыша турган болсо, эсептер банктар ортосунда макулдашылган төлөм шарттарына ылайык жургүзүлөт.

2.2 Документардык кредиттин түрлөрү

Документардык кредиттин түрлөрү

Кайтарылып алынуучу аккредитив

Кайра чакыртылып алынуучу аккредитивде бенефициар менен кенешпестен документтердин жокко чыгарылыши же аларга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн.

Кайтарылып алынгыс аккредитив

Кайтарылып алынгыс аккредитивге өзгөртүүлөр киргизилиши же документтердин жокко чыгарылыши бенефициардын макулдугу менен гана ишке ашырылат.

Булагы: ААОIFI Шарияттын «Документардык кредит» аталышындагы №14 стандарты

Документардык кредиттин башка түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет:

Которулуучу документардык кредит – бенефициарга аткаруучу банктан кредиттин башка бенефициарга

жарым-жартылай же толугу менен сунушталышын талап кылууга укук берет.

Арт-артка кредит – берилген кредит башка кредит менен кепилденет.

Револьвердик же документтери жаңыланып туруучу кредит – бенефициар кредит суммасынын чегинде жаңы операциялар үчүн жаңы документтерди кайра-кайра сунуштай алат.

Кызыл берене же аванстык төлөм кредити – эгерде товар жөнөтүлбөй калса же бенефициар кредитти пайдаланбаган болсо, бенефициар тарабынан бул суммыны төлөө милдеттөмөсийне жараша документтер тапшырылганга чейин кредиттин белгилүү бир пайызын төлөөгө уруксат берилет. Бул анын уруксат берилген мөөнөтү.

Синдикаттуу (же өнөктөштүк) кредит – жетекчи банкка кепилдик кат берген ар бир банкка сунушталган кредит көлөмүнө жараша, ага бирден кебүрөөк банктын катышшуу абалын сурөттөйт.

Резервдик (кешилдик) кредит – төлөм бенефициардын (мында подрядчынын) аткарбагандыгына байлашынштуу деген пункт менен кепилдик каттарга окшош.

2.3 Документардык кредит боюнча шарият эрежелери

Документардык кредиттин юридикалык негиздүүлүгү – документардык кредитте документтерди экспертизадан өткөрүү сыйктуу жол-жоболоштуруу кызмат көрсөтүүлөрү вакала (агенттик) келишиими жана кепилдик келишиими аркылуу институционалдык кепилдик аркылуу сунушталат. Шариятта агенттик жана кепилдик келишимдерин түзүүгө уруксат

берилгендиңдиктен документардык кредитке документте камтылган шарттарга жараша уруксат берилет.

Шарият тыюу салган товарларга тиешелүү болсо, анда эч кандай документардык кредит алууга жол берилбейт. Демек, келишимдерде шарият боюнча алгылыксыз же арам болгон шарттар камтылбашы көрек. Пайыздарды кошууга да, төлөөгө да болбойт жана анын ачык-айкын (мисалы, бенефициар ушул сыйктуу кредит менен толук же жарым-жартылай төлөнбөгөн суммаларды төлөгөн кредитте) же кыйыр түрдө (мисалы, арзандатуу учурунда же кийинкиге калтырылган жана кийинкиге калтырылган төлөмдөр аркылуу векселдер боюнча соода) болушуна да уруксат берилбейт.

Банк көрсөтмөлөргө ылайык келгенде аккредитивди аткарууга милдеттүү, эгерде алдамчылык же документтердин жасалмалуулугу далилденген болсо, анда аккредитивди аткарууга банк милдеттүү эмес.

Эгерде документардык кредит ачылганга чейин түзүлгөн келишим соттун чечими менен күчүн жоготкон катары таанылса, анда кредит жаңы келишим аркылуу аткарылууга тиийиш.

Документардык кредит боюнча комиссиялык төлөмдөр жана чыгашалар – ИКИ кардардан алыши мүмкүн болгон төлөмдөр төмөндөгүлөр:

- документардык кредитти берүүгө кеткен айкын чыгымдар;
- кредиттик каражаттардын мөөнөтүн эсепке албастан талап кылынган кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык төлөм.

Шарият боюнча кепилдик үчүн акы алынбайт деп эсептелгендиңдиктен, кепилдиктен башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм алынат.

Эгерде ал иш жүзүндөгү чыгымдардан башка андан эч нерсе карман калбаган шартта, ИКИге башка ИКИнин кредиттик линиясын индоссациялоого уруксат берилет.

2.4 Кепилдиктер

AAOIFI «Кепилдиктер» аталышындагы №5 шарият стандарты милдеттенмелерди камсыз кылууга жана карыздарды төлөөнү создуктуруудан жана аткарбоодон коргоого караптады камтыйт. Мындай баалуу кагаздар жазуу жүзүндөгү документтер, аттестациялар, жеке кепилдиктер, рахн (курөө), чектер жана векселдер түрүндө болушу мүмкүн. Финансылык келишимдерде келишим түзгөн тарааптардын ишенимин арттыруу учун шарият кепилдиктерди колдонууга уруксат берген.

i) Кепилдиктер боюнча жалпы чечимдер

Шарият кепилдик келишимин алмаштыруучу келишимди колдонууга жол берет. Коммутативдик келишимдин жарактуулугуна кепилдик келишимин түзүү таасир этпейт. Мындан тышкары, бир келишимге бирден ашык кепилдик келишимин кошууга шарият да уруксат берет. AAOIFI Шарият стандартына ылайык, кепилдик келишимдери боюнча бир нече чечимдер төмөндө келтирилген.

Трасттык (ишенимдүү) келишимдердеги кепилдиктер

Ишенимдүү келишимдерде (мисалы, агенттик келишимде) жеке кепилдикти белгилөөгө жол берилбейт, мушарака жана мудараба келишимдери боюнча кепилдиктерди талап кылууга катуу тыюу салынат (эгерде мындай шарт тартип бузуу, шалаакылык

же келишимди бузуу учурларын жабуу учун каралган болсо).

Ижарага алынган мүлктөр боюнча кепилдик

Шарият ижарага берүүчүгө ижара келишиминде, ижарага алган мүлк ижарачынын эч кандай күнөөсү жок эле бузууга дуушар болсо, ижара акысын төлөп алтуу учун ижарачынын кепилдик же күрөө ж.б. боюнча шарт кошуусуна уруксат бербейт.

Жазуу жүзүндөгү документтер жана аттестация

Шарият жеке жана/же расмий документтер түрүндөгү документтерди сунуштайт. Финансылык операцияларда аттестациялоо сунушталат.

ii) Жеке кепилдиктер

Булагы: ААОIFI шарияттын «Кепилдиктер» атапшынындагы №5 стандарты

Жеке кепилдик – бул, адамдын өзүнүн же учунчү жактын карыздары же милдеттенмелери боюнча жоопкерчилигин караган келишим. Эгерде карызгер милдеттенмесин аткарбай койсо, кредитор кепилдин мүлкү боюнча талап коё ала тургандыгын билдирет.

Жеке кепилдик келишимдеринин түрлөрү

Жеке кепилдиктин эки түрү бар:

- ресурсу менен кепилдик;
- ыктыярдуу (ресурссуз) кепилдик.

Ресурсу менен кепилдик – бул, кепил болгон тарап карызгерге регресс укугуна ээ болгон кепилдик болуп саналат жана мындай кепилдик карызгердин талабы же макулдугу боюнча берилет.

Ыктыярдуу (ресурссуз) кепилдик – карызгердин талбы же макулдугусуз үчүнчү жак тарабынан ыктыярдуу түрдө сунушталган кепилдик. Булагы: ААОIFI шарияттын «Кепилдиктер» аталышындагы №5 шарият стандарты.

Жеке кепилдиктер боюнча жалпы токтомдор:

- ИКИнин кардары анын карыздарынын кайтарылышын камсыз кылуу учүн бир же бир нече кепилдиктин болушун шарттоого жол берилет;
- жеке кепилдиктиң мөөнөтүн белгилөөгө жол берилет. Кепилдикке берилүүчү сумманын чегин белгилөөгө жана жеке кепилдиктиң бир шарт менен чектелиши же ага байланыштуу болушуна жол берилет. Ошондой эле, мындай кепилдик келечекте келип чыгышы мүмкүн болгон окуяга байланыштуу болушу мүмкүн, мисалы, милдеттенме баштала турган келечектеги датаны белгилөө жолу аркылуу. Бул учурда кепил болгон тарап кредиторго кепилдик боюнча болжолдонгон милдеттенме келип чыкканга чейин эскертуү берүү менен кепилдикти мыйзамдуу түрдө жокко чыгара алат;
- жеке кепилдик бергендиги учүн кандайдыр бир сыйакы алууга же мындай кепилдикти алуу учүн комиссия төлөөгө жол берилбейт. Бирок, кепил болгон тарап жеке кепилдик мөөнөтүнүн ичинде иш жүзүндө тарткан ар кандай чыгымдарды талап кылууга укуктуу. ИКИ кардарга кепилдик ким тарабынан берилгендин билүүгө милдеттүү эмес.

Жеке кепилдиктин таасири

- кредитор карыз алуу укугун карызгерден же кепил болуучудан талап қылуу тандоосуна ээ.

Бирок кепил болуучу жоопкерчилик тартибин жөнгө салууга укуктуу, мисалы кепилдик келишимин түзүү учурунда кредитор биринчи кезекте карызгерден төлөмдү талап қылууга, ал эми карызгер өз милдетин аткара албай калган шартта кепил болуучуга кайрылууга тийиш экендин шарттоосу зарыл.

- эгерде кредитор карызгерге карыздан бошотсо, кепил болуучу да анын жоопкерчилигинен дароо түрдө бошотулат. Эгерде кредитор кепил болуучуну жоопкерчиликтен бошотсо, карызгер карыз бойдон кала берет.
- жеке кепилдик келишиминин өзүнчө келишимде белгиленишине жол берилет. Ошондой эле, ал кредиттик келишим менен бирге ага чейин же түзүлгөндөн кийин түзүлүшү мумкүн.
- эгерде ИКИ мудараба, мушарака же инвестициялык агенттиктин негизинде операцияларды тескөөгө алса, ага валюта рыногундагы жагдайга карабастан, инвесторлор өз инвестициялык улуштөрүн кайтaryп ала тургандай валюта курстарынын өзгөрүшүнө кепилдик берүүгө жол берилбейт. Шарият тыюу салган мударис же өнөктөш же инвестиция агенти башка өнөктөштөрдүн же инвесторлордун капиталына кепилдик бергенге барабар болгондуктан, мындай кепилдикке тыюу салынган.

iii) Кепилдик кат

Кепилдик кат (LG) – бул товар жеткирүүчүдөн төв арды сатып алуу келишимин түзгөн кардардын атынан финанссы институту тарабынан берилген келишимдин бир түрү жана милдеттенмелер аткарылбаган учурда жеткирүүчүнүн алдында кандай болбосун финанссылык милдеттенмелерди аткарууга убада берет.

ИКИ корголгон же корголбогон кепилдик катын чыгарганы үчүн акы ала албайт. Бирок аны чыгарууда иш жүзүндө сарпталган административдик чыгымдарды (мындай кызмат көрсөтүүлөр үчүн башка адамдар төлөй турган комиссиядан ашпаса) алууга жол берилет.

3. Чекене банкинг

Ислам каржы индустрясынын өсүшү менен ислам банктары инновациялык ислам чекене продукттарын сунуштоо менен керектөө рыногунун муктаждыктарын канаттандырууга айрыкча басым жасап умтуууда. Бул бөлүктө ушул продукттардын айрымдары, анын ичинде дебеттик карталар, төлөм карталары, кредиттик карталар жана коммерциялык кагаздар жана аларга тиешелүү шарият эрежелери тууралуу кенири баяндалат.

Чекене банкинг кардарлар менен түздөн-түз иш алып барган банк ишин билдирет. Ошондой эле, керектөө банкинги же жеке банкинг катары белгилүү болгон чекене банкинг жалпы коомчулукка банк ишинин айкын жүзү болуп саналат. Кардарлардын чекене банкинг аркылуу чогултулган депозиттери көпчүлүк банктар үчүн олуттуу каржылоо булагы болуп саналат. Чекене банкинг өзүндө түрдүү продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт, анын ичинде:

- текшерүү жана сактык эсептери – айрым учурларда эсептерди текшерүү үчүн кардарлардан ай сайын

төлөм алынат. Ислам банктарындағы аманат эсептери учурда иштеп жаткан банктардагыдай пайыздық ченди әмес, болжолдуу күтүлгөн пайданы сунушттайт;

- турак жай жана инвестициялык мүлккө ипотека – ипотекалык кредиттер өлчөмүнөн улам чекене банктык кирешенин олуттуу бөлүгүн да, ошондой эле банктын чекене кардарлар базасына тийгизген таасиригинин әң чоң бөлүгүн түзөт;
- унааларды каржылоо – банктар жаңы жана мурда колдонулган унааларды каржылоону, ошондой эле унаалар үүчин мурда алынган кредиттерди кайра каржылоону сунушттайт;
- дебеттик, төлөм жана кредиттик карталар – ислам банктарындағы кредиттик карталар учурда иштеп жаткан банктардагыдай иштейт; бирок алардан кандайдыр бир пайыздарды алууга уруксат берилбейт. Ошондой болсо да, шарият талабына жооп берген кредиттик карта боюнча жылдык тейлөө төлөмү алынышы мүмкүн. Шариятка туура келген кредиттик карталар үчүн бир нече түзүм жана ар биринин өзүнүн чектөөлөрү бар, ал жагдай бул бөлүктө кийинчөрөк кароого алынат. Дебеттик карталар жана төлөм карталары да кеңири талкууга алынат;
- жеке кредиттер/каржылоо – ислам банктары керектөө (актив куруу әмес) үчүн жеке финанссылык продукттарды сунуштоодо аларга карата айрым шарияттык чектөөлөр белгиленген. Бирок, ислам банктары тарабынан сунушталган, шариятка туура келген айрым жеке каржылоо продукттары бар;
- чет өлкө валютасы жана акча которуу қызмат көрсөтүүлөрү – кардарлар тарабынан чегара акылуу ишке ашырылган банк операцияларынын көбөйүшү жана алар төлөгөн валюталар боюнча жогорку

маржалар бул кызмат көрсөтүүлөр чекене банкинг үчүн пайдалуу сунушка айланнат.

3.1 Дебеттик карта, төлөм картасы жана кредиттик карта

Дебеттик карталар, төлөм карталары жана кредиттик карталар ИКИ тарабынан кардарларына өз эсептеринен накталай акча алууга, кредит алууга же сатып алынган товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө төлөө мүмкүнчүлүгү үчүн берилет. Бул продукттар ААОIFIinin «Дебеттик карта, төлөм картасы жана кредиттик карта» аталышындагы №2 шарият стандарты аркылуу кароого алынат.

i) Дебеттик карта

Дебеттик карта – мекеме тарабынан эсеп ээлерине берилген карта, эсебинде жетиштүү өлчөмдө сумма болгон жана ал карта ээсине өз эсебинен накталай акча каражаттарын алууга же балансындагы жеткиликтүү калдық чегине чейин сатып алынган товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө төлөө мүмкүнчүлүгүн сунуштайт.

Мындай карта аркылуу кредит алууга уруксат берилбайт. Адатта, мындай картаны колдонуу үчүн кардардан акы алынбайт, бирок ИКИ белгилүү бир келишимдер, анын ичинде накталай акчаны алуу же башка мекеме аркылуу картаны чыгарган мекемеден валюта сатып алуу үчүн алышы мүмкүн.

ИКИ картаны чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм ала алат, ошондой эле мындай төлөмдөрдүн пайызы катары төлөмдү кабыл алуу үчүн комиссияны талап кыла алат.

Эгерде келишим суммасы эсептеги баланстан ашып кеткен шартта да келишимден пайыз алынбаса, анда

шарият боюнча дебеттик карталарды колдонууга уруксат берилет.

Дебеттик карта менен алтын, күмүш же валюта сатып алууга уруксат берүүчү мекеме картаны кабыл алган тараптын эсебинен төлөнүүчү сумманы кечиктирбестен эсептей алган учурда гана жол берилет.

ii) Төлөм картасы

Төлөм картасын белгилүү бир мөөнөткө, белгилүү бир чекке чейин кредиттик мүмкүнчүлүктү камсыз кылат жана товар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө жана накталай акча алуу үчүн колдонулат. Мындай карта анын ээсине револьвердик кредиттик мүмкүнчүлүк бербейт, анткени карта ээси белгиленген кредиттик мөөнөттүн аягына чейин сатып алынган товарлар же тейлөөлөр үчүн төлөп берүүгө милдеттүү.

Эгерде карта ээси төлөнүүчү сумманы төлөөнү акысыз кредиттөө мөөнөтүнөн кечиктирсе, карта ээсинен учурда иштеп жаткан финанссылык институттар тарабынан пайыздык төлөм кармалат; бирок ИКИ үчүн уруксат берилбейт. Картаны чыгарган мекеме карта ээсинен сатып алуулар үчүн эч кандай пайыздык комиссия кармап калбайт, бирок карта аркылуу жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн картаны кабыл алган тараптан пайыздык комиссия алынышы мумкүн.

Картаны чыгаруучу мекеме картаны кабыл алган тарапка карта ээси тарабынан жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн келишимдин кредиттик лимитинин (же ага макулдашылган көбөйтүүнүн) чегинде төлөп берүүгө милдеттүү. Карта ээсинин сатып алуулары үчүн төлөө карта эмитентиндеги түздөн-түз милдеттенме болуп саналат жана ал картаны кабыл алган тарап менен карта ээси ортосундагы мамилелеге көз каранды эмес.

Картаны чыгарган мекеме карта ээси алдында анын атынан жүргүзүлгөн ар кандай төлөмдөрдүн ордун толтурууга түздөн-түз укуктуу. Ал эми эмитенттин укугу чексиз жана карта ээси менен алардын ортосундагы келишимге ылайык, картаны кабыл алган тараптын ортосундагы мамилелерден көз каранды эмес.

Картаны кабыл алган тараптын эсебинен төлөмдү төлөөчү мекеме аны эч кандай кечиктирибестен төлөп бере ала турган болсо, төлөм картасын аркылуу алтын, күмүш же валюта сатып алууга жол берилет.

Шарият боюнча төлөм карталары төмөнкү шарттар аткарылган учурда жарактуу болот:

- төлөнө турган сумманы өз убагында төлөбөгөндүгүүчүн пайыздар алынбаса;
- эгерде карта ээси өз кызыкчылыгы учун колдонулбай турган белгилүү бир сумманы кепилдик катары депозитке салган болсо жана ал сумма мударабанын негизинде ИКИ тарабынан инвестицияланган жана пайда карта ээси менен ИКИнин ортосунда белгиленген пайыздык тартипте бөлүштүрүлгөнү тастыкталууга тийиш;
- ИКИ карта ээси картаны шарият тыюу салган максаттарда колдоно албасын жана андай болгон учурда картты алып коюуга укуктуу экенин шарттоого тийиш.

iii) Кредиттик карта

Кредиттик карта револьвердик кредиттик механизмди жана төлөм каражатын камсыз кылат ошондой эле, бекитилген кредиттик лимиттин чегинде накталай акчаны алууга мүмкүнчүлүк берет. Карта эмитентти картаны кабыл алган тарапка карта ээсинин сатып

алуулары үчүн келишимдин кредиттик лимитинин (же ага макулдашылган көбөйтүүнүн) чегинде төлөөгө милдеттүү.

Товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда карта эсine кредиттик мөөнөт берилет, анын ичинде төлөнүүчү сумма төлөнүүгө, ал эми андан пайыздар кармалбоого тийиш. Карта эсine, төлөнүүчү сумманы төлөөнү кийинкиге калтырууга уруксат берилет жана кредит мөөнөтү үчүн пайыздар алынат. Накталай акча алууда бекер кредиттөө мөөнөтү жок.

Картаны чыгарган мекеме карта эсineн сатып алуулары үчүн эч кандай пайыздык комиссиялык төлөм кармабайт, бирок карта аркылуу сатып алуулар үчүн картаны кабыл алган тараптан пайыздык комиссия кармап калышы мүмкүн.

Карта чыгарган мекеме картаны кабыл алган тарапка карта эсineн сатып алуулары үчүн келишимдин кредиттик лимитинин (же ага макулдашылган көбөйтүүнүн) чегинде төлөп берүүгө милдеттүү. Карта эсineн сатып алуулары үчүн төлөө карта эмитентинде-ги түздөн-түз милдеттенме болуп саналат жана картаны кабыл алган тарап менен карта эсineн ортосундагы мамилелеге көз каранды эмес.

Картаны чыгарган мекеме карта эси алдында анын атынан жүргүзүлгөн ар кандай төлөм ордун толтурууга жеке жана түздөн-түз укугу бар. Эмитенттин укугу чексиз жана карта эси менен алардын ортосундагы келишимге ылайык, картаны кабыл алган тараптын ортосундагы мамилелерден көз карандысыз колдонулат.

Шариятта кредиттик карталар үстөксүз кредиттөө шарттарында колдонулуга тийиш. Мындан тышкary, кредиттик карта аркылуу алтын, күмүш же валюта сатып алууга болбойт, анткени картаны кабыл алган тараптын эсебине акча дароо келип түшпөйт.

Кредиттик карталарга байланыштуу шарият көрсөтмөлөрү төмөнкүчө:

- карта аркылуу нак акча алуу – карта ээсине колунда болгон акча каражатынын чегинде же андан көп сумманы картаны чыгарган ИКИнин мақулдашусу боюнча пайыздар алынбаган шартта алууга жол берилет;
- карта чыгарган ИКИ тарабынан накталай акча алуу үчүн сунушталган кызмат көрсөтүү пропорционалдуу, бирок алынган суммага жараша өзгөрүлүүчү комиссиялык төлөмдү эмес, бирдей тейлөө акысын алууга жол берилет;
- карта чыгаруучу тараптар тарабынан ыйгарылган артыкчылыктар – эл аралык финанссылык уюмдардын карта ээсине шарият тарабынан тыюу салынган артыкчылыктарды, мисалы жакшы жашоо шартын камсыздандыруу, шариятка туура келбegen жерлерге кириүүгө же тыюу салынган белектерди берүүгө жол берилбейт. Шарият тарабынан тыюу салынбаган артыкчылыктарды, мисалы мейманканы, авиакомпания же тойканаларда алдын ала орундарды ээлөө жана ушундай эле башка кызмат көрсөтүүлөргө артыкчылык укугу же арзандатууларды карта ээсине сунуштоого жол берилет.

Кредиттик карталар, эгерде берилген кредиттик каражат пайызызы болсо, уруксат берилет.

3.2 Коммерциялык кагаздар

Коммерциялык кагаздар – бул, көргөзүү жолу менен же бир убакыттан кийин эле төлөнүүгө тийиш болгон мүлктүк укуктарды чагылдырган сатылуучу сертификаттар. Учурда колдонулуп жаткан иш тажрыйбасында бул төлөм инструменттери катары каралат жана келишимдерде накталай акчаны алмаштыра алат. AAOIFI «Коммерциялык кагаздар» аталышындагы №16 шарият стандартында чектерди жана векселдерди да камтыйт жана алар шариятка туура келбegen элементтерди камтыбаган шартта, шарият талабына жооп берген коммерциялык кагаз катары эсептелинет.

Чек – бул, белгилүү бир тарапка берилүүчү күбөлүк, анда ал тарап (чек берүүчү) башка тарапка (төлөөчү, айрыкча банк) белгилүү бир сумманы үчүнчү жакка (бенефициарга) көз алдында төлөө буйруусу камтылат.

Вексель – эмитент (карызгер) башка жакка (бенефициарга/кредиторго) белгилүү бир сумманы белгилген күнү төлөөгө убада кылган күбөлүк. Шарият боюнча бул карыз күбөлүгү.

Алмашуу вексели – бир кишинин башка бирөөгө белгилүү бир сумманы көз алдында же белгилүү же аныкталган датада үчүнчү жакка же ошол үчүнчү жактын буйругуна же көрсөтүүчүгө төлөө жөнүндө жазуу жүзүндөгү кол коюлган жана шартсыз буйругу.

Чек аркылуу акча алуу, баланска жетишилбеген шартта овердрафт деп аталган жол менен рибага алып келбеши зарыл.

i) Коммерциялык кагаздар менен иштөө эрежелери

Ээлик кылууну (эсепке алынган баалуулуктарды) та-лап кылган операцияларда векселди колдонууга жол берилбейт, мисалы, валюта алмаштыруу же салам ке-лишиминдеги капиталдын нарк түзүмү.

Жол чектерин берген уюмга ортомчулуктун ордуна же аны төлөп жаткан учурда риба аралаштыrbай ко-миссия алууга болот.

ii) Коммерциялык кагаздардын суммасын чогултуу

Коммерциялык кагаздын суммасын чогултуу инкас-сациялоо иш багыты боюнча кардар менен ИКИнин (агенттин ролун аткарған) ортосундагы агенттик ма-кулдашуу болуп эсептелет. Мында, ИКИ алдын ала макулдашылган шарттарда комиссия алууга укуктуу. Макулдашууга жетишілбеген шартта, рынокто орун алып жаткан тажыйбага таянууга туура келет.

iii) Коммерциялык кагаздарды дисконттоо

Коммерциялык кагаздарды дисконттоого жол бе-рилбейт, бирок эмитенттин төлөө мөөнөтү аяктаган-га чейин биринчи бенефициарга (албетте, ал макул болсо) кагаз наркынан азыраак сумманы төлөөгө жол берилет.

Мөөнөтү бүтө элек коммерциялык кагазды анын наркына дал келген же андан жотору суммага сатууга жол берилбейт.

Бенефициар тарабынан аныкталган товардын же узуфрукттун баасы катары төлөнө элек коммерциялык кагазды, товарды айкын же мыйзамдуу жеткирүү шар-ты менен милдеттенме катары кароого жол берилет.

Коммерциялык кагаз ээсине кийинчөрөөк (кагаз-ды төлөө мөөнөтү аяктаган күнү) жана карыздык

милдеттенме катары белгиленгенден кийин жеткирилүүчү товарларды сатып алууга уруксат берилет. Кагаз ээси кредиторунун талабын өз карызгерине ушул кагаз аркылуу өткөрүп бере алат.

iv) Коммерциялык кагазга ээлик кылуу

Тез арада төлөөнү талап кылган чек квитанциясы, эгерде ал банк чеги же кубөлөндүрүлгөн чек болсо же мыйзам боюнча күбөлөндүрүлгөн чек болуп саналса, анда жазылган суммага конструктивдүү ээлик кылуу болуп саналат. Ушунун негизинде валюта алмаштыруу, алтын же күмүштү чек аркылуу сатып алуу ж. б. мүмкүн.

Төлөм валютасы учурда колдонулуп жаткан валютадан айырмаланганда, адегенде валютаны конвертациялап, андан кийин гана которууну ишке ашируу зарыл.

v) Коммерциялык кагаз наркын төлөөгө кабыл алуу

Коммерциялык кагаз баасынын төлөөчү тарабынан кабыл алышынды карызды төлөө милдети болуп эсептелет жана шарият боюнча аткарылууга тийиш.

Коммерциялык кагазта кол тамга койгон бардык тарраптар, анын ичинде трассант (чек берүүчү), индоссант жана кепил болгогндор кагаз ээсине кагаз наркын төлөп берүүдө чогуу жоопкерчилик тартышат. Ошентип, трассант төлөөдөн баш тарткандан кийин кагаз ээси аларга эз алдынча же чогуу кайрылууга укуктуу.

4. Рахн (күрөө)

Рахн же күрөө кредиттик тобокелдик таасирин ба-сандаатуу шартынын бири жана ага шариятта урук-сат берилген. Бул бөлүктө шариаттын Рахнге тиеше-лүү эрежелери, анын ичинде күрөө, камсыздандыруу, зекет жана башка маселелер боюнча уруксат берилген мүлктөрдүн табияты кароого алынат.

Күрөө – бул, карыз алуучу карыз берүүчүгө карызы-ды камсыз кылуу ыкмасы катары сунуш кылган мүлк же башка актив. Эгерде карыз алуучу убада кылынган кредит боюнча төлөмдөрдү төлөй албай калса же ток-тотсо, кредитор жоготуулардын ордун толуктап алуу учун күрөөгө бөгөт (арест) коет.

AAOIFI №39 «Ипотека жана анын заманбап кол-донноморору» шарият стандарты ликвиддүү активдерди (мисалы, накталай) жана ликвиддүү эмес активдерди (мисалы, кыймылсыз мүлк) кошо алганда, Рахнга тиешелүү.

Облигациялар же башка пайыздык кирешеге негиз-делген баалуу кагаздар сыйктуу шариятка жооп бербе-ген активдер ислам каржылоо келишиминде күрөө ка-тары кабыл алынышы мүмкүн эмес.

4.1 Шарияттын Рахн боюнча эрежелери

Шариятта рахнга уруксат берилген жана ага тие-шелүү жоболор төмөнкүлөр:

Жок кылуу укугу: Рахнды түзгөн тарап (көбүнчө кардар) Рахн келишимин түзгөндөн кийин аны бир та-раптуу жокко чыгарууга укуту жок, ал эми Рахнды ка-был алган тарап (айрыкча ИКИ) Рахн келишимин бир тараптуу жокко чыгаруу укугуну ээ.

Күрөөгө коюлган активге ээлик кылуу: Бул белги-лүү бир активге ээлик кылууну карызгерден/кардардан

кредиторго/ИКИге өткөрүп берүүнү билдирет жана ал сатылган активге ээлик кылуу үчүн бирдей талаптардын негизинде ишке ашырылат (б.а. айкын ээлик кылуу же каттоо жана документтер аркылуу мыйзамдуу ээлик кылуу).

Агентти дайындоо укугу: Кредитор/ИКИ анын атынан күрөөгө коюлган мүлккө ээлик кылуу үчүн ишеним берүүчү менен бирдей башкаруу укугуна ээ болгон агентти дайындай алат.

Тараптын өлүмү: Карызгердин же кредитордун өлүмү Рахндын жарактуулугуна эч кандай таасир этпейт. Тиешелүү мураскорлор көзү өткөн тарапты алмаштырат.

Рахн төмөнкү шарттардын кайсынысында болбосун таасир этүү күчүнөн ажырайт:

- күрөөгө коюлган активди жок кылуу жөнүндө (эгерде ал үчүн компенсация алынбаса);
- кредитор келишимди бузууга жол бергенде;
- карыз төлөнгөндө же жоюлганда;
- кредитордун/ИКИнин уруксаты менен сатуу, керәэз же белек кылуу жолу менен күрөөгө коюлган активге менчик укугун өткөрүп берүү жолу аркылуу (эгерде жаңы менчик ээси Рахн келишимин сактоого мақул болбосо);
- Рахн укугунан баш тартуу.

Күрөөгө коюлган активге байланышкан укуктар: Кредитор/ИКИ, эгерде ал активди бөлүктөргө бөлүп чыгарууга мақул болбосо, бүтүндөй күрөөгө коюлган активге ээлик кылууга укуктуу. Кредитор башка күрөөсүз карыздын же кандайдыр бир жаңы карыздын төлөгөндөн кийин да күрөөгө коюлган активге ээ болууга укугу жок.

4.2 Күрөөгө коюлган активге тиешелүү чечимдер

Күрөөгө коюлган мүлктүн табиятына шариятта уруксат берилген болууга тийиш. Бул даана көрсөтүлүшү жана жеткирүүгө мүмкүн болгондой болушу зарыл.

Негизи күрөөгө коюлган объект материалдык активден болууга тийиш, ал ошондой эле карыз, акчалай сумма, материалдык актив же керектелүүчү товар болушу да мүмкүн.

Тез бузулуга дуушар болушу ыктымал болгон объекттер да күрөөгө коюлушу мүмкүн, анткени алар сатылып, баасы боюнча алмаштырылышы мүмкүн.

Жалпы мүлктүн үлүшү күрөөгө коюлган объект болушу мүмкүн, аны өз алдынча аныктоого жана сатууга болот.

Бир эле актив бардык тараптардын макулдугу менен бир нече кредиторго күрөөгө коюлушу мүмкүн (албетте, бардык күрөөлөр бирдей даражада болсо). Эгерде күрөөлөр кийинки кредитор карызын шектенүүнү жараткан кредитору төлөгөндө гана төлөй тургандай кылышып жайгаштырылса, кийинки кредитордун гана макулдугун алуу талап кылынат.

Күрөөгө коюлган актив кредитордун колундагы ишеним болуп саналат жана ал күрөө менен камсыз болгон учурда дагы карызгерге таандык болот. Эгерде ал кредитордун шалаакылыгынан же башка себептерден улам рахн учурунда жок болуп кетсе, анда кредиторго эч кандай жоопкерчилик жүктөлбөйт жана карыз күчүндө калат.

Карызгер тиешелүү менчик ээсинин уруксаты менен карызга алынган мүлктү же ижарага алынган мүлктү күрөөгө коё алат.

Күрөөгө коюлган активдин наркынын өсүшү, эгерде эки тарап башкача макулдашпаса, анда кирешеси

негизги карыз менен бирге күрөөгө коюлган болуп эсептелет.

Карызгер күрөөгө коюлган мүлктөн кредитордун уруксаты менен пайдалана алат, ал эми кредитор карызгердин уруксаты менен же болбосо күрөөгө коюлган мүлктөн бекер пайдаланууга укугу жок (бул рибаны түзөт).

4.3 Рахн кол коюлган карызга тиешелүү жоболор

Рахн келишимдери аркылуу уруксат берилген карыздар гана төлөнүшү мүмкүн. Рахн келишими карыз келишимине чейин же ошол учурда түзүлүшү мүмкүн.

Агенттик, аманат, мушарака, мудараба жана ижара келишимдери сыйктуу ишенимге негизделген келишимдерде рахнды шарт катары белгилөө алгылыксыз.

4.4 Рахндын аткарылыши

Карыз алуучу өз милдеттенмесин аткарбаса жана күрөөгө коюлган мүлк сатылган учурда, кредитор сатуудан түшкөн акчадан карыз суммасын гана алууга укуктуу. Калган сумма карызгерге төлөнөт. Эгерде сатуудан түшкөн каражат карыз суммасын төлөө үчүн жетишсиз болсо, анда кредитор карызгерден калган сумманы талап кылууга укуктуу.

Кредитордун милдеттенмези аткарылбаган учурда анын активге ээлик кылуу шартын коуюга укугу жок. Бирок кредитордун күрөөгө коюлган мүлкүн карызгерден рыноктук баада сатып алуусуна эч кандай тыюу салынбайт.

Карыз тарап банкрот болгон учурда кредитор күрөөгө коюлган активдин сатуу наркынын эсебинен карызын төлөөдө башка карызгерлерге караганда артыкчылыкка ээ. Эгерде сатуу наркы кредитордун карызынан

аз болсо, калган сумма боюнча ал башка карызгерлер менен эле бир катарда турат.

4.5 Финансылык кагаз жана сукукту күрөөгө коюу

Шарият талабына туура келген финанссылык кагазды (мисалы, акциялар жана сукук) күрөөгө коюуга жол берилет. Негизги бизнеси шариятка туура келген компаниялардын акциялары да ушул категорияга кирет.

Узуфрукт боюнча белгилүү бир активдердин же спецификалык карыз түрүндөгү активдердин жалпы үлүшүн чагылдырган сукуктарга жол берилет.

4.6 Күрөөгө коюлган активди камсыздандыруу

Кредитор келишимге кол коюу учурунда карызгерден күрөөгө коюлган мүлккө такафул (ислам камсыздандыруу) жүргүзүүнү талап кылууга укуктуу.

Сунушталган актив жок кылышкан учурда күрөөгө коюлган актив Такафул компаниясынан алынган компенсацияга алмаштырылат. Эгерде компенсация накталај акча түрүндө алынса, анда ал карыз болгон тарапка таандык болгон инвестициялык эсепке тиешелүү түрдө чегерилет.

4.7 Күрөөгө коюлган мүлктөн зекет

Эгерде зекет күрөөгө коюлган мүлктөн же анын киришесинен гана төлөнүүгө тийиш болсо, мүлк ээси мүлктү тескөө мүмкүн эмес экендине карабастан төлөөгө милдеттүү.

Зекет ААОIFI «Зекет» аталышындагы №35 стандарты боюнча бардык акчалай күрөөлөр боюнча төлөнөт.

5. Учурда иштеп жаткан банкты ислам банкына айландыруу

Учурда иштеп жаткан банктарга иш багытын шариатка шайкеш банктык ыкмаларга которууга уруксат берилет. ААОIFI Шариаттын «Учурда иштеп жаткан банкты ислам банкына айландыруу» аталышындагы №6 стандарты трансформациялануу жол-жобосунун эрежелерин жана принциптерин камтыйт. Бул бөлүктө банктын уруксат берилбegen активдер, милдентемелер, кирешелер жана пайдаларга карата трансформациялануу процессинде мамилелер каралат.

Учурда иштеп жаткан банкты ислам банкына трансформациялоо төмөнкү эки жол менен жургузүлүшү мүмкүн:

- учурда иштеп жаткан банк ээлери банктык операцияларды ислам операциясына которууну чечкен учурда иштеп жаткан акционерлердин өзгөрүүсү;
- башка юридикалык жак же жеке адам тарабынан анын операцияларын ислам операцияларына өткөрүү максатында иштеп жаткан банкты сатып алуусу.

Трансформациялоодогу негизги тобокелдик банк ишинин үзгүлтүккө учурашы жана ал банктын андан ары иштеп кетүүсүнө коркунуч келтириүүсү (мисалы, көпчүлүк аманатчылар акчасын алыш кетип калышса, ал банктын иштебей калышына алыш келет).

Трансформациялоо учурунда банк үчүн кандайдыр бир үзгүлтүктөр жана кирешелерди жоготуулар сөзсүз келип чыгышы мүмкүн, бирок трансформация процесси банктын күнүмдүк операциялары үчүн мындай үзгүлтүктөр дароо жөнгө салына тургандай аткарылышын камсыз кылуу талап кылынат.

Эгерде учурда иштеп жаткан банк дароо жана комплекстүү трансформациялоо ордуна жарым-жартылай же акырындык менен трансформациялоону кабыл алса, анда ал трансформацияланган банк катары каратбайт жана трансформациялоо процесси аяктаганга чейин ага ислам банкы катары лицензия берилиши мүмкүн эмес.

5.1 Трансформациялоо боюнча зарыл чараптар

Ислам банкына трансформацияланууну каалаган учурда иштеп жаткан банк бардык талап кылынган процесстерди аткарууга тийиш, жол берилбegen финанссылык иш тажрыйбасынын альтернативаларын изилдеп, зарыл болгон инструменттерди аныктап, трансформация саясатын жана жол-жоболорун туура ишке ашырууга кызматкерлерди үйрөтүүгө тийиш. Баштапкы чекит долбоордун планын даярдоону, анда негизги баскычтарды, мөөнөттөрдү, жооптуу адамдарды ж.б. камтыйт. Планды жетекчилерге туура жеткирүү жана аны ийгиликтүү аткаруу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн алардын макулдугун алуу зарыл.

Трансформациялоо боюнча эң маанилүү чараптардын айрымдары төмөнкулөр:

- банктык операциялардын лицензияланышы, эгерде көзөмөл органдары талап кылса, өзгөртүү жана банктын мыйзамын (уюштуруу келишиими жана уставы) ислам банкингинин табиятына карама-каршы

келген бардык нерседен тазалоо үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү (мисалы пайыздарга аралашуу);

- банктын уюштуруу түзүмүн жана анын ишке орношуу жол-жоболорун, шарттарын жана кызматкерлердин уставдарын трансформацияга ылайык реструктуризациялоо;
- ААОIFI-нин тиешелүү стандарттарына ылайык Шарияттын байкоочу кенешин жана ички Шарият талаптарын сактоо/кенеш берүү бөлүгүн түзүү;
- стандарттуу келишимдерди же үлгүлөрдү шариятка ылайыкташтырып кайрадан иштеп чыгуу;
- жергиликтүү же эл аралык ислам банктарында эсептерди ачуу жана жергиликтүү же тиешелүү учурда иштеп жаткан банктардагы эсептерди жаңылоо. Учурда иштеп жаткан банктар менен түзүлгөн мамилелер зарылчылык көлөмү менен чектелиши зарыл;
- ислам банкинги тажрыйбасын ишке ашыруу жана кардарлар менен иштөө үчүн фронт, орто жана бэкофис кызматкерлерин окутуу боюнча атайын программаны иштеп чыгуу;
- ААОIFI тарабынан чыгарылган бухгалтердик эсеп, аудит, башкаруу жана этика стандарттарын ишке ашыруу боюнча зарыл чарапларды көрүү (жана/же жергиликтүү жөнгө салуучу органдардын ыйгарым укуктары боюнча);
- банк кардарларына жана жалпы коомчулукка трансформациялануу боюнча маалымат берүү үчүн коммуникациялык стратегияны даярдоо;
- учурда орун алып турган активдерди жана пассивдерди ислам иш ыргагына которууну пландаштыруу.

5.2 Банктар менен операциялар

Трансформациялануучу банк өзүнүн жөнгө салуучу-су/борбордук банкы менен депозиттерге, ликвиддүүлүккө карата талаптарга жана башкаларга карата шарият талаптарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн тийиштүү планды иштеп чыгышы шарт.

Учурда иштеп жаткан банктар менен келишимдеррибасыз келишимдердин жана шариятта алгылыктуу болгон инструменттерди колдонуунун негизинде кайра каралып чыгышы зарыл.

Трансформациялануучу банк эки тараптуу күндөлүк же инвестициялык эсептерди алмашуу, акча кото-руулар, документардык кредиттер жана синдикаттык каржылоо ж.б. чөйрөлөрүндө кызматташуу аркылуу, ислам каржы институттары менен операциялар чөйрөсүн арттырууга тийиш.

5.3 Пайызга негизделген дебитордук карыздарга жана алардын шарияттык альтернативаларына трансформациялануунун тийгизге таасири

Банктагы акча каражаттарын пайда кылган жана алар үчүн пайыздарды төлөөгө милдеттүү болгон шарттуу операциялардын бардык жолдору жоюлууга тийиш. Бул эреже жеке адамдарды, коммерциялык банктарды же борбордук банктарды да камтыйт. Башкалардын катарына конвертациялоо чечими кабыл алынганга чейин чыгарылган пайыздык депозиттер, артыкчылыктуу акциялар, инвестициялык облигациялар жана пайыздык сертификаттар кирет.

Банк ишин жүргүзүүгө же өз милдеттенмелерин аткарууга зарыл болгон каражаттарды алуу боюнча урукусат берилген операциялар менен чектелиши зарыл. Мындай операциялардын мисалдары: (1) акционерлер

тарабынан уставдык капиталдын көбөйтүлүшү, (2) ислам сертификаттарды берүү (мисалы мудараба, мушарака же вакала негизинде), (3) банкка келишим баасын алдын ала төлөп берүү шарты менен (истиснаа болгон учурда) банк жеткирүүчү же өндүрүүчү катары иш алып барган учурда салам жана истиснаа келишимдерин түзүү; (4) банктын айрым активдерин сатуу жана кайра ижарага берүү, (5) таваррук келишимдерин түзүү.

5.4 Трансформациялануунун инвестицияга таасири

Шариятка туура келбegen инвестициялык инструменттерди колдонулушун токтотушу керек жана алардын ордуна уруксат берилген инвестициялык инструменттерге алмаштырылышы керек.

Банк трансформациялануу чечимин кабыл алган-га чейин бардык пайыздык кредиттерди (кыска, орто жана узак мөөнөттүү) токтотуу үчүн мүмкүн болгон күч-аракет жумшоосу зарыл. Эгерде банк бул кредиттердин айрымдарын токтото албаса, анда ал алынган пайыздарды тескөөгө тийиш.

5.5 Трансформациялануу чечими кабыл алынганга чейинки алынган жол берилбegen активдерге мамиле

Банк трансформацияланууну чечкен финанссылык мезгилден тартып төмөнкүлөр аткарылууга тийиш:

- эгерде учурда иштеп жаткан банк трансформациялануу ниетинде сатылып алынса, жаңы ээлери сатып алуудан мурда алынган пайыздарды жана жол берилбegen кирешелерди тескөөгө алууга милдеттүү эмес;

- эгерде учурда иштеп жаткан банк акционерлер тара-бынан трансформацияланса, пайыздарды жана жол берилбegen кирешелерди тескөө процесси, трансформациялануу күчүнө кире баштаган финанссылык мезгилдин башталышы катары каралууга тийиш;
- алынбаган, келип түшүүсү күмөндүү болгон кирешелер, алар банк трансформацияланууну чечкен финанссылык мезгилге чейин же ошол мезгил ичинде алынганына қарабастан, мажбурлап тескөөгө алнууга тийиш эмес;
- эгерде банк тыюу салынган акчалай эмес актив укуктарына ээ болсо, аларды жок кылуу максатында гана ала алат. Банк жол берилбegen активдер же кызмат көрсөтүүлөр үчүн сыйакы алууга укуктуу болсо, банк сыйакыны кайрымдуулукка багыттоог ниети менен ала алат;
- эгерде банк трансформацияланса жана анын материалдык активдеринде уруксат берилбegen товарлар бар болсо, анда аларды жок кылууга милдеттүү. Эгерде банк бул товарлардын бир бөлүгүн сатып, бирок акчасын ала элек болсо, аны кабыл алыш, кайрымдуулукка багыттоого тийиш;
- эгерде банктын мүлкү уруксат берилбegen иш-аракеттер үчүн каралган жер болсо, анда анын статусу өзгөртүлүүгө тийиш.

5.6 Трансформациялоо жөнүндө чечим кабыл алынганга чейинки жол берилбegen милдеттенмелерди кароо

Эгерде банктын кандайдыр бир пайыздык милдеттенмелери болсо, ал мындай пайыздарды төлөөдөн ка-чуу үчүн бардык мыйзамдуу каражаттарды колдонууга тийиш; бирок негизги карызды кайтарып же төлөп

бериши зарыл. Банк, өтө зарылчылык келип чыккан учурларды эске албаганда, калган бардык учурда пайыздарды төлөбөөгө тийиш.

Эгерде милдеттенмелер жол берилбegen кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча милдеттенмелер түрүндө болсо, банк айып төлөө мөөнөтү келип калса дагы компенсацияны кайтарып берүү аркылуу мындай келишимди жокко чыгаруу үчүн бардык күч-аракетин жумшоого тийиш.

Учурда иштеп жаткан банктын сатып алуучусу сатып алуу келишимин түзүп жатканда, пайыздар жана уруксат берилбegen активдер сыйктуу шариятка туура келбegen бардык дебитордук карыздарды алып салууга тийиш.

Эгерде, сатып алуу келишиминде шарият талаптарына жооп бербеген дебитордук карызды алып салуу мүмкүн болбосо, банкты сатып алгандан кийин сатып алуучу мүмкүн болушунча тезирээк жол берилбegen дебитордук карыздарды жана милдеттенмелерди тескөөгө тийиш.

5.7 Уруксат берилбegen кирешелерди тескөө

Колдонулуга тийиш болгон бардык арам кирешелер кечиктирбестен кайрымдуулукка багытталышы зарыл. Эгерде мындай иш-аракет банктын үзгүлтүксүз иштөөсүнө айкын коркунуч алып келиши мүмкүн болсо, анда ал тиешелүү Шарият байкоочу кеңешинин жетекчилиги алдында бара-бара ишке ашырылышы мүмкүн.

Кайрымдуулук жалпы элдин кызыкчылыгын көздөөгө тийиш жана банкка түздөн-түз же кыйыр түрдө пайда алып келбegenдей ишке ашырылышы зарыл. Мындай кайрымдуулук иштерине мисал катары банк

кызматкерлеринен башка адамдарды окутуу, изилдөөлөрдү каржылоо, ислам өлкөлөрүнө финанссылык же техникалык жардам көрсөтүү, ислам илимий, академиялык же кесиптик мекемелерине демөөрчү болуу, ислам саясатын жайылткан мекемелерге колдоо көрсөтүү ж.б.у.с. кирет.

Эгерде учурда иштеп жаткан банк трансформациялануу үчүн караган болсо, өткөндө алынган киреше же камдар банк активдеринин бир бөлүгү катары алышнат жана аларды кайрымдуулук катары тескөөгө алуун зарылчылыгы жок.

Трансформацияланууда уруксат берилбegen кирешелер жана камдык эсептеги каражаттар жоюлуп, кайрымдуулукка багытталууга тийиш.

5.8. Трансформациялоо чечимине чейинки банктын зекет милдети

Трансформациялоо үчүн шарттуу банктын сатып алуучудан өткөн финанссылык мезгилдер үчүн зекет төлөөгө милдеттүү эмес, анткени өткөн учурдан зекетти мурунку ээлеринин жоопкерчилигинде калат. Зекет жоопкерчилиги трансформациялануу чечими кабыл алынган күндөн тартып жаңы ээлери үчүн колдонулат.

Эгерде трансформация учурдагы акционерлер тарабынан жүргүзүлүп, зекет мурунку финанссылык мезгилдер үчүн төлөнбөсө, анда акционерлер ал мөөнөттөр үчүн да зекет төлөөгө тийиш.

6. Уюшкан базарларда товарларды сатуу

Товарларды сатуунун эл аралык контракттары адистештирилген уюмдардын көзөмөлүндө жана ортомчулар аркылуу иштеген уюшкан товар рынокторунда ишке ашырылат. Бул бөлүктө ААОIFI Шарияттын «Уюшкан рыноктордо товарларды сатуу» аталышындағы №20 стандарты кароого алынат жана ал товарларды сатуу боюнча эл аралык контракттарды жана ар кандай түрдөгү туунду каражаттарыд – своп, индекстерди, фьючерстерди жана опциондорду камтыйт.

Эл аралык товар сатуу, товарларды сатууга жана сатып алууга суроо-талапты координациялоо үчүн жеткирүү мөөнөтү жана орду жөнүндө билдириүү менен бирге эле, ар кандай шарттарды жана мүнөздүү өзгөөчөлүктөрдү камтыйган стандарттуу келишимдер боюнча жүргүзүлөт.

6.1 Товарларды сатуу боюнча эл аралык келишимдердин түрлөрү

Товарларды сатуу боюнча эл аралык келишимдердин үч түрү бар:

- спот контракттары – бул, дароо жеткирүү жана жеткирүүнү кабыл алууну талап кылган келишимдер. Жеткирүү жана ээлик кылуу рынок эрежелерине ылайык бир же эки күндүн ичинде ишке ашырылышы мүмкүн;
- форвард контракттары – бул, эки контракт тең кийинкиге калтырылган контракттардын юридикалык таасири менен аныкталган күнгө, ал эми жеткирүү жана ээлик кылуу ошол убакта ишке ашкан келишимдер;
- фьючерстик келишимдер – бул, контракттар адатта товарларды иш жүзүндө жеткирүү жана ээлик

кылуу эмес, эсептешүү үчүн колдонулат. Бул стандартташтырылган форвард келишимдер. Мындай келишимдердин юридикалык натыйжасы келечекте аныкталат:

- партияларды жоюу;
- накталай эсептешүү;
- контракттар.

6.3 Эл аралык товар сатуунун шарияттык негиздери

Товар рынокторунда спот келишимдерине келишүүгө шарият боюнча төмөнкү шарттар менен жол берилет:

- сатылган товар бар жана сатуучуга таандык болушу керек;
- сатылган товар башкалардан айырмалана тургандай аныкталууга тиши;
- келишимде сатып алуучуга сатылган товарды тапшырууга тоскоолдук кылган жана нарк боюнча эсепке алууну кабыл алууга милдеттендириүүчү шарт камтылбашы керек;
- баа споттук негизде төлөнөт;
- товардык рыноктордо форварддык контракттарды түзүүгө (экөө төң төң кечикирилген карама-каршы нарктар) негизинен жол берилбейт:
- форвард келишиминин бир түрү товар сыйаттоо аркылуу милдеттенме болуп саналат, ал эми баасы кийинкиге жылдырылат. Мындай келишимдерге уруксат берилбейт, анткени алар салам келишимине кирет, анда саламдын капиталы тез арада төлөнбөйт;
- форвард келишиминин формасы – бул, товар аныкталып, бирок аны жеткирүүнүн кечикирилиши

- келишимде баанын кечиктирилиши менен бирге каралса, мындай келишимдерге да жол берилбейт;
- истиснаа келишими, бааны (жеткирүү менен биргө) кечиктирген учурда да, өзгөчө шарт менен алгылыктуу болот;
 - шариятта фьючерстик келишимдерди түзүүгө же алар менен соода жүргүзүүгө катышууга уруксат берилбейт.

6.4 Эл аралык товарларды сатуунун уруксат берилген колдонмолову

Шарият боюнча төмөнкү иштерге уруксат берилет:

- споттук баада товарды сатып алуу жана агент тара-бынан үчүнчү жакка кийинкиге жылдырылган баада сатуу үчүн агентти дайындоо, ошондой эле агенттин комиссиясын белгиленген жыйым же товардын баасына пайыз катары аныктоо;
- инвестициялык агенттик/вакала же мудараба боюн-ча жүргүзүлүшү мүмкүн;
- агент комитеттин атынан товарды сатып алгандан кийин аны мурабаха келишими боюнча өзүнө сатып алуу үчүн комитет менен милдеттенме түзө алат;
- товарды жеринде сатып алуу жана аны төлөө мөө-нөтүн кийинкиге калтыруу шартында үчүнчү жакка сатуу.

6.5 Шарияттын салган эл аралык товарларды сатуу

Шариятта товар менен төмөнкү операцияларга тыюу салынган:

- уруксат берилбegen товарлар менен операциялар (мисалы алкогольдук ичимдиктер);
- сатып алуучунун жоопкерчилиги менен сатуучунун жоопкерчилигинин кайталанышына алып келген, аныкталбаган товарды сатууда сатып алуучуга таандык болгон жана сатуучуда калган нерсе аралашып кеткенде;
- агенттин товарды принципал (ишеним берүүчү) үчүн сатып алуусу жана андан кийин аны сунушту жана кабыл алууну талаптагыдай алмашуусуз өзүндө калтыруу (сатуу);
- агент товарды айкын же мыйзамдуу (конструктивдүү) жеткириүүгө чейин саткан болсо;
- комитенттин атынан товарды сатуу жана сатып алуу боюнча агенттик келишим, анда сатып алуучунун (принципалдын) жеткирип алуу укугун четке кагуучу жобо камтылса;
- ИКИ келишим түзөт, мында сатып алуу баасын төлөө агент тарабынан сатуунун баасын төлөөгө кепилдик берүүгө тийиш;
- уюмдун товарды спот баада сатып алуусу жана аны кийин ошол эле сатуучуга (же сатуучунун толук ээлик кылуу укугуна ээ холдингдик компаниясына же эффективдүү башкарууга) кийинкиге жылдыруу негизинде сатуу. Бул кайра сатып алуу (бай ал-ийна) сатууну түзөт.

6.6 Туунду инструменттер

Туунду инструменттер (каражаттар) – бул бир же бир нече базалык активдерге көз каранды же аларга ылайык белгиленген наркка ээ болгон баалуу кағаз. Анын наркы базалык активдин (активдердин) өзгөрүшү менен аныкталат. Эң кеңири таралган негизги активдерге акциялар, облигациялар, товарлар, валюталар, пайыздык чендер жана рыноктук индекстер кирет:

i) Туунду инструменттердин түрлөрү

Финансы рынокторунан айкын бир максаттарды көздөгөн туунду инструменттердин кеңири чөйрөсүн кездештируүгө болот. Заманбап финансыйлык келишимдер өзгөчө валюталык тобокелдикке дуушар болгон операцияларда тобокелдикти басандатуучу маанилүү механизм катары туунду инструменттерди камтыйт.

Бул бөлүктө ААОIFI «Уюшкан рыноктордо товарларды сатуу» аталышындагы №20 шарият стандарты боюнча аныкталган төрт негизги туунду инструменттер кароого алынат.

Фьючерстик келишим – бул, мыйзам боюнча милдеттүү болгон келишим. Товарларды же финансыйлык инструменттерди жакынкы келечекте сатуу жана сатып алуу үчүн биржанын соода аянында түзүлөт. Келишим көлөмүн, түрүн жана категориясын ошондой эле, жеткирүү күнүн жана ордун көрсөтүү менен түзүлөт. Баага келсек, ал өзгөрүп турган бирден-бир элемент жана ал соода аянында аныкталат.

Шариятта фьючерстик келишимдер түзүлөбү, аны менен соода жүргүзүлөбү, ага жол берилбейт.

Опциондор – бул аныкталган баада жана белгиленген мөөнөткө идентификацияланган объектти (мисалы, акцияларды, товарларды, валюталарды, индекстерди же карыздарды) сатып алуу же сатууга укук (милдеттенме эмес) берилген келишим. Белгилей кетчү нерсе, мындай келишим боюнча милдеттенме укукту саткан адамга гана жүктөлөт.

Опцион келишимдерди түзүү жагынан да, соодалашшуу жагынан да шариятта алгылыксыз шарт.

Шарият варианттарды алмаштырат

Сатып алуучу белгиленген мөөнөттө келишимди жокко чыгарууга укуктуу деген шарт менен баанын бир бөлүгүн шертпүл (арбун) катары төлөөгө, ал эми сатып алуучу жокко чыгаруу укугунан пайдаланган учурда, сатуучунун негизги акча суммасына ээ болуу укугу менен белгиленген мүлккө карата келишим түзүүгө шариятта жол берилет.

Шертпүлга карата белгиленген укукту сатууга жол берилбейт.

Белгилүү бир мөөнөттүн ичинде тараптардын бирөөсүнө же экөөнө төң жокко чыгаруу укугун аныктоо көрсөтмөсү менен товарларга келишим түзүүгө жол берилет. Бул опцияны сатууга болбойт.

Активдердин ээсинин аларды сатууга милдеттүү убадасын же аларды сатып алууну каалаган адамдын убадага каршы бааны көрсөтпөстөн милдеттүү убадасын берүүгө жол берилет. Бул убада да сатылбайт.

Своптор – бул, аныкталган финансыйк активдерди, материалдык баалуулуктарды же пайыздык чендерди убактылуу алмаштыруу боюнча эки тараптын келишимдери. Айрым учурларда товарды же кийинкиге калтырылган валютаны сатуу товардын алмашуусуна

алып келген эч кандай келишимсиз эле ишке ашат, ал эми башка учурларда ээсине келишимди аткарууга же аткарбоого укук берген карши нарктын ордуна вариант болушу мүмкүн.

Шарият бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан формада алмашууга уруксат бербейт.

7. Финансылык операцияларда пайданы эсептөө эрежелери

AAOIFIнин «Финансылык операцияларда пайданы эсептөө эрежелери» аталышындагы №47-шарият стандартында түшүндүргөндөй пайданы, анын шарияттагы күчүн, эсептөө жана бөлүштүрүү эрежелерин жана ыкмаларын камтыйт. Инвестициялык эсептерде пайданы эсептөө жана бөлүштүрүү (көбүнчө мудара-бага негизделген) бул стандартта камтылбагандыгын эске алуу зарыл.

Ислам адал жана мубах киреше табууга, арамдан жана тыюу салынган кирешелерден сактанууга олуттуу маани берет. Шарият эрежелерине ылайык сатуу, ижарага алуу же өнөктөштүк сыйктуу мубах болгон келишимдердин натыйжасында пайда болгон кирешелерге уруксат берилет. Башка жагынан алып караганда, пайыздык келишимдерге, арам товарлар менен соода кылуу жана / же жараксыз келишим сыйктуу арамдык жол менен пайда табууга уруксат берилбейт.

Шарият принциптери түздөн-түз пайданы эсепке албайт. Ошондуктан, шариятка туура келген ар кандай товарларга баа белгилөө учун кандайдыр бир конкреттүү формулаларга/ыкмаларга таянуу шарият түздөн-түз кароого тиши болгогн маселеден эмес. Бирок, анда пайданы эсептөөгө байланыштуу айрым бир так көрсөтмөлөр бар, мисалы:

- келишим өз ара макулдукка негизделген шартта пайданын жогорку чеги болбайт;
- негизи жөнгө салуучу органга же өкмөткө пайданы чектөөгө жол берилбейт; бирок монополиялык жагдайларда, өзгөчө кырдаалдарда жана ачык коомдук кызықчылык орун алган учурларда, эгерде ал зиян келтирбесе, пайда нормасын аныктоого жол берилет;
- ИКИ пайданы эсептөөнүн өзүнүн ыкмасын ачып көрсөтүүгө жана кардарларына мындай ыкмаларга тиешлеүү суроого мүмкүндүк берүүгө тийиш;
- келишимдерде ИКИ жалпы бааны же өздүк бааны жана пайданы бир жолку суммада же өздүк баага пайыз катары чечмелеп берүүгө тийиш;
- ИКИнин жарнама кампанияларында жана продукттарды сатуу китепчелеринде пайда жөнүндө сөз кылууда кандайдыр бир будемүктүккө же алдамчылыкка жол бербөөгө, ошол сыйктуу эле, финансалык отчетту даярдоодо институттар пайданы эсептөөдө же бөлүштүрүүдө адашууга же алдамчылыкка алыш келген ыкмаларды колдонбоого тийиш.

7.1 Накталай сатууга караганда насыяга сатуудагы пайдалык чендин жогору болушу

Шарият насыялык сатууда накталай сатууга караганда жогорураак баа белгиленишине жол берет, албетте, ал баага кошулуп карыз өлчөмү кандайдыр бир кечиктирилгис төлөмдөн улам көбөйбөсө.

7.2 Пайданы суммалар же пайыздар менен аныктоо

Мурабаха келишиминде пайда өздүк наркка кошулган туруктуу сумма түрүндө же өздүк нарктын пайызы түрүндө аныкталышы мүмкүн.

Ошондой эле, пайда үлүшүн белгилөө максатында келишимди же милдеттенмени аткаруу учурунда өз ара макулдашылган жана так белгиленген көрсөткүчтү же индексти колдонууга жол берилет. Бардык учурда, төлөмдөрдүн жалпы баасы, даталары жана суммалары (эгерде бар болсо) каралууга тийиш жана эталондун/индекстин жылышына жараша өзгөрбөшү керек.

7.3 Мудараба каржылоосунда пайданы белгүштүрүү үчүн ар кандай чендерди же катыштарды белгилөө

Мударабаны каржылоодо мөөнөткө жараша ар кандай пайда коэффициенттерин же чендерин белгилөөгө уруксат берилет. Кайсы бир тараптын кирешеси белгилүү бир чеккеа жеткенде ар кандай тарифтер колдонулушу мүмкүн. Мудараба келишиминде тараптардын бири да пайдадан толугу менен куру калышы мүмкүн эмес.

Мындан тышкары, капитал сунуштоочуга пайданы да, капиталды да же экөөнү төң кепилдөө алгылыксыз экендигин эске алуу менен, күтүлгөн пайда белгилүү бир пайыздан төмөн түшкөн учурда мудариб каражаттарды инвестициялык ишмердүүлүктө пайдаланбоосун шарттоого жол берилет.

7.4 Шариятка ылайык кийинкиге калтырылган операцияларда пайданы бөлүштүрүү

Шарият кирешени эсептөө жана кийинкиге калтырылган операцияларда бөлүштүрүү максатында жөнгө салуучу/көзөмөлдөөчү органдар тарабынан, албетте алар шариятка карши келбесе, талап кылынган аркандай заманбап бухгалтердик тажрыйбаларды кабыл алууга уруксат берет. AAOIFI бухгалтердик эсептик стандарттары мына ушуну эске алуу менен иштелип чыккан.

Финансылык отчетту даярдоодо ИКИ пайданы эсептөөдө жана бөлүштүрүүдө адаштыруучу же алдамчылыкка түрткү берген ыкмалардан качышы зарыл.

7.5 Пайданы эсептөө үчүн шариятка туура келген салттуу бухгалтердик эсепти колдонууга уруксат

Каржылоо мөөнөтүнө жараша пайданы эсептөө үчүн шариятка туура келген адаттагы эсептөө практикасын колдонууга жол берилет. Мисалы, сунушталган каржылоонун жалпы суммасынын жылдык пайызынын негизинде бүтүндөй мөөнөт үчүн пайданы аныктоочу эсептөө ыкмасы. Дагы бир мисал, эгерде ал маалыматты ачык-айкын жана толук ачып берсе жана сатуунун жалпы баасы туруктуу түрдө көрсөтүлсө, амортизацияланган төлөм графикине ылайык төлөнбөгөн каржылоо суммасынын жылдык пайызынын негизинде пайданы аныктоочу эсептөө ыкмасы.

7.6 Мөөнөтүнөн мурда төлөөгө жөңилдик берүүгө уруксат

Жөнгө салуучу директиваларды эске алуу менен эгерде мындай жөңилдик келишимде каралбаса, ИКИге кардар үчүн мөөнөтүнөн мурда төлөм боюнча жөңилдик берүүгө жол берилет (мисалы мурабаха келишиминде).

8. Корутунду

Бул бөлүктө төмөнкүлөр боюнча жалпы маалыматтар берилди:

- кеңири тараган ислам банктык корпоративдик эки продукт бар: аккредитив жана кепилдиктер. Шарият кепилдиктерди берүү үчүн акы алууга тыюу салат (адаттагы чыгашалардан тышкary), ал эми аккредитив боюнча кызмат көрсөтүү үчүн объекттин мөөнөтүн эсепке (чыгашалардын ордун толтурууга кошумча) алbastan, акы алышыны мүмкүн;
- шариятта уруксат берилген мүлктөр, келишимдерди каржылоодо төлөнбөй калуу коркунучун азайтуу үчүн күрөөгө коюлушу мүмкүн. Кредитор карыз алган тараптын уруксаты менен же уруксатысыз эле күрөөгө коюлган мүлктөн акысыз пайдаланууга укугу жок;
- дебеттик, тарифтик жана кредиттик карталардын негизги түзүмү туура болгон шартта, өз убагында төлөнбөгөндүгү үчүн (төлөм жана кредиттик карталарда) пайыз алышбаган жана пайызысыз кредит алуу мүмкүнчүлүгүн берген шартта ИКИ мындай карталарды чыгара алат;
- учурда иштеп жаткан банкты ислам банкына трансформациялоо директорлор кеңешинин жана жогорку жетекчиликтин милдеттенмелерин, ошондой

эле кылдат пландаштырууну жана аткарууну талап кылган комплекстүү жана олуттуу процесс. Негизги этаптарда уюштуруу түзүмүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү, Шарият байкоочу кенешин түзүү, типтүү келишимдерди кайра түзүү, адам ресурстарын окутуу, шариятка ылайык келүүчү ликвиддуулуктү тескөөгө алуу механизмдерине өтүү, уруксат берилбegen активдерди жана милдеттенмелерди жөнгө салуу ж.б камтылат;

- эл аралык товар рынокторунда бир катар шариятка туура келбegen көрүнүштөр бар; ИКИ уруксат берилген товарларга гана келишим түзө алышат, форварддык же фьючерстик соодага кириүгө уруксат берилбейт жана товарды кайра сатуудан мурда (жеткирилгенди) өзүнө өткөрүп алуу талап кылынат;
- шарият бааны жана пайданы эсептөө келишимин түзгөн тараптардын өз ара макулдашуусу менен жүргүзүлүшүн, анда кандайдыр бир бүдөмүктүккө же калпыстыкка жол берүүгө болбой тургандыгын жана алынган пайда рынокто колдонулуп жаткан иш тажрыйбасына каршы болбошу керектигин талап кылат.

МАЗМУНУ

1-БӨЛҮК / ИСЛАМ КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИ

1. КИРИШҮҮ	5
2. Ислам каржылоо системасы – контекстти чечмелөө	7
2.1 Шарият талаптарынын / эрежелеринин табияты	10
2.2 Шарият талаптарынын / эрежелеринин далилдери (булактары).....	11
3. Ислам каржылоо шартынын негизги мүнөздөмөлөрү	12
3.1 Тобокелдикти бөлүшүү	13
3.2 Реалдуу экономика менен байланыш	14
3.3 Шариятка шайкештик	14
4. Риба (сүткорлук).....	16
4.1 Куран Каримде жана хадистерде риба	17
4.2 Рибанын турлөрү	21
4.3 Акчанын өзгөчө табияты	23
5. Гарар	27
5.1. Аныктамалар	28
5.2. Гараардын арам болуу негиздери	29
5.3 Гараардын түрлөрү.....	31
6. Башка тыюу салуулар.....	34
6.1. Майсир (кумар оюндары же кокустук оюндары)	34
6.2. Уруксат болбогон (арам) товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу.....	36
7. Ислам келишимдер укугу	37
7.1. Келишимдин негизги компоненттери.....	38
7.2. Келишим категориялары	40
7.3. Убада	42
8. Корутунду	44

2- БӨЛҮК / СООДАГА НЕГИЗДЕЛГЕН КЕЛИШИМДЕР

1. Киришүү.....	48
2. Мурабаха.....	49
2.1. Киришүү жана аныктама	49
2.2. Мурабаха кантип ишке ашырылат?	50
2.3. Мурабаханын мыйзамдуулугу	52
2.4. Байрутмачы үчүн мурабаханын шарттары.....	53
2.5. Мурабахадагы тыюулар жана жалпы каталар	56

2.6. Буйрутмачы үчүн мурабахадагы убада	61
2.7. Буйрутмачы үчүн мурабахадагы камсыздоонун түрлөрү	62
2.8. Мурабаха менен товардык мурабаха ортосундагы айырма	64
3. Салам жана катар салам	66
3.1. Киришүү жана аныктама	66
4. Салам келишиими	67
4.2. Салам кантип ишке ашырылат?	68
4.3. Саламдын мыйзамдуулугу	69
4.4. Саламда сунуш жана кабыл алуу	69
4.5. Саламдын капиталы	69
4.6. Салам предмети	70
4.7. Товарды жеткирүү	72
4.8. Катар салам	74
4.9. Саламдагы шариятка ылайык келбей калуу коркунучтары	75
5. Истиснаа	76
5.1. Киришүү жана аныктама	76
5.2. Истиснаа кантип ишке ашырылат?	77
5.4. Истиснаа келишиминин шарттары	78
5.5. Истиснаа предмети	80
5.6. Истиснаа товарларын жеткирүү	81
5.7. Катар истиснаа	82
5.8. Истиснаада шариятка туура келбөө коркунучу	84
6. Таваррук (акчага айландыруу)	84
6.1. Киришүү жана аныктама	85
6.2. Таварруктун (монетизация) ИКИде колдонулушу	87
7. Ээлик кылуу	89
7.1. Ээлик кылуунун учурдагы тажрыйбасы	90
8. Кечигип төлөнгөн карыз	91
8.1. Киришүү жана аныктама	91
8.2. Карызгердин төлөмдү кечкитируусу же төлей албай калуусу буюнча шарияттын көз карашы	92
9. Агенттик	94
9.1. Киришүү жана аныктама	94
9.2. Агенттиктин шарияттагы шарттары	96
9.3. Агенттиктин түрлөрү	97
9.4. Келишимди бузуу	99
9.5. Агенттиктин ишин токтотуу	99

10. Валюталар менен соода кылуу	100
10.1. Валюталар менен соода кылууда шарияттык эрежелер	101
11. Бөлүктө камтылуучу маалыматтар	102

3-БӨЛҮК / УЛУШТЫК КАПИТАЛГА НЕГИЗДЕЛГЕН КЕЛИШИМДЕР

1. Киришүү.....	104
2. Мушарака (өнөктөштүк)	104
2.1. Мушараканын шарияттагы орду	105
2.2. Мушараканын түрлөрү.....	106
2.3 Мушарака кантип ишке ашырылат?	108
2.4. Мушарака боюнча шарият өкүмдөрү	108
2.5. Мушараканы колдонуунун тажрыйбалык маселелери	116
3. Кемүүчү мушарака	118
3.1. Кемүүчү мушарака үчүн шарият негиздери	118
3.2. Кемүүчү мушарака кантип ишке ашат?	120
4. Мудараба	120
4.1. Инвестициялык эсеп ээлери (ИЭЭ)	121
4.2. Мударабага негизделген инвестициялык эсеп боюнча операциялар кантип ишке ашырылат?	124
4.3. Мударабанын шарияттагы эреежеси	125
4.4. Пайданы ишке ашыруу	128
4.5. Пайда алуу укугу.....	130
4.6. Пайданы бөлүштүрүү	132
4.7. Капиталдарды жана инвестицияларды коргоо.....	132
4.8. Салттуу банкинг менен ислам банкингндеги банктык депозит- терди салыштыруу.....	134
5. Корутунду	135

4-БӨЛҮК / ИЖАРА ЖАНА ИЖАРА МУНТАХИЯ БИТТАМЛИК

1. Киришүү.....	137
2. Ижара	137
2.1. Ижара аныктамасы.....	139
2.2. Ижара келишиими кантип ишке ашат	140
2.3. Ижаранын мыйзамдуулугу	141
2.4. Ижара мүлкүнүн түрлөрү	142
2.5. Салттуу лизинг менен ижара мунтахия биттамлик ортосундагы айырмачылыктар	143
2.6. Мурабаха менен ижара ортосундагы айырмачылыктар.....	144
2.7 Ижара шарттары.....	146

2.8. Ижара кепилдиги / коопсуздугу жана ижара дебитордук карыздарын жөнгө салуу	149
3. Ижарага алынган мүлкүү сатуу, ижара келишимин токтотуу жана менчик укугун өткөрүп берүү.....	151
3.1. Ижарага алынган мүлкүү сатуу же ага зыян келтириүү.....	151
3.2. Ижара келишиминин токтотулушу, мөөнөтүнүн аяктоосу жана аны жаңыртуу	152
3.3. Ижара мунтажия биттамлик боюнча менчикке өткөрүп берүү	154
4. Ижарадагы тыюу салуулар жана жалпы каталар.....	157
5. Сатуу жана кайра ижарага алуу.....	158
6. Корутунду	159

5-БӨЛҮК / ИНВЕСТИЦИЯЛЫК СУКУК

1. Киришүү.....	162
2. Инвестициялык сукук	164
2.1. Инвестициялык сукуктун мүнәзәммәлөрү	165
2.2. Секьюритизация.....	166
3. Сукуктун түрлөрү	169
3.1. Мурабаха сукук.....	170
3.2. Салам сукук	174
3.3. Истиснаа сукук	174
3.4. Ижара сукук	176
3.5. Мушарака сукук.....	181
3.6. Мудараба сукук.....	187
3.7. Гибридик сукук.....	188
4. Актив менен камсыздалган сукуктун айырмасы	189
5. Сукук кадимки облигациялардан эмнеси менен айырмаланат?	191
6. Корутунду	192

6-БӨЛҮК / ИСЛАМ БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОГУ

1. Киришүү.....	194
2. Ислам баалуу кагаздар рыногу.....	195
2.1. Ислам баалуу кагаздар рыногунун компоненттери	196
3. Акционердик коом.....	197
3.1. Акционердик коомдун мыйзамдуулугу	198
4. Ислам фонддору.....	207
5. Шарияттык текшерүү жана исламий көрсөткүчтөр.....	211

5.1. Бизнеси шарият боюнча текшерүү.....	211
5.2. Финансылык көрсөткүчтөрдүн негизинде шарияттык текшерүү	212
5.3. Ислам индекстеринин глобалдык көрсөткүчтөрү жана курамы.....	214
5.4. Индекстерди колдонуунун шариятка ылайыктуу ыкмалары.....	214
5.5. Шарият тыюо салган индекстерди колдонуу.....	216
6. Бөлүк боюнча корутунду	216

7-БӨЛҮК / ТАКАФУЛ

1. Киришүү.....	219
2. Такафулга киришүү (ислам камсыздандыруусу).....	220
3. Финансылык тобокелдик жана аны басаңдаттуу ыкмалары	222
3.1. Финансылык тобокелдиктерди басаңдаттуу ыкмалары.....	223
4. Тобокелдиктерди азайтуу боюнча шарияттын көз карашы.....	224
4.1. Шарияттагы тобокелдик түшүнүгү.....	224
4.2. Шариятта тобокелдиктиң тескөөгө алышы.....	225
5. Учурда иштеп жаткан камсыздандыруу тобокелдиктерди басаңдаттуу ыкмасы катары	226
5.1. Учурда иштеп жаткан тобокелдикти азайтуу.....	227
5.2. Тобокелдиктин түрлөрү	227
6. Шарияттын негизинде шарттуу камсыздандыруу	230
6.1. Учурда иштеп жаткан камсыздандырууда тыюо салынган элементтер.....	231
7. Такафул учурда иштеп жаткан камсыздандырууга альтернатива катары.....	233
7.1. Такафулдун тарыхы	233
7.2. Такафулду учурда колдонуу тажрыйбасы.....	234
7.3. Такафул бизнес үлгүлөрүнүн түрлөрү.....	236
8. Такафул менен ортоқ камсыздандыруунун айырмасы	242
8.1. Ортоқ камсыздандыруу	242
8.2. Ортоқ камсыздандыруу жана такафул ортосундагы салыштыруу	243
9. Ретакафул же ислам кайра камсыздандыруусу.....	246
9.1. Ислам кайра камсыздандыруунун ыкмалары	247
9.2. Ислам кайра камсыздандыруунун формалары	248
9.3. Ислам кайра камсыздандыруунун принциптери.....	249

9.4. Ислам кайра камсыздандыруу / ретакафул боюнча контролъ	249
9.5. Учурда иштеп жаткан кайра камсыздандыруу компанияларынан кайра камсыздандыруу	250
10. Такафул продукттары	252
10.1. Жалпы Такафул	252
10.2. Ўй-булө тakaфулу	253
11. Такафулду колдонуу тажрыйбасы жана рыноктугы укуктук ченемдер	255
11.1. Судан	255
11.2. Малазия	256
11.3. Перс булуну мамлекеттери	258
11.4 Пакистан	259
12. Такафул бизнесин башкаруунун техникалык аспекттери	259
12.1. Такафул продукциясынын баасы	260
12.2. Такафул продукциясынын андеррайтинги	260
12.3. Полис эсенин кызматтары	262
12.4. Дооматтарды жөнгө салуу	263
13. Корутунду	263

8-БӨЛҮК / ЖАЛПЫ БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР ЖАНА БАШКА ЧЕЧИМДЕР

1. Киришүү	266
2. Корпоративдик банкинг	267
2.1 Документ түрүндө кредит	268
2.2 Документардык кредиттин түрлөрү	271
2.3 Документардык кредит боюнча шарият эрежелери	272
2.4 Кепилдиктер	274
3. Чекене банкинг	278
3.1 Дебеттик карта, төлөм картасы жана кредиттик карта	280
3.2 Коммерциялык кагаздар	285
4. Рахн (курөө)	288
4.1 Шарияттын Рахн боюнча эрежелери	288
4.2 Күрөөгө коюлган активге тиешелүү чечимдер	290
4.3 Рахн кол коюлган карызга тиешелүү жоболор	291
4.4 Рахндын аткарылышы	291
4.5 Финансылык кагаз жана сукукту күрөөгө коюу	292
4.6 Күрөөгө коюлган активди камсыздандыруу	292
4.7 Күрөөгө коюлган мүлктөн зекет	293

5. Учурда иштеп жаткан банкты	
ислам банкына айландыруу	293
5.1 Трансформациялоо буюнча зарыл чааралар.....	294
5.2 Банктар менен операциялар	296
5.3 Пайызга негизделген дебитордук карыздарга	
жана алардын шарияттык альтернативаларына трансформация-	
лануунун тийгизге таасири.....	296
5.4 Трансформациялануунун	
инвестицияга таасири.....	297
5.5 Трансформациялануу чечими	
кабыл алынганга чейинки алынган	
жол берилбegen активдерге мамиле	297
5.6 Трансформациялоо жөнүндө чечим	
кабыл алынганга чейинки жол	
берилбegen милдеттенмелерди кароо.....	298
5.7 Уруксат берилбegen кирешелерди тескөө.....	299
5.8. Трансформациялоо чечимине	
чейинки банктын зекет милдети.....	300
6. Уюшкан базарлarda товарларды сатуу.....	301
6.1 Товарларды сатуу буюнча эл аралык келишимдердин түрлөрү	
301	
6.3 Эл аралык товар сатуунун шарияттык негиздери.....	302
6.4 Эл аралык товарларды сатуунун уруксат берилген колдонмолову	
303	
6.5 Шарият тыюу салган	
эл аралык товарларды сатуу	304
6.6 Туунду инструменттер	305
7. Финансылык операцияларда	
пайданы эсептөө эрежелери	307
7.1 Накталай сатууга караганда насыяга сатуудагы пайдалык чендин	
жогору болушу	308
7.2 Пайданы суммалар же	
пайыздар менен аныктоо.....	309
7.3 Мудараба каржылоосунда пайданы	
бөлүштүрүү учун ар кандай чендерди же	
катыштарды белгилөө	309
7.4 Шариятка ылайык кийинкиге калтырылган	
операцияларда пайданы бөлүштүрүү.....	310
7.5 Пайданы эсептөө учун шариятка туура	
келген салттуу бухгалтердик эсепти	
колдонууга уруксат.....	310
7.6 Мөөнөтүнөн мурда төлөөгө	
женилдик берүүгө уруксат	311
8. Корутунду	311

ИСЛАМ КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИ

Которгон:

Жумадыл Акматжан

Редакциялаган:

Нургүл Садыкова

Дизайнер:

Сыргакбек Абдырасов

Басууга 29.11.2023 кол коюлду.

Офсет басмасы. 60 гр. офсеттик кагаз.

Кагаздын өлчөмү 56x84 $\frac{1}{16}$

Көлөмү 20 басма табак

Нускасы - 1000 даана

ЖЧК «Глобал Принт»
басмаканасында басылды.